




ДЖУМАБАЕВА Г.А., КАРАГОЗУЕВА Г.Ж., ВОРОНИНА И.И., ЕГИНАЛИЕВА А.С., ШАБДАНОВА Т.Т.

Жалпы билим берүүчү мектептердеги
9-11-класстардын класс жетекчилери
үчүн методикалық колдонмо

9-11

Тарбиялық сааттардын
жана класстан тышкаркы иш -
чаralардын иштелмелери



ДЖУМАБАЕВА Г.А., КАРАГОЗУЕВА Г.Ж., ВОРОНИНА И.И., ЕГИНАЛИЕВА А.С., ШАБДАНОВА Т.Т.

Тарбиялық сааттардың жана класстан тышкаркы иш - чаралардың иштөлмелери

Жалпы билим берүүчү мектептердеги
9-11-класстардың класс жетекчилери
үчүн методикалық колдонмо

Т 19 Тарбиялык сааттардын жана класстан тышкаркы иш-чаралардын иштөлмелери: жалпы билим берүүчү мектептердеги 9-11-класстардын класс жетекчилери үчүн методикалык колдонмо / Г.А. Джумабаева, Г.Ж. Карагозуева, И.И. Воронина ж.б. – Б., 2015. – 160 б.

Рецензенттер:

К.Д. Добаев, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз билим берүү академиясынын кесипкөй билим берүү жана педагогика лабораториясынын жетекчиси. **Б.Б.Алымбаев**, Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызметкери.

Дизайнери: Максат Болобеков

ISBN 978-9967-31-298-2

Аталган колдонмонун максаты жалпы билим берүүчү орто мектептердин 9-11-классында окугандар үчүн класстык сааттарды жана класстан тышкаркы иш-чараларды өткөрүш үчүн мугалимдерге ар тараптуу материалдарды сунуштоо болуп саналат.

Колдонмо жалпы билим берүүчү орто мектептердин 9-11-класстарынын тарбия берүү боюнча программасынын негизинде иштелип чыккан. Колдонмо 2015-жылдын 2-февралындагы Кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешинин жыйынынын чечими жана 2015-жылдын 14-майындагы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрликтин буйругунун негизинде басмага сунушталган

Колдонмону иштеп чыгууга Кыргыз билим берүү академиясынын кызметкерлери, форум-театр боюнча драма клубдарынын жетекчилери болгон жалпы билим берүү орто мектептеринин педагогдору, ошондой эле «Эл аралык толеранттуулук үчүн» коомдук фондунун конфликтология боюнча адистери катышты. «Эл аралык толеранттуулук үчүн» (ЭТКФ) коомдук фондуда-конфликтти күч колдонуусуз чечүү жана токтотуу жаатында иш алып барган өкмөттүк эмес уюм. Фонд 1998-жылы түзүлгөн жана 15 жылдан ашык убакыттан бери Кыргызстандын баардык областтарында ишмердигин жүргүзүп келет.

T 4306010000-15

**УДК 371
ББК 74.26**

ISBN 978-9967-31-298-2

**© Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, 2015
© UNICEF, 2015**

МАЗМУНУ

Киришүү

1-бөлүм. 9- класстар үчүн тарбиялык сааттар.....8-41

- Эмгекти сүйүү-ийгиликке жол9-13
- Тартип ийгиликке жеткирет.14-19
- Ўй-бүлөлүк тарбиянын мааниси.....20-23
- Нике жөнүндө баарлашуу24-27
- Мен жана менин инсандык сапаттарым.....28-30
- Толеранттуулук – инсандын баалуулугу.....31-36
- Конфликт жана аны жөнүнүн жолдору.....37-40

2-бөлүм. 10-класстар үчүн тарбиялык сааттар..... 42-81

- Адамгерчилик.....43-46
- Өзүнөзүйлоо. Менин үкүгүм жана моралдык милдеттерим.....47-53
- Кесип жана адистик.....54-61
- Тамекиби же дөн соолукпу? Өзүңөр тандагыла!62-65
- Мен спирт ичимдиктерин ичпөөнү тандаймын!.....66-71
- Экологиялык кризис - адамзаттын глобалдык проблемасы.....72-77
- Мен жана менин конфликттерди чечүү жөндөмүм.....78-81

3-бөлүм. 11-класстар үчүн тарбиялык сааттар.....82-133

- Жакшы ой-туу, жаман ой-уу.....83-87
- Туура ынанымды калыптандыруунун мааниси.....88-92
- Оптимистик көз карашты калыптандыруунун мааниси, пессимизмдин зыяндуулугу ...94-100
- Коррупция деген эмне?.....101-105
- Радикализм жана экстремизм деген эмне?.....106-109
- Конфликттүү кырдаалды талдоо110-114
- Көйгөдү кантип чечсе болот? (Конфликттин картасы).....105-120
- Медиация/ортомчулук - конфликттерди чечүүнүн тынч жолу.....121-127
- Натыйжалуу сүйлөшүү.....128-133

4-бөлүм. Ата-энелер чогулуштары.....134-149

- Биздин балдар-өспүрүмдөр.....135-141
- Зордук-зомбулуксуз тарбиялоо.....142-149

5-бөлүм. Форум-театр - мектептеги класстан тышкаркы тарбия иш-чараларынын үюштуруу методикасы (үлгү катары)150-202

- Киришүү: форум-театрдын методикасы.....151-154
- Биринчисабак. Таанышуу. Методикага киришүү.....155-161
- Экинчи сабак. Кайталап ойноо театры.....162-165
- Үчүнчү сабак. Имидж театры.....166-171
- Төртүнчү сабак. Импровизация жана форум-театр.....172-176
- Бешинчи сабак. Көйгөйлөрдү анализдөө.....177-180
- Алтынчы сабак. Окуяларды бири-бирине айтып берүү.....181-185
- Жетинчи сабак. Катып калган беш фигура.....186-189
- Сөгизинчи сабак. Джокердин ролу.....190-195
- Тогузунчы сабак. Форум-театрдын акыркы репетициясы.....196-198
- Онунчы сабак. Спектаклди көрсөтүү.....199-202

Пайдаланылган адабияттар.....204-205





Киришүү

Азыркы учурда баланы тарбиялоодо аны обүект катары эмес субъект катары карап тарбиялоо, жаштардын өзүн өзү реализациялоосуна шарт түзүү жана кепилдик берүү менен, аларга билим берүүдө жаны ыкмаларды калыптандырууга аракеттер болуп жатат.

Мындай ыкма тарбиялоонун негизги принциптерин аныктаган 2020-жылга чейинки Кыргыз Республикасынын окуган жаштарын, окуучуларын тарбиялоо Концепциясында чагылдырылып айтылган.

Бул концепциянын аткарылышына көмөк көрсөтүү үчүн Билим Берүү Министирлиги, Кыргыз Билим Берүү Академиясы, ЮНИСЕФ жана Британиялык эл аралык кызматташую боюнча агентствосунун колдоосунун астында «Эл аралык толеранттуулук үчүн» Фонду ушул окуу китебин мектептерде сабактан тышкаркы окууларды өткөрүүдө мугалимдер үчүн даярдады.

Окуу колдонмонун максаты жалпы орто билим берүү мектептердеги 9,10,11-класстардын окуучулары үчүн сабактан тышкаркы иш-чараларды жана класстык сааттарды өтүү үчүн мугалимдерге ар тараптуу материалды берүү.

Класстык сааттарды өтүү үчүн экологиялык, эмгектик, патриоттук, жарандык, адеп-ахлактык баалуулуктарга байланыштуу суроолорго мугалимдердин окуучулар менен талкуу жүргүзүүсүнө мүмкүндүк бере турган ар түрдүү тематикадагы сабактар камтылган. Сабак мезгилинде окуучуларды талкуулоого тартуу менен Кыргыз республикасынын мыйзамына таянып, практикалык маалыматты камтыганд, окутуунун интерактивдүү ыкмасын колдонуу менен сабактар иштелип чыккан.

Натыйжалуу коммуникация жана сүйлөшүү ыкмаларына жаштарды тарбиялоодо форум-театр методикасына үйрөтүү, сабактан тышкаркы иш-чараларды өткөрүү бул китепченин негизги бөлүгүн ээлейт. «Эл аралык толеранттуулук үчүн» фонду жана анын өнөктөштөрү ЮНИСЕФ, АЙРЕКС аркылуу Кыргызстандын мектептеринде «форум-театр» методикасы бир нече жылдар бою натыйжалуу колдонулуп келе жатат.

Бул методика боюнча китепченин атайын бөлүмүндө толугураак маалымат берилген.

Китепчени түзгөндөр жана авторлору бул материал активдүү жана позитивдүү жарандык позициянын пайда болушуна, окуучуларды тарбиялоодо өзүнүн салымынын кошулушуна жана мугалимдердин жумушунда практикалык инструмент катары колдонулушуна ишеништ.



1-БӨЛҮМ

**9-КЛАССТАР
ҮЧҮН ТАРБИЯЛЫҚ
СААТТАР**

Сабактын темасы:

ЭМГЕКТИ СҮЙҮҮ - ИЙГИЛИККЕ КАРАЙ ЖОЛ

Мени таң калтырганы, жалкоолуктан алардын турмушунда
кедейлик жана бактысыздык келип чыгуусун, адамдар түшүнүшпөйт.
Чыңгыз Айтматов

Сабактын максаты:

- Инсандын эмгекти сүйүсүнө, умтулуусуна мүмкүндүктү түзүп берүү, ошондой эле өзүнүн жеке турмушун пландаштырып, аны акыл-эстүүлүк менен башкаруусун түшүндүрүп берүү;
- Дүйнөгө оң мамилени калыптандыруу;
- Окуучуларга өздөрүнүн көз карашын айтууга жана аны коргоого керектүү ыктарын өөрчүтүү.

Керектелүүчү ресурстар:

1. Афоризмдерди кагазга жазып, аны доскага илип коюнуз.
 - Артыкчылыкка жетишүүнүн бир гана жолу бар – бул талыкпаган эмгек (Сидней Смит, 1771—1845 — англ. сатирик жана саясый жазуучу)
 - Улуу адамдардын турмушу чымыркануу жана үзгүлтүксүз эмгектенүү болгон (Сидней Смит 1771-1845 — англ. сатирик жана саясий жазуучу)
 - Эгерде сиздин талантыңыз болсо - эмгекти сүйүү аны жакшыртат, а эгерде сиздин талатыңыз жок болсо - анда эмгекти сүйүү кемчиликти толтурат. (Джон Рёскин - 1819-1900 — англ. жазуучу, сүрөтчү, маданияттын теоретиги, адабият сынчысы жана акын)
 - Турмуш- эмгексиз эч нерсе бербейт. (Гораций - биздин доорго чейинки VIII кылым)
 - Рим адабиятынын «Алтын кылымдагы» эски акыны).
 - Сиздин кандай гана максатыңыз болбосун эмгектенүүнү кааласаңыз, сиз ага жетишесиз. (Опра Уинфри - алып баруучу, 2010-жылы шоу-бизнестеги эң бай адамдардын тизмесинин баш сабында болгон)
2. «Менин максатым» деген жазуусу бар ак баракты ар бир окуучуга чыгарып бериниз.
3. «Кесипти тандоо» карточкасы (3 экземпляр)

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Киришүү бөлүгү	5 мүн.
2.	«Ийгилик» көнүгүүсү	3 мүн.
3.	«Менин максатым» көнүгүүсү	10 мүн.
4.	«Эмгекти сүйүү - ийгиликке карай жол» көнүгүүсү	5 мүн.
5.	«Менин келечектеги кесибим» көнүгүүсү	10 мүн.
6.	«Ийгиликтин формуласы» көнүгүүсү	10 мүн.
7.	Коштошку адеби	2 мүн.
		45 мүн.



Сабактын жүрүшү:

1. Киришүү бөлүгү (5 мүн.)

Максаты: ийгиликтүү адамдардын эмгекти сүйүү аркылуу ийгиликтөө кантит жеткендиги боюнча айткан сөздөрү менен тааныштыруу; адамдын турмушунда эмгек кандай маанини ээлей тургандыгын ачып берүү.

Мугалими ийгилик кантит жаралат? - деп көпчүлүк адамдарга суроо берет.

Бул суроо тууралуу дүйнөнүн философтору, окумуштуулары, адабиятчылары ой жүгүртүшкөн. Доскага жазылган сөздөргө карасаңыздар.

Талкуулоо:

- Бул учкул эмне жөнүндө?
- Алар эмнеге үйрөтөт?
- Эмгектин жалпы адамзаттын өнүгүүсүндө кандай ролу бар?
- Учкул создордун авторлору кандай адамдар?

Болжолдуу жооптор:

- Адамды адам кылган - эмгек;
- Эмгек адамды бутуна тургуду, аны колун бекемдеди, анын уникалдуу мээсин өркүндөттү.
- Миндерген жылдар бою жерде жасалган бардык нерсе – таш балтадан баштап микроскопко жана Эйфелево мунарасына чейин - эмгек менен жасалды.
- Афоризмдин авторлору - коомдо көпкө жетишкен, атак-даңычы чыккан адамдар.

Жыйынтыктоо:

Эмгек гана адамга сүйүнүч алып келет, анын кыска жашоосун узартат, ага ишенимдүүлүк берет, анткени өтүп кеткен адамдын урпагы, көзү тирүү кезинде жасаган эмгегин, жакшы сөздөр менен эстейт.

Бул адамдар турмушта ийгиликтерди жаратышты. Ийгилик деген эмне? Ийгиликтин кандай факторлору бар? Сиздер ийгилик дегенди кандай түшүнөсүздөр? Турмушта ийгиликке кантит жетишсе болот?

Бул суроолорго биз сиздер менен төмөнкү көнүгүүлөр аркылуу жооп беребиз.

2. «Ийгилик» көнүгүүсү (3 мүн.)

Максаты: ийгилик тууралуу түшүнүктүү калыптандыруу.

Мугалим: Ийгилик деген сөздүн ар түрдүү түшүндүрмөсү бар, бул сөз көп маанилүү.

- Ийгилик - кандайдыр бир нерсеге жетүүдөгү жетишкендик (ийгиликке жетүү).
- Коомдун таануусу (спектаклдин ийгилиги).
- Окуудагы, жумуштагы жакшы натыйжа (музыгадагы ийгиликтөө. Өндүрүштөгү жетишкендиктер).

Ушул аныктамалардын баарынын маңызынын жыйынтыгы төмөнкүлөргө алып барат, ийгилик – бул алдыга койгон максаттарга жетишкендик.

3. «Менин максатым» көнүгүүсү (10 мүн.)

Максаты: Окуучуларды максатты кантит коюуга үйрөтүү.

Мугалим: Психологдор айтышат, турмуштагы ийгиликтөө жетишүүдөгү биринчи жана негизги кадам - максатты туура коюу. Силер, аз убакытка болсо да өзүнөрдүн турмуштагы максатыңарды жана аны ишке ашырууну белгилегилечи.

«Менин максатым» барагын өз алдынча толтурууну сунуштайт.

Толтурулган барактын мисалы:

Менин максатым

• Максат:

10 жолу беш алуу

• Ишке ашыруу мөөнөтү:

Бир жума

• Мен эмне кылышым керек?

1. «5» деген бааны күн сайын эки жолудан алуу.

2. Эки сабакка жакшылап даярдануу, бул сабактарда кол көтөрүү.

• Максаттарга жетүүдө, менин жактырган сапаттарым мага жардам берет: абийир, ар-намыс, жөндөмдүүлүк

• Менин терс жактарым, мага тоскоолдук кылат, алардан арылышым керек: жалкоолук, интернетке берилип кетүү

Талкуулоо:

- Максатты коюу зарылбы? (Ооба)
- Максатты коюу үчүн эмне зарыл?

(эмнеге жетишүү керек экендигин түшүнүү)

- Ким өзүнүн жазгандарын айтып бере алат?

Болжолдуу жооптор:

- Убакытты эртелеп баалоону үйрөнүшсө, өзүнүн күнүн пландаштырса, анда ал адам, ийгиликке тезирээк жетишкенин, көпчүлүк адамдардын тажрыйбасы айтып, далилдеп турат.
- Түрмушта ийгиликке жетишүү үчүн, ар күнү планды түзүп жана өзүнүн түрмуштук тажрыйбасын талдап туруусун психологдор кеңеш беришет.

Мугалим: Бирок, бир гана максатты коюу жетиштүүбү?

Болжолдуу жооптор:

- Жок, ага жетишүү үчүн аракет кылыш керек, башкача айтканда, жакшы калыптанган эркүүлүк сапаттары болуш керек.

Жыйынтыктоо: кээ бир жалкоолорго жашоо такыр көнүлсүз эместири, мүмкүн, алар жалкоо экендигин билишпейт

чыгаар. Бекерчилик - бул адамдын жумуш кылбаганы, колун куушуруп олтурушу эмес. Бекерчилердин дайыма убактысы жок, телефон менен тынбай сүйлөшөт, кээ бир учурда күнүгө конокко барат, телевизордун жанында бардык көрсөтүүнү көрөт, интернетте олтурат, көпкө уктайт, өзүнө ар түрдүү «жумуштарды» ойлоп табат. Жалпы алганда, бекерчи адамдын ар дайым бош убактысы жок.

Мугалим: Бул ирония сиздерге түшүнүктүүбү? Эмгекти сүйбөй жана алдыга максат койбой ийгиликтүү болуу мүмкүн эмес.

4. «Эмгекти сүйүү - ийгиликке карай жол» көнүгүүсү (5 мүн.)

Максат: ийгиликке жетүү үчүн ажыратуу (ранжирование) методун колдонуу аркылуу негизги сапаттарды аныктоо.

Мугалим: Тандап алган кесипте ийгиликке жетүү үчүн эмне кылуу керек? Мугалим окуучуларды уч топко бөлүнүшүн суранат. Ар бир топко ийгиликке жетүү үчүн керектүү болгон 5 сапаттарды жазуусун өтүнөт.



Болжолдуу жооптор:

- талант;
- максатка умтулуву;
- эмгекти сүйүү;
- өзүнүн шык-жөндөмдөрүн өнүктүрүү;
- акча.

Мугалим топтордун иштеп чыккан даярдоолорун доскага иlet. Бул кагаздарда кайсы сөздөр эң көп жолугат деп сурайт.

Мугалим: бизге ийгиликтин эң керектүү болгон үч сөзүн жазуу керек эле. Бизде эмнелер жазылганын, чогуу көрөлү.

• Ийгилик биринчи кезекте биздин туруктуулугубуздан жана эмгекти сүйүбүздөн көз каранды. Биз - өзүбүздүн ийлигиздин куруучуларыбыз.

Ч. Дарвиндин сөзү бар: «Эгерде сиз жумушту туура тандап алсаныз жана ага чын көнүлдөн берилip иштесениз, кубаныч сизди өзү табат».

5. «Менин келечектеги кесибим» көнүгүүсү (10 мүн.)

Максаты: өзүбүздүн тагдырыбызы, келечектеги кесибиизди туура тандоодогу жоопкерчиликит калыптандырууну үйрөтүү.

Мугалим: Силер 9-классты бүтүп жатасыңар. Көпчүлүгүңөр келечектеги кесипти тандоо тууралуу ойлонуп жатасыңар.

- Мектепти аяктап бүткөн соң эмне менен алектенесиңер?
- Өзүнөрдүн тандоонорду эмнеге менен жетектейсиңер?

Мугалим окуучуларды үч топко бөлүнүүсүн сунуштайт. Ар бир топко кесиптин аты жазылган карточкалар таркатылып берилет.

Кесиптин аты жазылган карточкалар:

Бухгалтер	Тарбиячы	Юрист кеңешчи
Дизайнер	Ашпозчуу	Программист
Дарыгер	Ишкер	Квалификациясы бар жумушчу
Ширетүүчү	Айдоочу	Чач тарач

Мугалим:

• Аталган кесиптерди элдин арасында кадыр-барктуу жана кадыр-барктуу эмес деп бөлгүлө. Өзүнөрдүн тандоонорду негиздегиле.

(Кадыр-барктуу - таасир этүүдөн, ардактуудан пайдаланган кимдир бирөө. Кадыр-барктуу - социалдык статусу жогорку кесипкөйлүк)

- Биздин шаарда кайсы кесиптин ээси жумуш табууда мүмкүнчүлүгү жогору (жыйынтыктоо).

Корутунду: айлананызды караңыз, өзүнүн шыгы, билими, эмгеги жана туруктуулугу менен ийгиликке жеткен адамдарды тааныйсыздар же билесиздер. Азыркы тил менен алганда, өздөрү калыптангандар. Бирок кээ бирөөлөрдүн жолу болбосо себептерин талдабай турup, күнөөлүүлөрдү издешет.

Ойлонунуз, сизге эмне жакын?

Болжолдуу жооптор:

- Биринчи караганда кесип кадыр-барктуу эмстей көрүнөт, бирок, баары адамдын өзүнөн көз каранды.
- Эгерде силер тырышчаак, эмгекти сүйгөн болсоңор, анда кандай гана кесипкөй чөйрө болбосун жетишкендикке жете аласыңар.

Мугалим: ар күнү үч суроого жооп бергиле.

- Эмне кылдым?
- Эмнени кылсам дагы эң жакшы болор эле?
- Эртеңкиге негизги маселелер (милдеттер)

Ката кетирүүдөн коркпонуз. Эске салыңыз: эч нерсе кылбаган адам гана ката кетирбейт.



6. «Ийгиликтин формуласы» көнүгүүсү (10 мүн.)

Максаты: анализ кылуу, сабакта алган маалыматты рефлексия кылуу аркылуу корутунду жасоо жөндөмүн калыптандыруу.

Мугалим: сиздердин алдыңыздарда сөздөр бар: өзүн-өзү талдоо, максат, эмгекти сүйүү, жетишкендик жана белгилер: ++ө. Бул сөздөрдү жана белгилерди колдонуп ийгиликтин ачкычын тапкыла.

Болжолдуу жооптор:

- Турмуштун ийгилигинин формуласы төмөндөгүдөй.

Ийгилик ө максат+ эмгекти сүйүү+өзүн-өзү талдоо.

7. Коштошуу адеби (2 мүн.)

Максаты: сабакты жакшы маанайда аяктоо.

Мугалим окуучуларды жанаша партада отурган окуучунун көзүнө карап, «Досум, эмгекти сүйүү - ийгиликтене карай жол» деп айттуусун суранат.



Сабактын темасы:

ТАРТИП – ИЙГИЛИКТИН НЕГИЗИ

Сабактын максаты:

- Окуучуларды өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн объективдүү баалоого жана өзүнүн үстүнөн иштөөгө үйрөтүү;
- Окуучуларды өздөрүнүн жасаган иш-аракеттерин көзөмөлдөөгө үйрөтүү жана тартиптүү болууга аракет кылуусун калыптандыруу;
- Окуучулардын тартиптүү болуу деңгээлин көтөрүү.

Көректелүүчү ресурстар:

1. Ар бир партада актай барактар (ар бир окуучуга 2ден барак), маркерлер же фломастерлер, авторучкалар болот.
2. Ватмандар.

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Активдештириүү көнүгүү: «Символ»	5 мүн.
2.	Көнүгүү: «Тартиптүү жана тартипсиз адам»	5 мүн.
3.	Көнүгүү: «Кесепеттер»	10 мүн.
4.	Көнүгүү: «Жасала турган жумуштардын жана сыйлыктардын тизмеси»	10 мүн.
5.	Көнүгүү: «Тартиптүүлүк жана уюшкандық»	5 мүн.
6.	Көнүгүү: «Күзгү»	5 мүн.
7.	Көнүгүү: «Тартиптүү болуу - бул....»	5 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Активдештириүү көнүгүү: «Символ» (5 мүн.)

Максаты: окуучуларды сүйлөтүү жана өздөрүн эркин сездириүү, жаңы маалыматты кабыл алуу үчүн атмосфераны түзүү.

Мугалим: окуучуларга креативдүүлүк деген түшүнүккө өздөрүнүн символдорун тартуусун айтат. Бул ар түрдүү нерсе болушу мүмкүн: бүркүт, компас ай, колдун беш манжасы ж.б. Андан кийин окуучу өзүнүн тарткан символун

көрсөтүп, эмне үчүн ошол тартылган символ креативдүүлүктү түшүндүрө тургандыгын айтып берет.

Талкуулоо:

- Кандай ойлойсуңар эмне үчүн биз сабакты креативдүүлүк көнүгүүсүнөн баштадык?

Болжолдуу жооптор:

- Өзүндө стандарттуу эмес ой жүгүртүүнү калыптандыруу, ошондой эле күндөлүк жашоо кубаныч алып келиш үчүн көптөгөн идеяларга ээ болуу.



Жыйынтыктоо: креативдүүлүк адамга чыгармачылык менен жашоого жана өзүндү өзүң тарбиялоого үйрөтөт. Креативдүү инсан өзүн өнүктүрүү менен дайыма алектенет. Бүгүн тартиптүү болуу үчүн биз өзүбүздү кандай тарбиялашыбыз керектиги жөнүндө сүйлөшөбүз.

2. Көнүгүү «Тартиптүү жана тартиптүү эмес адам» (5 мүн.)

Максаты: адамдын тартиптүү жана тартиптүү эмес сапаттарын белгилөө

Мугалим: адам, коом, үй-бүлө бардыгы белгилүү бир нормаларды

жана жүрүм-турум эрежелерин сактоосу керек. Кээ бирлери мамлекет тарабынан иштелип чыккан мыйзамдарда жазылган, калгандары (адеп-ахлак деп аталат) үрп-адат, каада салттарда, коомчулукта бар. Бул нормалар жана эрежелер адамда маанилүү сапатты, тартиптүү болууга тарбиялайт.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет.

- Класс экиге бөлүнөт;
- Биринчи топ тартиптүү адамдын сапаттарынын тизмесин түзөт, экинчиси тартипсиз адамдын сапаттарынын тизмесин түзөт.

Тартиптүү адам	Тартипсиз адам
Уюшумдуу	Сабакка тез-тез кечигет (жумушка байланышкан жолугушуулар);
Токтоо	Буюмдарын башаламан кармап жоготот же унутуп калат ж. б;
Эрежелерди сактайт	Эрежелерди сактабайт
Бүгүнкү жасай турган ишин эртеңкиге калтыrbайт	Бүгүнкү жасай турган ишин эртеңкиге калтырат
Башталган ишти акырына чыгарат	Башталган ишти акырына чыгарбайт;
Пунктуалдуу	Алдына максаттарды кое албайт жана аларды орундана албайт ж.б.

Мугалим: тартиптүү адамдын кайсы мүнөздөрүнө ээ болгонду каалайт элеңер жана тартиптүү эмес адамдын кайсы мүнөздөрү силерге тартиптүү болууга тоскоолдук кылат (6-7 мүнөт ой пикирлер угулат)

Жыйынтыктоо: ар бир адамда тартиптүү жана тартипсиз адамдын сапаттары бар. Биринчи караганда тартипсиз болуу бул анча деле коркунучтуу эмес болушу мүмкүн жана көп адамдарга көрүнө бербейт. Азыр

келгиле бул сапаттардын болушунун кесепеттери боюнча сөз кылабыз.

3. Көнүгүү «Кесепеттер» (10 мүн.)

Максаты: адамдын жашоосунда тартиптүү болуунун маанисин жана тартипсиздиктин кесепеттерин көрсөтүү.

Мугалим мини-лекция өткөрөт:

Тартиптүү болуу үчүн сенин жүрүм-турумунду башкара турган перспективдүү максат болуш керек.



Мисалы: көптөгөн балдар мектепке жөндөн-жөн эле барышат. Алар эмне үчүн окуп жаткандыгын билишпейт. Тагыраак айтканда аттестат алыш үчүн, бирок көпчүлүгү ошол аттестат менен каякка бара турғандыгын билбейт. Аттестаттын перспективасын, келечегин көрө алышпайт, ошондуктан аларга тартилтүлүктүн дагы кереги жок. Алардын оюнда сабактарды калтырса дагы болот.

Мисалы: окуучу жалпы респубикалык тестирлөөнү (ЖРТ) ийгиликтүү тапшырса, каалаган университетине кире ала турганын билет. Анын жасаган аракеттери дагы ошого жараша багытталат, ал жалпы респубикалык тестирлөөнү (ЖРТ) ийгиликтүү тапшыруу жана каалаган университетине кирүү үчүн мектептин программасын билүүсү керек.

Перспективдүү максат жана мотивация кыла турган максат – тартилтүү болуунун эң жакшы жолу

Тартип - жүрүм-турумдун модели, азыр эмнени каалап жатканынын эмес, эмне керек болуп жатса ошону жасоону чечсеңер бул тартилтүлүкту түшүндүрөт. Бул өзүнөрдүн планыңарды аткаруу үчүн керебеттен турууга мажбурлаган ички сезим. Негизги каалоолоруңар боюнча эркиндерди бекемдөө. Тартилтүү болуу менен адамдын кыйынчылыктарга физикалык, эмоционалдык, психологиялык жактан каршы туруусу жөніл болот.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Класс экиге бөлүнөт.
- Биринчи топ үчүн тапшырма: «Тартилтүү адамдын артыкчылыгы эмнеде?».
- Экинчи топ үчүн тапшырма: «Тартипсиздик эмнеге алып келет?».
- Ар бир топ презентация кылат.

Тартилтүү адамдын артыкчылыктары:

- Силер максатыңарга жетишесиңер.

Силер эгерде жасай турган иш-аракеттерди ыраатуулугу менен аткарсаңар, анда кюолган максаттарыңарга жетишүү бир кыйла жөнілдейт.

- Өзүнөргө болгон ишенимиңер өсөт.

Ар качан эмне талап болсо, өзүнөрдү ошол талапты ийгиликтүү аткарууга мажбурласаңар, анда өзүнөргө болгон ишенимиңер алдыга өсөт, өзүнөр жана жасап жаткан иш-аракеттериңер менен сыймыктанасыңар.

• Башкалардын сый-урматына ээ болосуңар. Кандай гана адамга болбосун сilerдин эркиндер чоң таасир калтырат.

• Силер башкалардын жашоосуна таасир бересиңер. Ар бир жакшы жасаган жана туура кабыл алынган кадамдарыңар сilerди байкаган, сilerден көз каранды болгон, сilerди сүйгөн адамдарга таасирин тийгизет.

• Өзүнөрдүн жашоонордо жакшы ийгиликтөргө жетише аласыңар.

• Жашоодо болгон канааттандыруулардан ырахат аласыңар.

Тартипсиздик эмнеге алып келет?

• Силер максатыңарга жетише албайсыңар. Талаптагыдай эрк болбосо каалаган нерсөнөргө жете албайсыңар;

• Силер өзүнөрдү ишенимдүү сезе албайсыңар. Өзүнөрдүн жасаган иш-аракеттериңерди кандай гана актабагыла, ал жасагандар туура эмес экендиги сilerге белгилүү. Башкаларды алдоого караганда өзүндү алдоо эң жаман;

• Өзүнөрдүн иш-аракеттериңерден көз каранды адамдардын сый-урматын жоготосуңар.

Жыйынтыктоо: тартип толук жакшы жашоонун негизи болуп саналат. Тартип - бул ар адам ээ болууну каалаган нерсе. Тартип болгондо гана, бардык калган нерсе болот.



4. Көнүгүү «Жасала турган жумуштардын жана сыйлыктардын тизмеси» (10 мүн.)

Максаты: окуучуларды тартиптүү болуу боюнча чечим кабыл алууларына түрткү берүү.

Мугалим: тартип силердин жашоонорго чоң таасириң тийгизет. Тартиптүү адам болуу чечимин кабыл алуу жашоонордо эң маанилүү чечимдерден болушу мүмкүн. Эгерде тартипсиздик менен күрөшүп жатсаңар, анда эң кичине нерседен баштагыла. Бир күндө эмнелерди жасай тургандарынардын тизмесин түзүүдөн баштасаңар болот.

Мугалим окуучулардын бардык айткан сөздөрүн жаза турган окуучуну доскага чакырат.

Мисалы:

Жасала турган иш-аракеттердин тизмеси:

- Бүт кийимди тазалоо.
- Таштанды ыргытуу.
- Бөлмөнү жыйноо.
- Математика сабагына даярдануу.
- Дил баян жазуу.

Мугалим: Ар бириңер ким тартиптүү адам болом деп чечсе, анда үйдө бир жумада же бир айда жасала турган иш-аракеттердин тизмесин түзсөнөр болот.

Ушул иш-аракеттерди аткаруу жана тартиптүү болуу үчүн, аткарылган иш-аракеттерге сыйлык берүүнү ойлоп тапкыла.

Мугалим окуучулардын бардык айткан сөздөрүн жаза турган окуучуну доскага чакырат.

Менин сыйлыктарым:

- Киного баруу.
- Бадырак менен телевизорду бир saat гана көрүү.

- «Одноклассники» тармагында бир saat олтуру.
- Музыканы бир saat угуу.

Талкуулоо:

- Тартиптүү болуу үчүн кандай биринчи кадамдарды жасадык?

Болжолдуу жооптор:

Биринчи кадам – ушул күндөн баштап биз эмне керек жана качан керек боло тургандарды жасоодогу жоопкерчиликит моюнубузга алабыз.

Жыйынтыктоо: Бул жоопкерчиликтин алкагында силер шылтоолорду жана актанууларды өзүнөргө айта албайсыңар. Ошондо гана өзүндө тартиптүүлүкү тарбияласаң болот. Тартип адамдын ички муктаждыгы болуп калышы керек.

5. Көнүгүү: «Тартиптүүлүк жана уюшкандык» (5 мүн.)

Мугалим: тартиптүү жана уюшумдуу адам карьеера, үй-бүлөдө, өзүн-өзү өнүктүргөнгө жана башка чөйрөлөрдө чоң жыйынтыктарга жетишкендиктерге ээ боло алат.

Тартиптүүлүк – баштаган жумушту акырына чейин жеткирүү жөндөмдүүлүгү жана ички дүйнөнөрдөгү абалга карабай чечимдерди кабыл алуу.

Өзүнө болгон тартиптүүлүк – бул өзүнүн эрки менен өзүн багындыруусу жана эч нерсеге карабай аткаруусу. Ушул сапаттарга ээ болгон адам жашоосунда көптөгөн нерселерге жетишет.

Мисалы, мектеп окуучусу сабактарды аткарбастан компьютерде оюн ойнойт. Бул тартипсиздик. Эгерде Азамат өзүнө сабактарды аткарып бүткөндөн кийин ойном деп айтса, анда бул тартиптүүлүк болот. Азамат эч качан математика сабагынан 5 маселени чыгармайынча, адабияттан



ыр жаттамайынча оюнга олтурбайт. Мындай учурда ошол мезгилдеги жагдай, өздүк каалоолор жана кызыкчылыктар башкарбай, адам өзүн-өзү башкарат.

Тилекке каршы, мындай сапаттарга ээ болуш үчүн өздүк кызыкчылыктардан баш тартканга жана жашоода дайыма тигил же бул нерсени тандоого туура келет, мисалы, бир аз убакытка дагы окусамбы же үйгө эс алганы барсамбы, сабакты калтырып ойносомбу же сабакка барсамбы, полдорду жуусамбы же достор менен бийлегенге барсамбы. Ушуга байланыштуу көп адамдар тартиптүү болуу жана өзүн-өзү тартипке салуу эн кыйын деп ойлошот.

Уюшкандык

Уюшкандык – бул өз жумушуну жана убактыңды пландаштыруу жөндөмдүүлүгү жана эч кайсы нерсеге алагды болбостон тапшырмаларды аткаруу. Уюшумдуулук - бул өзүндүн күчүндү жана убактыңды мыкты, сабаттуулук менен бөлүштүрүү, бул деген пунктуалдуулук жана тырышчаактык. Мындай сапаттарга ээ болгон адам карьераны дагы жасай алат, анткени ал убакытта тапшырылган жумушту аткара алат, максатына жете алат, мекеменин беделин көтөрө алат. Тартиптүү уюшкан адам негизги тапшырмаларга көнүлүн бура алат. Уюшкан адам эч нерсеге алагды болбойт жана өз убактысын башкара алат. Тартипсиз адам дайыма кеч калат, эч нерсеге жетишпейт жана убакытты текке кетирет.

6. Көнүгүү «Күзгү» (5 мүн.)

Максаты: ролдогу оюндардын жардамы менен адамдын уюшумдуу жана уюшумдуу эместигин көрсөтүү.

Мугалим эки окуучуга алдын ала көрүнүшкө даярдануу боюнча тапшырма берет. Ойноло турган көрүнүштөр.

• Биринчи көрүнүш

Самат мектепти бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырууну чечти. Ошондуктан ал күнүгө жогорку окуу жайга кириү экзамендерине даярданат. Уюшумдуу Самат телефонун өчүрүп, эшикти жаап, жакындарына бир нече убакытка чейин бош болбой тургандыгы жана алагды кылбоолорун алдын ала эскертет. Уюшумдуу Самат математика, андан кийин орус тили жана тарых сабактарга даярданышы керек экендигин билет. Эки saatтын ичинде ал бардык тапшырмаларды аткарышы керек. Кирүү экзамендери башталганга чейин ал өзүн-өзү даярдайт. Саматка окшоп өзүнүн иш- аракеттерин аткарған адам гана өз максатына жете алат.

• Экинчи көрүнүш

Азат – Саматтын досу. Ал бардыгын тескерисинен жасайт. Ал экзамендерге даярданып башташ керек дейт. Компьютерге олтуруп, экзамендин суроолору бар word документти окуп баштайт. Андан кийин ага кызыктуу эмес болуп, социалдык тармакты VK.COMду ачып өзүнүн достору менен жазышып баштайт. Караса Самат гана интернетте жок. Бир saat достору менен жазышкандан кийин билеттерди окуйт жана Саматтын үйүнө барып жолугуп, чай ичип келгенди ойлойт. Ашканага барып, чай койсо, ТНТ телеканалынан телесериал болуп жаткандыгын көрөт. Чай ичкенче ал сериал көрөт. Кеч кирет, Азат ойногону барат. Бир күн өтөт, университетке тапшыруу үчүн эч нерсе жасалган жок. Эмне үчүн, себеби Азат алагды болуп, негизги маанилүү нерсеге көнүл бурган жок.

Талкуулоо:

- Бизге бул эки көрүнүш эмнени көрсөттү?

Болжолдуу жооптор:

- Бул эки мисал бизге адамдын уюшумдуу жана тартиптүү болуунун маанисин түшүндүрдү. Уюшкандык бул алагды болбой бардык нерсени өз убагында жасаганга адамга мүмкүндүк берет. Өзүн-өзү кармай билүү бул өзүндү башкаруу. Ушул эки нерсенин айкалышы адамды ийгиликтерге алып барат.

Жыйынтыктоо: Тартиптүүлүк, уюшкандык, аткарғычтык – эмгек жана коомдук иш-аракеттер үчүн керек болгон адеп-ахлактын маанилүү сапаттары.

7. Көнүгүү «Тартиптүү болуу - бул...» (5 мун.)

Максаты: сабактын жыйынтыгын чыгаруу.

Мугалим:

- Сабак силерге жактыбы? Эмнеси менен?
- Биздин сабактан кийин силер өзүнөрдү кандай алып жүрөсүнөр? Эмне үчүн?

Жыйынтыктоо: Көпчүлүгү ата-энелеринин, классштарынын, өзүнүн алдында жасаган иш-аракеттерине болгон жоопкерчилики алуу боюнча ойлонуп калгандарын белгилешет жана өздөрүн тартиптүү болууга тарбиялоону чечишет.

Мугалим окуучулардан сүйлөмдү бүтүрүүнү сунуштайт «Тартиптүү болуу – бул...»

Болжолдуу жооптор:

- Бардыгына жетишүү.
- Жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
- ж.б.



Сабактын темасы:

ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ТАРБИЯНЫН МААНИСИ

Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат.
Макал

Сабактын максаты:

- Баланын өнүгүүсүнүн негизи катары үй-бүлөдөгү тарбиянын маанилүүлүгүн талкуулоо;
- Ата-энелердин балдардын жана балдардын ата-энелердин астындагы жоопкерчиликтин моралдык жана укуктук нормаларын талкуулоо;
- Инсанданын калыптануусундагы үй-бүлөнүн орду боюнча ой жүгүртүүгө түрткү берүү.

Сабактын милдеттери:

- Үй-бүлөдөгү позитивдүү жүрүм-турумдун үлгүсүнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүү.

Керектелүүчү ресурстан: ватмандар, маркерлер (эгер алар жок болсо, досканы, дептерди жана ручканы колдонсо болот).

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Көңүлдү буруу	5 мүн.
2.	Топтордо иштөө	33 мүн.
3.	Мини-лекция	2 мүн.
4.	Жыйынтыктоо	5 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Көңүлдү буруу (5 мүн.)

Мугалимге сунуш:

• Сабакты окуучулар менен төмөнкү суроолорду талкуулоо менен баштаңыз: Үй-бүлө мүчөлөрүнө кандай таасирин берет? Үй-бүлөдө кандайдыр бир жүрүм-турумдун эрежелери болуш керекпи, эмне үчүн? Үй-бүлөдө ага- эжелер, балдар, ата-энелер кандай болуш керек? Үлгүлүү үй-бүлө деген эмне?

• Окуучуларга талкууга даярдануусу жана суроолорду түшүнүүсү үчүн бир

нече убакыт бериңиз. Андан кийин жалпы талкуулоо өткөрүнүз жана аларга өздөрүнүн оюн айтканга мүмкүндүк бериңиз.

• Окуучулардан эмне үчүн сабакта баланы тарбиялоодо үй-бүлөнүн орду деген темада сүйлөш керектигин сураңыз. Жооптор ар түрдүү болушу мүмкүн, анын ичинде мындай сабактын керектүүлүгү жок деген дагы жооптор болушу мүмкүн. Маанилүү нерсе: ал жоопторду туура эмес деп айтпаңыз, тескерисинче, ыраазычылык билдирип, сабактын аягында алардын бул суроого



болгон мамилесинин өзгөрүлгөндүгү тууралуу сураңыз. Эгерде жооп “жок” болсо, бул окуучулардын оюу жана ал ойду сыйлоо керек.

Мугалим: Бүгүн биз силер менен адамдын - баланын, андан кийин толук жарамдуу жаран катары тарбиялануусунда биринчи кыштар үй-бүлөдө коюлат- бала кимдерди карайт, кимдердин айланасында чоңоет, кимдерден үлгү алат. Бирок биз канчалык деңгээлде жүрүм- турумубузга маани беребиз? Биздин жүрүм- турумубуз (ата-энелер, балдар, ага, эжелер) айланадагыларга таасир бере тургандыгыбыз боюнча ой жүгүртөбүзбү?

Бир күндүн ичинде ар бир үй-бүлөнүн мүчөсү эмнени жасайт жана эмнени жасабай тургандыгын карап чыгабыз. Биздин кадимки күнүбүз кандай өтөт, эмнеге көңүл бурабыз же көңүл бурбайбыз, ошолор боюнча жалпы абалды карайбыз..

2. Топтордо иштөө (33 мүн.)

Мугалимге сунуш: Кичи топтордо иштөө эки этапта өткөрүлөт.

Биринчи этап:

1. Классты 5 топко бөлүп, төмөнкү тапшырмаларды бериңиз. Топтор болгон жоопторду камтуулары керек, ата-энелердин дагы адаттарын, ал адаттар жакшы болбосо деле киргизүү керектигин топторго айтыңыз (балдар сүрөттөр, ырлар аркылуу чагылдыра алат). Жумуш үчүн 10 минут берилет.

- 1-топ. Бир күндүн ичинде апам өзүн кандай алып жүрөт (эмнени жасайт жана эмнени жасабай?).
- 2-топ. Бир күндүн ичинде атам өзүн кандай алып жүрөт (эмнени жасайт жана эмнени жасабай?).
- 3-топ. Бир күндүн ичинде агам өзүн кандай алып жүрөт (эмнени жасайт жана эмнени жасабай?).

- 4-топ. Бир күндүн ичинде эжем өзүн кандай алып жүрөт (эмнени жасайт жана эмнени жасабай?).

- 5-топ. Бир күндүн ичинде мен өзүмдү кандай алып жүрөт (эмнени жасайт жана эмнени жасабай?).

2. Топтор өздөрүнүн жоопторун презентация кылат жана калгандары комментарий берип жана кошумчалайт (ар бир презентацияга 2 мүнөт убакыт берилет).

3. Презентациялардан кийин жоопторго эмне дагы жетишпей жаткандыгын сураңыз, мүмкүн алар тамеки чегүү, спирттик ичимдиктерди ичүү боюнча айтудан уялышкандыр же тарбиялык иш өткөрүүгө көңүл бурулбашы боюнча айтыңыз (мисалы, келечекке, жумада ишке аша турган пландарга, жашоодо, сабакта үлгү боло турган үй-бүлөнүн тарыхы, ата-бабалар жөнүндө ата – энелер балдары менен сүйлөшүшпөйт; ата-энелер балдары менен чогуу эс алууга чыгышпайт, чогуу ойношпойт, сейилдешпайт; балдардын материалдык мүмкүнчүлүктөрүнө карата ата-энелердин функциясы орто болуп калды ж.б.).

Экинчи этап:

4. Топторду төмөнкү тапшырмалар менен иштөөсүн сураныңыз (8 мүн.):

- 1-топ. Үй-бүлөдө апам өзүн кандай алып жүрүүсү керек?
- 2-топ. Үй-бүлөдө атам өзүн кандай алып жүрүүсү керек?
- 3-топ. Үй-бүлөдө эжем өзүн кандай алып жүрүүсү керек?
- 4-топ. Үй-бүлөдө агам өзүн кандай алып жүрүүсү керек?
- 5-топ. Үй-бүлөдө өзүмү кандай алып жүрүүм керек?

5. Топтор өздөрүнүн жоопторун



презентация кылат жана калгандары комментарий берип жана кошумчалайт (ар бир презентацияга 1 мүнөт убакыт берилет).

6. Мини-леция катары сабактын жыйынтыгын чыгарыңыз.

3. Мини-лекция (2 мүн.)

Мугалим: Адамдын жашоосунда жанындағылардын таасири жана үй-бүлөнүн орду эң маанилүү. Балдар чондордун жүрүм-турумунан үлгү алат, егерде алар ырайымдуулук, боорукердик, сүйүү, сый-урмат жөнүндө сүйлөшсө, бул үй-бүлө мүчөлөрүнө таасирин берет. Үй-бүлөдө атмосфера начар, ата-энелер бири-бири менен урушса, бир туугандар бири - бирин жаман көрүп, көңүл бурбаса бири-бирине, бул дагы биздин жүрүм-турумзга ачык же ачык эмес тескери таасирин берет (адам тұнтын, агрессивдүү, жалғыз, сүйлөбөгөн болуп, теңтүштары дагы начар мамиле жасай башташат). Теңтүш катары биз башкача мамиле жасашыбыз керек, адамдын үстүнөн күлбәй, түшүнүүгө аракет жасоо, өзүбүздү анын ордuna коюп, шылдыңдоо, ачуулануу жакшылыкка алып барбай тургандыгын сезип көрүшүбүз керек.

Үй-бүлөдөгү мамиле этикалық нормада жана моралдык деңгээлде болсо дагы, үй-бүлө мүчөлөрү үчүн бир нече жоопкерчилик мыйзамдын чегинде каралған. Мамлекет үчүн үй-бүлөдө әмне болуп жаткандыгы маанилүү, анткени Үй-бүлө коомчулуктун ячейкасы жана коомчулук үй-бүлөдөн түзүлөт. Мисалы: үй-бүлө кодексинде ата-энелер балдарынын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзүп берүүсү, тарбиялоосу, сый-урматка үйрөтүүсү керек деп жазылган. Туура тарбиялоо деген-балага әмне керек, ал үчүн әмне жакшы экендин

түшүнүү, аны угуу жана өнүгүүсүндөгү муктаждыктарды камсыз кылуу, аны менен сүйлөшүү жана мамиле кылуу болуп саналат.

Ата-энелерден башка балдардын дагы үй-бүлө мүчөлөрү катары өзүнүн милдеттери бар. Эгерде силер балдардын чоңу болсонор, анда кичинекейлерге жардам берүүнү үйрөнгүлө.

Кыргыздарда төмөндөгүдөй макалдар бар:

“Аганы көрүп, ини өсөт, эжени көрүп, синди өсөт”, “Улуусун тарбияласаң, кичүүсү өзү тарбияланат”.

- Бул макалдардын маанисин кандай түшүнөсүнөр?

Жыйынтыктоо: Адамзат жашоосунда ар бир инсандын үй-бүлөсү, тууган уругу бар, тамыры болбой эл болбайт. Элде егерде бир адам келин алса, кимдин кызы, кайсы уруудан деп сурашат. Себеби, ошол кыздын, баланын үй-бүлөсү кандай болсо, ал бала же кыз жөнүндө элдин арасында ошондой ой түшүнүктөр калат. «Ал эми ал үй-бүлө ынтымактуу, тартыптуу, эмгекчил же тескерисинче «ой, ал үй-бүлө жалкоо, ынтымаксыз» ж.б. деп сырттан жыйынтык чыгарып коюшат. Себеби, кыргыз эли ушунчалык даанышман калк. Турмуштагы окуяларды макал менен аныкташкан. Чындыгында, алдыңкы көч кайда барса, кийинки көч ошол жакка барат. Мааниси адам төрөлгөндө ак барактай тап-таза болуп жаралат. Ага кандай жазсан, ошондой болуп калат. Ошондуктан, үй-бүлө мүчөлөрү бири-биринин алдында милдеттүү. Айрыкча ата-әне, эже, ага өзүнөн кичүүлөргө үлгү болушу керек. Ата-эненин балдарына каалары жалаң гана жакшылык. Өз баласынын туура багыт алып, өсүүсү үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, ақыл-насаат айткандан тажабайт.

Баланын келечегине ата-эне жооп берет. Ата-эне баласы жаман болуп чоңойсо уятка калат.

4. ЖЫЙЫНТЫКТОО (5 мүн.)

Мугалимге сунуш:

- Окуучуларга төмөндөгүдөй суроолорду бериз: Кандай сабак алдыңар жана үй- бүлөдө эмнеге көнүл буруу керек? Ата-энелер менен дагы ушундай жолугушууларды өткөрүү керекпи?
- Эгерде сабактын башында “мындай сабактарды мектепте өткөрбөө керек” деген жооптор болгон болсо, ошол окуучулардан алардын ою өзгөрүлгөндүгү тууралуу жана анын себептерин сураңыз.



Сабактын темасы:

НИКЕ ЖӨНҮНДӨ БААРЛАШУУ

Сабактын максаты:

- Нике жана анын түрлөрү жөнүндө маалымат берүү;
- Никесиз союздун кесепетин түшүндүрүү;
- Жаштарды үй-бүлө курууну алдын ала көрө билүүгө түрткү берүү.

Сабактын милдеттери:

- Окуучулардын каттоого алынбаган никенин терс кесепеттери боюнча түшүнүктөрүн көнөйтүү.
- Үй-бүлө жана нике жөнүндөгү мыйзамдарды түшүнүүгө жана инсанды сыйлоого түрткү берүү.

Керектелүүчү ресурстар: ватмандар жана маркерлер.

Сабактын планы:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Көңүлдү буруу	2 мун.
2.	Мээ чабулуу «Нике деген эмне?»	5 мун.
3.	Кичи топтордо иштөө «Никенин түрлөрү»	20 мун.
4.	Мини-лекция «Никеге туруу»	5 мун.
5.	Жалпы талкуулоо	8 мун.
6.	Жыйынтыктоо	5 мун.
		45 мун.

Сабактын жүрүшү:

1. Көңүлдү буруу (2 мун.)

Мугалим: Биздин сабактын темасы – нике жөнүндө баарлашуу. Эртеби, кечпи биз өзүбүздүн жашообузду башка адам менен байланыштырып үй-бүлө курабыз. Бүгүн сiler 11-класстын окуучуларысыңар, ким билет киминер биринчи үй-бүлө курасыңар.

Сабакты баштаардын алдында, сilerдин кайсы таанышыңар, тууганыңар качан жана кайсы жашта турмуш кургандары боюнча мисалдар менен бөлүшсөнөр.

Мугалимге сунуш: Окуучулардын окуялары боюнча билишиңиз керек, мүмкүн кимдир бирөө түүгандарынын турмуш кургандары боюнча айтып бергиси келип жаткандыр. Кайсы жашта турмуш кургандыгы жана алар кандай жашап жаткандыгы жөнүндө билүүнүз зарыл. Айтып берүүчү өзүн ыңгайсыз абалда сезип калбашы учун окуучуларга ал окуяны талкуулаганга жол бербениз. Бир нече окуучуга мисалдарды келтирүүгө мүмкүндүк берүү менен токтолтуңуз.



2. Мээ чабуулу: Нике деген эмне? (5 мун.)

Мугалимге сунуш:

- а) Класстагыларга “нике деген эмне”, - деп суроо бериңиз.
- б) Алардын жоопторунун арасынан негизгилерин ватманга же доскага жазып коюңуз (мисалы, үй-бүлө, балдар, күйөө, аял, жалпы үй ж.б.).
- с) Окуучулар жазылган жана башка сөздөрдү колдонуп «нике» түшүнүгүнө аныктама беришет. Аныктама бир же эки сүйлөмдөн турушу мүмкүн. Даярдануу үчүн 2 мүнөт бериниз.
- д) Каалоочулардан өздөрүнүн аныктамаларын кезеги менен окуусун айтыңыз жана негизги жерлерин жоопторунан белгилеп, ыраазычылык билдириңиз.
- е) Өзүңүздүн вариантыңызды КР нын 2003-жыл深层次 26-июнундагы Үй-бүлө кодексинен алынган никенин аныктамасын сунуштаңыз. Никени мүнөздөгөн негизги сөздөрдү белгилениз жана окуучуларга түшүнүктүү болгондугу тууралуу талкуулаңыз.
- “Нике - үй бүлө күтүү максатында түзүлгөн, жубайлардын ортосундагы мүлктүк жана мүлктүк эмес мамилелерин жарата турган мыйзамда белгilenген тартипте тараптардын эркин жана толук макулдугу менен эрекк жана аялдын ортосунда төң укуктуу баш кошуусу”.
- ф) Класстагылардан никенин кандай түрлөрү бар, кайсы жашта никеге турат, жубайлар кандай укуктарга ээ экендиги жөнүндө сураңыз? Талкуулоонун жыйынтыгын чыгарыңыз:

Мугалим: Коомчулукта үй-бүлө куруунун бир нече түрүн айырмалашат: жарандык нике- официалдуу, мамлекеттик органда каттоого алынган нике; нике-мусулмандарда шариатка

ылайык, христиандарда чиркөөдө никелешүү; жана жарандык эмес нике же биргэ жашоочулук- никени каттоого албай чогуу жашоо. Өзүнчө элге жана мамлекеттерге тиешелүү болгон никенин дагы башка түрлөрү бар. Азыр биз силер менен никенин ушул үч түрүн карайбыз жана талкуулайбыз, ал үчүн биз топтордо иштейбиз.

3. Топтордо иштөө: Никенин түрлөрү (20 мун.)

Мугалимге сунуш:

1) Окуучуларды 3 топко бөлүп, төмөнкү тапшырманы бериниз (топтордо иштөөгө 10 мүнөт берилет):

1-топ. Топто өзүнөрчө талкуулап, төмөнкү суроолорго жооп бергиле: Мыйзам боюнча Кыргызстандын жарандары кайсы жашта никеге тира аlyшат? Үй-бүлөдө ким мүлккө ээ болот? Үй-бүлө, балдар үчүн ким жоопкерчилики алат? Ажырашуу кандай болот, жубайлардын кандай укуктары жана милдеттери бар?

2-топ. Топто өзүнөрчө талкуулап, төмөнкү суроолорго жооп бергиле: Кантип адамдар никеге туршат? Үй-бүлөдө ким мүлккө ээ? Үй-бүлө, балдар үчүн ким жоопкерчилики алат? Ажырашуу кандай болот, жубайлардын кандай укуктары жана милдеттери бар?

3-топ. Топто өзүнөрчө талкуулап, төмөнкү суроолорго жооп бергиле: «Жарандык эмес нике» эмнени түшүндүрөт? Үй-бүлөдө ким мүлккө ээ? Үй-бүлө, балдар үчүн ким жоопкерчилики алат? Ажырашуу кандай болот, жубайлардын кандай укуктары жана милдеттери бар? Мындай никеде ажырашуу болобу?



2) Топтор өздөрүнүн жоопторун презентациялайт, калган топтор кошумчаласа болот (ар бир презентацияга 3 мүнөт берилет).

3) Топтордо иштөөнү жыйынтыктаңыз: «Жарандык нике жубайлардын тең укуктуулугун камсыз кылат, мүлктүк жана мүлктүк эмес мамилени жөнгө салат, ажырашуу мезгилиnde жубайлар чогуу иштеп тапкан мүлктү тен бөлүштүрүүгө укуктуу. Диний ишенимге таянып никеге турууда бир тараптын укугу бузулушу мүмкүн, көбүнчө аялдын укугунун бузулушундагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бирок мамлекет тарабынан бардык никенин түрлөрүндө жалпы жарандык укукка кепилдик берилет, жарандык никеде жөнгө салынган, никенин башка түрлөрүндө бир тараптын кайрылуусунун негизинде сот аркылуу коргоого алынат».

4. Мини-лекция: Никеге туруу (5 мүн.)

Мугалим: КРнын Үй-бүлө кодекси боюнча никеге туруу үчүн жубайлардын өз ара макулдугу жана никелешүү жашына жетүүсү керек. Никелешүү жашы 18 жашка толук толгондон кийин башталат. Өзгөчө жагдайда гана балдарды коргоо мамлекеттик органдардын ыйгарымдуу аймактык бөлүмдөрдүн комиссиялык корутундусунун негизинде гана никеге 17 жашка толгондо турса болот. Никеге турууга мажбурлоо укук бузуу болуп саналат жана аялдын же эркектин макулдугу жок никеге турууга эч ким мажбулбашы керек.

Азыркы мезгилде «кыз ала качуу» учурлары көбөйүп кетти. Акыйкатчы институтунун маалыматтары боюнча бир жылда 16 000дей ала качуу болот. Эч ким билбейт, канчасы өз ара

макулдашуу менен болгон, канчасы мажбурлоо аркылуу болгон. Кыргыз Республикасында кыз ала качууга 154-155- беренелери боюнча 100-500гө чейинки эсептик көрсөткүчтөрдүн өлчөмүндөгү айыпка же болбосо 10 жылга чейин кылмыштуулуктун оордугуна карай эркинен ажыраттуу Кылмыш жана жаза кодексинде каралган.

Жубайлар үчүн тигил же бул никенин түрүндө никеге турууда же никени токтотууда юридикалык жана мыйзам тарабынан кандай кепилдиктер бар экенин карап чыгабыз.

Жарандык абалды каттоо органында (ЗАГС) никени каттоо жубайлардын кызыкчылыктарын жана укугун коргоо үчүн биринчи негиз болот. Жубайлардын ар бири чогуу жашап жаткандагы жалпы мүлккө тен укуктуу, балдарына жооп берет (эгерде соттун чечими менен башка нерсе карапбаган болсо), ажырашуу мезгилиnde мүлктү тен бөлүүгө ишенсе болот.

Никеси катталбаганда, жубайлардын кызыкчылыктарын аз коргойт, ажырашуу мезгилиnde көбүнчө аялдар кысымчылыкка дуушар болушат, себеби мүлк көп учурда эркектерге жазылат. Акыйкатчынын социалдык докладына караганда каттоого алынбаган никеде аялдарга мүлктүк укугун далилдөө кыйын. Аялдар сотко кайрылып далилдерди келтириш керек (айлык акысы боюнча маалымат, сатып алган боюнча чектер ж.б.) бирок далилдеш кыйын, эгерде күйөөсү аялдын кошкон салымын жокко чыгарса, чогуу менчики түзүүдө келишим жок болсо ж.б.

Мынданай көйгөйлөрдү алдын алуу үчүн албетте, никени каттоого алыш керек бирок никени каттоого алуу бардык көйгөйлөрдү чечүү деп айта албайбыз.



5. Жалпы талкуулоо (8 мүн.)

Мугалимге сунуш:

Топтор менен төмөнкү суроолорду талкуулаңыздар:

- Азыркы учурда никенин кайсы түрү көбүрөөк жайылган? Эмне үчүн? Өздөрү окуучулар никенин кайсы түрүн тандашат эле? Эмне үчүн?
 - Кайсы жашта турмуш курууга мүмкүн? Эмне үчүн?
 - Ажырашуунун кандай себептерин жана кесепттерин билесин?
 - «Ажырашуулардын кесепттери жеке инсанга, бардык үй-бүлөнүн мүчөлөрүнө, коомго терс таасирин тийгизет» -дегенди кандайча түшүнөсүнөр?

6. Сабакты жыйынтыктоо (5 мүн.)

Мугалим:

- ◊ Окуучулар бул сабактан алынган жыйынтыктар менен бөлүшүшөт.
- ◊ Жыйынтыктоо үчүн төмөндөгү оюнду өткөрсөнүз, окуучуларга парталаш олтурган классташына «Мен бүгүн сага ... каалайм» деген сүйлөмдү улантып айтууларын сунуштаңыз: (сүйлөмдөр жалаң гана позитивдүү болуусу керек).

Мисалы:

- Мен бүгүн сага Бакыт каалайм.
- Мен бүгүн сага кутмандуу кеч каалайм.



Сабактын темасы:

МЕН ЖАНА МЕНИН ИНСАНДЫК САПАТТАРЫМ

Ар бир адамдын үч мунөзу болот;
Бир мунөздү ага башкалар жазат;
бир мунөздү өзүнө-өзү жазат;
жана бир мунөз өзүндө чындыгында болгон мунөз.
Виктор Гюго

Сабактын максаты:

- Өспүрүмдөр менен байланыш түзүү жана сабакка оң мотивация берүү;
- Окуучулардын өзүн-өзү анализдөөсүнө жардам берүү;
- Инсандын өсүшү үчүн «Мен – концепциясы» түшүнүгүнүн маанисин түшүндүрүү.

Сабактын милдеттери:

- Өзү жөнүндө билим берүү;
- Өзүн таануу машыгуусун калыптандыруу;
- Сынчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү.

Керектелүүчү ресурстар: ватмандар, маркерлер.

Сабактын планы:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу. Көнүгүү «Мактандым келбейт, бирок мен...»	5 мүн.
2.	Негизги бөлүк <ul style="list-style-type: none">• Лекция• Таблицалар менен иштөө	25 мүн.
3.	Жыйынтыктоо бөлүгү «Мен бүгүн сабакта билдим....»	10 мүн.
4.	Коштошуу адеби: «Кошунача жылуулук жана жылмаю тартуула»	5 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Уюштуруу. «Мактандым келбейт, бирок мен ...» көнүгүүсү (5 мүн.)

Максаты: окуучулардын көңүлүн сабакка буруу, сабакта иштөө эрежелери менен тааныштыруу; өзү жөнүндө айтуу аркылуу жаш өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү анализдөө жөндөмүн өнүктүрүү.

Мугалим: Окуучулар менен саламдашып, сабактын максаты, темасы жана иштөө эрежелери менен

тааныштырат (активдүү болуу, кол көтөрүү, ишенүү). Активтештириүү көнүгүүнү өткөрүүнү сунуштайт: көнүгүү «Мактандым келбейт, бирок мен...»

Окуучулар төгерек болуп турушун жана кезек менен сүйлөмдү бүтүрүүнү сунуштайт:

«Мактандым келбейт, бирок мен...»

Болжолдуу жооптор:

- «Мактандым келбейт, бирок мен эртең менен чоң-энеме чалып окуумда болгон ийгиликтерим жөнүндө айтып, аны кубанттым».

- «Мактангым келбейт, бирок мен гитарарада ойной аlam».

Мугалим: Бул көнүгүүнү аткаруу сiler үчүн жеңил болдуу? Эгер жеңил болсо эмне үчүн, жеңил эмес болсо анда эмне үчүн?

Жыйынтыктоо:

Биз бири-бирибиз жөнүндө көп маалыматты билип алдык. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Биз канчалык бири-бирибиз жөнүндө көп билсек, ошончолук жакыныраак болобуз жана бири-бирибизди жакшыраак түшүнөбүз.

Азыр ар биринер мүнөзүнөр жана өзүнөр жөнүндө айтып бердинер. Кайсы бир деңгээлде “мен киммин?”-деген суроого дагы жооп айттыңар.

2. Негизги бөлүк (25 мүн.)

Максаты: «Инсан», «инсанды үч түзүүчүсү: реалдуу, идеалдуу, күзгүдөй», «аң-сезим» түшүнүктөрү менен тааныштыруу.

Мугалим: «Мен» деген ким? (Мугалим доскада алдын ала «Мен деген ким?» деп жазылган ватманды ачат).

Болжолдуу жооптор:

• «Мен – бул менин мүнөзүм, ойлорум, сезимдерим, тынчсызданганым, дene

түзүлүшүм, арзууларым, жүрүм-турумум, каалоолорум, жан дүйнөм».

- «Мен – бул менин инсандык сапаттарым».

Мугалим: Инсан деген ким?-деген суроого психологдор ар түрдүү жооп беришет, инсан феномени түшүнүгүнө болгон психологдордун ар түрдүү жооптору, ар түрдүү ойлору аны түшүнүүнү кыйындатат. Бирок көпчүлүк аныктамаларда чындыктын негизи бар.

Инсан бул калыптанган, башкалардан айырмаланган психо-физиологиялык системанын топтому – инсандын мүнөздөрү, бул топтом адамдын ой жүгүртүүсүнүн жана жүрүм-турумунун өзгөчөлүгүн аныктайт.

Психологдор инсанды үч типке бөлүшөт:

Реалдуу мен – адамдын сырткы келбети, жүрүм-туруму, жөндөмү, сапаты, ойлору, сезимдери, баалуулуктары ж.б. жөнүндө түшүнүп билгендиги.

Идеалдуу мен – кандайдыр бир сырткы келбетке, жөндөмгө, сапатка ээ болгусу келгендиги жөнүндө каалосу.

Күзгүдөй мен – башка адамдардын сен жөнүндө, сенин сапаттарын, журум-турумун жөнүндө элестетүүсү.

Окуучулардын таблица менен иштөөсү (таблица доскага илинет).

Реалдуу мен	“Мен чындыгында киммин?”, - деп элестетүү
Идеалдуу мен	“Мен ким болушту каалайт элем?”, -деп элестетүү
Мен - күзгүдө	“Башка адамдар мени кандай элестетет жана кабыл алат?”, - деп элестетүү

Мугалим: Таблица боюнча өзүнөр жөнүндө элестетип көргүлө. Ушул үч «мен» дегендин ичинен сiler үчүн кайсынысы маанилүү жана эмне үчүн?

Мугалим: окуучуларды төмөндөгүдөй жыйынтыкка алып келет: реалдуу жана идеалдуу бири-бирине карама - каршы келет.

Мен дегендин идеалдуу жана реалдуусунун карама-каршы болушу инсандын өнүгүүсүнүн негизги шарты болуп саналат.

Инсандын өнүгүүсү келечекти каросуна таандык, бул менин бир нерсеге умтулуум дегенди түшүндүрөт. Биз аны «Мен-концепциясы» деп атайбыз.



Мен-концепциясы – бул менин бир нерсеге умтулуум.

Ар бир адамдын өзүнүн умтуулусу, арзуулары болот жана булар биз кандайдыр бир аракеттерди жасаганда гана аткарылат.

Биз өзүбүздүн ким экенибизди, кандай болгонду каалайбыз жана башкалар биз жөнүндө кандай элестетиши мүмкүн экендигине анализ жүргүзэ алышыбыз керек жана «Мен» ким жана кандай болгум келет?- деген максатты алдыга коюшубуз керек: Мындан ары максатка жетүү үчүн аракет жасоо керек.

Жыйынтыктоо:

Мугалим:

- Кандай деп ойлойсуздар «Мен-концепциясы» түшүнүгү бизге эмне үчүн керек?

Болжолдуу жооптор:

- «Мен – концепциясы» адамдын өзүн түшүнүү, жеке өнүгүү үчүн аткарыш планын түзүүгө жардам берет».
- «Адам өсүш керек, бул үчүн жашоосунда максат коюш керек, кантит алдыга жылуу керектигин түшүнүсү зарыл. Эгерде мындей анализ жок болсо, алдыга умтулууга, өнүгүүгө каалоо жок болсо, анда адам бир эле ордунда тұра берет, ал өспөйт, айланасындағыларга жана өзүнө-өзү қызыксыз болот».

3. Жыйынтыктоо бөлүгү. Көнүгүү «Бүгүн мен билдим...» (10 мүн.)

Максаты: кайра байланыш, рефлексия (өткөндөрдү кайталоо).

Мугалим: Ар бирибиз катарынан тегерек болуп төмөнкү сүйлөмдү толуктайбыз: «Бүгүн мен сабакта билдим...»

Айтылган сүйлөмдөр позитивдүү болуусу зарыл; сүйлөмдү улантуу окуучуларга кандайдыр бир кыйынчылык жаратпаши керек, өтө терең ойлонууну талап кылбоосу зарыл.

4. Коштошую адеби. Көнүгүү «Кошунаңа жылмаю жана жылуулук тартуула» (5 мүн.)

Максаты: сабакты позитивдүү жыйынтыктоо.

Мугалим: Бүгүн ар бирибиз өзүбүздү таанууга кадам таштадык. Мен биздин сабагыбызды коштошуу үрп-адаты менен бүтүрүүнү сунуштайм. Азыр туруп, кол кармашабыз, жылуулукту сезебиз, бири-бирибизге кайрымдуулук менен кубаныч импулсун жөнөтөбүз жана жылмаю тартуулайбыз. Мен он жакта турган кошунама жылуулук берем, ал болсо өзүнүн кошунасына жылмаю жана жылуулук импулсун берет, ошентип андан ары улантабыз.



Сабактын темасы:

ТОЛЕРАНТТУУЛУК – ИНСАНДЫН БААЛУУЛУГУ

(Бул сабакты 16 – ноябрь -Эл аралык толеранттуулук күнүнө карата өткөрсө болот)

Сабактын максаты:

- Окуучуларды «толеранттуулук» түшүнүгү менен тааныштыруу;
- Окуучулардын толеранттуулук түшүнүгү боюнча ой жүгүртүүсүнө өбөлгө түзүү;
- Окуучулардын толеранттуу көз карашын калыптандыруу.

Көректелүүчү ресурстар: ватмандар, маркерлер.

Даярдоо иш-чаралары.

- Ватмандын чоң барагына «толеранттуулук» түшүнүгүнүн аныктамасын жазуу жана аудиторияга арткы жагын каратып доскага илип коюу керек;
- Таркатуу материалдары: Толеранттуулук деген эмне жана толеранттуулуктун түрлөрү. Тексттен караңыз.

Толеранттуулуктун аныктамасы:

- Кызматташуу, өнөктөштүк сезими;
- Башка бирөөлөрдүн оюн сыйлоо;
- Адамдык кадыр-баркты сыйлоо;
- Башкалардын укугун сыйлоо;
- Башка бирөөнү кандай болсо ошондой кабыл алуу;
- Өзүндү башка бирөөлөрдүн ордуна коюу жөндөмдүүлүгү;
- Башкача болуу укугун сыйлоо;
- Көп түрдүүлүктү таануу;
- Башкалардын төн укуктуулугун таануу;
- Башкалардын оюна, жүрүм-турумуна, диний ишенимине сабырдуу болуу;
- Күч колдонуудан, жабыр келтириүүдөн, басмырлоодон баш тартуу.

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Активдештириүү көнүгүү «Биздин кайсы жактарыбыз окшош».	10 мүн.
2.	Киришүү бөлүгү	5 мүн.
3.	Негизги бөлүк <ul style="list-style-type: none">• Толеранттуулук деген эмне?• Толеранттуулуктун түрлөрү• Толеранттуу жана толеранттуу эмес жүрүм-турум• «Биздин чөйрөдөгү толеранттуулук жана толеранттуу эмстик» көнүгүүсү	25 мүн.
4.	Жыйынтыктоо бөлүгү. Коштошуу адеби	5 мүн.
		45 мүн.



Сабактын жүрүшү:

1. Активдештируү көнүгүү: «Биздин кайсы жактарыбыз окшош» (10 мүн.)

Максаты: класста эркин, жакшы атмосфераны түзүү, бири-бирине болгон ишенимди жогорулатуу жана окуучулардын биримдикте болушуна түрткү берүү.

Окуучулар тегерек болуп олтурушат.

Мугалим: Окуучулардын ичинен бирөөсүн реалдуу же элестеткен окшоштуктарга таянып чакырат. Мисалы: «Наргиза, сураныч, ортого чык, анткени экөөбүздүн чачтарыбыздын түсү окшош экен (биз Жер планетасында жашаганыбыз үчүн же биздин боюбуз бирдей болгону үчүн)». Наргиза ортого чыгып, окуучулардын бирөөсүн окшоштуктарды айтып чакырат. Ошентип, бардык окуучу катышмайынча оюн улана берет.

Талкуулоо:

- Силер өзүнөрдү кандай сезип жатасыңдар? Эмне үчүн?

Болжолдуу жооптор:

- Мен өзүмдү жакшы сезип жатам, себеби бардыгыбыз чогуу болдук;
- Мен өзүмдү жакшы сезип жатам, себеби бардыгы менин жакшы сапаттарым жөнүндө билишти ж.б.

Мугалим: Кандай жыйынтык чыгарса болот?

Болжолдуу жооптор:

- Биз азбыз, бирок биздин окшош жактарыбыз көп;
- Адамдын өзгөчөлүктөрүн байкоо керек.

2. Киришүү бөлүгү (5 мүн.)

Максаты: сабактын темасын актуалдаштыруу.

Мугалим: Сабак маанилүү күнгө – Толеранттуулуктун эл аралык күнүнө арналды. Толеранттуулуктун эл аралык күнү 1996-жылы Бириккен Улуттар Юумунун Башкы Ассамблеясы тарабынан бекитилген. Ошол күндөн баштап 16-ноябрь ар жылы толеранттуулукка арналган эл аралык күнүнө, толеранттуулук түшүнүгүнүн маанисин ар бир адамга жеткире ала турган окуу мекемелеринде жана коомчулукта түрдүү иш-чараларды өткөрүү менен белгилөөгө чечим чыгарылган.

3. Негизги бөлүк (25 мүн.)

Көнүгүү: «Толеранттуулук» деген эмне?

Максаты: «толеранттуулук» түшүнүгүнүн көп кырдуулугун көрсөтүү, окуучуларга «толеранттуулук» түшүнүгүнө аныктама берүүгө мүмкүнчүлүк берүү.

Мугалим 3-4 окуучудан турган топторго бөлөт. Ар бир топ ватманга толеранттуулукка аныктама беришет. Аныктама кыска жана маанилүү болушу керек. Талкуулагандан кийин ар бир топтун өкүлү доскага аныктаманы илип, окуучуларды толеранттуулук аныктамасы менен тааныштырат.

Топтор өздөрүнүн аныктамасын окуп бүткөндөн кийин, мугалим алдын ала жазылган толеранттуулуктун аныктамасын окуучуларга көрсөтөт. Окуучулар ал аныктама менен таанышып, ага өз ойлорун айтышат.

Мугалим төмөндөгүдөй суроолорду берет:

- Ар бир аныктаманы эмне айырмалап турат?
- Ал эми бул аныктамаларды бириктирген эмне бар?

- «Толеранттуулукка» бир аныктама берсе болобу?
- Мугалим ар бир окуучуга таркатуу материалдарды берет жана текстти кезек менен окууну суранат.

Толеранттуулук — башка бирөөлөрдүн жашоо образын, жүрүм-турумун, сезимдерин, ой пикирин, урп-адаттарын, диний ишенимдерин сабырдуулук менен кабыл алып, мультиэтникалык, көп маданиятуулук чөйрөсүндө түрүктүү чогуу жашоо дегенди түшүндүрөт.

Толеранттуулук - бардык жарандардын ар түрдүү болушуна укугунун бар болушу, жарандык коомдук социалдык нормасы жана баалуулугу, ар түрдүү конфессиялардын, саясий, этникалык, социалдык топтордун ортосунда түрүктүү гармонияны камсыз кылуу; ар түрдүү дүйнөлүк маданиятты, цивилизацияны, элди түшүнүү; ар түрдүү келбети тили, салттары, диний ишенимдери менен айырмалаган адамдарды түшүнүүгө жана кызматташууга даяр болуу.

Толеранттуулук биздин дүйнөдө ар түрдүү маданияттарга бай экендигин туура түшүнүү жана ынануу, кабыл алуу. Сыйлоо үчүн билим, ачыктык, сүйлөшүү, эркин ойлоо, ыйман, ишеним жардам берет. Толеранттуулук – көп түрдүүлүктөгү гармония (толеранттуулуктун принциптери боюнча декларация 1995-ж.).

Толеранттуулук бул баалуулуктардын жана нормалардын системасы. Бул системаны негизгилери булар:

- инсанды сыйлоо – ар бир адамдын улутуна, диний ишенимине жана башка мүнөздөмөлөрүнө карабай конкреттүү мүнөзү жана жүрүм-туруму үчүн баалоо;
- адам укугун сыйлоо – ар бир адам баласынын коомчулуктун моралдык жана укуктук нормаларына карши келбegen улуттук, диний жана башка мүнөздөмөлөр боюнча өзүн алып жүрүүгө жана ой пикирин айттууга укугу бар;
- укуктук жана моралдык нормаларга карши келбесе, башкача айтканда өтө оор күнөөгө жатпаса, башка адамдардын алсыздыгына, катачылыгына, кемчиликтерине сабырдуу болуу;
- конфликттерди күч колдонуусуз чечүү жана келишимге келүүнүн баалуулугу;
- адам баласынын жашоосунун баалуулугу жана физикалык жапа чегүүнүн жоктугү;
- укуктук нормаларды сактоо баалуулугу;
- кошо бөлүшүү, тилектеш болуу, кошо кайгыруу баалуулугу.

Толераттуулуктун түрлөрү

- **Жыныстык толеранттуулук** – башка жыныстагы адамдарга калыстык мамиле жасоо жана аларды кандайдыр бир сапаттар боюнча кемситүүгө жол бербөө, бир жыныстагы адамдар башка жыныстагы адамдардан биринчи орунда болуу идеясынын жоктугү. Жыныстык толераттуулуктун эң терс көрүнүшү бул жеке же топтук кемситүү, мисалы аялдарды жынысынын негизинде, эркектер аялдарга караганда жогоруда турш керек деген божомолдоолордун негизинде жумушта, саясатта, коомдук чөйрөдө дискриминациялоо.



• **Жашына негизделген толеранттуулук** – адамдын жашына байланыштуу далилденбegen «кемчиликтерге» карай кемсингиппөө (улuu-картаң адамдардын жаштардын тажрыйбасы жана билиминин аздыгы үчүн түшүнбөстүгү, ж.б.). Жашына негизделген толеранттуулук кары адамдарды сыйлоо көп элдин маданиятына туура келет.

• **Билимге негизделген толеранттуулук** – билими жогору адамдардын билими төмөн адамдардын ой пикирине, жүрүм-турумуна түшүнүү менен мамиле жасоо. Көп учурда толеранттуулуктун бул түрү күндөлүк жашоодо көп кездешет жана билим деңгээли чечүүчү фактор катары эсептелген суроолорду талкуулоо менен байланышпайт.

• **Улутттар аралык толеранттуулук** – башка улуттагы адамдарга он мамиле кылуу, улуттун жеке өкүлдөрүрүнүн кемчиликтерин жана терс жүрүм-турумун бардык улутка тиешелүү кылбоо, кандай гана адам болбосун «улуттук айыпсыздыкты урматтоо» позициясы менен мамиле жасоо.

• **Расалык толеранттуулук** – башка расадагы адамдарга терс же алдын ала жаман ойлордун жоктугу. Расалык толеранттуулуктун терс көрүнүшү бул расизм - расалык принциптерге таянып, кандайдыр бир раса башка расаларга караганда үстөмдүк кылат деген ойдо дискриминациялоо.

• **Диний толеранттуулук** – ар түрдүү конфессиялардын ынанымдарына, динчилдигине, динге ишенген жана ишенбegen адамдар тарабынан, ар түрдүү

конфессиялардын өкүлдөрү тарабынан түшүнүү менен мамиле жасоосу. Конфессиялар аралык толеранттуулуктун жоктугунун терс көрүнүш- бул экстремисттик жол аркылуу берилген диний фанатизм болуп саналат. Диний фанатизм - кандайдыр бир диндин урпадаттарын, баалуулуктарын, ишенимин таратуу. Диний фанатизм бир дин башка диндерге караганда жалгыз, ал гана туура жана бардык адамдар ошол динди тутуш керек дегенди түшүндүрөт.

• **Географиялык жайгашуусуна негизделген толеранттуулук** – адамдын жашаган жерине карата шаардык, айылдык, башка райондон, региондон, мамлекеттен деген бөлүүлөргө жол бербеген мамиле.

• **Социалдык класстар аралык толеранттуулук** – ар түрдүү мүлктүк катмарлардын өкүлдөрүнө сабырдуулук менен мамиле жасоо, байлар кедейлерге, кедейлер байга.

• **Физиологиялык мүнөздөргө негизделген толеранттуулук** – майып, оорукчан, келбетинде кемчиликтери бар адамдарга түшүнүк менен мамиле жасоо. Билим жагынан төмөн катмардагы мектеп окуучулары жана бала бакчадагы балдарды изилдегенде бул түр эн маанилүү ж.б.

• **Саясий толеранттуулук** – Ар түрдүү партиялардын жана уюмдардын иш-аракеттерине, ой пикирлерине сабырдуу мамиле кылуу. Саясий толеранттуулуктун жоктугу- фашизм жана саясий репрессияларды жүргүзүү саясаты болуп саналат. Фашисттик идеология мамлекет башкача ойлонгондор, расаны тазалаш үчүн, жарандардын жашоосун көзөмөлдөө үчүн



күрөшүш керек дегенди түшүндүрөт; эркин шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылуу; маалымат эркиндигине чек коюу, саясий оппонентерин же официалдуу бийлик менен макул болбогондорду ырайымсыздык менен жазалоо; сырткы саясий толеранттуулук бул мамлекеттерге, элге болгон мамиле Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бекитилген ынанымдардын - принциптердин негизинде болгон мамиле. Сырткы саясый толеранттуулуктун жоктугу - был империализм- был элдин башка элдердин байлыгын жана ресурстарын контролдоо үчүн көз каранды кылышы.

- Тилге негизделген**

толеранттуулук – башкалардын тил маданиятына жана силерди түшүнбөгөн адамдарга сый мамиле жасоо.

Мугалим: Төмөндөгү суроолор боюнча талкуу жүргүзөт:

- Азыркы учурда толеранттуулук темасы актуалдуубу? Эгерде «ооба» десенер, анда эмне үчүн?

Толеранттуу жана толеранттуу эмес жүрүм-турум.

Максаты: Толеранттуу эмес жана толеранттуу жүрүм-турумга түшүнүк берүү, окуучулардын толеранттуу аң-сезимин калыптаандыруу.

Мугалим: Толеранттуу эмес дегенди кандай түшүнөсүнөр?

Мугалим аныктама берет:

Толеранттуу эмес деген бул башка адамды кабыл албоо, башка адамдар менен бирге жашоого даяр болбоо; Толеранттуулук эмес жүрүм-турум агрессивдүүлүк жана конфликт аркылуу көрүнөт.

Мугалим: Толеранттуу жана толеранттуу эмес жүрүм-турумдун белгилерин айтабыз.

Доскага эки ватман илинет жана мээ чабуулу аркылуу сапаттар жазылат.

Толеранттуу жүрүм-турум	Толеранттуу эмес жүрүм-турум
<ul style="list-style-type: none"> • Башкалардын оюн сыйлоо; • Ак тилек каалоо; • Чогуу бир нерсени аткаруу; • Түшүнүү жана кабыл алуу; • Сезгичтик жана билүү үчүн тырышчаак болуу; • Башка бирөөнүн көңүлүн кароо; • Ишеним; • Кечирүү; • Өзүн алып жүрүү жөндөмдүүлүгү; • ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Башкалардын оюн түшүнбөө; • Тоготпоо; • Өзүмчүлдүк • Эгоизм; • Кыжырдануу; • Кайдыгерлик; • Барк албагандык; • Сабырсыздык; • Агрессивдүү болуу; • ?



Көнүгүү: «Биздин чөйрөдөгү толеранттуулук жана толеранттуулук эместикик!»

Мугалим: Кандай ойлойсунар, толеранттуулук жана толеранттуулук эместикик түшүнүктөрүн «коом» түшүнүгүндө колдонсо болобу?

- Кандай коомдо жашайсыңар?

Мисалдарды келтиргиле.

- Биздин коомдо адамдардын толеранттуу жүрүм-туруумунун мисалдарын байкагансыңарбы?

Мугалим: Сабакта кандай жаңы нерселерди алдыңар? Биздин сабактан кандай жыйынтыктарды чыгарсак болот?

Мугалим жыйынтык чыгарат: эң негизгиси силер адептүүлүктүн алтын эрежени эстеп калышыңар керек: «Башкалардын сага кандай мамиле жасашын кааласаң, сен дагы аларга ошондой мамиле жасашың керек» биз ошондо гана биздин коом толеранттуу болот деп, ишеним менен айта алабыз.

4. ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ БӨЛҮК

(5 мүн.)

Көнүгүү: “Бул эң сонун!”

Максаты: Өзүнө - өзү баа берүүнү жогорулатуу, топтордан колдоо алуу, рефлексия.

Мугалим: Окуучуларды тегерек болуп туруусун суранат.

- Азыр биздин арабыздан бирөөсү чыгат жана толеранттуу адамдын сапаттарына тиешелүү болгон өзүнүн жактырган сапатын айтат (Мисалы, «Мен башкаларды уга билем», «Мен тартышып жатканда ал адамга макул боло алам»). Ар бир окуучу ушинтип айтканда, тегерек болуп турган окуучулар баш бармагын көтөрүп, хор менен «Бул эң сонун!» деп айтышат.

Катышуучулар тегерекчеге кезектешип чыгышат.

Коштошуу адеби.

Максаты: окуучулардын чогуу, бирге экендигин сезүүгө жардам берүү.

Окуучулар колдорун бири-биригинин ийиндерине кооп хор менен «Биз биргебиз, бизге эң жакшы!» деп айтышат.

Сабактын темасы:

КОНФЛИКТ ЖАНА АНЫ ЖЕҢҮҮНҮН ЖОЛДОРУ

Талаштан тактык жараплат.
Макал

Сабактын максаты:

- «Конфликт» түшүнүгүнө аныктама берүү;
- Конфликт жөнүндө билимин көнөйтүү;
- Конфликттерге туура мамиле жасоо жөндөмүн өнүктүрүү.

Сабактын милдеттери:

- Конфликттин инсандын өнүгүүсүнө оң жана терс таасири боюнча анализдөө;
- Адамдын эмоционалдык чөйрөсүнүн маанилүүлүгүн жана ал чөйрөнүн конфликтке таасир берүүсүн көрсөтүү;
- Топтордо иштөө жөндөмүн өнүктүрүү.

Керектелүүчү ресурстар: флипчарттар, маркерлер.

Сабактын планы:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу учуру. Активдештируү көнүгүү «Кичинекей трамвайлар»	5 мүн.
2.	Киришүү: «Үч позиция»	10 мүн.
3.	Негизги бөлүк: <ul style="list-style-type: none">«Конфликт» түшүнүгүнө аныктама берүү«Конфликттин оң жана терс жактары» көнүгүүсүСүйлөшүү-бул конфликтти жөнгө салуу ыкмасы	25 мүн.
4.	Жыйынтыктоо.	3 мүн.
5.	Коштошуу адеби. «Ритм» көнүгүүсү.	2 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Уюштуруу учуру. Активдештируү көнүгүү (5 мүн.)

Максаты: окуучулардын сабакка көңүлүн буруу, талкуулоо үчүн эркин абалды түзүү.

Мугалим: Балдар, келгиле биз бир оюн ойнойлу. Бардығыңар тегерек болуп олтургула. Бир стул бош калат. Кимдин сол жагында бош стул турган болсо ошол адам оюнду баштайт. Ал жанындағы бош стулга олтуруп, «Мен кетип бара жатам» деп айтат. Кийинки катышуучу жанында калган бош стулга олтурат дагы «Мен дагы» деп айтат.



Үчүнчү катышуучу: «Мен көён менен» деп жанындагы бosh стулга олтурат. Ал эми төртүнчү катышуучу айтат: «А мен олтурам...» (катышуучулардын арасынан каалаганынын атын айтат). Кимдин атын айткан болсо, ал ошол бosh стулга олтурганы аракет кылат жана ошентип башынан кайталана берет.

2.Киришүү бөлүгү. «Үч позиция» (10 мүн.)

Максаты: окуучулардын көңүлүн сабактын максатына жана темасына буруу.

Мугалим: Силер өзүнөрдү кандай сезип жатасыңар?

Бул активдештируү көнүгүү абдан позитивдүү болду, ал мага ээлэнген орун пикир келишпестикке, талаштартышка алып келген адамдардын жашоосундагы эпизоддорду элестетти. Класста, маршруткада, кинодо ээлэнген орун конфликттин себеби болуп калышы мүмкүн.

Класстын периметрине карай бир катарга тургула. Айланчаарды карасаңар ар кайсы жерде барактарда сөздөр жазылган:

Макул көрөм Билбейм Макул көрбәйм

Социалдык жашоодо болгон конфликт көрүнүшүнө кандай карайсыздар, ошого карап орундарды ээлөөнөрдү суранам. Эгерде макул көрсөңөр, анда «макул көрөм», эгерде макул көрбесөңөр «макул көрбәйм», эгерде билбесөңөр «билбейм» деген карточкалардын жанына тургула.

Окуучулар: Окуучулар бөлмөдө басышып, ушул көрүнүшкө болгон мамилесине жараша өз орундарын ээлешет.

Мугалим: Конфликтти макул көргөн топтун мүчөлөрүнөн эмне үчүн бул орунду тандагандыгын түшүндүрүүнөрдү сурнат элем. Андан кийин мугалим ар бир топтун кезектешип түшүндүрүүсүн сурнат. Эгерде окуучулар «макул көрөм» деген карточкага турушпаса, анда «макул көрбәйм» деген позицияда тургандар менен талкуулайт.

Мугалим: Бул көнүгүүдөн кандай жыйынтык чыгарса болот?

Окуучулар: Мүмкүн болгон жооптор: ар бир адамдын өз тажрыйбасына байланыштуу конфликт жөнүндө өзүнчө түшүнүнүгү бар.

3. Негизги бөлүк (25 мүн.)

Максаты: «конфликт», конфликттин «конструктивдүү» жана «деструктивдүү» жактары, конфликт деструктивдүү болбош үчүн адамдын жүрүм-туруму кандай болуш керек экендиги жөнүндө талкуулоо.

3.1. «Конфликт» түшүнүгүнө аныктама берүү (5 мүн.)

Мугалим: Доскада турган аныктаманы окуйт.

Конфликт – бул ар түрдүү бири-бирине дал келбеген максаттары, кызыкчылыктары жана көз караштары бар адамдардын же топтордун кагылышуусу.

«Конфликт» деген сөз латын тилинен которгондо «кагылышуу» дегенди түшүндүрөт. Англис сөздүгүндө «конфликт»: күрөшүү, кагылышуу, макул болбоо, кастық, оппозиция дегенди түшүндүрөт.

Конфликттин себептери төмөндөгүлөр болушу мүмкүн

- Максаттары ар түрдүү;
- Маалыматтын жетишсиздиги;
- Төмөн деңгээлдеги жүрүм-турум маданияты;
- Ресурстардын жетишсиздиги.

3.2. Көнүгүү «Конфликттин оң жана терс жактары» (15 мүн.)

Мугалим: Конфликт чындыгында боло турган көрүнүш катары ар түрдүү көз

Болжолдуу жооптор:

Конфликттин оң жактары:	Конфликттин терс жактары:
Конфликт көмүскөдө турган мамилени көрүүгө мүмкүнчүлүк берет	Ар түрдүү ооруларга алып келүүчү терс эмоциялар.
Конфликттерди чечүү муктаждыгы инсандын өнүгүшүнө алып келет	Мамиленин кыйын болушу
Конфликт – көнүп калган нерсеге болгон көз карашынды кайра карап чыгууга түрткү берет	Адамдар арасындагы өздük жана ишке байланыштуу мамиленин бузулушу, тартыптин төмөндөшү. Жалпысынан алганда социалдык - психологиялык климаттын начарлаши
	Женгендер же женилгендерди душман катары көрүү
	Ар бир тарап өздөрүнө башкаларды кошуп, кичинекей конфликт чонго айланат
	Конфликттерди ый, стресс коштойт
	Абал кайрадан кайталана берсе зордук-зомбуулукка алып келет

Мугалим: Конфликттердин оң жана терс жактары бар. Азыр силер конфликттин терс жактарына көбүрөөк көнүл бурдуңар. Анткени биздин жашообузда конфликттер көп учурда жамандыкка алып келет. Биз конфликттерди башкарғанды билишибиз керек.

караш менен караганда анын оң жана терс жактарын тапса болот.

Мугалим окуучуларды эки топко бөлөт. Биринчи топ мээ чабуулу аркылуу флиппте конфликттин мүмкүн болгон оң жактарын жазышат, ал эми экинчи топ конфликттин терс жактарын жазышат. Бул көнүгүүгө 5-7 мунөт берилет.

Окуучулар жазган жумуштарын презентация кылышат.

Социалдык жашоодо конфликттер керектүү көрүнүш экендигин түшүнүүнөрдү каалайм. Конфликттерсиз жашоо жокко эс. Ар бирибиз ар кандай конфликттерге учурайбыз: өзүбүз менен өзүбүз, башка адамдар менен. Ар биринен биз ар кандай тажырыйба алабыз, ошондуктан конфликттер биздин инсан катары өзүшүбүзгө түрткү берет.

3.3. Конфликтти жөнгө салуу ыкмалары: Эмоционалдык кызуулукту басаңдатуу жана сүйлөшүү жөндөмдүүлүгү

Мугалим: Конфликттерди жөнгө салууда ар түрдүү ыкмалар бар.

Сиздер билгендей эле конфликттерге негизинен «түрткү берген күч» терс (негативдүү) сезимдер – эмоциялар болуп саналат. Адамды акыл башкарбай, негативдүү эмоциялар башкарса, анда анын зыяны чоң болушу мүмкүн. Ошондуктан, конфликттерди жөнгө салууда эмоциянын күчөшүн төмөндөтүү биринчи маселе болуп саналат. Бириңиден, өзүндөн баштоо керек-oshол абалга болгон өзүндүн жүрүм- турумунду жана мамиленди өзгөртүүн керек.

Конфликтти жөнгө салуудагы дагы бир ыкма - бул сүйлөшүү болуп саналат. Бирок конфликттүү абалда сүйлөшүү кыйын жана жагымсыз болот. Ошол кездеги чыныгы сезимдерди билдируү жана айтуу биз үчүн кыйын болот жана биздин сезимибизди башкалар түшүнбөйт деп кыжыраныбыз.

Сүйлөшүү натыйжалуу болуш үчүн ачык болуш керек жана башкалар эмнени айтып жаткандыгын угуу керек. Конфликттер көбүнчө биз башкалардын ой-пикирин билебиз деген ойдо болгондо чыгат. Диалог аркылуу жай сүйлөшмөйүнчө биз өзүбүздүн сунуштарыбыз жаңылыш болгондугун түшүнө албайбыз.

Мисалы, сүйлөбөө ар түрдүү абалды түшүндүрөт: ачууланууну, чарчагандыкты, нааразычылыкты, уялыш кысылууну жана тамак ооругандыкты.

Ал эмне үчүн унчукпай жаткандыгынын себебин андан сурап гана билемдүү алабыз.

Ошондуктан, конфликттер аз болуусу үчүн бири-бири менен сүйлөшүүнү үйрөнүү керек, көңүл коюп угууну жана ачык сүйлөөнү билүү керек.

Эгерде, сiler ушул эки ыкмага үйрөнсөнөр: өзүнөрдүн эмоциярды башкара билесиңер жана натыйжалуу сүйлөшө алсаңар, анда конфликттүү абалдан позитивдүү чыга аласыңар.

4. Сабакты жыйынтыктоо (3 мүн.)

Максаты: алынган билимди текшерүү.

Мугалим: Мен сүйлөмдүн башын окуйм, а сiler ал сүйлөмдү бүтөсүнөр.

- Конфликт – бул.....
- Конфликттин конструктивдүү тараптары – бул....
- Конфликттин деструктивдүү тараптары – бул....
- Сүйлөшүү жардам берет.....
- Конфликттерди конструктивдүү чечүү үчүн төмөндөгүлөрдү жасай жана билиш керек...

5. Коштошуу адеби. Көнүгүү «Ритм» (2 мүн.)

Максаты: класстагыларга биримдикте болуу сезимин сезүүгө мүмкүнчүлүк берүү, көнүгүүнү позитивдүү бүтүрүү.

Мугалим: Бардыгыңар тегерек болуп тургула. Алып баруучуну тандагыла. Алып баруучу кол чабат, ал эми калганы аны туурайт. Алып баруучу ар кандай кылыш кол чапса болот жана калган катышуучулар аныкындай жасаш керек. Кийинчөрөк алып баруучуну алмаштырса болот.



2 – БӨЛҮМ

10-КЛАССТАР ҮЧҮН ТАРБИЯЛЫҚ СААТТАР

Сабактын темасы: **АДАМГЕРЧИЛИК**

*Сен башкалардан өзүңө кандай мамилени
кааласан, башкаларга дал ошондой мамиле кыл.
Макал*

Сабактын максаты:

- Окуучуларда адамгерчилик тууралуу, ошондой эле адеп-ахлак, жакшылык (кайрымдуулук), айланы чөйрөдөгүлөргө карата ак ниеттик нормаларын калыптандыруу;
- Өзүндүн ички дүйнөн адамгерчилик баалуктары менен канчалык түрдө дал келгендиги тууралуу окуучулардын түшүнүүсүнө шарт түзүп берүү;
- Окуучулардын абалды (kyrdaalды) талдоо ыктарын өөрчүтүү.

Жабдуулар: флипке тартылган адамдын келбетинин сүрөтү, «гуманизм» түшүнүгүнүн аныктamasы, кырдаал тууралуу жазылган 4 барак.

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	«Көзүндү жап» машигуусу	3 мун.
2.	«Адамгерчиликтүү адам» көнүгүүсү	10 мун.
3.	«Турмуштагы кырдаалдар» көнүгүүсүн	15 мун.
4.	«Мектепке кабыл алуу» ролдук оюнунун көнүгүүсү	15 мун.
5.	Коштошuu адеби	2 мун.
		45 мун.

Сабактын жүрүшү:

1. «Көзүндү жап» машигуусу (3 мун.)

Максаты: тынчтык жана гармония тууралуу окуучунун ички туюмун сыноо үчүн оң атмосфераны түзүү.

Мугалим: жымжыртыкка бөлөнөбүз. Ыңгайлую олтурабыз, белиңер түптүз болсун, чыңалуу жок, ар нерсеге алагды болбой көзүнөрдү жапкыла, оюңарды оң нерсеге бургула. Элестеткиле, силер боорукер сезимди толтуруу менен дем алганыңарда жарыкты таза аба менен жутасыңар, демиңерди чыгарганда, тынчсыздануудан акырын чыга баштайсыңар.

Оң маанидеги ойлорго көңүлүнөрдү бургула:

- Тынчтык, тынчтык, бардык жерде тынчтык. Сенде тынчтык, менде тынчтык!
- Жарыктык, жарыктык, бардык жерде жарыктык. Сенде жарыктык, менде жарыктык!
- Сүйүү, сүйүү, бардык жерде сүйүү. Сенде сүйүү, менде сүйүү!

Талкуулоо:

- Силер эмнени сездинер?
- Тынчтык, жарыктык жана сүйүү – булар кандай түшүнүктөр? Адамдын турмушунда алар кандай ролду аткарат?

Жыйынтыктоо: Оң маанидеги ойлор жана көңүлдөр бизде жакшылык жасоо тилектерибизди ойготот.



2. «Адамгерчиликтүү адам» көнүгүүсү (10 мүн.)

Максаты: адамгерчиликтүү адамдын сапаттарын калыптандыруу, анын сөлөкөтүн түзүү.

Мугалим: флипке тартылган адамдын бой келбетин көрсөтөт.

- Бул адам тууралуу эмнени айтсак болот?

Болжолдуу жооптор:

- Бул адам – болгону сөлөкөт, бул тууралуу биз эч нерсе айта албайбыз;
- Ал кандай болушу мүмкүн? Келгиле аны боорукер адамдын сапаттары менен сыйлайлы?

Мугалим: адамдын келбetine окуучулар сунуш кылган сөздөрдү жазабыз:

Жардамын аябаган боорукер, кайрымдуу, ызыны, кубанычты тен, бөлүшөт, түшүнөт, тилемеш, көңүлдүү, шайыр ж.б.

Жыйынтыктоо: Боорукер адамдын бардык жакшы сапаттары адамгерчиликтүү адамдын негизин түзөт. Эгерде адамга силер атап өткөн сапаттар дал келсе, анда ал адамгерчиликтүү адам болуп саналат.

«Гумандуу» - деген сөз латын тилинен көрөнгөндо «адамгерчиликтүү» дегенди билдириет.

Мугалим көнүгүү үчүн багыт берет:

- Класс 4 топко бөлүнөт;
- Ар бир топко адамдын сөлөкөтүн тартуу тапшырмасы берилет жана символдору аркылуу (жүрөк-боорукер, көз-дүйнөнү көрүүгө жардам берет жана башкалар), адамгерчиликтүү адамдын образын түзүү;
- Ар бир топ өзүнүн тапшырмасын адамгерчиликтүү адам кандай болусу керек экендиги тууралуу презентация жасап берет.

Жыйынтыктоо: Адам келбети гана эмес, бардык жагынан сонун болушу керек, өзүнүн кылыш-жоругу, иш-аракети менен.

3. «Турмуштук кырдаалдар» көнүгүүсү (15 мүн.)

Максаты: адамдарга карата адамгерчилики көрсөтүп берүүгө машыктыруу.

Мугалим: биз адамдарга кандай мамиле кылсак, биздин көңүлүбүз, окуубуз, жумушубуз, турмушубуз ошого байланыштуу болот. Орой сөз биздин жаныбызды «жарадар» кылат, мындан сырткары, кимге сүйлөсөк, ошол адамдын да жанын кейитет. Биз досторубузга, ата-энелерилизге, мугалимдерге, апаларга, жакшы көргөн адамыбызга көңүлдү чөктүрө турган сөздөрдү көп айтабыз.

Мен силерге бир кырдаал тууралуу айтып берейин, силер аны караштырып (топто иштөө) жана адамгерчиликтүү, боорукер, ырайымдуу адам, мындай кырдаалда кандай таасир эте алат, кандай иш аракет жүргүзөт, бул адамга кандай жардам бере тургандыгын сунуштайсыңар.

«Ыйлаган кыз» тууралуу кырдаал.

Биринчи сабактын башталарына беш мүнөт убакыт калганда баары класста олтурушкан. Наргиза акыркы болуп класска кирди. Анын өн-түсү капалуу, көздөрүнөн жаш күюлган.

-Эмне сенин көздөрүн жашылданып турат?- деп катуу сурады Эльвира.

-Сага эмне болду? Айтчы, сени ким капа кылды? Айтчы, айтчы, айттып берчи! -деп Замира чуркап келди.

-Эмне болду? Эмне үчүн көз жашынды төгүп жатасың? - деп баары чурулдашып кыйкырышты.

Суроо: Адамгерчиликтүү адам эмне кылмак эле?

1. «Оорукчан классташ кызга билдириүү» тууралуу кырдаал.

Ангина дартына чалдыктым, мага эч ким келген жок жана телефон чалышпады. Мен жалгызмын, кечинде ызама чыдабай ыйлап да жибердим. Бир мезгилде классташ досумдан билдириүү келди. Мен өтө кубандым! Мен билдириүүнү ачтым, анда мугалим мага берген тапшырма бар экен. Болгону ушул. Менин досторум жок экенин түшүндүм. Бул ангинадан да жаман нерсе болду.

Суроо: Адамгерчиликтүү адам эмне кылмак эле?

2. «Буту оорукчан кыз» тууралуу кырдаал.

Мектептин коридорунда эмнелерди гана көрбөйсүң! Текничтен буту оорукчан кыз түшүп келе жатат. Артындан башка кыздар аны «Тезирээк түш, кыйшык» деп шаштырып жатышты.

Суроо: Адамгерчиликтүү адам эмне кылмак эле?

3. «Телефондогу кырдаал» тууралуу сөз.

Эркин партасынын астынан башка бирөөнүн телефонун таап алды, алдында эч ким жок эле. Мугалимге берейин деп ойлоду, бирок айнып калып, өзүнүн баштыгына салып койду.

Көп күндөр өттү. Эркин бир жерде кымбат баалуу тумагын унтууп калды. Баштыгын карады, ал жерде тумагы жок болуп чыкты. Бир кезде телефонун унтууп калган бала кирди да, Эркинге тумакты берди. Бала коридордон таап алган экен. Эркин уят болду.

Суроо: Адамгерчиликтүү адам эмне кылмак эле?

Талкуулоо:

- Адамгерчилик кылуу иш жүзүндө оңойбу?
- Кээ бир турмуштук кырдаалдарда боорукер, адамгерчиликтүү болууга эмне тоскоолдук кылат?

Жыйынтыктоо: Кээ бир учурларда биз, күнүмдүк күн менен жашайбыз, бүгүн жакшы, макул деп, а эртең Кудайдын буюрганы болот дейбиз же мага жакшы болду, башкарлар мени кызыктыrbайт дейбиз. Айланачарды карагылачы - канча жакыр, оорукчан, жалгыз бой адамдар бар, аларга биз жардам беришибиз керек, ошондо биздин жаныбыз жай алат, биздин турмуштагы жашообуз жөнөил болот.

4. «Мектепке кабыл алуу» ролдук оюну (15 мүн.)

Мугалим: силер мектептин мугалиими болуп иштейсинер жана педагогикалык кеңеште «Англис тилин терендөтип үйрөнүү үчүн 9-класска кимди кабыл алуу боюнча суроону чечишиңер керек . Баары 6 арыз келип түштү. Болгону бир баланы гана кабыл алыш керек». Өзүнөрдүн жеке адеп-ахлактык категорияны эске алып, сунушунарды бергиле жана аны негиздегиле.

Көнүгүүгө мугалим багыт берет:

- Мектептеги орунга «талапкерлер» деген жазуусу бар баракты алдын ала идет.
- Класс 3 топко бөлүнөт;
- Даир болгон соң ар бир топ презентация жасайт.

Мектептеги орунга «талапкерлер».

1. Кыз шаардын башка районунда жашайт. Мектептин жанында анын чоң



энеси жашайт. Кыз табигый кубулуштар предметинен жакшы баага ээ.

2. Бала мектептин жанында жашайт. Кородогу бардык достору ушул мектепте окуйт жана ушул мектепке келип окууну чечти.

3. Кыз башка шаардан көчүп келди. Ата-энеси дипломаттар. Англис тилинде жакшы сүйлөшөт. Зайдан кийин башка мамлекетке кетишет.

4. Бала мурда ордунда калган. 4 окуу предметинен канаттандырлык эмес баалары бар. Милиция бөлүмүнүн эсебинде турат. Мектептин жанында жашайт.

5. Бала айылдан көчүп келген, английс тилин мурда окуган эмес. Мектептин жанында жашайт. Селсаяктыкка жантайма түрү бар.

6. Кыз – кичинесинен бери майып. Окуу предметтеринен 4-5 деген бааларга окуйт. Жалгыз апасы тарбиялайт. Мектептин жанында жашайт.

Мугалимге сунуш: талкуулоо учурунда топтор бир-бириңер менен талашып тартышпоо туралуу презентациянын алдында окуучуларга айтып коюу керек. Баарынын оюн угуу керек, корутундуу ар ким өзү чыгарат. Кыска жана нуска сүйлөө керек. Мисалы, «Биз ойлойбуз, №6 талапкерди тандоо керек, анткени оорусунун айынан алыскы ийримге келе албайт, үйү да мектептен алыста турат»

Жыйынтыктоо: Ар бириңер өзүнөрдүн оюңарды жакшы негиздеп бердиндер. Мындан кандай жыйынтык чыгарса болот, бардык адамдар түшүнүүгө жана жардамга муктаж, аларды уга билүү керек жана кырдаалды эске алып жардам берүү зарыл. Адамгерчиликтуу адамдын негизги сапаты мына ушунда.

5. Коштошuu адеби (2 мүн.)

Максаты: сабакты оң маанайда бүтүрүү.

Мугалим төмөндөгү сүйлөмдү кошумчалоону сурайт:

1 катар. Мен түшүндүм, эмнени.....

2 катар. Мен аракет кыламын.

3 катар. Мен эч качан.....

Жыйынтыктоо: өзүндө адамгерчиликтуу, боорукер, тилектеш болуу, кайрымдуу болуу, ырайымдуу сапаттарды калыптандыруу керек. Жакшылык дайыма жакшылык менен кайтат. Бул талашсыз чындык.

• Мугалим баарына жалпы айтууну сунуш кылат:

Мен сабактан
БООРУКЕРДИК сезим менен кайтып жатамын!

Сабактын темасы:

ӨЗҮН-ӨЗҮ СЫЙЛОО. МЕНИН УКУГУМ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИМ

УКУК БОЮНЧА ДАТАЛУУ КҮНДӨРДҮН КАЛЕНДАРЫ:

2001-2010-ж.ж. – Планетадагы балдардын кызыкчылыгы үчүн тынчтыктын жана зомбулуксуздуктун эл аралык он жылдыгы.

1-июнь – Эл аралык балдардын укугун коргоо күнү.

4-июнь – Агрессиянын курмандыгы болгон балдардын эл аралык күнү .

20-ноябрь – Дүйнөлүк балдар укугунун күнү.

10-декабрь – Адам укугу күнү.

5-май – Кыргыз Республикасынын Конституция күнү.

Сабактын максаты:

- Окуучуларды адам укугунун негизги жоболору, балдардын укугу боюнча эл аралык жана мамлекеттик документтер менен тааныштыруу;
- Өзүңө жана башкаларга болгон урматтоого негизделген принциптер жана өзүндү-өзүң урматтоонун сырткы элементтери боюнча түшүнүк берүү;
- Кандай гана адам болбосун ал өзүн-өзү урматтоого жана айланадагы адамдардын урматтоосуна укугу бар экенин негиздөө.

Даярдоо иш-чаралары:

Үч окуучуга көрүнүш даярдоону сунуштоо (сценарийдин тексттин сабактын иштөлмесинен караңыз).

Керектелүүчү ресурстар: 5-6 карточкаларды (окуучулардын санына жараша) даярдоо, «Өзүнө болгон ишенимин бекемдөө» оюнунда колдонула турган карточкаларга бирден төмөндөгү сүйлөмдөрдү жазуу.

1. Барак аласыңар, тоголоктоп ыргытасыңар. Эй, бала, баракты алып бер! - деп өтүп бараткан балага айтасыңар.
2. Эй, акчам пирожкиге жетпей жатат, беш сом бер, угуп жатасыңбы?
3. (Рюкзакты алып) Бул рюкзакты бекитип кой, (класстагы окуучунун атын айтып) издесин өзүнүн рюкзагын, математикада тамашалап көрөбүз.
4. Бүгүн алтынчы сабактан кийин бардыгыбыз качабыз, уктуңарбы?
5. Сенин саатың барбы (телефон, наушниктер, ручка, saat)? Кана көрөйүнчү, (алып көрөт) Жакшы нерсе го (наушниктер, ручка, saatтар ж.б.), болду, менини болот!!!
6. Үй тапшырмасын жаздыңбы? Жазсан, көчүргөнү бересин.

- Карточкаларда балдардын укугу боюнча документтердин аталышы бар:
 - Адам укуктарынын жалпы декларациясы;
 - Балдардын укугу боюнча декларация;
 - Кыргыз Республикасынын Конституясы.
- Жарандардын милдеттери («Сабакты жыйынтыктоо» бөлүгүнөн тексттин караңыз).



Сабактын планы:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Киришүү бөлүгү. «Мен укуктуумун, мен укуктуу эмесмин»	5 мун.
2.	Негизги бөлүк: - «Сенин укугун конвенциясы» мини-лекция - Интерактивдүү маек «Өзүн-өзү урматтоо деген эмне?» - Кырдаалды талдоо жана ага баа берүү - Өзүнө болгон ишенимди бекемдөө - Ролдордо ойноо: «Өзүмө болгон ишенимди бекемдейм»	30 мун.
3.	Жыйынтыктоо: - Ачык микрофон - Коштошую адеби	10 мун.
		45 мун.

Сабактын жүрүшү:

1. Киришүү бөлүгү (5 мун.)

Максаты: окуучуларды жаңы теманы түшүнүүгө даярдоо.

Мугалим: Окуучулардын төгерек болуп турушун, эмнеге укуктуу жана эмнеге укуктуу эместиги боюнча бирден сүйлөм айттуусун суранат.

Болжолдуу жооптор:

- «Мен өзүмдүн ой пикеримди айтканга укуктуумун»;
- «Закондорду бузганга укугум жок».

Жыйынтык: Ар бир адам өзүнүн жана башка адамдардын укугун билүүсү керек. Ошентип, мугалим сабактын темасын жана максатын окуучуларга айтат.

2. Негизги бөлүк (30 мун.)

2.1. «Сенин укугун боюнча конвенция» мини-лекция.

Максаты: окуучуларга адам укугу боюнча эл аралык жана мамлекеттик документтер жөнүндө маалымат берүү.

Адам укуктары негизги укук болуп саналат, ал бардык элде болуш керек. Адам укуктары адам баласына эркин

жашоого, коомдук жашоого катышууга, өзүнүн дараметин жогорулатууга мүмкүнчүлүк жана адамдарга сый-урмат, адилеттүү мамиле жасоого кепилдик берет. Биз адам баласыбыз жана ал укуктарды тартып алууга болбойт, ошондуктан бизде адам укугу бар. Силер кайсы бир мамлекеттин жарандары болгонунар үчүн эмес, адам болгонунар үчүн укугунар бар. Адам укугу дүйнө жүзүнүн кайсы гана жери болбосун бардык адам баласы үчүн бирдей, мындайча айтканда жалпы. Бул адам укугу улутуна, расасына, диний көз карашына, жынысына, жашына жана башка айырмачылыктарына карабай бардыгына тиешелүү. Адам укугун бузуул бол аны адам катары көрбей мамиле жасоо дегенди түшүндүрөт. Негизги принцип бул укуктун улуулугу. Адам баласында болгон айырмачылыктарга карабай бардыгы мыйзамдын алдында бирдей.

Адам укугу бекитилген азыркы замандагы негизги документ – бул адам укугу боюнча жалпы декларация болуп саналат, ал 1948-жылы Бириккен Улуттар Юому (БҮУ) тарабынан иштелип чыккан жана кабыл алынган.



Ар бир адам баласынын төмөндөгүдөй укуктары бар: билим алууга, жашоого, азыктанууга, мыйзам чегинде тең мамилөгө, саламаттыкты сактоого, адилеттүү сот, шайлоого, эркин ой пикирин айтууга, эркин дин тутууга, мүлкө ээ болууга, басмырлануудан коргонууга, коомчулуктун маданий жашоосуна катышууга укуктуу.

1996-жылы 2-марта Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп кирген. Кыргызстан адам укугун сактоо боюнча негизги эл аралык конвенцияларды бекиткен. Бириккен Улуттар Уюму өлкөдө адам укугу сакталып жаткандыгын текшерет. Мамлекет өлкөдө адам укугунун сакталышына, корголушуна, аткарылышына жоопкерчиликтүү.

Кыргыз Республикасынын Конституциясы боюнча адам укугу жана эркиндиги негизги баалуулук болуп саналат жана мыйзам чыгаруу, аткаруучу бийликтин, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнүн маанисин жана мазмунун аныктайт. Кыргыз Республикасынын Конституциясы жаарандарынын ар-намысын, кадырын сыйлоо укугуна, тең укуктуулук, жынысына, расасына, улутуна, диний көз карашына, динге ишенүү эркиндиги боюнча басмырланбаганга кепилдик берет.

Мугалим: Балдардын дагы укугу бар. Алардын кандай укугу бар?

Болжолдуу жооптор: жашоого, билим алууга укуктуу....

Мугалим: Балдардын укугу боюнча конвенцияда бала жашоого, ата-эненин камкордугуна, медициналык жардам алууга, билим алууга, эс алууга укуктуу. Бардык балдар эркин жүрүүгө жана ой пикирин эркин айтууга укуктуу. Бардык балдар жеке жашоого, ар тараптан

өнүгүүгө укуктуу. Эч кайсы бала кыянат мамилөгө, зордук-зомбуулукка, кемситеттүүгө кабылбоосу керек жана ар бир бала кадыр-баркын урматтоого укуктуу. Бүгүнкү күнду ушул урматтоо укугунда арнайбыз. Бардык ушул укуктар эл аралык документте, Балдардын укугу боюнча конвенцияда жазылган.

2.2. Интерактивдүү маек «Өзүн-өзү урматтоо деген эмне?»

Максаты: өзүн-өзү урматтоо дегенге түшүнүк берүү.

Мугалим: Ар бир бала урматка укуктуу. Бирок, сени урматташ үчүн сен өзүндү өзүн урматтاشың керек. Бул сөздү кандай түшүнөсүнөр?

Болжолдуу жооптор:

- Өзүн-өзү урматтоо - бул адам өзүн-өзү сыйлагандык;
- Ата-энени, үй-бүлөнү сыйлагандык;
- Адам өзүн аны сыйлагандай, урматтагандай алып жүрүүсү.

Мугалим: Кандай ойлойсуңар, өзүн-өзү урматтагандык адамга эмне берет?

Болжолдуу жооптор:

- Өзүн-өзү урматтаган адам, башкалардын ой-пикиринен көз каранды болбайт, дайыма өзүнүн пикири болот.
- Өзүн-өзү урматтоо бул ишенимди жана токтоолукту берет;
- Өзүн-өзү урматтаган адам эч кимди туурабайт;
- Өзүн-өзү урматтаган адам башка бирөөлөрдү дагы урматтай билет.

Мугалим: Өзүн урматтаган адамдар ар дайым аракет кылат. Алар дайыма өзүн-өзү ишенет, өздөрүнүн укугун, ой пикирин коргошот. Өзүндү өзүн урматтоого жана сый-урматка ээ болууга аракетсиз жетише албайсын. Өзүнө өзүн ишенүүн зарыл.



2.3. Кырдаалды талдоо жана ага баа берүү. «Өзүнө болгон ишенимди бекемдөө»

Мугалим: Окуучулардын жашоосунан алынган мисалдарда адамдардын жүрүм-турумунун чегин көрсөтүү

Мугалим: Психологдор ар бир адам эле өзүнө болгон ишенимди бекемдей ала албай тургандыгын байкашкан. Мен сilerге үч өспүрүм балдар катышкан көрүнүштүү көрүүнү сунуштайм. Эмне жөнүндө сүйлөшүп жаткандарын уккула, балдардын жүрүм-турумун байкагыла жана ким өзүнүн ишенимдерин ырастай алат, ким ырастай албагандыгы боюнча жыйынтык чыгаргыла.

Азамат: (уялбастан, агрессивдүү). -Тест тапшырып жатканда мен сени менен олтурам! (Мырзанын желкесине урат)

Мырза: -Эмне үчүн?

Азамат: -Мен сенден көчүрөм!

Мырза: -Менин жоопторум туура эмес болуп калышы мүмкүн!

Азамат: -А сен туурасын жаз. Аракет кылсан, алгебра сабагында дагы көчүрөм!

Арген: (токтоо) -Алгебрада ар түрдүү вариант болот.

Азамат: -О! Анда сен мен үчүн чыгарып бересин! Түшүндүнбү?

Арген: (токтоо) -Эч нерсени түшүнгөн жокмун, сен үчүн мен эч нерсе жасабайм.

Азамат: -Эмне? Сен эмне деп сүйлөп жатасың?

Арген: (токтоо) -Жок, мен жөн эле каалабай жатам.

Мугалим: Кандай ойлойсуңар ким өзүнө болгон ишенимди бекемдеп жатат, ким өзүнө болгон урматты көрсөтүп жатат?

Болжолдуу жооптор:

- Мырза абдан пассивдүү, өзүнө болгон

ишенимди ырастаган жок, күчү барга баш ийип, кечке кечирим сурал, башкаларга караганда өзүн төмөн коуп жатты;

- Азамат өзүн өтө агрессивдүү алып барды. Өзү жөнүндө гана ойлоп, башкаларды сыйлабай кемсингинти;

- Арген өзүнүн укугун коргоду, башкалардын укугун басмырлаган жок, ал өзүнүн оң жана терс сезимдерин айтты, өзүнө ишенди.

Мугалим: Силердин байкоонордон жыйынтык чыгарабыз. Азамат өзүнө болгон ишенимди бекемдеш үчүн бирөөнү кемсингитүүсү керек. Өзүн-өзү сыйлабаган, өзүнө ишенбеген адамдар өздөрүн ушундай алып жүрүшөт. Бул өзүнө болгон ишенимди бекемдөөнүн жаман жолу, эгерде ага каршылык болсо, анда курулай өзүн-өзү урматтоосу жокко учурдай.

Мырза өзүн коргой албайт, ал өзүн-өзү урматтоого татыктуу эмесмин деп ойлойт. Бул туура эмес.

Адам баласы болуп жарагандыгы үчүн кандай гана адам болбосун ал урматка татыктуу.

Ал эми Арген болсо, психологдордун оюу боюнча өзүнө болгон ишенимди туура бекемдеди. Ал башка бирөөлөрдүн укуктарын басмырлабай, токтоо жана ишенимдүү өзүнүн оюн айтып жатат жана ошол эле мезгилде өзүн кемсингендей сезген жок.

- Бул жүрүм-турумдун кайсы стилине жакыныраак?

- Мырзанын ордунда болгонду каалайт белеңер?

- Өзүн-өзү урматтоого тарбиялоо үчүн Мырзага кандай көнөш берет эленер?

Болжолдуу жоопторду доскага жазуу:

- Мугалимге жана ата-энеге арыздануу;
- Чоң агасынан же классштардан капа кылган адам менен «маселени териштирүүнү» сурануу;

- Спорт менен машыгуу;
- Бокс боюнча чемпион болуу;
- «Жок» деп айтууга үйрөнүү;
- Коркунчту жеңүү;
- Башкалардын оюн эске алуу;
- Сүрөт тартуу, музыка, бий менен алектениүү;
- Кандайдыр бир иште биринчи болуу.

Мугалим: Бизде 9 пункттан болгон план түзүлдү (сүйлөмдүн санына карай). Бул пункттарды биз кандай атайбыз?

Болжолдуу жооптор:

- Кантеп күчтүү жана көз карандысыз боло алабыз?
- Өз ишенимдерин бекемдөө же өзүнө ишенүү планы;
- Кандай ойлойсуңар пландан өзүнө болгон ишенимди бекемдебеген пункттарды алып коюш керекпи?

Болжолдуу жооптор:

- 1-жана 2-пункттарды алып ташташыбыз керек. Адам өзүнүн ишенимин өзү бекемдеш керек, башка бирөөлөргө ишенбей. (талкууласа болот).
- 4-пунктту алып коюш керек. Бардыгы эле боксер же чемпион боло албайт. (талкууласа болот).
- 3-8- пункттарды алып коюш керек. Адам баласы башка кызыктуу жана пайдалуу нерселер менен алектенип, өз ишенимдерин бекемдесе болот.

Мугалим: Кандай ойлойсуздар, бул планга төмөндөгүдөй пункттарды киргизсе болобу? «Кымбат телефонду сатып алуу» же «Кымбат кийим кийүү».

Болжолдуу жооптор:

- Албетте, кимдин кымбат телефону болсо, ал өзүн-өзү сыйлагандык болуп саналат;
- Кымбат кийим өзүн-өзү урматтаганы үчүн керек, ким өзүн-өзү урматтабаса анда начар кийинет;

• Кымбат кол телефон урмат алып келбейт, баары бир кимдир бирөөнүн кол телефону кымбатыраак болот;

• Кымбат кийим кийинүү бул аздык кылат, анткени сени аны өзүн иштеп алган жоксун, аны ата-энен сатып алып берген.

Мугалим: Мындаи пункттар өзүн-өзү урматтоо үчүн керек эмес деп айткандарга мен кошулам, адам баласы өзүн урматтоосу керек, кымбат кийим кийгендиги же кымбат телефонду колдонгондугу үчүн эмес, ал адам болгону үчүн урматтоо керек.

2.4. Ролдордо ойноо: «Өзүмө болгон ишенимди бекемдейм»

Максаты: кырдаалдарды түзүү.

Мугалим: Балдар «Өзүмө болгон ишенимди бекемдейм» деген ролдордо ойноочу көнүгүүнү аткарабыз. Анда 2 топто 5-7 адамдан катышат. Биринчи топ «Чабуул» деп аталат. Ким ушул топко катышат?

Доскага 5-7 адам чыгат.

Биринчи топ түзүлдү, силер Азаматтын ролун ойнойсуңар, анын роли агрессивдүү, өзүнө-өзү ишнеген, орой, өзүнө болгон ишенимди бекемдеш үчүн дайыма айланасындағыларды басмыrlайт. Силердин тобунардын ар бир мүчөсү бирден фраза алып айтат.

Мугалим топтун ар бир мүчөсүнө сүйлөмдөр жазылган карточкаларды берет:

1. Барак аласыңар, тоголоктолоп ыргытасыңар. Эй, бала, баракты ал! - деп өтүп бараткан балага айтасыңар

2. Эй, акчам пирожкиге жетпей жатат, беш сом берчи, угуп жатасыңбы?



3. (Рюкзакты алып) Бул рюкзакты бекитип кой, (окуучунун атын айтып) издесин өзүнүн рюкзагын, математикада тамашалап айтабыз!

4. Бүгүн алтынчы сабактан кийин бардыгыбыз качабыз, уктуңарбы?

5. Сенин saatың барбы (телефон, наушниктер, ручка, saat)? Кана көрөйүнчү, (алып көрөт) Жакшы нерсе го (наушниктер, ручка, saatтар ж.б.), болду менини болот!!!

6. Үй тапшырмасын жаздыңбы? Көчүргөнү бересин.

Топтун өкулдөрү атаандаштарына чабуул кыла турган фразалар менен таанышканча, экинчи топту түзөбүз. Ким катышканды каалап жатат?

Доскага 5-7 бала чыгат.

Бизде экинчи топ да түзүлдү – ал «Коргонуу» тобу. Аргендин ролун аткарууга туура келет. Алар токтоо, ишеничтүү, Азаматтын сөзүнө татыктуу жооп беришет. Бул сөздү алар өздөрү ойлоп табышат.

Топторду 2 катарга тизилүүсүн сурануу. Мен «Чогулгула!» деп айтсан, эки топтон биринчи адам ортого чыгып, жанаша турушат. Мен «Ринг» деген сөздү айтсан, «Чабуул» тобунун мүчөсү өзүнүн сөзүн айтат. Ошол эле мезгилде «Коргонуу» тобунун мүчөсүнөн жоопту угабыз. Ал эми калган балдар байкоочу-эксперт болушат, көнүгүүнүн акырында өздөрүнүн «Коргонуу» тобунун мүчөлөрү өздөрүнө болгон ишенимди бекемдей алгандыгы тууралуу ойлорун айтышат.

Көңүл бургула! Топтор даярбы?

Мугалим жана окуучулар ушинтип аткарышат.

Мугалим: Чогулгула! (2 окуучу чогулат, бири-биринин жандарына турушат)

Мугалим: Оюнду баштайбыз!

Бир окуучу сүйлөмдү окуйт, экинчи жооп берет жана экөө төң катардын ақыркы тарабына турушат. Мугалим бардыгы өздөрүнүн ролдорун аткарып бүтмөйүнчө, ошентип көнүгүүнүн ар бир кадамын аткарать.

Мугалимге сунуш:

Мугалим этият болуусу зарыл, биринчи топто экинчи топтун балдарына караганда күчтүү балдар болуп калбаш керек. Биринчи топко – (чабуул койгон топко) пассивдүү, алсыз балдарды алыш керек, алар дагы күчтүү болуу кандай болгондукун сезүүсү зарыл. Аларга сөздөрдү каттуу жана ишеничтүү айтуу боюнча көнеш бериңиз. Экинчи топко – (коргонуу тобуна) күчтүү, башкаларды басынктанды жакшы көргөн балдарды алуу керек, алар дагы басмырлоо кандай болот экендингин сезүүсү керек.

Мугалим: Эки топтун окуучуларына суроо берет: Сиз кандай ойлойсуз? Эмне үчүн? Андан кийин байкоочулардан сурашат: «Коргонуу» тобунун жообу боюнча эмне айта аласыңар?

«Коргонуу» тобуна окуучулар өздөрүнүн сын пикирин айтат.

Мугалим: Тилекке каршы кээ бир балдар коргонуунун ордуна кайра айыптал киришет, токтоолукту, ишенимди көрсөткөндүн ордуна агрессивдүү, орой жооп беришет. Мүмкүн кимдир бирөө өзүнөн мындайды байкагандыр?

«Коргонуу» тобунун мүчөлөрү өздөрүнүн пикирин айтышат.

Мугалим: Бул көнүгүүдөн кандай жыйынтык чыгарса болот?

3. ЖЫЙЫНТЫК ЧЫГАРУУ (10 мүн.)

3.1. «АЧЫК МИКРОФОН» КӨНҮГҮҮСҮ

Максаты: кайтарма жооп алуу, теманы эске тутууга үндөө.
Мугалим: Балдар, бүгүнкү сабактан эмнени билдиндер? Кандай ачылыштарды жасадыңар?

Болжолдуу жооптор:

- Ар бир адам баласы өзүн урматтоосу керек экендигин билдик;
- Адам баласы адам болгону үчүн өзүн-өзү урматтоосу керек;
- Ким өзүн урматтаса, ал башкаларды дагы урматтайт;
- Урмат-сыйга татыктуу болуш үчүн, ал биринчи өзүнө-өзү ишениш керек;
- Башка бирөөлөрдүн эсебинен өз ишенимдерин бекемдөөгө болбойт;
- Биз адам укугу жана балдардын укуктары жөнүндө билдик;
- Эгер биз ар бирибиз негизги адам укуктарын билсек, анда биз аны натыйжалуу колдоно алабыз. Биз өзүбүздүн жүрүм-турумубуздун чегин так билишибиз керек жана ал чектен өтүп кетпешибиз зарыл, башка бирөөнүн укугун басмырлабашыбыз керек. Адам укугун билүү менен биз башка бирөөлөргө урмат менен мамиле жасасак, башкалар дагы бизди урматтайт.

Мугалим: Доскага алдын ала жазылган текст менен ватман илинет:

Жарандардын милдеттери:

- **Ар бир жаран мыйзамды урматтоого милдеттүү;**
- **Ар бир жаран жаратылышты коргоого милдеттүү;**
- **18 жашка толгон бала Ата-Мекенди коргоого милдеттүү;**
- **Балдар ата- энесине камкордук көрүүгө милдеттүү;**
- **Ар бир жаран билим алууга милдеттүү.**

3.2. Коштошуу адеби: «Кошунаңа жылуулук жана жылмаюу тартуулоо»

Максаты: жакшы эмоцияларды пайда кылуу жана сабакты жакшы бүтүрүү.

Мугалим: Бардыгыңар туруп, кошунаңардын колун кармап, бири- бириңердин көзүнөргө карап жылмайгыла.



Сабактын темасы: **КЕСИП ЖАНА АДИСТИК**

*Кең келечектүү кесип болбойт, келечеги кең адис болушу мүмкүн.
Макал*

Сабактын максаты:

- Кесиптер жөнүндөгү билимди актуалдаштыруу;
- Чоң класстагы окуучуларды кесипти түшүнүп тандоосуна багыт берүү;
- Кесиптин мүнөздөмөлөрү менен жөндөмдүүлүктүү, шыкты салыштыруу жана айкалыштыруу.

Алдын ала даярдануу: Окуучулардын кызыкчылыктарын, жөндөмдүүлүгүн, шыгын аныктоо үчүн сурамжылоо.

Керектелүүчү ресурстар: Ватмандар, маркерлер, «Аукцион» өткөрүү үчүн балка (көрсөткүч таякчаны же сызгычты колдонсо болот).

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу. Көнүгүү «Аукцион».	10 мүн.
2.	Негизги бөлүк: <ul style="list-style-type: none">• Мини-лекция:<ul style="list-style-type: none">- Кесиптик билим- Кесиптердин түрлөрүн талкуулоо• Көнүгүү «Мен жана менин жөндөмдүүлүгүм»	30 мүн.
3.	Жыйынтыктоо	5 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Уюштуруу. Көнүгүү «Аукцион» (10 мүн.)

Максаты: Кесиптер дүйнөсү боюнча жалпы маалыматтуулуктун деңгээлин ойой жана эркин аныктоо.

Мугалим: Сабактын темасын айтат жана окуучулар үч топко бөлүнөт. Ар бир топко ватмандарды жана маркерлерди берет. Топтор кесиптердин аттарын жазышип жана аларды окушат. Кайсы топ балка үчүнчү жолу урулганга чейин көп кесиптин аттарын атаса, ошол топ жеңишке ээ болот.

Мугалим: төмөндөгү суроолорду берет:

- Силердин көңүлүнөрдү тарткан кандайдыр бир кесиптик чөйрө барбы?
- Эмне үчүн силер бул чайрөнү тандадыңар?
- Бул ишкердик чөйрөнүн артыкчылыктарын айта аласыңарбы?
- Тандалган кесипке ээ болуу үчүн кандай кадамдарды жасоо керек?
- Профессионалдык ишкердикте ийгиликтерге жетүү үчүн эмнелерди жасоо керек?



Жыйынтыктоо: Профессионалдык ишкердиктин максаты - өзүнүн үй-бүлөсүнө кам көрүү үчүн каражат табуу, коомчулукка жана мамлекетке пайда алып келүү.

Мугалим: Бизге жашоодо дайыма тандаганга туура келет: кийим сатып алганда, достошкондо, кечелерге барууда ж.б. Кээ бир тандоо оңой болот, кээ бирлери кыйын болот.

- Оңой болгон жана тоскоолдуктарды жаратпаган тандоого мисал келтиргиле (кийим, тамак тандоо).

- Келечекте так калтырган, тагдырына кийин таасир берген жана аны түзгөн тандоого мисал келтиргиле (жубай тандоо, кесип тандоо).

- Акыркы учурда тандоого эмне тоскоолдук жаратат? (өзүндүн таланттыңды таануу, материалдык көйгөйлөр).

- Эмне үчүн жашоодо тандоо маанилүү болуп саналат?

- Тандаганга айланадагы кимдер жардам бериши мүмкүн? Кимдин оюу силерге маанилүү?

(ата-энелер, мугалимдер, классастар).

- Тандоого ким жоопкерчиликтүү? (ар бир адам өзү).

Жыйынтыктоо: Кесипти жана профессионалдык чөйрөнү тандоо татаал жагдай жана көптөгөн факторлорду эске алуу керек. Булар жөнүндө сабакта сүйлөшөбүз.

2. Негизги бөлүк (30 мүн.)

Максаты:

- Кесиптик чөйрө эмне экендин түшүнүрүү;
- Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын мазмунун берүү;
- Кесиптердин түрлөрү жөнүндө маалымат берүү;

- Окуучуларга тигил же бул кесиптин талаптары жана мүнөздөмөлөрү боюнча туура түшүнүк берүү.

2.1. Мини-лекция.

Кесиптик билим

Мугалим: Эгерде адам жашоосунда кандайдыр бир бийиктиктөрge жетүү жана кесип тандоо, карьера жасоо максатын койсо, анда ал сөзсүз профилдик билим алыши керек. Бул үчүн кесиптик билим берүү системасы бар.

Кыргыз Республикасында кесиптик билимдин деңгээлдері.

Кыргыз Республикасында билим берүү системасында үч деңгээл бар: орто, орто кесиптик, жогорку кесиптик билим.

Орто билим: Толук орто билим этабы жогорку мектепке жол ачат, эки жылдын ичинде жалпы билим, профилдик орто мектептерде, гимназияда, лицейде окутулат. (10-11-окуу жылдары).

Орто кесиптик билим алуу: Кесиптик билим берүү окуу жайларынын негизгилери жогорку квалификациялуу жумушчуларды даярдаган кесиптик лицейлер, училищалар болуп саналат. Бул окуу жайлар төмөнкү звенодогу квалификациялуу жумушчуларды жана кызматкерлерди даярдашат.

Училищада жана лицейде окуу мөөнөтү тандаган квалификацияга байланыштуу жана бир жылдан төрт жылга чейин болот. Көбүнчө күндүзгү окуу формасы болот.

Кесиптер: электрик, жыгач уста, медайым, тигүүчү ж. б.

Азыркы мезгилде мамлекет квалификациялуу кадрларга муктаж жана бул кесиптер актуалдуу, керектүү болуп жатат.

Жогорку кесиптик билим алуу: Кыргыз Республикасындагы институттар, университеттер, академиялар.



Алар жогорку звенодогу адистерди даярдашат. Бүтүрүүчүлөрдүн квалификациясы ар түрдүү: бакалавр-жалпы даярдык деңгээлинде болот, магистр- специализациясы бар тигил же бул багытта даярдыктан өтөт. Жалпы респубикалык тестирлөөнүн жана конкурстук негизде кабыл алынат (жогорку окуу жайга карайт). Окуу формасы: күндүзгү, сырттан окуу, кечки бөлүм, экстернат.

Талкуулоо:

Мугалим: Билим деңгээлин кайсы критерийлерге карай тандайт? (мүмкүн болгон жооп: кесип тандоодон, кесипти алуудагы убактылуу мезгилден)

- Карьерада бийиктикке жетүү үчүн кайсы деңгээл жардам берет? (мүмкүн болгон жооптор: карьерада өсүш үчүн бардык деңгээл жардам берет).

Мугалимге сунуш: Кайсы гана билим болбосун жашоодо ийгиликтерге жетсе боло тургандыгын окуучуларга түшүндүрүү. Эмгек рыногунда көбүнчө жогорку билимди талап кылбаган кесиптерге көп төлөнөт жана керектүү. Бирок, билимди жогорулатууга аракеттенүү мактоого татыктуу.

Жыйынтыктоо: Жакшы айлык акыга жана сый-урматка чыныгы ишмерлер гана татыктуу.

Кесиптердин түрлөрү

Мугалим: Ишкердик чөйрөнү тандоо үчүн кесиптердин өзгөчөлүктөрү жөнүндө түшүнүк болушу керек жана өзүндүн мүнөзүн жана жөндөмдүүлүгүн менен салыштырылышы керек. Бул үчүн бизге кесиптерди тандоо боюнча психологиялык тесттер жардам берет. Классификациянын негизинде эмгектин предмети жатат, мындайча айтканда,

бул адис ким менен эмне менен иштейт. Бул кесипке эмне талап кылынат активдүү болуубу, тез реакция кылуубу, мобилдүүлүкпү, тил табышуубу же чыдамдуулукпү, тыкандыкпү, анализдөө жөндөмдүүлүгүбү, фантазиябы, элестетүү жөндөмдүүлүгүбү?

**Белгилүү россиялык психолог
Е.А. Климов кесиптердин төмөнкү түрлөрүн сунуштаган.**

«Адам - адам»

Ишмердүүлүк дайыма адамдар менен байланышууну талап кылат. Профессионалдык чөйрө - медицина (дарыгерлер, медайымдар), билим алуу жана тарбиялоо системасы (мугалимдер, тарбиячылар, тренерлер), тейлөө сферасы (парикмахер, стилист, сатуучу), менеджмент-башкаруу (менеджер, интервью алуучу), юриспруденция (адвокат, тергөөчү), мамлекеттик кызмет (эл менен иштеген чиновниктер, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, администратор) кирет.

Талкуулоо:

Мугалим: Кесиптерге дагы мисалдарды көлтиргиле (күтүлүүчү жооптор официант, соода, жарыя жана камсыздандыруу агенти).

Мугалим: Бул жумуш орундарына ээ болуу үчүн кандай сапаттар керек? (күтүлүүчү жооптор: сабаттуу сүйлөө, чыр-чатаксыз мамиле, ачык айрымдуулук).

Жыйынтыктоо: Өзүнөрдүн аргументтеринерди далилдей жана адамды ишендире алсаңар, боло турган адекваттуу эмес реакциядан коркпосонор, адамдар менен оңой тил табыша алсаңар, анда силерге бул кесип туура келет. Эгерде мындай жөндөмдүүлүгүнөр жок болсо, анда үйрөнүшүнөр керек.



«Адам-техника»

Ишкердик техникалык процесстерди тейлөө иш-аракеттерин билдирет - монтаж, ондоо, кураштыруу, техникалык түзүлүштөрдү ишке киргизүү. Булар башкаруу жана аткаруу звеносундагы кесиптер болушу мүмкүн. Мисалы, инженер-конструктор станоктун проектисин жасайт, мастер - куруучу аны чогултуп, бузулбай иштеп жаткандыгын карайт, уста аны колдонот, мындайча айтканда станоктун жардамы менен жумуш иштерин жасайт. Жумушчу специалисттер - айдоочу, механик, электрик, жыгач уста ж. б.

Талкуулоо:

Мугалим: Бул түргө дагы кандай кесиптерди киргизсе болот? (күтүлүүчү жооптор: жыгач уста, фрезеровщиктер)

Мугалим: Бул жумуш орундарына кандай сапаттарга ээ болуу зарыл? (күтүлүүчү жооптор көңүл коюу, эмгекке болгон жөндөмдүүлүк, так илимдерди билүү).

Мугалим: Техника менен иштөөнү каалагандар барбы жана эмне үчүн?

Жыйынтыктоо: Профессионалдык ишкердүүлүктүн бул түрүнө туура келүү үчүн, бул сферада чоң илимий базага ээ болуу керек, образдык ой жүгүртүү керек (жогорку башкаруу звено - инженерлер, конструкторлор кирет) механизмдердин иштөө схемасын билүү керек, ийкемдүүлүк, жакшы реакция, координация жана практикалык тажрыйба талап кылышат.

«Адам - системалык белги»

«Системалык белги» деген түшүнүктү талдайбыз. Системалык белги – маалыматты берүү жана алуу, иштеп чыгуу үчүн колдонулган белгилердин топтому. Мисалы, тил, алфавит

(тамгалар), математикалык формулалар (сандар), эсептөө системасы (коддор), схемалар, чиймелер, карталар (сызыктар), үн сигналдары (үндөр) жана түстөр, жарыктар системалык белги болуп саналат. Ар бир системалык белги белгилерден жана алардын аткарылышындагы белгилүү бир эрежелерден турат. Белгилерди, алардын системасын, иштөө принциптерин изилдеген атаян семиотика илими бар.

Мындай кесиптерге төмөнкүлөр кирет: кормочу, тексти басуу – тамгалар менен текстти түзүшөт же өзгөртүшөт; бухгалтер, IT-специалист, кассир, брокер – сандар, коддор, символдор менен иштейт. Үн сигналдары менен радиосттер, телефондор жана кол телефондордун специалисттери иштешет; карталардын схемасы менен картографтар, мебелди жасоо боюнча конструкторлор, ландшафт дизайнерлери ж.б. кирет.

Талкуулоо:

Мугалим: Ушул түргө тиешелүү болгон кесиптердин аттарын айтыңыз (күтүлүүчү жооптор корректор, архитектор).

Мугалим: Бул кесипке ээ болгон адам кандай мүнөздөргө ээ болуусу керек? (күтүлүүчү жооптор логикалык жана абстрактуу ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү керек)

Жыйынтыктоо: Ушул кесиптин профессионалы болуш үчүн, тырышчаактық, тактык жана көңүл буруу жөндөмдүүлүгү, операцияларды жасоодо тыкан, кылдаттык талап кылышат.

«Адам - көркөм образ»

«Көркөм образ» деген түшүнүктү карайбыз. Адабият сабагында силер бул түшүнүк менен таанышкансыңар. Бул эмнени түшүндүрөт?



Философиялык энциклопедиялык сөздүк бул түшүнүккө мындай аныктаманы берет: «Көркөм образ – белгилүү бир эстетикалык идеалдың позициясы тарабынан искусство обьективдүү чындыкты чагылдыруунун формасы. Башка сөз менен айтканда мындай кесип искусство чыгармаларын жаратуу, каалаган нерсени көрүү же чындык чагылдырылган искусствоонун жемиши. Композиторлор, искусство адамы, сценаристтер, журналисттер, сүрөтчүлөр, жазуучулар жана башкалар жашоодо болгон нерселерди чагылдырып көрсөтүшөт. Бул түрдүн прикладдык кесиптерде дагы образды көрүп аткаралат: зергерлер, дизайнерлер, тигүүчүлөр, өсүмдүктөрдү өстүрүүчүлөр ж.б. Чыгармачылыкта ийгиликтерге жетүү үчүн өнүккөн элестетүү, кыялдануу болуш керек, образдар менен элестетүү, укмуштай сезимге ээ болуу керек жана аларды ишке ашыра билүү керек. Бул кесипте көп нерсени талант чечет.

Талкуулоо:

Мугалим: Дагы кайсы кесиптер бул түргө кирет (күтүлүүчү жооптор режиссерлор, музыканттар, актерлор, аниматорлор, блогерлер)?

Мугалим: Бул кесипке таланты жок эле ээ болуу менен ийгиликке жетишүүгө болобу (күтүлүүчү жооп өтө кыйын, мүмкүн эмес)

Жыйынтыктоо: окуучулар бул кесипке ээ болуу үчүн талант керек экендиги боюнча жыйынтыкка келишет.

«Адам - жаратылыш»

Бул чөйрөдө иштеген адамдар жаратылысты жактырат. Жактыруу бул – алар үчүн жаратылыстын өнүгүү ченемдерин изилдөө, жаратылыш менен адамдын ортосундагы мамиледеги гармонияны жаратуу. Изилдөө предмети

– тириү жана тириү эмес жаратылыш, жаныбарлар, өсүмдүктөр, өстүрүү жана буларга кам көрүү. Кесиптердин мисалдары - агроном, зоолог, эколог, геолог, фермер ж.б. Бул чөйрөдө ийгиликке жетүү үчүн кылдаттуулук, закон ченемдүүлүктү белгилөө жана логикалык ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү болушу керек.

Талкуулоо:

Мугалим: Ушул түрдүн дагы кесиптерин айткыла ветеринар, кинолог).

Мугалим: Кандай мүнөздүү сапаттар керек? (жаратылыш дүйнөсүн жакшы көрүү)

Жыйынтыктоо: Билим алуунун денгээлдери менен тааныштыңар, кесиптердин түрлөрү жөнүндө маалымат алдыңар, азыр кесипти тандоодо эске ала турган силердин жөндөмдүүлүгүнөр боюнча сүйлөшөлү.

2.2. Көнүгүү: «Мен жана менин жөндөмдүүлүгүм»

Мугалим: Сабактын башында сурамжылоодон өттүңөр, анкеталарды анализдөөгө даярдангыла.

Сурамжылоо

Тапшырма: Керектүү жоопторду тегерек кылып белгилегилем (сабактын астында аткарылыши керек).

Сен кичине кезинде жакшы көргөнүң чынбы?

- 1) кыймылдуу оюндарды ойногонду;
- 2) оюндарды ойлоп табуу жана аларды башкаруу;
- 3) шашки жана шахматта ойноону;
- 4) оюнчуктарды сындырууну жана ичинде эмне бар экендигин кароону;
- 5) ырларды окууну жана ырдоону;
- 6) тааныбаган адамдар менен сүйлөшүүнү жана суроолорду берүүнү;
- 7) жомокторду же аңгемелерди укканды жана чыгарууну;
- 8) тартканды жана байкаганды;
- 9) китептерде сүрөттөрдү көпкө чейин көргөндү;

Сага азыркы учурда жагабы?

- 10) спорттук мектепте, секцияларда же физкультура сабагына катышуу;
- 11) уюштуруу иштерине жоопкерчиликти өз ыктыярдуулук менен алуу;
- 12) балдарга математикадан маселелерди чечүүгө жардам берүү;
- 13) белгилүү жана ойлоп табуулар жөнүндө окууну;
- 14) өздүк көркөм чыгармачыкты катышуу;
- 15) көйгөйлөрдү талдоодо башкаларга жардам берүү;
- 16) искусство боюнча жаңы нерселерди билүү жана үйрөнүү;
- 17) көркөм студияда, көркөм кружоктордо алектенүү;
- 18) эркин темада дил баян жазуу

Өзгөчө ырахат аласыңарбы?

- 19) спорттук мелдештерде катышуудан;
- 20) адамдарды коюп, жумуштарды бөлүштүрүүдөн;
- 21) кыйын математикалык маселелерди чыгаруудан;
- 22) күнүмдүк жашоодо колдонулган электро жана радио приборлорду ондоодон;
- 23) сахнада ойноодон;
- 24) адамдар менен сүйлөшүүдөн;
- 25) жаңы музыкалык инструментер жана чыгармалар менен таанышуудан;
- 26) көркөм көргөзмөлөргө баруудан;
- 27) эпизоддон же китептен окуган окуяны же жашоодон көргөндөрдү айтып берүүдөн.

Сени көбүнчө тартат:

- 28) көп убакытка чейин физикалык көнүгүүгө;
- 29) сенин тырышчаактыгынды жана демилгени талап кылган топтогу иштерге;
- 30) математикалык маселелерди чечүүгө;
- 31) кандайдыр бир моделдерди жасоого;
- 32) спектаклге катышууга;
- 33) адамдарга жардам берүүгө жана аларга тилемтеш болууга;
- 34) музыкалык инструменттерде ойноого;
- 35) краска же карандаш менен тартууга;
- 36) ырларды жазуу же күндөлүк жүргүзүүгө.



Көп убакытка чейин сен жактырасың:

- 37) спорт жана физикалык эмгек менен алектенүүнү;
- 38) башкалар менен жигердүү иштөөнү;
- 39) шахмат же черчение менен алектенүүнү;
- 40) механизм шаймандарды кароону;
- 41) кичинекейлер, алсыз жана оорулуу адамдарга кам көрүүнү;
- 42) адамдардын тагдыры жөнүндө ойлоону;
- 43) музыкалык пьесаларда ойноону;
- 44) фантазия менен сүрөт тартуу, чаптап жасоону;
- 45) дил баянга, доклад окууга даярданууну.

Жөндөмдөрдү анализдөө.

Бардык окуучулар өздөрүнүн жоопторун тегеректегендөн кийин, ар бир окуучу анкетанын аркасына тигинен кылыш бардык сандарды жазып чыгат. Андан кийин мугалим ар бир сандын алдына айтылган жөндөмдүүлүктөрдү жазууларын окуучуларга айтат.

Мисалы, окуучу цифраларды жазып алыш, мугалимдин сөзүнөн туура келген жөндөмдүүлүктөрдү жазат:

- 2 -** Уюштуруу жөндөмдүүлүгү
- 5 -** Эмоционалдык – сүрөттөөчү (артисттик) жөндөмдүүлүктөр.
- 7 -** Музыкалык жөндөмдүүлүк
- 18 -** Филологиялык жөндөмдүүлүк
- 30 -** Математикага болгон жөндөмдүүлүк

Анкетанын ачкычтары:

Физикалык жөндөмдүүлүк (1, 10, 19, 28, 37).

Уюштуруу жөндөмдүүлүгү (2, 11, 20, 29, 38).

Математикага болгон жөндөмдүүлүк (3, 12, 21, 30, 39).

Конструктивдүү-техникалык жөндөмдүүлүк (4, 13, 22, 31, 40).

Эмоционалдык - ойлоп тапкычтык (артисттик) жөндөмдүүлүк (5, 14, 23, 32, 41).

Коммуникативдүү жөндөмдүүлүгү (6, 15, 24, 33, 42).

Музыкалык жөндөмдүүлүк (7, 16, 25, 34, 43).

Көркөм өнөрчүлүк жөндөмдүүлүгү (8, 17, 26, 35, 44).

Филологиялык жөндөмдүүлүк (9, 18, 27, 36, 45).

Жыйынтыкты талкуулоо

Мугалим:

- Силердин каалоолоруңар менен туура келдиби же силер үчүн ачылыш болдубу?
- Ушул ишкердик сферасы жөнүндө кыялдандыңар беле?

Жыйынтыктоо: кесипти тандоодо психологиялык изилдөөгө таянуу милдеттүү эмес, келечекте кесипти тандоодо эске алсаңар болот.

3. Сабакты жыйынтыктоо (5 мүн.)

Максаты: окуучулардын сабакта алынган билимин бышыктоо

Мугалим окуучуларга жасаган иштери үчүн ыраазычылык билдириет жана үч суроого жооп берүү менен сабакты жыйынтыктоону сунуштайды.

- Кесиптик чөйрөнү тандоо эмнеден көз каранды?

- Кесиптик чөйрөнү тандоо кызыгуудан, мүмкүнчүлүктөн жана жөндөмдүүлүктөн көз каранды.

-Кесипти тандоодо кандай критерийлер бар?

- Ар бирибиз кесипти тандоого эмне критерий боло тургандыгы боюнча ойлонууга туура келет: жакшы көргөн жумушуна өзүнү арнағың келген каалоон, көп каражат табуу, престиждүүлүгү, бул критерийлерди бириктируү боюнча.

- Каалаган кесипке ээ болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек?

- кесипти тандоодо азыртадан өзүндү даярдашың керек: кенеш суроо, консультация алуу, тандалаган кесипке ылайык билим алуу.

- кызыккан кесиптин окуу жайын аныктап, кириү мүмкүнчүлүктөрүн, кандай документтер жана балл талап кылына тургандыгын билүү үчүн ачык эшик күндөрү ал окуу жайга баруу.

- кызыктырган кесипке ээ болгон адамдар менен таанышып, анын өзгөчүлүктөрүн билүү.

- аймактык дарыгерден тигил же бул кесиптерге каршы келе тургандыгы боюнча консультация алуу, анткени мүмкүн сiler учкуч жана куткаруучу болууга жарабашыңар мүмкүн.

Мугалим:

-Азыр эң маанилүү жана негизги жасай турган нерсе – керектүү маанилүү сабактардан жана дегеле башка сабактардан жакшы окуп жетишүү.

Сабактын темасы:

ТАМЕКИБИ ЖЕ ДЕН СООЛУКПУ? ӨЗҮҢӨР ТАНДАГЫЛА!

Дени соонун, жаны соо.
Макал

Сабактын максаты:

- Тамеки тартуунун ден соолукка зыяндуулугу жөнүндө маалымат берүү;
- Өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамилени түзүү.

Керектелүүчү ресурстар: буклет, флипчарты, маркерлер.

Сабактын планы:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Киришүү бөлүгү	15 мүн.
2.	Негизги бөлүгү: <ul style="list-style-type: none">• Лекция. Тамекинин зыяндуулугу жөнүндө түшүнүк берүү• Көнүгүү: Тамеки чеккөн адамдын портретин тартуу• Көнүгүү: Тамекини кантип ташташ керек?	25 мүн.
3.	Жыйынтыктоо	5 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Киришүү бөлүгү (15 мүн.)

Максаты: окуучуларды темага жана сабактын максатына көңүл буруусунун маанилүүлүгү.

Мугалим: төмөндөгү суроолорду окуучуларга берет:

- Бул жылы оорубагандар колдорун көтөрүшсүн.
- Бул жылы ооругандар колдорун көтөрүшсүн.
- Азыр эми ооруганга өздөрү күнөөлүү болгондор колдорун көтөрүшсүн. Эмне үчүн андай деп эсептейсіңер?

Мугалим: ден соолукка алдын ала кам көргөн маанилүүбү, же “мага эч нерсе болбойт”, же “качан ооруп калганда гана ойлоном” деген үмүттөнүү маанилүүбү?

Бардыгы бул суроолорго болгон туура жоопторду билишет: ден соолукка жаш кезегинен кам көрүү керектигин жана ден соолугубуз үчүн биз өзүбүз жоопкерчиликтүү экенибизди. Ал эми жасаганга келгенде, акыл-ой кайсы бир жактарда жок болот. Бүгүн биздин сабагыбыздын темасы: Тамекинин зыяндуулугу

Тамеки тартуу - өзүнүн психикалык абалын өзгөртүү үчүн психикалык активдүү заттарды колдонуунун эң көп тараган формасы. Тамеки 25 түрлүү оорунун келип чыгышына себепкөр болот. Анын коркунучтуулугу – терс жактары дароо эле байкалбастан, бир нече жылда барып байкала тургандыгында.



- Эмесе азыр силер, балдар тамеки тууралуу эмне билесинөр?

Болжолдуу жооптор:

- Тамеки өпкө органына зыян алып келет...
- Тамекини адамдар стресс болуп турганда чегишет.

2. Негизги бөлүк (25 мүн.)

Максаты: тамекинин зыяндуулугу жөнүндө түшүнүктөрдү берүү менен азыркы учурда 10-класстын окуучулары тамеки тартууга мода катары берилип бара жатканын баса белгилөө, адам баласынын ден соолугунун маанилүүлүгүнө токтолуу.

2.1. Мини-лекция

Мугалим: маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда эркектердин 60, аялдардын 30 пайызы тамеки тартат, ал эми кээ бир аялдар жана балдар мезгил-мезгили менен тартып турушат. Башкача айтканда, болжол менен Кыргызстанда жашаган адамдардын ар бир үчүнчүсү тамеки тартат. Тамекидеги активдүү зат - никотин деп аталат. Никотин-дүүлүктүрүүчү зат. Тамеки гана себепкер боло турган жүрөк - кан тамыр оорулары боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы орунду ээлөөдө.

- **Тамекиден кайсы органдар зыян тартат?**

Болжолдуу жооптор:

- Мээ, өпкө, бөйрөк, жүрөк, кекиртек, ашказан, жыныстык система, тил, кан тамырлар.

Мугалим: Тамеки жүрөк - кан тамыр ооруларынын келип чыгышын

шарттайт. Мисалы, кан басымы көтөрүлүп, жүрөк кеңейип, иштөөсү бузулат. Тамеки тартуучулар өзү курактуулардан улуу көрүнүшөт. Тамекиден улам организмдин уулануусу эрте картаюуга алып келет. Өзү тендүүлөрдөн 10-20 жыл мурун көз жумушат. Конурукту, сөөктө морттукту (остеопороз) пайда кылат. Сөөк морт болсо, адам жыгылса эле бир сөөгүнөн жарака кетип же сынышы мүмкүн.

Тамеки чегүү рак ооруларына жеткирет!

Тамеки төмөнкү органдарды ракка алып келет: өпкө, колко, кекиртек, ооз, тил, уйку бези, табарсык, бөйрөк.

- Өпкөнүнрагын суутектин кычкылы жаратат;

• Тамекинин түтүнүндөгү абдан көп сандаган суутектин кычкылы (перекис водорода) өпкөнүнрагына жеткизет. Суутектин перекисинен улам рецептор иштешинен жаңылат да клеткаларга жаңылууга «буйрук» берет. Клеткалар чексиз бөлүнө баштайт да оору келип чыгат.

Тамекинин түтүнүндө 12 000ге жакын түрлүү заттар жана химиялык кошулмалар бар. Алардын 196сы уулуу, ал эми 14ү наркотикалык.

Тамеки тарткан адам эмне үчүн жөтөлөт?

Бул организмдин дем алуу жолдоруна кирген чоочун затты, башкача айтканда түтүндү түртүп чыгарып тамекиден арылуу үчүн кылган аракети.

Тамеки - акырындан өлтүрүүчү уу.

Укканыбыздан кандай жыйынтык чыгарсак болот?



2.2. Көнүгүү: Тамеки чеккен адамдын портретин тартабыз.

Мугалим окуучуларды бир нече топторго бөлөт, аларга маркерлерди жана барактарды берип, көптөгөн убакыттардан бери тамеки чегип жүргөн адамдын портретин тартуусун сурнат. Ар бир топ өздөрүнүн тарткан портреттеринин презентациясын жасайт.

Болжолдуу жооптор:

Эгерде көп убакыттан бери тамеки чеккен адамдын портретин түзсөк, ал төмөндөгүдөй көрүнөт. Тери кубарыңкы өндө болуп, тиштер каарат, ооздон дайыма жыт келип турат, кырылданган үн, жумушка болгон жөндөмдүүлүк төмөндөйт, көңүл коюусу, угуусу, көрүүсү начарлайт. Жөтөл, энтигүү пайда болуп, аппетит жоголот. Организмди коргой турган күчтөр алсызданып, ар түрдүү ооруулар пайда болот. Мындай адам толук кандуу өзүнүн пландарын аткара албайт. Ал тамеки тартуудан көз каранды болот, анткени, ал никотиндин белгилүү бир дозасызыз жүре албай калат. Адам күчтүү инсандан өз адаттарынын кулуна айланат.

Мугалим: Балдар, бул көнүгүүдөн кандай жыйынтык чыгарса болот?

2.3. Көнүгүү: Тамекини кантип таштоо керек?

Мугалим: Тамекини кантип таштоо керек?

Окуучулар мурунку эле топ менен иштешет. Топтор ойлорун жыйынтыктап презентациялайт.

Мугалим: адистин кеңеши менен тааныштырат:

Тамекини кантип таштоо керек?

- Алгачкы кадам – тамекини таштоого чечим кабыл алуу;
- Адам өзүнө «мен эмне үчүн чегем?» деген суроону берүүсү керек. Мисалы, «мен стресстен арылам деп чеккем, анда эмне үчүн тамактан кийин деле же жөн эле чегем?» деп анализ жүргүзүүсү зарыл. «Демек «стресстен арылтат» деген оюм жөн эле өзүмдү алдоо экен» деп чындыкты моюнга алуусу керек.
- «Тамекини таштоо – кымбат нерсени таштоо эмес, таштандыны (организмди уулап, ооруга апкелгенден тышкary пайдасы жок болгон соң таштанды эмей эмне?!?) таштап жатам деп ойлоосу керек;
- Эмки кадам организмдеги тамекиге каршы рефлекси (биринчи чеккенде кускусу келип окшыйт, дал ушундай рефлекси) калыбына келтирүү керек. Анткени адам тамеки чеге берип, тилинин рецепторунун функциясын жоготуп салат.

Калыпка келтирүү үчүн 3 маал тилди кырып тазалоо кажет. Ал үчүн тилди чыгарып сол кол менен кармап, он колдогу кашык менен кырып тазалоо туура. Ошондо адам окшуп, рецепторлор кызматын аткара баштайт.

• Дем алуу көнүгүүлөрү. Тамеки чеккендердин өпкөсү начар иштейт. Анын үстүнө, чеккендер организммине кычкылтектен көрө көмүртекти көп берет. Андыйктан адам дем алуусун калыпка келтирүүсү керек. Ал үчүн терен дем алып, абаны ичте 5-7 секунд кармоо зарыл. Ичте аба калбоосу керек. Бул көнүгүүлөр адам дем алуусун калыпка келтиргиче жасала берет.

• Рухту азыктандыруучу көнүгүүлөр (булар адистин көмөгү менен ишке ашат)

- Денедеги тамекинин уулары, шлактар чыгуусу үчүн атайын диета кармап, суюктуктарды көп ичүү зарыл. Винегрет салаты (кызылчасы менен капустасы көп болуш керек) жана ширелер пайдалуу. Мончого түшүп же жумуш кылып тердеп, ууларды тери аркылуу чыгарууга киришүү абзел.

- Нерв чекиттерине таасир этүү менен укалоо (адис ишке ашырат).

- Тамекини чеккиси келгенде кумарын басуу үчүн муздак душ кабыл алуу, кулактарды толук укалоо зарыл.

- Аромотерапияны колдонуу.

Тамекинин даамын таткысы келгенде (биротоло таштаганча жана андан кийин да) жыпар жыттуу атырларды жыттоосу же себинүүсү зарыл. Болбосо сормо момпосуйларды соруу керек.

- Ўй-бүлөсү моралдык коргоо көрсөтүп, анын тамекини таштоого кудурети жете тургандыгын, жакшы иш кылып жаткандыгын айтып, көңүлүн көтөрүүсү зарыл

- Ичкиликти кошо таштоо керек.

Болбосо, таштоо абдан кыйын.

Эгер адам жогоруда айтылгандарды 7 күн колдонуп, тамекини бир жолу да колуна кармабай чыдап койсо, анда тамекини таштап көё алат.

Эскертуу: Кыйналып кетип, «бир жолу чегип койсом эч нерсе болбос» деп бир ирет чегүү жаңылыштык. Анткени, адам таштай албай калат. Андыктан, 7 күн ичинде бир ирет да чекпеш керек.

3. Жыйынтыктоо (5 мүн.)

Мугалим: Демек, балдар, силер бүгүнкү сабакта тамекинин зыяндуулугу жөнүндө билдиңер. Адамдар өздөрүнүн ден соолугун чындоого, ден соолукка зыян алып келүүчү сапаттарды дагы айырмалай аласыңар. Өзүнөр бүгүнкү сабактан кийин туура жыйынтык чыгарып, ден соолугуңар жөнүндө кам көргөн, ата-эненерди түйшүккө түшүрбөгөн жакшы балдардан болуп чоңоюшуңарга тилектешмин.



Сабактын темасы:

МЕН СПИРТ ИЧИМДИКТЕРИН ИЧПӨӨНҮ ТАНДАЙМЫН!

Сабактын максаты:

- Коомдогу алкоголизм көйгөйүн жана анын кийинки жашоого болгон терс таасирин түшүнүүгө жардам берүү;
- Алкоголду колдонуунун кесепеттери жана бардыгына белгилүү болгон колдонуу мотивдери менен тааныштыруу;
- Жаман өнөкөттөрсүз жашоонун көбүрөөк артыкчылыгы бар деген көз карашты калыптандыруу.

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Көнүгүү – сүрөттүк тест «Майрам»	10 мүн.
2.	Көнүгүү «Бүтпөй калган сүйлөм»	5 мүн.
3.	Көнүгүү «Окуяны аягына чейин бүтүрүп ойлон»	15 мүн.
4.	Көнүгүү «Тынчсыздандырган суроолорго жооптор»	10 мүн.
5.	Көнүгүү «СМС билдириүү»	4 мүн.
6.	Коштошуу адеби	1 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Көнүгүү – сүрөттүк тест «Майрам» (10 мүн.)

Максаты: окуучулардын «алкоголизм» түшүнүгүнө болгон мамилесин аныктоо

Мугалим: көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Класс эки топко бөлүнөт;
- Ар бир топ 3 мүнөттүн ичинде «Майрам» деген темада өзүнүн сүрөтүн тартат;
- Окуучулар сүрөттөрүн презентация кылат.

Талкуулоо:

- Майрамдын атрибуттары эмне? (шарлар, кийимдер, гүлдөр, жакшы маанай, кубаныч, олтуруш ж.б.)
- Алкоголдук ичимдиктерсиз өткөн майрамдар болобу? (өтө сейрек же эч качан).

Жыйынтыктоо: Бардык майрамдар алкогоду колдонуу менен өтөт, биздин коомдун негиздери ушундай. Бирок көп адамдар алкогоду колдонуу алкоголизм (аракачтик) менен оорууга алып келе тургандыгын түшүнбөйт. Биз сабагыбызды адамда адамдык

сапаттарды жок кылган көйгөйгө арнайбыз. Кээ бирөөлөр мага бул нерсе тиешелүү эмес деп ойлошу дагы мүмкүн, бирок алардын ойлору таптакыр туура эмес. Бул көйгөй ар бирибизге тиешелүү анткени, алкоголизм эч кимди аябайт, адамды түбүнө чейин жок кылат. Ошондуктан, чечим кабыл алуу эң маанилүү: мен ичкилик ичпегенди тандаймынбы же тандабаймынбы?

- Ичимдик ичүү эмнеден башталат?

Мугалим: окуучуларга эмне үчүн чоң адамдар алардын ою боюнча спирт ичимдиктерин ичкендеринин себептеринин тизмесин түзүүнү айтат. Окуучулардын бардык ойлору ватманга жазылат.

Эмне үчүн чоң адамдар спирттик ичимдиктерди ичишет?:

- Туулган күн;
- Календардагы кызыл күндөр;
- Тааныштардын жана коңшулардын келиши;
- Туугандардын келиши;
- Айлык маянаны алуу;
- Жаман маанай (стресс);
- Жумушта болгон жагымсыз иштер;
- Дем алыш күн (эс алуунун башка жолу жок);
- Кызмат орду боюнча жогорулоо;
- Себепсиз.

Жыйынтыктоо: ар күнү ичсе анда дагы себептер чыга берет, чондор балдарга кандай үлгү болуп жаткандары боюнча ойлонушпайт.

- Чондордун алкогольду колдонуу себептери менен балдардын спирт ичимдиктерди ичүү себептери окшошпу? (окшош)
 - Кандай дагы себептери бар? (кызыгуу, сапаттуу эс алуунун жоктугу, жаңы топко кирүү)
 - Алкогольдук ичимдиктердин жеткиликтүүлүгү жана жарыя.

2. Көнүгүү «Бүтпөгөн сүйлөм» (5 мүн.)

Максаты: окуучулардын алкогольден көз каранды адамдарга болгон мамилесин аныктоо.

Мугалим көнүгүү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Окуучулар ошол эле топтордо калат.
- Окуучуларга бүтпөгөн сүйлөмдөрдү бүтүрүү үчүн жазылган карточкалар берилет.

Биринчи топ:

- Мен ичен адамды көрсөм, мен өзүмдүсезем.

Экинчи топ:

- Спирт ичимдиктерин ичен адам менен сүйлөшүп, ментүшүнөм

Үчүнчү топ:

- Алкоголго көз карандылыктын негизги белгилери, менин оюмча...

Талкуулоо:

- Спирт ичимдиктерин ичен адамга болгон мамилендер кандай?
 - Силер ичен адамдарга болгон терс мамилендерди белгилеп кеттиңер. Эч кимге ичен адам жакпаса жана андай болушту каалабаса- анда эмне үчүн адамдар ичишет?

Жыйынтыктоо: Алкогольдук мас абалында адам өзүн сырттан көрүп анализ кыла албайт; Көп адамдар алкогольдук ичимдиктерге көнүп калууну, көз карандылыкты пайда кыла тургандыгын билишпейт.

Мугалим: алкогольдук ооруулардын баскычтары боюнча кыскача маалымат берет

(окуучулар маалыматты алдын ала даярдашат)



Алкоголизм-үч баскычта бири-бири менен алмашып, ирети менен табигый агымындағы күчөөчү оору. Биринчи баскычтан әкинчи баскычка билинбей өтөт. Бул оору эч качан бир заматта пайда болбайт. Адам баласы күтпөгөн жерден сасық тумоо, сарық, жүрөк оору, жара оорусу, аппендицит жана башка оорулар менен ооруп калышы мүмкүн, бирок алкоголизм менен әмес.

АЛКОГОЛИЗМДИН БИРИНЧИ БАСКЫЧЫ

Адам спирт ичимдиктерине кызығып иче баштайт. Акырындан алкоголь болгон умтулуу сезими пайда болот жана ичүүнүн чегин билбайт. Спирт ичимдиктерин ичкенде өзүн көзөмөлгө албайт. Кийинки күнү өзүн жакшы сезет, иче турган эңсөөсү жок болот.

АЛКОГОЛИЗМДИН ЭКИНЧИ БАСКЫЧЫ

Алкоголизмдин биринчи баскычындағы негизги белгилерине алкоголь болгон көз карандылық, алкогольсуз адам жашай албай калат.

АЛКОГОЛИЗМДИН ҮЧҮНЧҮ БАСКЫЧЫ

Алкоголду кыянаттык менен колдонуунун закон ченемдүү финалы. Жооп берүү жана төмөндөө баскычы. Мезгил-мезгили менен көп ичип, боордун жана башка органдардын жабырланышы, талмалар, алкогольдук психоз, эске тутуунун бузулушу, кем акылдық, өлүмдүн санын жогорулашы болот.

3. Көнүгүү «Окуяны аягына чейин чыгаруу» (15 мүн.)

Максаты:

- Өзүнүн жасаган иштерине болгон жоопкерчилиktи калыптандыруу;
- Алкоголдук ичимдиктердин айрым адамдардын ден соолугуна болгон жаман таасири, дегеле жалпы коомчуулукка болгон таасири боюнча маалыматты

түшүнүүгө жардам берүү.

Мугалим: көнүгүү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Класс 5 топко бөлүнөт;
- Ар бир топ карточка алат, ал карточкаларда окуя жазылган;
- Топтор өспүрүмдөрдүн алкогольдук ичимдиктерди колдонуунун кесепеттерин алдын ала көрүү аркылуу окуяларды талкуулап, аларды бүтүрүп жана туура жыйынтык чыгаруу, төмөндөгү сөздөр менен башташат (негизги каармандын атынан).

Мен түшүндүм...

Мен айткым келип турат...

Мен үмүттөнөм....

Биринчи топ:

- Асхат жөнүндө окуя.

Асхат үй бүлөдө жалгыз жана ата-энеси көптөн бери күткөн бала болгон. Кичинекей кезинде ага бардык нерсе кечиримдүү болот. Асхат мектепте орто окуйт, бирок достору абдан көп болот. Асхат шайыр, адамдар менен жакшы тил табышкан бала, ата-энеси дайыма ага акча берет жана ал акчага достору менен пиво иччү. Мектепти бүткөндөн кийин престиждуу жогорку окуу жайдын коммерциялык бөлүмүнө тапшырат. Ата-энеси Асхатка машина сатып алып берет. Асхат машинаны жакшы айдай албачу жана ага карабастан, өтүп кетип жаткан адамдардын астына катуу келип токтогонду жактырат эле. Бир жолу достору менен пиво ичип алып, максатсыз шаарда айдал жүрүшкөн. Жаш аял кичинекей кызы менен өтүп бараткан. Асхат, ар убактагыдай эле тамашалашканды чечти... (уландысын кошкула).

Негизги каармандын атынан сүйлөмдөрдү кошуу:

Мен түшүндүм...

Мен айткым келет...

Мен үмүттөнөм....

Экинчи топ:

- Темирбек жөнүндө окуя.

Чоң отрядда спирт ичимдиктерди ичүү өзүнчө эле шаан-шөкөткө айланчу. Дайыма күндүзү акча чогултуп, анан бирөөсү айылга колдо жасалган аракты алып келгени кетчү. Бул жолу дагы кадимкидей эле болду, ичүүчү ичимдиктер көп болду, анткени ата-энелер күнү болуп, балдар «сүрөттөрдү чыгаруу» үчүн акча сурашкан. Темирбек башкалардан алаңгазарлык жана демилгечилик менен айырмаланган. Бул күнү ал өтө көп ичкен, катуу күлүп калжындан олтурган. Кечинде балдар өздөрүн начар сезишип, көңүлдөрү айланып, самогон менен ууланып калышкан. Темирбек бардыгына караганда өзүн өтө жаман сезет, жапжашыл болуп, эсин жогото баштайт. Балдар ага жардам бергени аракет кылышат, бирок колдорунан эч нерсе келбейт. Алар коркуп кетишет, Темирбекти палатага алып киришип, керебетке жаткырышып, соолугуп калат деп жууркандарды үстүнө таштап коюшат... (уландысын кошкула)

Негизги каармандын атынан сүйлөмдү толуктагыла:

Мен түшүндүм...
Мен айткым келет...
Мен үмүттөнөм....

Үчүнчү топ:

- Махабат жөнүндө окуя.

Махабат медайымдыкка медициналык окуу жайда окуган. Анын жолугушкан жигити болгон. Кафеде ал көбүнчө достору менен жолугушуп пиво ичет эле. Мунусунда ошондой эле жагдай болду. Махабат стипендия алган, ата-энелер дагы акча жөнөтүшкөн жана андан кийин бардыгы кафеге барышкан. Жолугушуу абдан кызыктуу болот, анткени алардын көп акчасы бар эле. Махабат мурункуга караганда көбүрөөк

ичип алат. Бир убакта анын жигити өзүнүн досунун артынан жүргөнсүп сезилип, жаңжалдашуу чырга айланат. Андан кийин Махабат капачылыктан үйүнө өзү жалгыз кетет. Анын астынан күтүлбөгөн жерден машина токтойт, тааныш эмес бала Махабатты үйүнө жеткирип коюну сунуштайт... (уландысы кошкула)

Негизги каармандын атынан сүйлөмдү улантуу:

Мен түшүндүм...
Мен айткым келип турат...
Мен үмүттөнөм....

Төртүнчү топ:

- Марат жөнүндө окуя.

Марат жакшы, колунда бар үй-бүлөдө өскөн. Ата-энелери аны жакшы көргөн жана анын каалаганын жасаганга аракет жасашкан. Марат уялчаак, кыздар менен таанышкандан корккон бала болот, мектептеги кечелерде четте жүрөт. Тогузунчу классты бүткөндөн кийин колледжге тапшырат. Ал жакта таптакыр башка атмосфера болот. Балдар сабактан кийин кафеге барышып, пиво ичишет жана кыздар менен таанышшат. Бир жолу дискотекада достору менен ичишип, кыздар менен таанышшат. Андан кийин Мараттын үйүнө барышат, анын ата-энеси башка областка мейманга кетишкен болот. Кыздар үйгө кетебиз дешет, бирок аларды эч кимиси кое бербейт... (уландысын кошкула)

Негизги каармандын атынан сүйлөмдү улантуу

Мен түшүндүм...
Мен айткым келет...
Мен үмүттөнөм....

Бешинчи топ:

- Тынарбек жөнүндө окуя.

Бир жолу Тынарбек классташтарын үйүнө чакырат. Качан ата-энелери балдарды калтырып кеткенден



кийин Тынарбек досторуна арак жана пиво ичүүнү сунуштайд. Алар спирт ичимдиктерин ичишет. Балдар сигареттин пачкасын алышп, пиво, джинтоник алышып ойногону кетишет. Абайрайы жылуу, бардыгы темир бетон плитада суунун жанында олтурушат. Бир маалда Гульнара өзүн жаман сезе баштайт. Ал эсин жоготуп койгондо, бардыгы коркуп кетишет. Тынарбек суу алышп келем деп ыргып турганда сууга түшүп кетет, балдар эмне кылаарын жана кимге жардам берээрин билбей калышат... (уландысын кошкула).

Негизги каармандын атынан сүйлөмдү улантуу:

Мен түшүндүм...
Мен айткым келет...
Мен үмүттөнөм....

Жыйынтыктоо: Жашы жете элек ичкендерге төмөндөгүлөр мүнөздүү: көңүлсүздүк жана алсыздык менен алмашыла турган чектен чыгып ойноо, тартынбоочулук, ыгы жок ачык-айрымдык, мактанчаактык. Булар жагдайды прогноздоону кыйындатат жана реакция кылуу жөндөмдүүлүгүн жоготот.

Алкоголду колдонуу туура эмес жүрүм-турумга азгырат, анын кесепетинде алкогоду колдонгон жана жанында жүргөн адам жабыр тартат.

Алкоголун таасириinin астында укук бузулар жана кылмыштуулук болот же болбосо ичип алгандар кылмыштуулуктун курмандыгы болуп калат.

Талкуулоо:

- Кандай ойлойсунар пиво жана вино ичүүнүн кесепеттери жөнүндө ойлонуш керекпи? (ооба, туура ойлогон адам бул жөнүндө ойлонот жана ичкиликтен баш тартат)

4. Көнүгүү «Тынчсыздандырган суроолорго жооптор» (10 мүн.)

Максаты:

- Өспүрүмдөрдү кызыктырган суроолор боюнча кичи талкуулоо өткөрүү.
- Негиздүү жыйынтыктарды туура жасоо жөндөмдүүлүгүн иштеп чыгуу.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Класс 4 топко бөлүнүшү керек.
- Биринчи топтун суроосу:
- Өспүрүмдүн жашоосуна алкоголь кандай таасириин тийгизет?

Болжолдуу жооптор:

Спирт ичимдиктерин колдонгон жаш балдар жашоосун коркунучка алышп келет. Алар ден соолугу менен байланышкан олуттуу көйгөйлөргө дуушар болот жана коомдо жүрүм-туруму орунсуз, жөнү жок болуп калат. Эгерде, мыйзам боюнча 18 жаштан жогорку адамдарга алкогоду колдонууга уруксат берилген болсо деле, ичен адам сый-урматка ээ болбайт. Чоң адамдардын организмине караганда өспүрүм курактагы организм жетиле элек, айрыкча нерв системасына алкоголь жаман таасириин берет. Ошондуктан өспүрүм куракта алкоголизм тезирээк өнүгтөт жана алкогоду колдонууга таптакыр тыюу салынат.

Экинчи топтун суроосу:

- Кыздарга балдар менен алкоголь ичүүгө болобу?

Болжолдуу жооптор:

Балдардын дагы, кыздардын дагы ден соолугуна зыян. Алкоголдон көз каранды болуп калуу коркунучу бар, андан кийин чыгуу өтө кыйын. Алкоголун таасириinin астында, жынысына карабай, өзүн-өзү сактоо инстинктин жана реалдуу сезимин

жоготуп, ойго келбеген иш-аракеттерди жасоого жана кылмыштуулукка чейин барышы мүмкүн, ошол себептен биз бирөө үчүн алкоголь зыян эмес деп айта албайбыз. Бардыгы үчүн эң жакшы сезим - бул эч качан ичпөө!

Үчүнчү топтун суроосу

- Аракты колдонгон достордон кантип кутулса болот?

Сен дайыма сага жагымсыз адамдар менен сүйлөшкөнү милдеттүү эмессин жана эч кимге эч нерсени түшүндүрбөгөг үкугүн бар. Эгерде компания сени ичкенге мажбур кылса, бекем турup, ачык «жок!» деп айтканга аракет жаса. Сен эч качан мындай досторду жоготкондон коркпо, себеби чыныгы ДОС сенин чечимиңди, оюнду сыйлайт жана түшүнөт. Эгерде, сен өзүндүн оюну аргументтер менен айта алсан, компаниянын ичиндеги адамдардын дагы алкоголго болгон мамилесин өзгөртүшүн мүмкүн. Башка ичпеген компанияны, досторду тапканга аракет жаса.

Төртүнчү топтун суроосу.

- Эмне үчүн мамлекет алкоголду сатканы таптакыр токтолуп койбойт, айрыкча жашы жете электерге?

Кыргызстанда 18 жашка чыга элек балдарга алкоголь колдонууга тыюу салынган, ал эми жашы жеткендерге ичүү же ичпөөгө чечим кабыл алуу үчүн эркиндик берилген: Алкоголду чыгарууга, сатууга жана ичүүгө тыюу салууну («куру» закон) көп мамлекеттерде, ошону менен биздин мамлекетибизде дагы колдонулган. Бирок, тарых бул көйгөйдү мыйзам чече алbastыгын көрсөттү, анткени, «жасалма» спирт ичимдиктери чыга баштайт, ал бир гана сапаты начар болуп чектелбестен, ден соолукка дагы коркунч алып келет.

ЖЫЙЫНТЫКТОО: Ой пикирлер көп, жыйынтык бирөө – адамдын ден соолугуна зыяндуу таасир этүүсү көрүнүп турат жана тандоо «ичүү же ичпөө?» адамдын өзүнөн.

5. Көнүгүү «СМС билдириүлөр» (4 мүн.)

Максаты: бири-бирибизден позитивдүү кайтарма жооп алуу.

Мугалим: «Ден соолуктан кымбат эч нерсе жок, дениңер сак болобу же сак болбойбу ал өзүңөрдөн көз каранды. Биз азыр СМС билдириүү менен - «Жаман нерселерди жасабай, жакшы гана нерселерди жасайбыз» деген кабарды жөнөтөбүз.

• Ар бир топ өздөрүнчө тегерек болуп турат

• Топто бардыгы кол кармашып турушат.

• Ким биринчи СМС билдириүүнү жөнөткөндү тандашат. Ал жанында турган адамдын колун кысып СМС жөнөтөт.

СМСты алган адам кайрадан анын жанындағы турганга берет ж.б.

6. Коштошuu адеби (1 мүн.)

Максаты: сабакта рефлексия жасоо.

Мугалим окуучуларды жалпы бир тегеректе турup, чечкиндүү сөзүн айтууларын айтат: Мен ичкилик ичпөөнү тандаймын! Ким мени менен!» (деп колун көтөрөт).

Тегеректешип турган окуучулар колун көтөрүшүп чечкиндүү айтышат: «Мен ичкилик ичпөөнү тандаймын».



Сабактын темасы:

ЭКОЛОГИЯЛЫК КРИЗИС-АДАМЗАТТЫН ГЛОБАЛДЫҚ ПРОБЛЕМАСЫ

- 16-сентябрь - Жердин озондук катмарын сактоонун эл аралык күнү.
- 20-сентябрь - Токой күнү.
- 27-сентябрь - Дениз күнү.
- 4-октябрь - Жаныбарларды сактоо күнү.
- 29-декабрь - Биологиялык көп түрдүүлүктүн күнү.
- 22-март - Суунун бүткүл дүйнөлүк күнү.
- 1-апрель - Канаттуулар күнү.
- 18-22-апрель - Корук жана улуттук парктар күнү.
- 22-апрель – Жер күнү.
- 5-июнь – Айлана-чөйрөнү коргоо күнү.
- 17-июнь – Чөл болуп кетүү жана кургакчылык менен күрөшүү күнү.

Сабактын максаты:

- Жаратылышка, түрүү жандардын баарына этияттык жана адамгерчилик менен мамиле кылуу жөнүндө билимдерди көңейтүү;
- Айлана-чөйрөнү булгоонун, адеп-ахлаксыздыктын терс таасирлерин баалоо;
- Өзүнүн жашаган жайлардагы айлана-чөйрөнү коргоо жана сактап калуудагы социалдык активдүүлүгүн өөрчүтүү, жакшыртуу көйгөйлөрүн чечүү боюнча өз жоопкерчилигин сезүү.

Керектелүүчү ресурстар: флиптеги жазуулар:

Даярдоо иш чаралар: флиптерге төмөндөгү маалыматтарды жазып доскага илиңиз.

- Экологиянын төрт мыйзамы:

Биринчи мыйзам. Бардыгы баары менен байланышкан.

Экинчи мыйзам. Таштандылар бир жакка жок болушу керек.

Үчүнчү мыйзам. Эч нерсе бекер берилбейт.

Төртүнчү мыйзам. Жаратылышка маалым.

- Жаратылышты коргоонун даталары жазылган календарь.

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу учуру	12 мүн.
2.	«Чиркейлер керекпи?» интерактивдүү баарлашуу	10 мүн.
3.	«Экологиянын мыйзамдары» маалымат блогу	5 мүн.
4.	«Кайсы мыйзамдар бузулган» виртуалдуу экологиялык рейд	10 мүн.
5.	«Жаратылыштын атынан кайрылуу» көнүгүүсү	10 мүн.
6.	Жыйынтык чыгаруу	5 мүн.
7.	Коштошuu адеби	3 мүн.
		45 мүн.



Сабактын жүрүшү:

1. Үюштуруу учуру (2 мун.)

Максаты: дүйнөдөгү экологиялык көйгөйлөрдү актуалдаштыруу.

Мугалим: Мугалим окуучуларды жаратылышты коргоо боюнча календардагы белгилүү даталарга көңүлүн бурдурат.

-Кандай деп ойлойсунар, эмне үчүн жылдын ушунча күнү жаратылышты коргоо темасына арналган?

Болжолдуу жооптор:

- Глобалдуу экологиялык көйгөйлөрдүн пайда болушунан.

Мугалим: Эч кимге жашыруун эмес, биздин дүйнө экологиялык катастрофалын босогосунда турат. Жаратылыштын абалы адамзаттын тиричилик кылуусуна коркунуч алып келүүдө. Адам биосфералын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн, өзүнүн ден-соолугу аркылуу төлөп келүүдө. Бирок, эң негизги коркунуч, келечектеги мун аны төлөйт. Жаратылышты кризистен куткарып калуунун жападан жалгыз аракети - жаратылыштын үнүн угуу, анын мыйзамдарына баш ийүү, жерге жана анын байлыгына керектөө мамиледен арылуу. Жаратылышты куткарып калуунун жападан жалгыз аракети – экологиялык маданиятты ёстуруү.

2. «Чиркейлер керекпи?» Интерактивдүү баарлашуу (10 мун.)

Максаты: окуучуларга жаратылыштын өз ара байланыш жөнүндөгү түшүнүгүн кеңейтип ачып берүү.

Мугалим: Бир балыкчы өмүр бою экологиялык маданият боюнча сабакты эске тутуп калыптыр, аны картаң эвен-

колым тайгасынын жашоочусу айтып берген эле. Алар дарыянын жээгинде балык кармап олтурушкан, бирок тайгада чиркейлердин калың катмары жашаган. «Ушул «жин-шайтандарды» жок кылган окумуштуу табылса болмок» - деп балыкчы жүрөгүндө кыжырдануусун билдириет. Жанында олтурган эвен, эч нерсе сүйлөбөй, жаңы кармалган балыкты алып, аны бычак менен жоон карынын жарат. Балыктын ашказаны чиркейлерге толуп калыптыр.....

Интерактивдүү маек.

Мугалим: Картан эвен балыкчыга кандай экологиялык сабак берген?

Болжолдуу жооптор:

- Эгерде чиркейлерди жок кылсак, анда балыктар жок болуп кетет, анткени алар чиркейлерди жеп тамактанышат. Балыктар жок болуп кетсе, анда адамдар ачкачылыкка дуушар болот.

- Жаратылышта баары бирдей калыпта болушат, баары бири-бири менен байланышта.

- Жаратылыш абдан акылга сыйрлык. Ал бардык тирүү организмдердин санын өзү көзөмөлдөйт.

Мугалим: Ооба, жаратылышта баары бири-бири менен байланышта, бул байланышты экология илими да үйрөтөт. Силер ушундай байланыш боюнча кандайдыр бир мисалдарды көлтире аласыңарбы?

Окучуулардын жоопторунун мисалдары:

- Пахтаны суугаруу үчүн көп сууну сарптап жибергендиңтөн Арас деңизи куургап жана суусу тартылып калып жатат;

- Кытайда миллиондогон таранчыны жок кылышты, андан соң көптөгөн зиянкечтер пайда боло баштады. Кытайлыктар башка мамлекеттерден таранчыларды сатып ала баштاشты;

• Норвегияда чилдерди (кекилил) сактап калуу үчүн, жырткыч күштарды жок кылышкан. Бирок, чилдер (кекилил) эпидемиядан кийин баары өлүп калышкан. Карчыга жана мыкый үкү оорукчан күштарды жешкен экен, алар санитарлардын ордун аткарышкан, демек, алар эпидемияларды жок кылышкан.

Жыйынтыктоо: Адам жаратылыштагы өз ара байланышты жок кылууга укугу жок.

3. «Экология мыйзамдары» маалымат блогу (5 мүн.)

Максаты: экология боюнча мыйзамдар тууралуу окуучулардын түшүнүгүн көңеңтүү.

Мугалим: Биз көргөндөй, жаратылыш, анын мыйзамдарын аткарбагандарды, өтө катуу жазалайт. Анын төрт мыйзамы бар. Аларды оной эске тутуп алса болот!

Мына ошентип, экологиянын төрт мыйзамы. Аларды американлык окуумуштуу Баари Коммонер таап чыккан. Бул мыйзамдарды биз доскага жазып койдук.

Бириңчи мыйзам «Бардыгы баары менен байланышта». Бул мыйзамдын иш-аракетин биз мисалдарда айтып өттүк.

Экинчи мыйзам мындай аталат: «Баары бир жакка жок болушу керек». Эч нерсе дайынсыз жок болуп кетпейт, анын ичинде таштандылар да, аны көмүп салат же өрттөп жиберишет. Бир заттан башка зат пайда болот, ал абага көтөрүлөт, климат өзгөрүп, адамдар ооруй башташат.

Үчүнчү мыйзам «Эч нерсе бекер берилбейт». Жаратылыштан алган бардык нерсени, жаратылыш башка жолдор менен өзү тартып алат. Таранчыларды жок кылдыкпышыянкечтер бардык түшүмдү жеп койду, жырткыч күштарды атып жок

кылдык- чилдер (кекилил) жоголуп кетти. Бардыгы үчүн төлөшүбүз керек.

Төртүнчү мыйзам «Жаратылышка маалым». Адам өзүм билемдик менен жаратылышты «жакшыртам» деп, табигый процесстердин жүрүшүн бузуп жатат. Жаратылышта эч бир калдыктар болбайт: жаратылышта бардык органикалык заттардын өзүнүн ферменти болот, бул заттарды жайына коюуга адамзат көптөгөн сандагы химиялык заттарды жана материалдарды жаратты жана жаратып жатат, алар табият чөйрөсүнө түшүү менен, жок болуп кетпей, чогулуп, жаратылышты бузуп жатат.

Экологиялык маданияттын жыйынтыгы болуп, аны билүү жана бул мыйзамдарды аткаруу саналат.

4. «Кайсы мыйзамдар бузулган» виртуалдуу экологиялык рейди (10 мүн.)

Максаты: экологиялык мыйзамдардын бузулушунан келип чыккан натыйжасын көрө билүүгө үйрөтүү.

Мугалим: Келгиле, виртуалдуу дүйнөгө кирип көрөйлү. Биз Бишкекте экенибизди элестетели. Биз азыр Бишкек шаарынын көчөлөрүнө рейд жасайлы, шаардын жашоочулары экологиялык мыйзамдарды сакташабы же жокпу, көрөбүз.

Ал үчүн биз төрт топко бөлүнөбүз, ар бир топ тапшырма алат. Тапшырманы аткарууга 5 минут берилет.

Бириңчи топко тапшырма:

Завод иштелип чыккан уулуу заттардын суусун, дарыяга төгүп салды.

Топ төмөнкү суроолорго таянып, өзүнүн презентациясын даярдайт:

- Шаардын жашоочуларына жана көлмөлөргө кандай коркунуч алып келет?
- Кайсы экологиялык мыйзам бузулган?

- Бул кырдаалда кандай туура иш-аракет кылуу керек?

Болжолдуу жооптор:

- Уулуу заттар, дарыяда жашаган өсүмдүктөрдө жана балырларда сөзсүз олтуруп калышы мүмкүн. Уулуу заттар өсүмдүктөрдү жана балырларды жеген балыктардын ашказанына кирет. Эгерде, чөп жеген балыкты жырткыч балык жесе, уулуу заттар анын организимине отурукташат. Бул балык, балык кармаган адамдын кайырмагына илинсе, анда бул адам мыйзам боюнча тамак-аштан ууланат;
- Экологиялык мыйзамдын биринчи жана экинчи мыйзам бузулду.
- Өнөр жай калдыктарын тазалагыч аркылуу өткөрүү керек.

Экинчи топко тапшырма:

Жашоочулар жалбырактарды шаардан сыртка алып чыкпай, жеринде өрттөштү.
 • Бул бизге кандай коркунуч алып келет жана жашоочулар кайсы экологиялык мыйзамды бузуп жатышат?

Болжолдуу жооптор:

- Дарактардын жалбырактары автомашиналардан чыккан өтө көп сандагы уулуу заттарды өзүнө топтойт. Аны сөзсүз жок кылуу керек;
- Экинчи мыйзамдын бузулусу көрүнүп турат: жашоочулар жалбырактарды өрттөп салсак, ал өзүнөн өзү жок болуп кетет деп ойлошот, бул андай эмес: жалбырактар өрттөнүп, абага көп сандагы уулуу заттарды чыгарат, бул адамдардын ооруусуна алып келет;
- Жалбырактарды өрттөөгө болбайт, аны шаардын сыртына алып чыгуу керек.

Үчүнчү топко тапшырма:

Гүл саткан дүкөндөн «биогумус» жазуусу бар жер семиркичин сатып алабыз. Анын сыртында жазуусу

бар эле, бул жер семирткич жөнөкөй таштандыдан жасалган, аны таң каларлык сөөлжан иштеп чыккан, сөөлжан калифорниялык окумуштуу тарабынан ойлонуп чыгарылган! Дагы окуйбуз. Бул сөөлжан кандай гана органикалык материал болбосун жайт: таарынды, кагаз, картон, чирип калган жашылчалар ж.б. у.с., буларды ал баалуу органикалык жер семирткич кылып чыгарат-аны биогумус деп аташат. Полиэтиленди, темирди жана айнекти сөөлжан жебайт, аны ал сицире албайт. Сөөлжан таң калгандай соргок болот: салмагына караганда, ал құнұнө эки эсे көп жайт, ал анча тандабайт жана +4 дан +40 градуста өзүн абдан жакшы сезет. Бул иштерман сөөлжан 16 жыл жашайт. Кандай деп ойлойсуңар, бул сөөлжанды чыгарган адамдар экологиянын мыйзамын буздубу же жокпу?

Болжолдуу жооптор:

- Бул, тескерисинче, экологиянын мыйзамын туура аткарды.
- Бул жерде экинчи мыйзам аткарылып жатат: «Баары бир жакка жок болушу керек». Таштанды уулуу заттарга айланган жок, сөөлжанга тамак жана баалуу жер семирткич болуп жатат.
- Дагы төртүнчү мыйзам аткарылып жатат: «Жаратылыш жакшы билет» деген. Сөөлжан жаратылыштын маңызы, ал калдыктарды кайрадан иштеп чыгарып жатат.

Төртүнчү топко тапшырма:

Бир кезде бул жер саз болгон, бакалар көңүлдүү чардашкан, чиркейлер көбөйгөн. Дачасы барлар саздан арылууну көздөшүп, аны кургата башташкан. Токойго жана дарыяга анын кесепети кандай болушу мүмкүн эле? Жаратылышты түзөйбүз деп, адамдар кайсы мыйзамды бузушту?



Болжолдуу жооптор:

- Аны жасабаш керек эле!
Сазды кургатып, балыктарды жана
өсүмдөктөрдү жоготуп алабыз!
- Төртүнчү мыйзам бузулуп жатат:
«Жаратылыш абдан жакшы билет» деген.
Эгерде, жаратылыш сазды ушул жерде
жаратса, анын орду ушул жерде болушу
керек;
- Экологиялык тең салмақтуулук
болушу үчүн бул жер сазга дал келет,
бакаларга да, чиркейлер үчүн да,
антпесе ал жер кургап кетет.

Мугалим: Силер экологиянын майзамын жакшы өздөштүрүп алыптырысыңар. Бул экологиялык маданияттын бирден бир белгиси.

5. “Жаратылыштын атынан кайрылуу” көнүгүүсү (10 мүн.)

Максаты: жаратылышты коргоо иш-чараларына катышуу каалосун күчтүү.

Мугалим: Бүгүн биз экологиянын майзамдарын билдик. Тилекке каршы, көпчүлүк бул майзамдарды билишпейт жана курчап турган чөйрөнү кирдетишет, жаратылыштагы назик экологиялык тенденции бузушат. Эгерде, жаратылыш сүйлөй алганда, ал өз балдарына келгиле “Жаратылыштын атынан кайрылуу” катын жазалы деп айтмак.

Бириңчи топ бизнесмендерге кайрылуу жазышат.

Экинчи топ базар жана дүкөн ишкерлерине кайрылуу даярдашат.

Үчүнчү топ фермерлерге жана дайкандарга кайрылышат.

Төртүнчү топ айыл өkmөтүнүн кызматкерлерине жазышат.

Бешинчи топ биздин мектептин окуучуларына кат жазышат.

Катышуучулар 5 мүнөт ичинде кайрылуу жазышат.

Кайрылуунун үлгүсү:

Урматтуу мектеп окуучулары!
Карагылачы шаар жана айыл айланасын таштанды таштоочу жайга айландырып жатышат.

Эгерде, ар күнү таштанды таштай берсек жана таштандыларды албасак, айланабызда таштанды тоолору эртерээк өсүп кетүүсү ыктымал.

Жаратылышта таштанды айлампасы пайда болот.

Жаңы жыл убагында көз жоосун алган аппак кардын ордуна асмандан банкалар, түтүктөр, кабыктар жана айрылган баштыктар түшөт.

Эч качан кесиндилерди, кабыктарды, таякчаларды, күн караманы жана башка таштандыларды туш келди таштабагыла! Тазалыкты сактагыла!

Мугалим: Биздин кайрылууларды окуу убактысы келди. Топтордун өкүлдөрүн доска алдына чакырамын. Доска алдына топтордун өкүлдөрү чыгып, кайрылууларды окушат. Раҳмат! Биздин сөздөр жеткиликтүү болот деген үмүттөбүз. Келгиле, ар бирибиз күнүнө көчөлөрдө таштандылар аз болсун үчүн эмне кылуу керектигибизди кагазга жазалы.

Жазуу үлгүсү:

- Таштандыларды таштанды салғычка таштоо;
- Жаратылышта эс алуудан кийин жайды тазалоо;
- Жараксыз заттарды чогултуу;
- Керексиз заттарга экинчи жашоону тартуулоо;
- Мектеп аймагын тазалоо иш-чараларына катышуу;
- Таштандылардын зыяндуулугу тууралуу баракчаларды чыгаруу.

6. Жыйынтык чыгаруу (5 мүн.)

Максаты: сабактан алынган маалыматтарды жалпылоо.

Мугалим: Силер бүгүнкү маектешүүдөн эмнелерди эстеп калдыңар?

Болжолдуу жооптор:

- Биогумус жасоочу сөөлжан тууралуу аңгемени эстедик.
- Балыкты кесип, андан чиркейлерди алып салган эвен калкы тууралуу аңгемени эстедик.

Мугалим: Силер өзүнөрдү экологиялык маданияттуу кишилер катары санайсыңарбы?

Болжолдуу жооптор:

- Экологиялык маданияттуу кишилер кимдер экенин түшүндүк, биз алардай болууга аракет жасайбыз.

Жыйынтыктоо: Мыйзамдарды билүү жеңил, бирок эң кыйыны - бир нерсени жакшыртууга даяр болуу, биз өзүбүздөн баштообуз керек, өзүбүздү маданияттуу алып жүрүүдөн, өз көчөлөрүбүздүн, айылдарыбыздын жана районубуздун, өз өлкөбүздүн тазалыгын камсыздоодон баштообуз зарыл.

7. Коштошuu адеби (3 мүн.)

Максаты: сабактын жагымдуу аяктоосун камсыздоо.

Мугалим баардык окуучуларды ордуларынан туруп, жалпы “Жолугушканга чейин аман болунуздар!” деп айтуусун сунуштайт.



Сабактын темасы:

МЕН ЖАНА МЕНИН КОНФЛИКТТЕРДИ ЧЕЧҮҮ ЖӨНДӨМҮМ

Жети өлчөп, бир кез.
Макал

Сабактын максаты:

- Конфликттүү кырдаалда өзүнүн жүрүм-турумун түшүнүүгө үйрөтүү;
- Конфликттеги жүрүм-турумдун түрлөрү боюнча түшүнүк берүү;
- Конфликттеги жүрүм-турумдун негизги психологиялык стилдерин көрсөтүү.

Сабактын милдеттери:

- Конфликтке карата жүрүм-турум стилдерин тандоо жөндөмүн өнүктүрүү.

Керектелүүчү ресурстар:

- Ар бир партага сүрөт тартуу үчүн коюлуучу барактар жана карандаштар.
- Таркатуу материалдары «Конфликттүү кырдаалдан чыгуунун беш жолу» (Сабактын текстинен караңыз).
- «Конфликттеги жүрүм-турум стилдери» көнүгүүсү (Сабактын тексттинен караңыз).

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу, активдештируү көнүгүү «Орундарыбыз менен алмашабыз!»	5 мүн.
2.	Киришүү. «Мен конфликттемин»	10 мүн.
3.	Негизги бөлүк <ul style="list-style-type: none">• Таркатма материалдар менен өз алдынча иштөө;• «Конфликттеги жүрүм-турумдун стилдери» боюнча топтордо иштөө;• «Алма жана кичинекей күрт» көнүгүүсү;• Сабакты жыйынтыктоо.	28 мүн.
4.	Коштошuu адеби	2 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Уюштуруу. Активдештируү көнүгүү «Орундарыбыз менен алмашабыз!» (5 мүн.)

Максаты: сабактын башталышын белгилөө, коопсуз атмосфера түзүү, ар

бир окуучу үчүн сабакка максималдуу ыңгайлуу шарт түзүү.

Даярдык: Окуучулардын олтуруусу үчүн алдын ала стулдарды тегерек кылып жайгаштырып, бир стулду бош калтырат дагы, мугалим тегеректин ортосунда турат.

Мугалим: Көнүгүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет. Тегеректин ортосунда турган адам кандайдыр бир окшош жөндөмү бар катышуучулардын орундуктары менен алмашууларын сунуштайт. Ал жөндөмдү өзү айтат.

Мисалы: “Кимдер сүзгөндү билсе, орундуктарыңар менен алмашыла” дейт жана сүзгөндү билгендер орундуктары менен алмашышат. Ал эми ортодо турган адам бош калган стулду ээлеп алат, орундугу жок калган катышуучу тегеректин ортосуна туруп, оюнду кайра башынан баштайт.

Мугалим көнүгүнү өзү жыйынтыктайт, ал тегеректин ортосунда туруп, конфликттүү абалдан чыга ала тургандар орундуктарыңар менен алмашыла дейт. Мугалим өзү ортодо калат дагы сабактын темасы жана максаты менен тааныштырат.

Мугалим: төмөндөгү суроолорго талкуу жүргүзүү:

- Силер өзүнөрдү кандай сезип жатасыңар?
- Бул көнүгүү сilerди эмнеге үйрөттү?

Болжолдуу жооптор:

- Бизде көп окшоштуктар бар экен;
- Көп тараптарыбыз окшош болгону менен, бирок ар бирибиздин айырмаланган белгилерибиз бар;
- Көнүгүү аркылуу биз бири-бирибиз жөнүндө билип алдык.

2. Киришүү бөлүгү. «Мен конфликттемин» көнүгүүсү (10 мүн.)

Максаты: татаал кырдаалда өзүн кандай алып жүрө тургандыгы боюнча оюн айттуу.

Мугалим: Алдын ала парталарга сүрөт тартуу үчүн карандаштарды жана барактарды коуп коет, мугалим

окуучулардан 5 мүнөттүн ичинде негизги идеясы болгон «Мен конфликттемин» темасында сүрөттү тартууну суранат. Ал сүрөт автопортрет же абстрактуу көрүнүш болушу мүмкүн. Негизги идеясы конфликттүү кырдаалда автор өзүн кандай сезе тургандыгы боюнча эмоцияларын бериш керек. Сүрөт конфликтке болгон мамилесин жана ошол мезгилде болгон жүрүм - турумун чагылдыруусу зарыл. Сүрөт тартуу мезгилинде өзүнө өзү баа бербей, реалдуу болгон абалды көрсөтүү керек. Катышуучулар бири-биринин сүрөттөрү жөнүндө билбеш үчүн мугалим сүрөттөр даяр болгондон кийин аралаштырып, сүрөттүн авторун билүү зарыл эместигин айтат.

Мугалим төмөндөгү суроолорго талкуу жүргүзөт:

- Өзүнөрдү конфликтте болгонуңарды тартып жатканда кандай сездинер? (жагымсыз мүнөттөр эске түштү);
- Конфликт болгондо сillerде кандай сезимдер жана тынчсыздануулар болот? (таарыныч, ачуулануу ж.б.);
- Конфликттен чыкканы кандай жолдор менен аракет жасайсыңар? (көп учурларда туура чечим чыгаруу өтө кыйын).

3. Негизги бөлүк (28 мүн.)

Өз алдынча иштөө.

Максаты: конфликттен чыгуу жолдору боюнча маалымат берүү.

Мугалим: Ар бир окуучуга таркатуу материалдарын берет.

Конфликтологияда конфликттен чыгуунун беш жолу бар.

- **Конкуренция (атаандашуу) өз кызыкчылыктарын гана көздөйт, өнөктөшүнүн кызыкчылыктарын эске албайт.**



- **Качуу (баш тартуу)**
өнөктөшүнүн дагы, өзүнүн дагы
кызыкчылыктарына көңүл бурбайт.
- **Компромисс – бул ар бир**
тараптын кызыкчылыктарынын
жарым жартылайына жетишүү.
- **Ыңгайлашуу – бул башка**
адамдын кызыкчылыгына
жогорку деңгээлде көңүл буруу
жана ошол эле учурда өзүнүн
кызыкчылыктарын арткы планга
өткөрүү.
- **Кызматташуу-бул эки тараптын**
тең кызыкчылыктарын эске алган
стратегия болуп саналат.

«Конкуренция – атаандашуу» стили: «Мен жеңиш үчүн, сен жеңилишиң керек».

«Ыңгайлашуу» стили: «Мен жеңиш үчүн, мен жеңилишим керек».

«Компромисс» стили: «Ар бирибиз жеңиш үчүн, ар бирибиз бир нерсеге жеңилишибиз керек».

«Кызматташуу» стили: «Мен жеңиш үчүн, сен дагы жеңишин керек».

«Качуу» стили: «Мен эч нерсени билбейм, мен четтемин».

«Алма жана кичинекей курт» көнүгүүсү

Мугалим окуучуларга: Ыңгайлуу олтуруп алгыла, көзүнөрдү жумуп, өзүнөрдү алма катары элестеткиле. Ал алма бышкан, жылтуу, шакта илинип турат... Бардыгы сiler менен сыймыктанышат жана суктанып карашат. Бир маалда кичинекей курт сilerге келип, «Мен азыр сени жейм!» деп айтат. Карточкада жазылган жүрүм-турум стилдерине карап, кичинекей куртка эмне деп айтат элеңер?

Карточкада сунушталган конфликтте болгон жүрүм-турум стилери боюнча ар бир топ талкуулап, көрүнүш даярдайт. Көрүнүштү эки адам Кичинекей курт жана Алма көрсөтөт, ар бир аткаруучу бирден гана сүйлөм айтат. (талкуулоо үчүн 5-7 мүнөт берилет, 10 мүнөт көрсөтүү үчүн: 2 мүнөт ар бир презентация үчүн берилет)

Карточкалар менен топтордо иштөө.

Максаты: теориялык билимди практика жүзүндө колдонуу.

Мугалим: Окуучуларды беш топко бөлөт, ар бир топтон бир өкүл тандалат. Ал өкүлгө жүрүм-турумдун стили жана ошол стилге дал келген девиз жазылган беш карточканын бирөөсү берилет.

Болжолдуу жооптор:

Алма Кичинекей куртка жооп берет:

- «Мен азыр түшүп кетип, сени басып коем» - конкуренция (атаандашуу);
- «Мен эч нерсени көргөн жокмун, эч нерсени уккан жокмун» - качуу;
- «Болуптур, алманын жарымын тиштеп ал да, калганын менин сүйүктүү жетекчилериме бер» - компромисс;
- «Менин жашоом ушундай экен да, көрүнүп турат» - ыңгайлашуу;
- «Жерди карасан, ал жакта дагы түшкөн алмалар бар, алар дагы даамдуу» - кызматташуу.

Мугалим: Жыйынтыктоо үчүн окуучуларга суроолорду берет:

- Конфликт болгондо жүрүм-турумдун кандай стилин колдоносунар?
- Конфликтте жүрүм-турумдун тигил же бул стилин тандоого силерге эмне түрткү берет же муктаж кылат?
- Адамдардын карым-катнашы үчүн



жүрүм-турумдун кандай стили эң жөндүү (конструктивдүү) болуп саналат?

Мугалим: Жашоодо адам баласы ар түрдүү жүрүм-турумдун стилдерин колдонот. Бардыгы ошол кырдаалдан көз каранды. Ар бир кырдаалда, адамдар менен болгон конфликтте максат маанилүүбү же карым-катнаш маанилүүбү дегенге анализ жүргүзүү зарыл.

Эгерде, адам үчүн өзүнүн максаттары маанилүү болсо, анда ал конкуренция-атаандашуу стилин тандайт дагы, адамдар менен болгон мамилени жоготот.

Эгерде, адам үчүн карым-катнаш, мамиле маанилүү болсо, анда ыңгайлашуу стилин тандаган болот, анда ал өзүнүн максаттарына жетпей калат.

Эгерде, адам качуу стилин тандаса, анда ал максатына дагы жана өз ара мамилелеге дагы жетише албайт.

Эгерде, адам өзүнүн максатына жана мамилелеге дагы жетишкиси келсе, анда компромисс менен кызматташууну тандайт.

Ошону менен адамдар үчүн карым-катнаш маанилүү болгондо жүрүм-турумдун эң жөндүү-конструктивдүү стили-компромисс жана кызматташуу болуп саналат.

Сабакты жыйынтыктоо:

Мугалим: Бул сабактан кандай жаңы нерсени алдыңар? Жаңы билим алуу менен мындан ары конфликт болгон учурда сiler өзүнөрдү кандай алып жүрөсүңөр?

Болжолдуу жооптор:

- Жүрүм-турum стилдери боюнча билип алдым;
- Адам баласы жашоосунда жүрүм-турумдун ар түрдүү стилин колдонот;

- Конфликттүү абалда кайсы жүрүм-турумду тандоо үчүн “бириңчи мамиле маанилүүбү же максат маанилүүбү?” деген суроолорго жооп берип анализ кылышыбыз керек экен;.

- Компромисс жана кызматташуу жүрүм-турум стилин тандаган макул;

- Жүрүм-турумдун качуу стили эң нерсеге алып келбайт, мамилени дагы сактай албайсың жана максатыңа дагы жете албайсың.

4. Коштошую адеби (2 мүн.)

Максаты: өзүн жакшы сезүүнү калыптандыруу.

Окуучулар төгерек болуп турушат, өзүнүн он жана сол жагында турган тентүшүнүн желкелерине колдорун коюшат. Мугалим «бир, эки, үч» деп айтканда бардыгы «Кош болгула!» деп айтат.



3 – БӨЛҮМ

10-КЛАССТАР ҮЧҮН ТАРБИЯЛЫҚ СААТТАР

Сабактын темасы:

ЖАКШЫ ОЙ – ТУУ, ЖАМАН ОЙ – УУ

Сабактын максаты:

- Ой соолук маданиятын калыптандыруу;
- Жаман ойдун зыяндуулугун түшүндүрүү;
- Позитивдүү ой менен жашоонун маанисин түшүндүрүү.

Сабактын жабдылыши:

Доскага төмөнкө учкул сөздөр жазып коюлат:

- “Адам бирөө жөнүндө берилип тымызын жаман ойлосо, анын көрө албас, ичи тар, кызганычтуу ойлору адамдын өзүнө кайрылып келет, нервин бузат, кыжаалат кылат. Ошентип көзөмөлдөнбөгөн ойлордун зыяны адамдын өзүнө тиет. Жакшы ойлор өзүнө жакшы ойлорду тартат, жаман ойлор өзүнө зыяндуу ойлорду тартат”.

Вильям Фолькер.

- “Ойлобой берген убада адамды азапка салат, аракет этээриңден мурда ойлон”

Махабхаратта.

- “Эч ким айыга албас үч нерсе бар: башкалар жөнүндө жаман ойлоо, коркуу, ичи тардык. Эгер бирөө жөнүндө жаман ойлосоң аны аткарба, корксоң Жаратканга ишенип жолуңду улант, ичи тардыкты сезсөң аны аткарба” **Мухаммед ибн Абдулла.**

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу	5 мүн.
2.	Жаңы тема	15 мүн.
3.	Бышыктоо, 1-көнүгүү	10 мүн.
4.	2-көнүгүү	10 мүн.
5.	Жыйынтыктоо.	5 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Уюштуруу (5 мүн.)

Максаты: окуучулардын көнүлүн жаңы темага буруу.

Мугалим: балдар, Асан стадионго барып футбол ойнот келүү жөнүндө ойлоду, Үсөн үй чарбасы жөнүндө камкордук көрүүнү ойлоду, Асан менен

Үсөн бири-биринин ойлогон оюн аткарышы мүмкүнбү?

Күтүлүүчү жооптор:

- Жок, мүмкүн эмес,
- Адам көбүнчө өз оюнdagысын аткарат.

Жыйынтык: Адам эмнени ойлосо, ошону аткарат.



2. Жаңы тема (15 мүн.)

Максаты: жакшы, жаман ойдун маанисин түшүндүрүү.

Ой – психикалык энергия. Ой аркылуу адам сезимин башкарат. Ой сезимдин алдында жүрөт. Адамга биринчи ой келет, аны сезим ээрчип жүрөт. Адам эмнени ойлосо, ошону кылат. Адам китеңканага барып, китең окуйм деп ойлосо, китеңканага барат, дискотекага барам десе, ошол жакка барат (б.а. адамдын жүрүм-турум багытын ой аныктайт). Архитектор курулуштун долбоорун даярдайт (ал ой аркылуу ишке ашат), анан үй курулат. Ой – эң күчтүү курал. Ким өз оюн башкара билсе, каалаган максатына жетет. Улуу акылмандар, жазуучулар, окумуштуулар оюн башкара билишет. Жазуучулардын чыгармачыл ойлому, элестетүүсү, фантазиясы күчтүү болсо, окумуштуулардын логикасы, ақыл ой чабыты күчтүү болот. Алар максаттарына жетишерин алдын ала көрүп турушат. Инсандын ой жүгүртүүсү (ан-сезимдүүлүгү) анын жүрүм-турум адебин аныктайт. Адамга жакшылык кылууну максат кылган адам, аны ишке ашырууга аракеттенет, жамандык кылуу жөнүндө ойлонгон адам аны ишке ашырууга аракеттенбесе да ниети бузулуп турат.

Адам кыялымында эмнени ойлоп, элестетсе, ал ойлор кайра-кайра кайталана берсе, ошол ойлор ишке ашат (материализацияланат). Ойдон этият болуш керек. Эгер жакшы эмес ойлор ниетине келсе, ал ойдон баш тартуу керек. Эгер ал ойду ишке ашырам деп ниет кылса, качандыр бир мезгилде (өзү эле) ишке ашып кетиши мүмкүн. Адамдын ниетинде тазалыкка, адилеттүүлүккө, боорукердүүлүккө, сүйүгө, жумшактыкка умтүлса анын ою ак болуп тазарып, аракети жакшылыкка багыт алат.

Ак ой, туура ой, он ой, таза ой, адал ой, ырас ой, өрүштүү ой ж.б. ойлорду позитивдүү ой дешет. б.а. тажрыйбага жана фактыга негизделген, он, туура, таза, ак ж.б. ойлорду позитивдүү ой деп аташат. Позитивдүү ойлор адамды аракетке салат, ийгиликке жеткирет, бактылуу кылат.

Эгерде адам оюнда жамандыкка, арамдыкка, сараңдыкка, көрө алbastыкка жол берсе, ою булганып (негативдүү болуп), аракети (бирдемени) бүлдүрүүгө, талкалоого, жамандыкка багытталат. Негативдүү ой деп – арам ой, жаман ой, кара ой, терс ой, бузуку ой, туура эмес ж.б. ойлорду аташат. Негативдүү ойлор адамды уурулукка, чыр-чатаакка, каракчылыкка, баңгиликке, аракечтикке, бейбаштыкка (хулигандык), сойкулукка ж.б. терс адаттарга чейин жеткирет, алар адамды санаага салат, өкүнүчкө алыш келет. Негативдүү ойлордан кутулуп, позитивдүү ойлорду ойлогон дурус, анткени адамдын ою сөзгө айланат, жан кейитээр сөз айтЫЛБАЙ, жакшы сөз айтЫЛГАНЫ дурус, анткени ал башканын да, өзүнүн да маанайына, жүрүм-турумуна таасири тиет, жүрүм-турумдун адептүү болгону дурус, анткени ал адатка айланат, жаман адаттан кутулуп, жакшы адатка көнүккөн дурус, анткен ал сиздин адамдык сыпатыңызды аныктайт, адамдык сыпатыңыз тагдырыңыздын бактылуу же бактысыз болушуна таасир этет.

3. Бышыктоо.

1-Көнүгүү (10 мүн.)

Максаты: Позитивдүү ойлорду ойлоп табууга, жаман ойлорду тыюуга мышыктыктыруу.

Мугалим: Балдар, төмөнкү тезистерди (ойлорду) уккула, буга ким кандай кошумча киргизет?

- Абу Халид аль-Газали: (1058-1111) “Билим алуудан алыстаткан бардык байланыштарды үзүү керек. Себеби ойлор чачкын болсо адам өзүн курчаган чындыкты түшүнүү жөндөмүн жоготот.”

- Барыдан мурда илим издеөгө бел байлаган адам көрүнгөндөн оюн уга берүүдөн кармануусу зарыл, бул анын акыл-эсин чаташтырып, алсыздандырышы мүмкүн.

- Акыл-эс ээлери түшүнүшөт, адамдын оюнун тазалыгы эң маанилүү. Ойдун тазалыгы – жарым ыйман. Адамдын ою кир болсо анын шору.

- Адамдын ойлогон ою, ишеними жана жасаган ишинин ортосунда ажырым болбош керек. Бирди ойлоп башканы сүйлөгөн адам эки жүздүү. Эки жүздүүлүк элибизде катуу айыпталат. Анда инсандык касиет өлөт (аль-Газали).

- (Эл жөнүндө) бузуку ойдон сактангыла, чындыгында бузуку ойлор – жалган пикир. (Бузуку ой адамды бузат. Бир адамдын бузулушу - шаардын бузулушу. Бир үй-бүлөөнүн бузулушу - коомдун бузулушу.) Мухаммед ибн Абдулла.

- Жер эненин флорасы менен фаунасынан адамды айырмалап турган нерсе – бул ой, ан-сезим, идея. Адам ой менен жашап, ой менен азыктанат. С.О. Байгазиев.

- Ой байлыктын, ийгиликтин, бардарлыктын, улуу ачылыштардын жана жетишкендиктердин булагы. М.Клод.

Күтүлүүчү жооптор: Адамдын жашоосу бактылуу, иши ийгиликтүү болуш үчүн оюн ондош керек. Адамдын ою оңолбой, жашоосу оңолбийт.

Мугалим: Акыркы мезгилде прессада, радио, телеберүүдө, эл арасында ушак кептер, жаман прогноздор (илимий маалыматтарга таянып алдын ала айтуу), негативдүү ойлор көбөйүп бараткансыйт. Мындай кептин баарына ишене бериш керекпи?

◊ Жок. Дүйнөнү жаман линза менен кароого болбийт. Дүйнө чон, масштабдуу, жамандыгы жок эмес, ансыз жакшылыктын баркын толук түшүнө алмак эмеспиз, бирок толугунан караганда дүйнө жакши, татынакай.

◊ Ойдун тазалыгы жөнүндө кандай макал-лакаптарды билесиңер?

– “Жакши ой – туу, жаман ой – уу”. “Өз камын ойлогон өспөйт, эл камын ойлогон көктөйт” (балдарды угат, мугалим өзү кошумчалайт).

Мугалим: Позитивдүү (негативдүү) ой формалары жөнүндө эмне билесиңер? (Окуучуларды угат). Ой формасы дегенибиз – адамдын тынымсыз ойлорунун натыйжасында пайда болгон энергия камтыган, маалыматтуу программа, багыт (А.Свияш). Ой формасы дегенибиз – андын (подсознание) түпкүрүндө, сезимде терең бекем орногон образ. Ал (ой формасы) адамдын журум-турумуна, ден-соолугуна таасир эттүүгө жөндөмдүү б.а. жакши ой пайдалуу, жаман ой зыяндуу. Адамдын тагдырына, ден-соолугуна позитивдүү ойлордун оң таасири тиет, (мисалы, буйруса ишим ийгиликтүү болот). Негативдүү ойдун адамга терс таасири тиет (мени эч ким жакши көрбөйт, мен жөндөмсүзмүн). “Адам терс (жаман) ой формасын, оң (жакши) ой формасына которсо (алмаштырса), б.а. ойго келген негативдүү ойдун ордуна жакши ой ойлоп тапса, адамдын турмушунда оң (жакши) өзгөрүүлөр болот”- деп ырасташат психологдор. Ошондуктан психологиялык адабияттарда аффирмация (позитивдүү ойду кыскача, так айтуу) колдонулат. Керектүү аффирмацияны кайталай берген окуучу өзүнүн чече албай жүргөн проблемасын чечип кетет. Муну бир дагы предмет силерге үйрөтпөйт. Эгерде силер көпкө чейин жаман окуяны көз алдына элестетип, коркуп, ойлой берсөңер,

эртедир-кечтир ошол окуя ишке ашат (андан алыс кылсын). Так ошондой эле жакшы окуяны тилеп, көз алдына элестете берсе, ошол элестеткен окуя ишке ашат. Өзүңөр максат кылган жыйынтыкты, окуяны элестетип машыгуу оюнчарга келбайт. Силердин проблемаңардын көпчүлүгү ушуну менен байланыштуу (Р.Стоун). Мисалы, окуучунун өзүн баалаган баасынан мугалимдин койгон баасы төмөн болгон учурда бала негативдүү ойго келет. Мугалим объективдүү баалабай койгон сыйктуу “баамдап”, капа болот. Чындыгында кеп мугалимде эмес, окуучу материалды толук түшүнүп турганы менен баяндап бере албагандыгында же өзү каалаган натыйжаны элестете албагандыгында. Окуучуга негативдүү (жаман) ой кылт этип кирсе, ал ой кийинки проблеманын себепкери болот. Ошентип окуучу негативдүү ойлордун айлампасынан (тегерегинен) позитивдүү ойго чыга албай калат да, кыйналып өсө берет. Негативдүү ойлордун жыйындысы адамдын ден-соолугуна, жүрүм -турумуна, психикасына терс таасир этип, дарттын, психикалык проблеманын жаралышына себепкер болот. Ой соолук маселесине жеткиликтүү көңүл бөлбөгөндүктүн натыйжасында адамдын ден-соолугунда, психикасында проблема көбөйшүш мүмкүн . Ошондуктан ой соолукка көңүл бөлгөнүбүз оң.

4. 2-көнүгүү (10 мүн.)

Максаты: ой соолук маданиятын калыптандыруу.

Мугалим: Балдар, “Ою соонун бою соо” деген макалды кандай түшүнөсүнөр?

Күтүлүүчү жооптор: Ой соолугун камсыз кыла албагандын ден соолугу чың болбайт. Кыргыздар ошондуктан: «Ою соонун бою соо, ою соонун жаны соо»- дешкен. Ою тазаланбагандын дили

таза эмес, дили таза эмestин ден-соолугу проблемалуу. Ою соонун дени-карды соо, дени соонун руху соо болот (в здоровом теле здоровый дух). Ою соо адамдын ауrasesы (биологиялык талаасы) таза болот. Ою соо адам сүйкүмдүү болот. Адам аруу болуш үчүн ою таза болуш керек. Оюң оңолбой ишиң оңолбайт (балдар кошумчалашат).

Мугалим: “Ой түбүндө алтын бар, ойлой ойлой табасың”-деген макалды чечмелегилечи.

Күтүлүүчү жооптор: Жазуучулардын чыгармасы, окумуштуулардын илимий жаңылыгы акылмандын таамай сөзү – ой продукту. Ойлогон адам жаңы нерсе жаратат, жазат, ачат.

Мугалим: Адамды кандай ой туура эмес жолго салат?

Күтүлүүчү жооптор: Материалдык байлык топтосом, бийликке жетсем, элден мен артык болсом, ашып кетсем, жеке өзүм пайда тапсам ж.у.с. эгоисттик кызыкчылык менен чектелген ойлор адаштырат.

Мугалим: Эл оюн кандайча өзгөртсө туура жолго түшөт?

Күтүлүүчү жооптор: Элдин акыл-эси кандай жол менен материалдык баалуулуктарды топтосом, деген ойго кошумча, кантип маңыздуу жашасам, акыйкаттыкты таанысам, туура жол тапсам, артыман соо урпактарды калтырсам, оюм терен, акылым тунук, адамдык сапатын бийик, ыйманын ыйык, ички дүйнөм бай, өзүм сүйкүмдүү болсом, элге жакшылык кылсам,- деген ойго өзгөртсө туура болот.

Мугалим: Япониялык окумуштуу доктор Масару Эмото төмөнкүдөй эксперимент жүргүзгөн. Бир эле сууну бир нече жүздөгөн чөйчөктөргө куйган. Ар бир чөйчөккө динамиктен ар башка

сөз, фраза, сыйынуу, ыр, музыка ж.б. угузган. Бир нече убакыттан кийин ар бир чөйчөктөгү сууларды микроскоптон караганда, татынакай, кооз формалардан баштап, өтө серт формага, массага, кристаллга чейин өзгөргөн. Сүйүү темасындағы жагымдуу сөздөрдү, раҳмат деген сөздү уккан чөйчөктөн жакшынакай сүрөт көрүнгөн. “Сен келесоосун, мен сени өлтүрөм” ж.у.с. жагымсыз сөздөрдү уккан чөйчөктөн түрү суук формадагы сүрөт көрүнгөн. “Сен дүлөйсүң” деп деп жазылган бөтөлкөгө караганда “рахмат” деген сөз жазылган бөтөлкөдө татынакай форма пайда болгон. Өтүнүч жазылган бөтөлкөгө караганда буйрук жазылган бөтөлкөдөгү сүрөттүн формасы жаман болуп чыккан. Оор рок музыка уккан чөйчөктөгү суудан чети үзүлгөн жара сыйкуу сүрөт көрүнгөн, б.а. оор рок музыка агрессияны күчтөт, ден-соолукка зыяндуу. Сыйынуу, (жакшы) дуба уккан чөйчөктөн татынакай формадагы сүрөт чыккан. Адамдын денесинин 70-80% суудан турат. Жердин 70-80%-ин суу түзөт. Бири-бирибиз жөнүндө жакшы ойлоп, жагымдуу сөз айтып, Кудайдан элге ыйман, наисип, жакшылық тилеп, эл ичинде өзүнө жакшылық тилеп дуба кылган пайдалуу экен.

5. ЖЫЙЫНТЫКТОО. (5 мүн.)

Мугалим: Ой соолук маданиятына көнүгүү үчүн: кыска сүйлөө, кыска сүйлөгөн таланттуулуктун белгиси, оюнду так баянда. Аз сүйлө, аз сүйлөсөн да саз (маанилуу) сүйлө. Жогорку максатка умтул. Башкалардын сага кандай мамиле кылышын кааласан, аларга так ошондой мамиле кыл. Башкалар жөнүндө жаман ойлобо. Аң-сезимге келген негативдүү ойду позитивдүү ойго айландырып, системалуу көнүк. Баш убактында

өзүн жөнүндө ойлонуп, адептик аң-сезимдүүлүгүндө өркүндөт. Жаман сүйлөбө, жаман сөз жаман ой жаратат, ал жүрөккө бүлүк салат, аң-сезимди караңгылык каптаган сыйкуу жагымсыз ойлор, сезимдер каптайт. Көп сүйлөбө, көп сүйлөгөн адамды маңыз дейт. Маанисиз сөздөрдү сүйлөбө, алар сенин өзүндүн аң-сезимине да, башкалардын аң-сезимине да керексиз ой салат. Көзүң жетпеген, далилсиз сөздөрдү айтпа, кийин уят болушуң мүмкүн. Бар болсо көппө, жок болсо чөкпө, алардын экөө төң адамды жаман ойго салат. Адамды бактысыз кылган нерсе – анын жаман ойлору экенин унутпа, бактысыздын чөйрөгө терс таасири бар, системалуу жаман ойлогон адам жамандыктын үрөнүн себет. Күнүгө оюнду тазалоого көнүк, мээрим, жакшы көрүү сезими менен ниетинди ондо. Өзүндү да жакшы көр, өзүн жакшы көргөн өзгөгө мээрим тартуулашы мүмкүн, өзүн жакшы көрбөгөн өзгөнү жакшы көрө алабы? Мээрим төгө алабы? Акыйкаттыкты түшүнүүгө умтул, адамдын аң-сезимдүү акыл-ой аракети өнүгүүгө алып келет. Материалдык баалуу нерселер эскирет, бүлүнөт, жок болот, рухий баалуулуктар эскирбейт жана жоголбойт. Адамдын рухий баалуулукка умтулганы туура жол таап кетет.



Сабактын темасы:

ТУУРА ЫНАНЫМДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН МААНИСИ

Сабактын максаты:

- окуучуларга туура ынанымдын маанисин түшүндүрүү,
- туура эмес ынанымдын зыяндуулугун түшүндүрүү,
- туура эмес ынанымды туура ынанымга өзгөртүп машыктыруу.

Сабактын жабдылыши: Доскага төмөнкү учкул сөз жазып коюлат. «Анда (бейаң сезимге) жаңы ынаным жааралса, адамдын алдында жаңы реалдуулук жааралат, тынаным өзгөрсө, реалдуулук өзгөрөт» Дж. Кехо.

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу	5 мүн.
2.	Лекция	15 мүн.
3.	Бышыктоо. 1-көнүгүү	10 мүн.
4.	2-көнүгүү	10 мүн.
5.	Жыйынтыктоо	5 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Уюштуруу (5 мүн.)

Максаты: окуучулардын көңүлүн жаңы темага буруу.

Мугалим: Адамдын ынанымы оңолбосо, жашоосу оңолбойт, эмне үчүн? Ынанымы туура адамдардын иши ийгиликтүү болот, эмнеге?

Күтүлүүчү жооптор: туура эмес ынанымдагы адам туура эмес ойлонот, туура эмес аракеттенет.

2) Лекция (15 мүн.)

Ынаным деп – калыптанып калган ойдун, көзү жеткен пикирлердин топтомун түшүнөбүз. Адамдын жүрүм-турумунун проблемалуулугунун бир

себеби – алардын ынанымы. Адамдын ынанымы туура болсо, реалдуу турмушу – көңүлдүү, чечимдери оптималдуу болот. Ынанымы туура эмес пессимисттин иши ийгиликсиз болот. Ынанымы туура оптимисттин иши илгерилейт. Ошондуктан адамга дайыма оптимисттик ынанымда жүргөн дурус. «Мени кайсы эле жыргаган турмуш күтүп турат дейсин» - деген ынанымдагы адамды чын эле жыргаган турмуш күтүп турбайт.

Эгерде адамдын мээсинде чектелген көз караш терең ынанымга өтүп кетсе, аны кеңейтиш үчүн улам, жаңы позитивдүү идеяны иштеп чыгуу керек. Аң-сезимдүү түрдө ынанымын, көз карашын иретке келтирип турган адам өрүштүү ойломго жетишет. Мынданай



адамды мээсine келип турган ойлор башкарбайт, ал өзү мээсine келип турган ойлорду көзөмөлдөп, аң-сезимдүүлүгүн өнүктүрөт. Көнүгүү аркылуу мээнин жашыруун сырын үйрөнсө болот.

Эффективдүү ой жүгүртүүгө үйрөнүү үчүн практика жүзүндө машыгуу керек. Ойду позитивдештириүүдөн адамдын жашоосу позитивдешет (жакшырат). Буга ишенүү керек. Адам эмнеге ишенип, аны күтсө ошол болот. Көпчүлүк адамдардын бактысыз, шордуу болушуна өзүнүн ынанымы себепкер. Эгерде адам Чыгыш ойчулдарынын китечтерин күнт коюп окуп, түшүнүп, анан өзүнүн көз карашын, ынанымын, ой жүгүртүүсүн салыштырса (анализдесе), ал өзүнүн ой жүгүртүүсүнүн, ынанымынын натыйжасында кыйналып жашап жүргөнүн түшүнмөк.

Ким адамдар (эл) менен мамиле түзүүдө кийынчылыкка дуушар болсо, anda анын ынанымы, көз карашы туура эмес же ою таза эмес (оюнда таарыныч, көрө албастык, түшүнбөстүк ж. у. с. бар). Ден соолугу проблемалуу адамдын ою, көз карашы же ынанымы туура эмес. Акча-каражат жагынан кийынчылыкка көп кездешкен үй-бүлөнүн акчага мамилеси туура эмес. Адам өзү: “Турмушун әшек араба, туулдуң калдың балаага” деген ынанымда болсо, ал бир баләэден кутулуп, башка баләэге тутулуп өмүрү өтөт. “Бирөөгө кор дүйнө, бирөөгө зар дүйнө” деген ынанымда болсо, бир күнү кор болуп, бир күнү зар болуп жашай берет. Негативдүү ынаным өзүнө окшогон терс ойлорду тартып турат. «Жоктун түбү жок болот» деп да айтылат, б.а. «жок» дей бергендин жогу көп болот. Болгонго каниет кылганга (бул позитивдүү ойлом) буйруганын көрөт.

Анда (бейан сезимде) пайда болгон ынанымдардын негативдүүлөрүн тазалоого камкордук көрүп жашаш

керек. Телевизордан, газетадан, журналдан ою чектелген, туура эмес ынанымдагы авторлордун (негативдүү маалымат камтылган) чыгармаларын көрүп (окуп), ага ишенип алгандар, туура эмес ынанымдын рамкасынан чыга албай калышат. Мисалы: “Коррупция гүлдөгөн өлкөдө адам кантип бактылуу болсун?”, “Ийгиликке жетиш үчүн эгоист болуш керек”, “Жарды мамлекетте жашаган адам кантип жарысын” ж.у.с. ынанымга келгендердин келечеги кең болбайт. Мындаи ынанымдан куттуула мисал катары орус элинин «Жыланы жуткан дыйкан» жөнүндө жомогун айта кетели. Дыйкан кожоюндуң үйүнө келсе, ал шорпо берет. Шорпону ичиш жатып дыйкан кашыкта кичине жылан бар экендигин көрөт. Кожоюнду капа кылбаш үчүн шорпону (жыланы менен) ичиш салат. Бир нече убакыттан кийин ооруп калган дыйкан кайра кожоюнга келет. Кожоюну ошол эле бөлмөгө киргизип, даары куюп берсе, кашыктан баягы жыланды көрөт. Эми ал айтууга аргасыз болот. Кожоюн түндүктө (үйдүн төбөсүндө) илинип турган жааны көрсөтөт. Көрсө жаанын кашыктагы сүрөтү жылан сыйктуу көрүнөт экен. Дыйкан дарыны ичпей чыгып кетет, бир күндөн кийин оорудан айыгат. Ошол сыйктуу эле дүйнө, коом жөнүндөгү чектелген көз караш, туура эмес ынаным кыялышында «жылан жутуп алган» дыйкан сыйктуу адамга терс аракетин аткара берет. Анын арты – рухий кризис. Адам ынанымы, ою, көз карашы туура эмес экендигин түшүнгөндө гана аңдын терс аракети токтойт.

Адамдын бардык проблемасынын автору - өзү, б.а. өзүнүн ынанымы, ою, ишеними же көз карашы. Адамдын азында туура маалымат пайда болсо, турмушунда жаңы реалдуулук пайда болмок. Чичиков. Хлестаков ж.б. сыйктуу терс каармандар катышкан адабияттарды



окүй бергендөр, «Жакшы адам (дос) табуу кыйын» деген жыйынтыкка келет. Натыйжада эч ким менен таанышкысы келбей калат. Анткени анын «ынанымы» бар. Ал өзүнүн күнөөсүн сезбейт. Чындыгында ынанымы туура эместигин билбейт. Оң каармандар катышкан, достукту даназалаган адабияттарды окуса, ынынымы өзгөрөт.

Адамга туура эмес ынанымын туура ынанымга, чектелген көз карашын чектелбөгөн көз карашка өзгөртүшү, ошого жараша аракети, аны ийгиликке алып келип, турмушунда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, өзгөрүүлөрдү жаратат (Т.Бьюзен). Адамдын мээси адат боюнча аракеттенет. Эгерде өспүрүм өзүнүн мээсинде чектелген көз карашка, туура эмес ынанымга орун берип койсо, аны «тазалаш» үчүн карама-карши позитивдүү ойду кайра-кайра кайталоону сунуш этүү керек. Бир мезгилде эски ынаным толук тазаланганда адам башкача сүйлөй баштайт. **Элдин ийгиликке жетишпегендигинин, жардылыктын себеби, алардын ынанымынын туура эместиги, көз карашынын чектелгендиги, оюнун проблемалуулугу менен түшүндүрүлөт. Аңдагы туура эмес ынанымды тазалоо – акылдын гимнастикасы, адептик аң-сезимдүүлүкту өнүктүрүүнүн татыктуу каражаты.**

Миллиондогон адамдар өзүнүн азыркы абалы менен канаттанышат. Кыргыздандыктар да канаттанышат. Ошондуктан аны өзгөртүүгө аракеттенишпейт. Алар «жашоо оор», - деген сыйктуу ынанымга орун берип коюшкан. Мындай ынанымдагы адамга жашоо кыйын. Андан көрө “жашоо керемет” - деп ойлосо, кыйынчылыксыз күн көрмөк.

3. Бышыктоо. 1-көнүгүү (10 мүн.)

Максаты: окуучуларды туура эмес ынанымды туура ынанымга, ырастоого алмаштырууга машыктыруу.

Мугалим. Балдар, силер туура эмес ынаным адамдын проблемасынын булагы экендигин түшүндүңөр. Азыр мен силерге туура эмес ынанымды айтам, силер ага альтернативалуу туура ынанымды ойлоп тапкыла. “Жүз жолдошуң болгуча, жүз сомуң болсун”.

Күтүлүүчү жооп: Жүз сомуң болгуча жүз жолдошуң болсун.

Мугалим: Дос күтүү кыйын.

Күтүлүүчү жооп: Кыйынчылыгы жок эч нерсеге жетишпейсін, кыйынчылыкты жеңип дос күткөндөр көп, мен да кыйынчылыкты (бүйрүса) жеңем.

Мугалим: Жамандын жолдошу көп, жаңына пайдасы жок.

Күтүлүүчү жооп: Жолдош таппаган эр азат, жолдошу көптүн колдоочусу көп.

Мугалим: Эми балдар, чектелген ынанымды туура жаңы ынанымга которууга карата көнүгүү сунуш этели (Р.Стоун).

Чектелген ынаным

1. Менин колуман эч нерсе келбейт.
2. Менин мүмкүнчүлүгүм чектелүү.
3. Турмуштан орун табуу кыйын.
4. Мен эмне кылаарымды билбейм.
5. Мен жөндөмсүзмүн.
6. Мен жаман мезгилде жашап жатам.
7. Кыргызстандын экономикасы начар, оңолгончо көп бар.
8. Менин өзүмө ишенимим жок

Күтүлүүчү жооптор

1. Аракет кылгандын иши илгерилейт.
2. Элдин баары чамасына жараша оокат кылышат.
3. Издеген табат, сураган алат.
4. Элдин баарынын билгенден билемэлдүйлүгүмдү аныктай элекмин.
5. Мен эмнеге жөндөмдүүлүгүмдү аныктай элекмин.
Аны Кудай буйруган күнү аныктайм.
6. Ар бир мезгилдин өзүнчө артыкчылыгы бар.
7. Мындан да начар абалдан эл өткөн, мындан да буйруса өтөбүз.
8. Өзүнө абсолюттуу ишеним эч кимде болбойт.

Мугалим: жадыбалды жаттап калыш үчүн көп жолу кайталаш керек. Ошол эле сыйкуу позитивдүү ойду да кайталаш керек. Адам маанайы көтөрүлүп, чоң кубанычка келсе да, андан ары аракеттенбесе, баягы эски ынанымга кайрылып келерин унутпагыла. Жаңы ой, ынаным, идея жаңы себилген урук, олтургузулган көчөт сыйкуу, сугарып азыктандырып турбасаң куурап калат. Ошол эле сыйкуу жаңы ой, ынаным аң-сезимде терең «отурукташ» үчүн (бир айдан үч айга чейинки) мезгил керек. Ошол убакта күнүгө 10-15 минут жаңы ойду кайталап туруу керек.

4. 2-көнүгүү (10 мүн.)

Максаты: Негативдүү ынанымды жаңы ынанымга алмаштырууга машыгуу.

Мугалим: Сиздин көкүрөгүнүздү

өйүгөн көйгөйлүү ынанымды жазыңыз. Ага тиешелүү сезимдерди козгогон ой формаларын жазып чыгыңыз. Эми аларды кунт коюп окуп, бул чектелген ынаным эмеспи деп ойлонунуз. Демек буга карама-каршы позитивдүү ынаным болушу мүмкүн. Болгондо да бир нече варианттуу болушу мүмкүн. Алардын баары тура эмес болушу мүмкүн, бул маанилүү эмес. Сиз ынанымыңыздын чектелүү экендигине көзүңүз жетсе, биринчи кадамды жасаган болосуз. Эгерде туура изденсөнүз мындай процесстен көп нерсени түшүнөсүз. Ар бир негативдүү ынанымдын каршысында жаңы ырастоо жазыңыз. Мисалы, Бишкекте жумуш табуу кыйын. Бул ынаным адамдын аракетин чектейт. Эми буга каршы жаңы ырастоолордун бир нече вариантын жазалы.



Күтүлгөн варианттар:

- жумушка орношуунун жолдору көп;
- жумуштан көп неме жок, көп акы төлөнүүчү жумуш аз;
- болгон жумушка каниет кылып иштей турсам, дагы буйруганы болоор;
- балким мен издеген жумуш табылып калгысы бардыр (ушу сыйктуу бир нече вариант ойлоп табыңыз).

5. Жыйынтыктоо (5 мүн.)

Жогоруда көрсөтүлгөн техниканы пайдаланып, ынанымыңызга түзөтүү киргизгиле. Ай сайын ынанымдын позитивдүүлүгүн текшерип, аларды иретке келтирип турган адам позитивдүү ырастоолордун көбүн иштеп чыгат. Аларды кайталоо аркылуу ой ынанымга айланат. Бул аракет кийин ишиңиздин ийгиликтүү болушуна өбөлгө болот. Жаңы ынанымды бышыктап, ан-сезимде «отуруктاشтырып» өнөкөт ойго айландырбаса баштапкы ынаным кайрылып келерин унупагыла.



Сабактын темасы:

ОПТИМИСТИК КӨЗ КАРАШТЫ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН МААНИСИ, ПЕССИМИЗМДИН ЗЫЯНДУУЛУГУ

Сабактын максаты: Окуучуларга оптимисттик көз карашты калыптанышынын маанисин, пессимизмдин зыяндуулугун түшүндүрүү. Пессимисттик көз караштан куттуула га окуучуларга жардам берүү, оптимисттик ой жүгүртүүгө жетишүүнүн жол-жоболорун үйрөтүү. Оптимисттин жана пессимисттин ой жүгүртүүсүн, логикасын, турмуштук философиясын, пессимизмдин себебин түшүндүрүү.

Сабактын жабдылыши: Доскада “Дүйнө оптимисттерге таандык, пессимисттер – болгону дүйнөнүн байкоочулары”-деген Франсуа Гизонун сөзү, “Адамдын эмоционалдык абалы анын көз карашынан, ынанымынан, багытынан көз каранды, оптимисттер маанайы жакшы жүрүшөт, пессимисттер бүт элге (баарына) нааразы болушат”-деген С.Ключниковдун сөзү жазылган.

Сабактын планы:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу	5 мүн.
2.	Лекция	15 мүн.
3.	Бышыктоо. 1-көнүгүү	10 мүн.
4.	2-көнүгүү	10 мүн.
5.	Жыйынтыктоо	5 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

- 1. Уюштуруу (5 мүн.)**
- 2. Жаңы тема (15 мүн.)**

Максаты: оптимизм, пессимизм жөнүндө түшүнүк берүү. “Оптимизм жана пессимизм (латын: *optimus* –эн жакшы, *pessimus* – өтө начар) – келечек тууралуу бири-бирине карама-каршы көз караштардын системасы. Азыркы мезгилде депрессия (турмуштан убайым тартуу, көнүлү чөгөт болуу) дартына чалдыккан балдардын саны көбөйүүдө. Психологдор депрессияны

пессимисттердин проблемасы дешет. Депрессия – адамдын көз карашы, дүйнө таанымы менен байланышкан проблема. Пессимисттик көз караштан кутулбаган балага депрессия дартиянын куткарууга (айыгышына) жардам берүү кыйын. Азыр биз силерге жардам берүү максатында пессимисттик көз караштагы окуучунун өзүнө (көз карашынын) зыянын, оптимисттин логикасынын, ой жүгүртүүсүнүн артыкчылыгын баяндамакчыбыз.

Оптимист келечекке ишенет, жамандыкты жакшылык, адилетсиздикти адилеттүлүк жеңет деп караса, пессимист

буларга ишенимсиз карайт. Биринчиси жамандык менен жакшылыктын күрөшүн тарыхый ыраттуулукта алып чечмелесе, экинчиси дүйнөнү козголбос, катып калган кубулуш сыйктуу чечмелейт. Кыргыз элинде келечекке оптимисттик да, пессимисттик да көз караштар болгондугун фольклордук материалдар ырастайт. Эмгектенген эл келечекке жаркын үмүт менен караган” (Кыргыз совет энциклопедиясы).

Классты эки топко бөлүп, биринчи топко: “**пессимист деген ким?**”, экинчи топко: “**оптимист кандай болот?**” – деген суроо коюлат. Окуучуларга текст таратат.

1-топ (текст окуйт). Пессимисттер – “бул жарык дүйнөдө баары жаман жакка бара жатат”, -деп ойлошот, дүйнөнү караңгылык баскан, турмушту кайгулуу жашоо деп түшүнүшөт. Пессимисттер – инфантилдүү (өзү чоңойсо да, ой жүгүртүүсү баланыкындай өспөй калган) адамдар.

2-топ. Оптимист деп – бардык болуп жаткан окуяны жагымдуу кабыл алган адамды түшүнөбүз, ал ар бир өзгөрмөлүү окуяны иш оң жагына ооду деп ойлойт. Оптимист – туура ынанымдагы адам.

1-топ. Пессимисттин коомду, жаратылысты сезүүсү начар, табийгатка жана адамдарга мамилеси жаман, жакшылыктан үмүтү үзүлгөн, маанийы пас жылдызы түшкөн, ишинин ийгиликтүү болушуна ишеними жок болот. Алар муңайыңы, сабыры суз адамдар болушат. Адамдын жашоосун маанисиз, маңызсыз деп түшүнүшөт. Инжилде (Ветхий завет) меланхolia пессимизмдин патологиялык формасы деп айтылган.

2-топ. “Оптимизм деген бул – үзгүлтүксүз процесске ишенүү, ишинин акыбети ийгиликтүү болусун күтүү, жакшылыктан үмүттөнүү, жашоодон жагымдуу жагдай күтүү. Оптимизм – диний, метафизикалык иретте дүйнө кандай болсо, ошондой кабыл алуу керек деген ынаным. Турмушта ар кандай жагдай болушу мүмкүн, бирок бул дүйнө бардык болгон дүйнөлөрдүн жакшысы, жер жүзүндө турмуш ақыл-эстүү уюштурулган, жогорку ақыл- эске баш ийет”-деген маанийдагы көз караш (Евгений Пятаков: Право на оптимизм и как его отстоять. Народное образование №7 2009).

1-топ. Пессимизм жана оптимизм дүйнөнү түшүнүүнүн өзгөчө ықмалары, ой жүгүртүүнүн өзгөчө стилдери, социалдык жана жеке турмуштагы окуяны божомолдоо, баалоо, анализдөө.

2-топ. Оптимизм жана пессимизм – адамдын ички дүйнөсүнүн абалы, базалык ынанымы, жашоодогу логикасы, карманган жолу. Адамдын карманган көз карашы негизинен бала кезде калыптанат, айрым пикир кийин келет. Оптимизм, пессимизм да көбүнчө бала кезде калыптанат, айрым адамдарда кийин өзгөрөт.

1-топ. Адам туура (же туура эмес) калыптанган ынанымына, көз карашына, ишенимине жараша туура (же туура эмес) ой жүгүрттөт, ал ою аркылуу туура (же туура эмес) аракет кылат. Туура ой жүгүрткөнү - оптимист, ал оң натыйжага келет. Туура эмес ой жүгүрткөнү – пессимист, ал проблемага, терс натыйжага келет.



3. Бышыктоо. 1-көнүгүү (10 мүн.)

Максаты: пессимизмдин, оптимизмдин себептерин түшүндүрүү.

Мугалим. Өспүрүмдөрдүн арасында баңги зат колдонгондор, ар кандай сектага киргендер, экстремисттик топторго кошулгандар, спирт ичимдик ичкендер, токсин (уу зат) жытtagандар да бар. Алар оптимист болушу мүмкүнбү?

- Жок.
- Эмне үчүн?
- Алар регресс жолунда жашагандар.

Терс жолго түшүп кетишкендөр, туура эмес ой жүгүртүшөт. Көз караштары туура эмес калыптангандар, жаман адаттары бар адамдар, регресс жолго түшкөндөр оптимист болушпайт.

– Туура айтасың, регресс жолуна түшкөндөр качандыр бир мезгилде турмуштан ийгиликтен үмүтү үзүлүп депрессияга келишет.

Мугалим. Пессимизмдин дагы кандай себептерин билесиңер?

– Жалкоолук, ниетинин таза эместиги, аракетсиздик, жашоосу туура эмес уюштурулган, маанисиз сөздөрдү сүйлөгөн, көз карашы туура эмес калыптанган адамдар бар. Ичкиликтин айынан деградацияланып (начарлап, кээри кетип) жаткандар бар. Ишеними, ынанымы, багыты туура эмес адамдар бар. Алар качандыр бир мезгилде пессимизмге келишет. Оорулуу адамдар башкаларга “вирус” жугузган сыйктуу, пессимисттер элге пессимисттик ойлорду жугузуп турушат.

Мугалим. Пессимисттик идеялар кандай болот?

1-топ. “Бардык адамдар жаман, митайым болушат”, -деген ой пессимистердин ою. **Аракети:** этият болот, сактанып жашайт, бардык

адамдарга мамилеси агрессивдүү болот, бардык адамдардан жаман кылыш-жорук, акмақчылық, чыккынчылық күтөт. Натыйжасы: ою агрессивдүү, жүрүштурушу тартипсиз, аны курчаган элдин ага карата мамилеси жаман болот. Мындай мамилени пессимист элдин жамандыгынын далили катары түшүнөт.

Мугалим. Оптимисттик идеялар кандай болот?

2-топ. “Эгерде бул жашоодо ийгиликке жетишкиң келсе, билим алуу, изденүү, ойлонуу, аракет кылуу керек-деп ойлошот. **Аракети:** максатка жакыннатуучу билим издейт, адамдар менен мамиле түзүүгө аракет кылат, талықпастан иштейт, ар кандай амал колдонот. Натыйжасы: материалдык баалуулуктарды өндүрөт, рухий жактан өнүгөт, максатына жетет.

Мугалим. Пессимисттик көз караштын зыяндуулугу жөнүндө эмне билесиңер?

Күтүлүүчү жооптор:

- пессимисттин жогорку максаты жок болгондуктан өнүгүүгө аракеттенбейт;
- жакшылыктан үмүтү үзүлгөн, ындыны өчкөн адам башкаларга үмүтсүз ойлорду салат;
- жакшылыктуу философиясы жок адамдар жакшы ой айтууга жөндөмсүз болушат;
- пессимисттер өнүгүү жолуна түшкөн эмес, коомдун өнүгүүсүнө алгылыктуу салым кошпойт;
- айрым балдар бир жолу кызыкчылык үчүн байкап көрөм деп баңги зат колдонушат, акырындан отуруп баңги болуп кетиши мүмкүн, пессимисттик ойлор адамды ичинен тузакка түшүрөт;
- аны чакырган уюмdu “жөн эле” (угуп коюш үчүн) барып угат, аナン ал уюмга жакшы-жаманын ылгабай кирип кетет;
- мыйзамга каршы саясий аракети бар

коомдук бирикмелерге, деструктивдик уюмдарга киришет;

—андай коомдогу, бирикмеги жаштар аң-сезимдүү түрдө же бейан (өзү түшүнбөй) элге зыян келтирүүгө аракет жасашат; пессимизмден кутула албагандар депрессияга келишет;

—алар өздөрүнүн идеясынын келечеги жок экенин билишет, бирикмелеринин качандыр бир мезгилде бүлгүнгө түшөөрүн да, анын келечеги жок экенин да билишет, бирок өзүнүн “идеясы” үчүн күрөшкөн адам сыйктанып, аракетин уланта беришет. Ошентип коомдун өнүгүшүн артка тартып турушат.

Мугалим. Биринчи жылы буудай эгип жаткан адам оптимист болобу? Буудайдын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу ыкмаларын өздөштүргөн, жыл сайын дыйканчылык кылган, аракетчил адам оптимист болобу?

—Экинчи адам оптимист болот.

Мугалим: Мектепте жана жогорку окуу жайда жакшы окуган, жергиликтүү басма сөздүн (дубал газета, радио берүү ж. б.) ишине активдүү катышкан, дүйнөлүк адабий мурастарды, жалпыга маалымдоо каражаттарын үзбөй окуган, өз билимин системалуу өркүндөтүүгө, адебин жакшыртууга аракеттенген, рухий өнүгүү жолундагы журналист оптимист болобу же пессимист болобу?

—Оптимист болот.

Мугалим: Мектепте начар окуган, акчанын күчү менен институтка өткөн, аны эптеп-септеп бүтүргөн, чыгармачыл аракети жок журналисттик факультеттин бүтүрүүчүсү оптимист болобу же пессимист болобу?

—Пессимист болот.

Мугалим: Оптимисттик духтагы кандай макал-лакаптарды билесиңер?

Күтүлүүчү жооптор. “Өлбөгөн алтын аяктан суу ичет”. “Саргара жортсон кызара бөртөсүн”.

Мугалим. Пессимисттик духта айтылган макал-лакаптар барбы?

Күтүлүүчү жооптор. “Өйдө тартса өгүз өлөт, ылдый тартса араба сынат”. “Дөөлөтүнө да ишенбе, мээнетине да ишенбе”. “Бири кем дүнүйө”.

4. 2-көнүгүү (10 мүн.)

Максаты: пессимисттин логикасын, философиясын түшүндүрүү. Мугалим. Пессимисттин логикасына көнүл бөлөлү. Орто билимдүү кыз “А” өз классташына турмушка чыкмак болду. Ага жогорку билимдүү, турмушка чыкпай жүргөн жээни мындай деди: “Аялдар турмуштан жүдөп, жабыгып, чүнчүп жүрсө, сен турмушка чыгам дейсин. Азыр дипломдуулар жумуш таппай жүрүшөт, сенин диплому жок жигитин әкөөн кайда иштемек эленер? Иши жок кантип оокатыңар өтөт? Эй, “А”, турмушка чыкпай кое тур.” Бир караганда “В” туура эле айтЫп жаткан сыйктуу көрүнөт. Ал логикалуу ой жүгүртөт, бирок жер жүзүндө жогорку билими жок эле бактылуу жашагандар аз эместигин, жогорку билимдүү (кызматы бар) бактысыздар да боло тургандыгын унутуп койгон.

1-топ. Абитуриент экзаменде кекечтенип жакшы жооп бере албай койду. “Сен бир дагы сурого жооп бере албадың”- деди мугалим, бала үйгө келгенде маанайы пас абалда отуруп, китеп окуп, аны конспектилемек болду, бирок башына эч нерсе кирбеди. Ал мындай ойлоду: “Мен экзаменге даярданган болчумун, бирок кулап калдым. Мындан артык кандай даярданмак элем. Демек институтка өтө албайм, ПТУда окушум керек. Жаман окуган балдар менен окугум келбейт, алардын арасында окуу кызык эмес. Менин келечектеги жашоом кызык эмес



болот турбайбы. Мындай жашагым келбейт".

2-топ. Оптимисттин логикасына көнүл бөлөлү: "Мен бир нече окуу жайга документ тапшырайын. Бир нече экзамен тапшырып жатып тажрыйбага ээ болом. Кайсы окуу жайга өтүү ыктымалдуулугу жогору болсо, калган күчүмдү (убактымды) ошол окуу жайга өтүү үчүн жумшайм".

Мугалим. Эмне үчүн реалдуу турмушта формалдуу логика жакшы ой менен иш (операция) жүргүзбөй, негативдүү ырастоолор менен иш жүргүзөт?

Күтүүчү жооптор. Анткени негативдүү ырастоолор чындыкка жакын көрүнөт (мисалы, баарын акча чечет, таанышың болбосо ишке орношуу кыйын, сен аны кызматынан алып салбасан, анын сага зияны тийет). Пессимисттер негативдүү (терс) көрүнүштөрдү талашсыз факт сыйктуу сүйлөшөт. Ой жүгүртүүдө формалдуу логика (мээнин сол жарым шарынын иши) үстөмдүк кылган адамдар үчүн ал жөндүү, жүйөлүү көрүнөт.

Мугалим. Эгерде формалдуу логиканын негизинде турмуштан туура жол табуу кыйын болсо, эмне үчүн адамдардын көпчүлүгү өжөрлүк менен логикалык ой жүгүртүүнү карманышат?

Күтүүчү жооптор. Анткени негативдүү прогноздор (алдын ала айтылган сөздөр) ойлонгандой келип чыгат, адам өзүн жаман окуянын болушуна (ишенип алып) өзү программалап коет да, ал окуянын болушун күтөт.

Окуучу: Мени математик мугалим артыман калбай тажатты, мен кантитип оптимист боло алмак элем?

Мугалим: Оюнду жакшы ой формасына айландырганды үйрөн. Мисалы, математикадан берген эжеңер силердин билимдүү болушунарды каалайт, ошондуктан артыңан калбай аракеттенип жүрөт. "Мен эже ойлонгандой билимдүү болсом жакшы болот эле. Эже, сиздин тилегиниз ишке ашсын" - деп ойлон. Эми оюна келген сайын ушул ойду кайтала, анан аракеттен. Тилекке каршы оптимисттик ойлорду ойлоп табуу кыйын. Позитивдүү идеяны колдоочулар (позитивисттер) негативдүү ойду автоматтуу түрдө кууп чыгып, анын ордуна позитивдүү ой ойлоп табууну сунуш этишет. Россияда, АКШда ошентебиз деп, болгон акчасын өндүрүшкө салышып, турмуштан қүйгөн адамдар болгон.

Окуучу: Пессимисттердин дагы кандай сапаты болот?

Мугалим: Пессимисттер - өз каалоолорунун туткунунда калышат. Бүгүн конокко баргысы келет, эртең плейер алгысы келет. Бир күнү Гавай аралына барууну эңсейт. Каалаганы орундалбай калган күнү ал дүйнөнү караңы түстө көрөт. Пессимист - энерговампирдин (энергия соргучтун) жеңил олжосу. Энерговампир пессимистти манипуляциялайт. Пессимисттер өзүнүн инфантилдүүлүгүнүн натыйжасында азап чегишиет. Реалдуулук менен бетмебет келгенде дүйнөдөгү тоскоолдуктарды көрүп, "шок" болушат. Дүйнө ушундай жаман деп ойлошот.

Окуучу. Пессимизмдин дагы кандай себеби болушу мүмкүн?

Мугалим. Саат 9-10го чейин уктап жаткан, аракетсиз жалкоо балдар депрессияга, апатияга чалдыгышат. Аларда көнүл калуу, иренжүү, коркуу, шектенүү, ачуулануу сезимдери үстөмдүк кылат. Жагдайды туура эмес

түшүнгөндүктөн алар туура чечим таба алышпайт, турмушунда эч нерсе өзгөртө албайт. Эртең менен эрте туруп жуунбаган адамдын аң-сезими таза эмес болот, аны тазалаш үчүн эрте туруп, жуунуп, өз пайдасын ойлобой, элге, жакындарына жакшылык тилеш керек. Таңқы акыл-эс кечки акыл-эстен эки эсे продуктивдүү болот. (Торсунов О.Т. Законы счастливой жизни. М.2003).

Окуучу: турмушта жолу болгондорго оптимист болуу оңой.

—Ошентип ойлогондор да бар.

—Канчалык аракет кылса да, оптимист боло албай жүргөн балдар бар. Алар кантиш керек?

Мугалим. Адегенде реалисттик ой жүгүртүүгө етүш керек. Аны үчүн дүйнө кандай болсо, ошол абалында сүйүү керек. Ошондо пессимист бала реалистке өтөт.

Окуучу. Турмушта кыйынчылык көп болуп жатпайбы?

Мугалим. Вьетнамды Америка бомбалап жаткан кезде, Японияда бомба жарылган кезде абал мындан да кыйын болгон. Адамдын жашап кетишине шанс (мүмкүнчүлүк) аз болгон. Ошого карабастан адамдар жашап кетишкен. Биздеги кыйынчылыктар алардынан көп эмес. Буйруса биз да жашап кетебиз.

Окуучу. Эже, адамдын жашап кетишине кандай ойлор жардам берет?

Мугалим. Дүйнө жүзүнө белгилүү психотерапянын “логотерапия” (мааниси бар терапие) деп аталган мектебинин түзүүчүсү Виктор Франкл фашисттик Освенцим лагеринде болгон. Концлагерде фашисттер көптөгөн адамдардын духун сындырышкан. Андай шартта көптөгөн адамдар пессимизмге моюн сунушкан. В.Франкл өз теориясындагы базалык идеяны ошол жерден баамдап түшүнгөн жана формулировкалаган. Көптөгөн

адамдардын жашап кетишине ошол идея себеп болгон. Идеянын кыскача мааниси мынданай: “Эгерде адам эмне үчүн чыдаш керек экендигин билсе, кандай гана кыйынчылык болбосун чыдап жашап кете алат”. Лагердегилердин көпчүлүгү арыктап, алы кеткен, эркинен ажыраган адамдар эле. Эттеп адептик жактан пас абалга жетпеш үчүн аракеттенген индивиддер болушкан. Буларды шартка адекваттуу эмес мамиле кылган оптимисттер деп атоого болот. Анткени адамдарды кырып жаткан шартка карата алар логикалуу эмес ойлонушкан. Туткундар: “Эгер лагерден чыksam, китеп жазам, согуштун азырынан жоголгон баламды табам, ага билим берем, үй курам ж.б.у.с.” ойлорду ойлошкон. Алардын шарты менен азыркы пессимисттердин шартын салыштырууга болбайт. Биздин пессимист окуучулар зардануудан уялса болот. Оңолbos пессимисттер тегерегиндеги адамдарга пессимисттик ойлорду жугузушат. Ал капалуу ойлорду өндүрүп жашайт. Башкалардын жашоосун азапка айландырат.

Окуучу. Алысцы жолго чыгаарда пессимист кандай ойлонот?

Мугалим. Ал болжолдуу чыгымдарын эсептейт, кошумча чыгым болушу мүмкүн деп, керектүү суммадан бир аз көбүрөөк акча алат. Проблемага кезиксе, эч кандай аракет кылбайт. Анын аракетсиздигинин “негиздүү себеби” (пессимисттик ой) бар. Анын ою логикага негизделгендиктен акчасын үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк болсо да, ал эч нерсе кылбай философтоно берет. Натыйжада бардык акчаларын жок кылып коёт. Л.Н.Толстой пессимистке: “Эгер сага дүйнө жакпаса, өзүндүн нааразылыгың менен компойбой, башкаларга жолтоо болбой кет”, - деген. Эми сабакты жыйынтыктайты.



5. ЖЫЙЫНТЫКТОО (5 мүн.)

Мугалим. Оптимисттик ой, эч кандай аракетсиз ишке ашабы? (жок). Кандай жол менен оптимисттик ойго жетүүгө болот? (билим, амал, аракет). Пессимисттик ойдон кантит кутулса болот?

—Ойго келген нерсени кагазга түшүр, (пессимисттик ой болсо,) ага карама-карши (оптимисттик) ой ойлоп тап, амал изде, эми аракет кыл. Дагы кандай аракет керек?

Бири-биринерди жакшы ойго салуучу сөз айта жүргүлө, жакшы сезим туудуруучу көз караш, ишаарат кылууну унупагыла, ынанымы терс болсо, аны өзгөртүү керек, талықпастан эмгектенүү, билим алуу, тартипти ондоо керек, жаман адаттардан кутулуу керек, өнөр үйрөнүү, турмуштан ордун издөө керек. Оптимисттик көз караштагы, жигердүү, рухий өнүгүү жолундагы адамдар менен мамиле түзгүлө. Пессимисттерден (араккечтерден, кылмышкерлерден, баңгилерден, бекерпоздордон ж.б.) оолак болгула. Уйку алдында көңүлдүн тынч, уйкунун нормалдуу болуусуна камкордук көргүлө. Табыгий, жаңы, бузулбаган азыктар менен тамактанып, консерванттарды, бузулган тамактарды жебегиле. Башкаларга жардам берүү аркылуу да оптимисттик сезим адамга келет. Адамдар сага кандай мамиле кылышын кааласаң, адамдарга ошондой мамиле кылуу керек. Ойдун тазалыгын, сөздүн тууралыгын сактоо, адебинди көзөмөлдөө керек. Эсиндерде болсун, оптимист алдына жогорку максат коёт, максатка жетүүнүн жолдорун издейт, ал жолдордун бири да ийгиликке алыш келбесе, башка ықмалар жөнүндө ойлонот, аны сынап көрөт, иши онунан чыкпаса, сабыр кылат, талықпастан эмгектенет, ошентип чыгармачыл аракет

ишке ашат. Оптимисттер демилгелүү болушат. “Демилгесиз эч качан улуу иш аткарылбайт”. Р.Эмерсон.

Сабактын темасы:

КОРРУПЦИЯ ДЕГЕН ЭМНЕ?

Мен таза болсом, сен таза болсон, коом да таза болот.
Исхак Раззаков

Сабактын максаты:

- Коррупция жана анын пайда болуу формалары жөнүндө маалымат берүү;
- Коррупциянын коомчулуктун өнүгүшүнө жана өзүнчө бир адамдын жашоосуна болгон таасирин окуучулар менен талкуулоо.

Сабактын милдеттери:

- Окуучулардын мыйзамга каршы келген жана укук бузуу иш-аракети катары каралган коррупцияга болгон терс мамилесин калыптандыруу;
- Окуучуларды коррупция менен күрөшүү жолдорун көрө билүүгө үйрөтүү.

Көректелүүчү ресурстар: ватмандар, маркерлер.

Сабактын планы:		Убакыт
№	Көнүгүү	
1.	Көңүлдү буруу	7 мүн.
2.	Көнүгүү «Карусель» жана казустарды карап чыгуу	25 мүн.
3.	Мини-лекция	3 мүн.
4.	Жыйынтыктоо	10 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Көңүлдү буруу (7 мүн.)

Максаты: коомчулукта коррупциянын ар түрдүү пайда болуу жолдорун карап чыгуу аркылуу окуучулардын көңүлүн сабактын темасына буруу.

Мугалим: «Балдар, бүгүн биз силер менен актуалдуу теманы, жашообузда тилекке каршы тез-тез жолуктурган көрүнүштү карайбыз. Эмне жөнүндө сөз боло тургандыгын түшүнүү үчүн биринчиiden, келгиле «биздин теманы» мүнөздөгөн формаларды жана пайда болуу жолдорун табалы. Азыр мен доскага (ватманга) сөздөрдү жазамын,

ал эми силер аларды укканда башка дагы кайсы сөздөр менен элестетсе боло тургандыгын айтасыңар.

- Пара;
- Сатып алуу;
- Кыянаттык кылуу;
- «Телефондук укук» (окуучулардан телефондук укукту кандай түшүнө тургандары боюнча сурасаңар болот: телефондук укук - коммуникациялык байланыш, көбүнчө телефон аркылуу берилген официалдуу эмес, мыйзамга туура келбеген буйруктар, талаптар, шарт коюулар);
- Опузалап (коркутуп) алуу;
- Белек.



Мугалимге сунуш: Окуучулар бул сөздөрдү «коррупция» деген сөз менен элестете тургандыгын айтышкандан кийин, «коррупция» түшүнүгүнө өздөрүнүн аныктамасын берүүсүн өтүнүңүз. Окуучулардын жоопторун угуу менен алар коррупцияны кылмыштуулук же материалдык байлыкка жетүү жолу катары карап жатышканына же андай эместигине көңүл буруу керек.

Официалдуу булактардан алынган коррупция түшүнүгүнүн аныктамасы жазылган плакатты ачып көрсөтүнүз (коррупциянын аныктамалары көп, улуттук мыйзамдан жана эл аралык нормалардан алынган эки аныктаманы карап чыгабыз).

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык: «Коррупция - бийликтик ыйгарым укуктарга ээ болгон бир же бир нече кызмат адамдарынын айрым адамдар же топтор менен материалдык, кандай болбосун, башка жыргалчылыктарды жана артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу, ошондой эле, алар тарабынан бул жыргалчылыктарды жана артыкчылыктарды жеке жана юридикалык жактарга берүү, коомдун же мамлекеттин кызыкчылыктарына коркунуч түзүүчү укукка каршы туруктуу байланыштарды түзүүдө атайылап жасалган жосун».

1978-жылы 17-декабрда БУУнун Генералдык Ассамблеясы тарабынан кабыл алынган укук тартиппи колдоо үчүн кызмат адамдарынын жүрүм-турум Кодексине ылайык: «Коррупция-милдеттерди аткарууда кандайдыр бир аракеттерди аткаруу же аткарбоо, же алынган, же берилген белектердин, сөз берүүлөрдүн, ар дайым мыйзамсыз алуунун жыйынтыгындагы аракеттер же аракетсиздик».

Официалдуу коррупция менен күрөшүү күнү - 9-декабрь БҮУ тарабынан бекитилген.

Мугалим: Эгерде бул Кылмыш – жаза кодексиндеги аныктаманы көңүл буруп окусак, «коррупция» атайылап жасалган жосун катары мүнөздөлөт (мындайча айтканда, адам алдын ала эмне жасап жатканын билген жана түшүнгөн), «системалык байланыш» кызмат адамы жана үчүнчү адамды ортосундагы мыйзамсыз пайда алуу максатында. Пайда ар түрдүү болот: акчалай, материалдык нерсе катары, кызмат көрсөтүү, мүлкүү өткөрүп берүү, белектерди берүү ж.б. Мыйзам тарабынан 8 жылдан 15 жылга чейин мүлкүү конфискациялоо менен эркинен ажыраттуу каралган. Коррупция биздин жашообузда кандай пайда болот, бизге кандай таасирин тийгизе тургандыгы боюнча мындан ары сiler менен талкуулайбыз.

Мугалимге сунуш: Окуучулардан «жасабоону-аткарбоону» кандай түшүнө тургандарын сураңыз. Мисал катары төмөндөгүдөй жооптор болушу мүмкүн: дарыгердин ооруулуга жардам көрсөтүүдөн баш тартуусу, милиционердин кылмышкер ага төлөп койгондугу үчүн кылмыш ишин козгоодон баш тартуусу ж.б.

2. Карусель: «Коррупция, анын пайда болуу формалары, кесепттери» (25 мүн.)

а) Окуучуларды 4 топко бөлүнүз (сиз аларды бириңчи, экинчи, үчүнчү.... деген принципте бөлүнөөрүн айтсаныз да болот);

b) Маркерлерди жана алдын ала төмөндөгү тапшырмалар менен даяр болгон ватмандарды таркатып бериниз:

- **1-топ.** Коррупциянын кандай себептери бар?
 - **2-топ.** Коррупциянын кандай пайда болуу жолдорун билесинер?
 - **3-топ.** Адам үчүн коррупция кандай кесептөрөгө алып келет?
 - **4-топ.** Мамлекет үчүн коррупция кандай кесептөрөгө алып келет?
 - **5-топ.** Коррупция менен кандай күрөшсө болот?
- c) Иштөө эрежелерин топторго түшүндүрүнүз:
- Үч мүнөттүн ичинде топтор ватманда өздөрүнүн жоопторун жазуулары керек;
 - Мугалимдин белги берүүсүнө карай ватмандарды saat жебесине карата 2 мүнөттүн ичинде өздөрүнүн жооптору менен толукташ керек;
 - Мугалимдин белгисине карай топтор ватмандарды дагы кийинки топко беришет.
 - Ар бир топ өздөрүнүн алгачкы ватмандарын алганда гана топтордо иштөө токтойт.
- d) Топтордо иштөө бүткөндөн кийин аларга эч нерсе кошумчалап жазбоосун жана жоопторун презентациялоосун айтыңыз. Биринчи топ презентациясын баштайт жана ошентип кезеги менен чыгышат (ар бир топ үчүн 2 мүнөт убакыт берилет);
- e) Мини-лекция жана жалпы талкуулоо аркылуу сабакты жыйынтыктаңыз.

3. Мини-лекция (3 мүн.)

Мугалимге сунуш: Лекция учурунда окуучулар ватманда көрсөткөн жоопторго дагы таяныңыз. Коррупциянын негизги себептерине алардын пайда болуу формаларына, адамга, класста

олтурган ар бир окуучуга, дегеле жалпы мамлекетке коррупция кандай негативдүү таасир бере турганына алардын көнүлүн бурунуз. Коррупцияга каршы турду мүмкүн эмес болгондой болсо дагы, ага милдеттүү түрдө каршы күрөшүүбүз керектигин белгилеп кетиңиз.

«Биз көргөндөй эле коррупция саламаттыкты сактоодо бар (акчаң жок болсо, татыктуу дарылоо болбайт же таптакыр дарыланбайт), билим берүүдө (колунда жоктор билим ала алышпайт, студенттер дипломдорду сатып алышат, квалификациялуу адистер жок), социалдык камсыздоодо, жашоонун бардык аспекттеринде бар, адамга жана мамлекетке терс таасирин тийгизет. Коррупциянын бир түрү болгон-бул саясий коррупция. Саясий коррупция - чоң мансаптагы кызмат адамдары мыйзамсыз түрдө мамлекеттик мүлкүү сатуу, пара алуу, атайын топтун кызыкчылыгын колдоо, бюджеттик каражаттарды уурдоо менен байышат. Коррупция материалдык жыргалчылыктарга жетишүүнүн жолу болуп калды, ошондой эле, башка адамдардын керектөөлөрүн жана кайгысын пайдалануу менен адамдар жоопкерчилики, уятуулукту сезбей калышты. Адамдар урууга бөлүнүп, жакындарын жана тааныштарын тажрыйбасы жана билими туура келбегенине карабай жумушка алышат.

Коррупция менен күрөшүү жөнүндө сүйлөп жатканда ар бир адам өзүнөн баштоосу керектигин окуучулар түшүнүүсү зарыл. Карасак, коррупциянын эки түрү бар: мажбурлоо жана ыктыярдуу. Кызмат көрсөткөндүгү үчүн бийлик органдарынын кызматкерлери мажбурлап акча талап кылышат: чек арада товарларды каттоо, документтерди, күбөлүк берүүдө,

жадагалса бир кичинекей баракты алууда. Үктыярдуу: Көйгөйлөрү аларга керектүү болгондой чечилиш үчүн жарандар өздөрү акча беришет. Эгерде, мажбурлаган коррупцияга дуушар болсок, коргонуу үчүн кайрылбайбыз жана ал акчаны төлөө менен тезирээк куттууга аракет кылабыз, ушундай нерселерди жасоо менен коррупцияны кайра өстүрүп жана аны колдоп жатканыбызы билдирибиз.

Эгерде, официалдуу статистиканы карасак Транспэренси Интернэшнл (Transparency International) эл аралык уому тарабынан өткөрүлгөн коррупциянын деңгээли боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 2014-жылы 176 мамлекеттин ичинен 136 – орунду ээлеген. Мындай рейтингдер статистикадан башка дагы, мамлекеттин алсыздыгын, экономикалык өнүгүү жагынан артта калгандыкты көрсөтөт, инвесторлор өздөрүнүн каражаттарын жумашшпайт, анткени акчаларынын сакталышына кепилдик жок ж.б.

4. ЖЫЙЫНТЫКТОО (10 мүн.)

Мугалимге сунуш: Төмөндө көрсөтүлгөн карточкалардагы мисалдарды бирден топторго таркатуу менен сабакты жыйынтыктаңыз, ар бир учурда кылмыштуулукка жол берүү эмнеге алып келе тургандыгына жооп берүүлөрүн айтыңыз.

❖ Айдоочу мас абалында жолдо жүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кыла турган мамлекеттик инспекциясынын кызматкерине пара берет. Ал кызматкер протокол жазып, айдоочуну токтоткондун ордuna акчаны алып, аны кое берди.

❖ Мамлекеттик кызматкер X., бейтаптарга акысыз бериле турган дары-дармектерди бөлүштүрүүгө жооп берет, алардын жарымын

менчик дарыканаларга андан ары реализациялоо, жогору баада сатуу үчүн жөнөткөн.

❖ Н. аттуу ооруулунун туугандарына негизги дарыгер бейтапка тезинен операция жасоо керектигин, бирок жалпы кезекти өтө «көп убакытта күтүү» керектигин ачык айтат.

❖ Кайрадан шайланган райондун администрациясы ар түрдүү кызмат орундарына өзүнүн үй – бүлө мүчөлөрүнөн, жакындарынан, досторунун арасынан койду.

❖ «Тилектештик» партиясынын мүчесү болгон кичинекей шаардын мэри шайлоонун астында шаарда башка партиялардын алгачкы бөлүмдөрүнүн ар түрдүү себептердин негизинде жабылышына жетишет.

Мугалимге сунуш: Төмөндө көрсөтүлгөн мисалдарды колдонуу менен окуучулардын жоопторун толуктап, сабакты жыйынтыктасаңыз болот.

❖ Жол транспорттук кырсыктарынын көбөйүшү, адамдын өлүмүнө чейин алып барышы мүмкүн, себеби айдоочу мас абалында айдаган, кырсыкка учурал, башкаларды дагы сүзүп кетиши мүмкүн ж.б.

❖ Экинчи учурда мамлекеттик мүлкүү уурдоо, мыйзамсыз кызмат абалынан пайдалануу, ал эми жөнөкөй элдин акысыз дары - дармектерге мүмкүнчүлүктөрү жок жана жогору баада сатып алуусу болуп жатат.

❖ Үчүнчү учурда дарыгердин шалаакылыгы, бейтаптын жашоосуна болгон коркунуч жана опузалап акча талап кылуу болуп жатат. Окуя көрсөтүп жаткандай эле мындай учурларда эгерде бейтап акча таба албай калса, өз убагында операция жасалбай калган болсо, анда бейтап дүйнөдөн кайтыши мүмкүн, жаракат же майып болуп калышы мүмкүн.

◊ Төртүнчү учурда дагы мыйзам бузулар, кадрдык саясат, бири-биринин айыбын жактоочулук, кызмат абалынан өз максаттары үчүн пайдалануу болуп жатат. Мыйзамдуулуктун жана тең укуктуулуктун принциптери бузулуп жатат.

◊ Акыркы окуяда дагы мыйзам принциптери, тең укуктуулук, плюрализм, адам укугу бузулуп жатат.

Мугалим: Бардык айтылган окуяларда мыйзамды жана адам укугун бузууга туура келген. Коррупция коомчулукту, адамды, мамлекетти кантит бузуп жаткандыгын биз көрүп жатабыз. Аны биз колго кирип кеткен тикенек менен салыштырсак болот, канчалык ал териде тура берсе, ошончолук анын көлөмү чоңоет жана кесепеттери жаман болот. Бүгүн биз коррупция менен байланышкан негизги нерселерди карап чыктык.

Сабактын темасы:

РАДИКАЛИЗМ ЖАНА ЭКСТРЕМИЗМ ДЕГЕН ЭМНЕ?

Сабактын максаты:

- «Радикализм» жана «экстремизм» боюнча окуучуларга маалымат берүү;
- Ар түрдүү чөйрөлөрдө болгон радикализм жана экстремизмдин кесепттерин талкуулоо.

Сабактын милдеттери:

- Окуучуларга радикализм жана экстремизм түшүнүктөрүнүн айырмачылыктарын үйрөтүү.
- Радикализмге, экстремизмге мыйзамдуулуктун жана адамды сыйлоо принциптерине карама – каршы келген жүрүм-турумдун чектен чыккан формасы катары караган көз карашты калыптандыруу.

Керектелүүчү ресурстар: ватмандар, маркерлер.

Сабактын планы:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Киришүү	1 мүн.
2.	Негизги бөлүк - Мээ чабуулу. Радикализм жана экстремизм деген эмне? - Ролдордо ойноо - Мини-лекция. Экстремисттик иш-аракеттерге эмнелер кирет? - Топтордо иштөө. Радикализм жана экстремизмдин пайда болуу формалары - Жалпы талкуулоо	40 мүн.
3.	Жыйынтыктоо	4 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Киришүү (1 мүн.)

Мугалим: Бүгүн биз силер менен коомчулукта терс кесепттерге алыш келген жана терс таасирин тийгизген актуалдуу эки түшүнүктүү карайбыз. Биз радикализм жана экстремизм эмнени түшүндүрөт, кандай пайда болот, эмнеге таасир берет жана эмнеге алыш келе тургандыгы жөнүндө сүйлөшөбүз.

2. Негизги бөлүк (40 мүн.)

2.1. Мээ чабуулу: Радикализм жана экстремизм деген эмне?

Мугалим: Биз көчөдө, үйдө, мектепте, жаңылыктардан «радикализм» жана «экстремизм» сөздөрүн көп угабыз, бирок биз алар эмнени түшүндүрө тургандыгын билебизби? Ким айта алат «радикализм» деген эмне?

Мугалимге сунуш: Окуучулардын жоопторун угунуз жана алардын көңүлүн өздөрүнүн жоопторуна буруу үчүн ватманга же доскага айрым сөздөрдү белгилеп жазыңыз жана белгиленген сөздөрдү кайталап окуп бериниз. Андан кийин радикализм боюнча өзүнүздүн вариантыңызды энциклопедиядан алынган радикализмдин аныктамасын окуп бериниз же окуучулардын бирөөсүн окуп коюшун айтыңыз. Окуучулар менен бардыгы түшүнүктүү болгондугун талкуулаңыз жана радикализмдин негизи бул күч колдонуу аркылуу ишке ашкан чектен чыккан идеялардын болушу жана ошол идеяларга чектен чыгып берилгендик.

Радикализм (латын сөзүнөн алынган radix- тамыр дегенди түшүндүрөт) – кандайдыр бир көз караштарга, идеяларга болгон компромисстик мүнөздөгү эмес, чектен чыгып берилгендик. Көбүнчө идеяларды алдыга жылдыруу жана аларды декларациялоо аркылуу көрүнөт.

Мугалим: Балдар, мына силер менен биз радикализм эмнени түшүндүрө тургандыгын билип алдык, азыр ким жооп берет, «экстремизм» деген эмне?

Мугалимге сунуш: Окуучулардын жоопторун угунуз, айрым сөздөрдү белгилеп доскага жазып коюнуз, окуучулардын өздөрүнүн жоопторуна көңүлүн буруу үчүн кайталап дагы бир жолу окуп бериниз. Андан кийин экстремизм боюнча өзүнүздүн вариантыңызды энциклопедиядан алынган аныктамасын окуп бериниз же окуучулардын бирөөсүн окуп коюшун айтыңыз.

Экстремизм (лат сөзүнөн extremus — чектен чыгуу дегенди түшүндүрөт) — чектен чыккан көз караштарга, ченемдерге күч колдонуу аркылуу чектен чыгып берилгендик. Экстремисттер ар

кандай иш-аракеттерди колдонушат, ал эми ошол иш-аракеттер күч колдонуу менен коштолуп коомчулукка жана укукка каршы келген аракеттер болушу мүмкүн.

Бул түшүнүктөрдүн бири-биринен айырмачылыгы:

Радикализм - бул идеялар, көз караштар, ал эми экстремизм – бул иш-аракеттер.

2.2. Ролдордо ойноо

Мугалим: Биз радикализм жана экстремизм эмне экендигин билебиз, азыр биз алардын айырмачылыктарын жана коомчулукка кандай коркунуч туудура тургандыгын карап чыгабыз.

Мугалимге сунуш:

1) Сабактын башында өз ыктыяры менен чыккан үч окуучуну берилген сценарийден чыкпай бир нече мүнөттүк көрүнүштү ойноп көрсөтүүгө даярданууларын айтыңыз.

- Биринчи ыктыярдуу окуучу миндеген жыйылган адамдардын алдына чыгып алыш, сүйлөп жаткан адамдын ролун ойноосу керек: Биз бардык адамдар топторго бөлүнүп, ар бир топтун мүчөлөрү бирдей билимге, жумушка, үйгө ээ болгон жалпы тең укуктуулукка аракет кылабыз. Бирок топтор өздөрүнүн ичинен бөлүнүп, бир топ экинчи топту башкаралат, эч ким ага нааразы болбош керек, топтон четке чыкпаши керек, эгерде андай болсо, анда ал жазаланат.

- Эки ыктыярдуу окуучу төмөндөгү көрүнүштү ойнойт. Бирөөсү экинчисине келип, ага кол көтөрөт, «Биз менен макул болбогондордун бардыгын жок кылуу керек» деп өзүнчө сүйлөнгөн көрүнүштү көрсөтүшөт.

2) Ыктыярдуу окуучуларды доскага чыгуусун жана калган окуучулар актерлордун иш- аракеттерине көнүл буруп байкап турат.

3) Актерлор кезек менен көрүнүштү көрсөтүшөт. Биринчи ыктыярдуу окуучу, андан кийин экинчи топ көрсөтөт.

Актерлор көрүнүштү койгондон кийин аларга рахмат айтып, ролдордон чыгып, орундарына олтуруусун сураныңыз.

4) Биринчи учурда эмне чагылдырылып көрсөтүлгөнүн класстагылардан сураныңыз. Бул жагдайды кандай мүнөздөшөт:

радикализм жана экстремизмди?

Биринчи жагдайда радикализм көрүнүшү болгондугу чечимине келиниз, анткени, сүйлөп жаткан адам өзүнүн идеяларын жөн гана декларациялады. Окуучулардан сураныңыз: Экинчи көрүнүшкө эмне мүнөздүү болду? Экинчи жагдай экстремизм көрүнүшү болдуу? Эгерде ошондой болсо, анда эмне үчүн?

Радикализм жана экстремизмдин кандай коркунучтуу кесептеттери бар, эмне үчүн?

5. Жыйынтыктоо: окуучулардын оюн радикализм жана экстремизм коркунучтуу көрүнүш экендигине алып келүү. Эгерде ойдо күч колдонуу идеялары болсо, эртеби, кечпи ал идеялар күч колдонууга ётөт.

Экинчи жагдайда: адамды кандай себептер менен, эмне үчүн жазалаша тургандыгын биз билбейбиз. Кайсы гана жагдай болбосун, биз өкүмсүз жазалоону жана зордук-зомбулукту көрүп жатабыз.

2.3. Мини-лекция. Экстремисттик иш-аракеттерге эмнелер кирет:

Мугалим: Радикализм жана экстремизм– коркунучтуу көрүнүштөрдүн четки формасы болгону менен, дайыма экинчи тараалтын көз карашын четке кагып турат. Кыргыз Республикасында экстремисттик иш-аракеттерге тыюу салынган, керектүү укук коргоо органдары аларды болтурбоо үчүн иш-чараларды алып барышат. Ошон үчүн КРнын 2009-жылдын 20-февралындагы

«Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү» мыйзамына кайрылсак:

Экстремисттик иш-аракеттерге төмөндөгүлөр кирет:

1) коомдук бирикмелердин же диний уюмдардын, менчигинин түрүнө карабастан, дагы башка ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын же жеке адамдардын төмөндөгүлөрдү пландаштырууга, ўюштурууга, даярдоого жана ишке ашырууга багытталган аракеттери:

- Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүнүн негиздерин күчкө салып өзгөртүү жана бүтүндүгүн бузууга;

- Кыргыз Республикасынын коопсуздугун бузууга;

- Бийликтин ыйгарым укуктарын тартып алууга же ээлеп алууга;

- Мыйзамыз куралдуу түзүлүштөрдү түзүүгө;

- Террористтик аракеттерди жүзөгө ашырууга;

- Расалык, улуттук же диний араздашууларды козутууга,

- Улуттук ар-намысты кемсүнтүүгө;

- Идеологиялык, саясий, расалык, улуттук жүйөлөр же диний жек көрүү, ошондой эле ошого тете кандайдыр бир социалдык топторго карата жек көрүү жүйөлөрү боюнча же душмандык кылып массалык тополондорду, ээнбаштык аракеттерди жасоого, уурдал, талаптоноого;

- Динге, социалдык, расалык, улуттук, диний же тилге тиешелүүлүгү жагынан жарандардын өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын же кемдигин пропагандалоого.

2) Нацисттик атрибутиканы жана символикаларды пропагандалоого;

3) Аталган аракеттерди каржылоо же аны жасоого көмөк көрсөтүүгө;

Кыргыз Республикасынын мыйзамына ыйлайык, төмөндө аталган аракеттер кылмыштуулукка жатат, мисалы идеологиялык, саясий, расалык, улуттук жүйөлөр же диний жек көрүү, ээнбаштык жана вандализмге багытталган иш-аракеттер Кылмыш кодексинин ылайыктуу беренесинин негизинде каралат. Адамды кемсингитпөө, басынтоо, алдабоо керек. Биз адам укугунун баалуулуктары, адамдардын, маданияттын, диндин ар түрдүүлүгү таанылган жана мыйзам аркылуу кепилдик берилген мамлекетте жашайбыз.

2.4. Топтордо иштөө. Радикализм жана экстремизмдин пайда болуу формалары.

Мугалим: Экстремисттик жана радикализм иш-аракеттерине эмнелер кире тургандыгын биз билебиз, биз алар менен кандай кезигишибиз, биздин күнүмдүк жашообузда алар кандай көрүнө тургандыгын карап чыгууга аракет жасайлыш.

Мугалимге сунуш:

а) Окуучуларды үч топко бөлүп, ар бир топко төмөндөгүдөй тапшырма бериниз: Бир ватмандын барагын экиге бөлүп, көрсөтүлгөн чөйрөлөрдө биринчи тарабына радикализм жана экинчи тарабына экстремизм боюнча жазуулары керек. Бул жумушка 10 мүнөт берилет.

• **1-топ.** Диний чөйрөдө радикализм жана экстремизм кандай болот?

• **2-топ.** Улуттар аралык чөйрөдө радикализм жана экстремизм кандай болот?

• **3-топ.** Саясий чөйрөдө радикализм жана экстремизм кандай болот?

б) Топторду жоопторун кезеги менен презентациялоосун айтыңыз, ал эми калган топтор өздөрүнүн кошумчаларын

жана комментарийлерин киргизишке болот. Ар бир презентацияга 3 мүнөт берилет.

с) Радикализм жана экстремизмдин пайда болуу чөйрөлөрү ар түрдүү, азыр классстагылар эң кеңири көп жайылган, дайыма угулуп жана көп мамлекеттерде болгон көрүнүштөрдү карашкандарын белгилеп кетиңиз.

2.5. Жалпы талкуулоо

Мугалим: Радикализм жана экстремизм түшүнүктөрү менен таанышып алдык жана алар бизге терс таасирин тийгизип, коркунучтуу кесептөрдө алыш келе тургандыгын көрүп жатабыз. Бирок алар менен кандай күрөшсө болот, тобокелчиликтер деңгээлин кандай төмөндөтсө болот?

Мугалимге сунуш: Окуучуларды бул көрүнүштөр менен кантип күрөшүү боюнча өздөрүнүн оюн эркин айтуусун сураныңыз. Жоопторду ватманда же доскада жазсаңыз болот. Ал жоопторду окуп, тизмени төмөндөгүлөр менен толуктаңыз: мыйзамдар сакталышы керек, мамлекеттик жана укук коргоо органдары иштеши керек, саясатчылар жана чиновниктер өздөрүн туура алыш жүрүп, сөздөрүнө жана жасаган иштерине жоокерчилики тартуулары керек, ар бир жаран өзүнүн укугун билүүсү, коргой алуусу жана сыйлоосу керек. Бала бакчадан, мектептен инсанды сыйлоого, ар түрдүүлүккө жана толеранттуулук маданиятына үйрөтүү керек ж.б.

3. Жыйынтыктоо (4 мүн.)

Мугалимге сунуш: Сиз өзүнүз же классстагы каалаган окуучулар сабакта эмне болгондугу тууралуу ой-пикирлерин айтуу менен сабакты жыйынтыктаса болот.



Сабактын темасы:

КОНФЛИКТТУУ КЫРДААЛДЫ ТАЛДОО

Сабактын максаты:

- Окуучуларды «конфликтти талдоо» түшүнүгү менен тааныштыруу;
- Окуучуларды конфликттүү кырдаалдын өсүүсүнүн башкы этабында колдонула турган конфликтти талдоо планы менен тааныштыруу;
- Окуучулардын конфликттүү кырдаалды талдоо практикалык ыкмаларды калыптаандыруу.

Сабактын милдеттери:

- Окуучулардын критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү;
- Чыгармачыл жана аналитикалык жөндөмдүн пайда болушуна түрткү берүү.

Керектелүүчү ресурстар: ватмандар, маркерлер.

Даярдануу:

- Ватманга сабактагы эпиграфты жазып доскага илүү;
- Ватманга чоң тамгалар менен конфликтти талдоо планын жазуу жана жашыл түс менен белгилеп коюу;
- «Конфликттүү кырдаал» жөнүндө таркатуу материалын жана аны талдоо планын даярдоо.

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Киришүү.	10 мүн.
2.	Негизги бөлүк. <ul style="list-style-type: none">• Конфликтти талдоо деген эмне?• Конфликтти талдоо планы;• Конфликтти талдоо боюнча практика жүзүндө иштөө.	28 мүн.
3.	Жыйынтыктоо.	5 мүн.
4.	Коштошуу адеби.	2 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Киришүү (10 мүн.)

Максаты: окуучулардын көңүлүн сабактын темасына жана анын максатына буруу.

Мугалим: Улуу жазуучубуз Айтматов Чынгыз Төрөкуловичтин «Кыямат» романынан цитатаны окуйлу. Бул цитатаны кандай түшүнөсүнөр?

Мүмкүн болгон жооптор:

Адамдын натурасы татаал, ошондуктан адамдар ортосундагы өз ара мамиле дагы татаал. Бирок, адамдар укканга, түшүнгөнгө үйрөнүшү керек. Биздин сабак «Конфликтти талдоо» багытталган. Мугалим сабактын максаты жөнүндө айтат.

Окуучулар сабакка көңүлүн бургандан кийин, конфликтти талдоонун теориясына өтсө болот. Мугалим «Конфликтти талдоо» аныктamasы менен тааныштырат.

2. Негизги бөлүк (28 мүн.)

Максаты: Кичи пландын жардамы менен конфликтти талдоо кадамдарын көрсөтүү жана конфликтти талдоо боюнча билим берүү.

Мугалим: Конфликтти талдоо дегенди кандай түшүнөсүнөр? Конфликтти талдоого эмне жардам берет?

Болжолдуу жооптор:

- Конфликтти талдоодо конфликттин себебин, конфликттин катышуучу тараптарын, тараптардын кызыкчылыктарын жана максатын, конфликттин тарыхын билүүгө жардам берет.

Мугалим: Кандай ойлойсунар, эмне үчүн биз конфликтти талдоо талдашыбыз керек?

Болжолдуу жооптор:

- Конфликтти талдоо конфликттин себептерин аныктоого жана көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун табууга жардам берет;
- Конфликтти талдоо ошол абалды чечүүгө, түшүнүүгө, аракет кылуу үчүн керек;
- Конфликтти талдоо тажрыйбасынан сабак алуу үчүн керек.

Мугалим: Мен конфликттүү

kyrdaaldan жана ошол абалдын талдоо атайын планынын мисалын берем. Ар бир окуучуга конфликттүү абалдын мисалы бар карточкаларды мугалим таркатат.

Конфликттүү абал:

Англис тили сабагы. Класстагы окуучулар тайпаларга бөлүнөт. Тайпалардын бирөөсүндө англис тили мугалими алмашат. Жаңы келген мугалим тапшырманы текшергенде, өзүнүн талаптары боюнча окуучуларды маалымдабай, теманы жатка айтып берүүнү айтат. Окуучу М. мугалимге мурун башка мугалимге тексттин негизги маанисин айтып беришкенин жана ал теманы жатка билбegenдикten синонимдерди колдонуп айтып бере тургандыгын айтат. Айтып берген текст үчүн мугалим окуучунун баасын төмөндөтүп «канааттандырлык» деген бааны коет. Окуучу текстти эркин айтып берүү бул теманы билбegenдик эмес экендигин, тескерисинче аны жакшы түшүнүүнү жана ал тилде эркин сүйлөй алгандыкты түшүндүрө тургандыгын айтат. Мугалим бааны ондоого таптакыр макул болборт жана окуучу талапка жооп бербегендей айтып бергендин чечкиндүү белгилейт. Кийинки сабакта 8-класстын окуучусу үйгө тапшырманы аткарбай келет (бирок ал дайыма «4» жана «5» бааларды алган). Кийинки күнү мугалим үйгө тапшырманы сураганды ошол окуучудан баштайды, окуучу жооп бергенден баш тартканда журналга ошол замат «2» коет. Андан кийинки сабакта окуучу М. башка окуучуларды дагы сабактан качууга тымызын көндүрүп, сабакты бузууга аракет жасайт. Мугалим алардын качып кетип жатканын көрүп калып, сабакка кириүлөрүн суранат. Ал сабакта окуучу М. мугалим айткан



тапшырманы жасабайт. Сабактан кийин англіс тили мугалими класс жетекчиден ошол кызды жана досун башка тайпага өткөрүүнү сурнат.

Мугалим окуучулардың көңүлүн доскада илинген планга бураат.

Мындай пландың жардамы менен конфликтти талдоого аракет жасайлыш дейт.

Кичи-план

1. Ким? – конфликтешкен тарараптар.
2. Эмненин айынан? – келишпестиктин предмети.

3. Эмне үчүн? – себептери
4. Эмне кылып жатышат? Эмнени ойлоп жатышат? Эмне деп жатышат? – тарараптардың позициялары жана жүрүм-турумдары

5. Эмнени жасаса болот? – абал андан ары конфликттин курчушуна айланып кетпеш үчүн реалдуу иш-аракеттер.

Мугалим: Окуучуларды тайпаларга бөлүнүүнү айтат, ар бир тайпа ватман жана маркерлерди алып, берилген тапшырманы аткарат.

Биринчи тайпа үчүн тапшырма:
Ким? Эмненин айынан? Конфликттин тарараптары жана предмети.

Болжолдуу жооптор:

1. Катышуучулар-конфликтешкен тарараптар: англіс тили мугалими, окуучу М., классташтар.
2. Келишпестиктин предмети:

- мугалим окуучуларга жаңы талараптарды койду, тайпаны ал талараптар менен тааныштырбай берилген жооп үчүн бааны төмөндөттү.
- окуучу жаңы талараптарга кополдук менен жооп берди, кийин үй тапшырмасын аткарғандан баш тартты, классташтарына англіс тили сабагынан качууну сунуштады.

Экинчи тайпага болгон тапшырма:
Эмне үчүн? Чыныгы себебин аныктоо: мааниси эмнеде? Конфликттин пайда болушуна эмне түрткү берди?

Болжолдуу жооптор:

Конфликттин себептери - тарараптардың кызыкчылыктарынын кагылышуусу:

- окуучулардың кызыкчылыктары жана мугалимдин талараптары (тапшырманы жасоонун эркин формасы).
- мугалим менен окуучунун сүйлөшүүсүндөгү катачылыктар (мугалимдин чечкиндүү жообу, окуучунун кополдугу).

Кырдаалдын мааниси мугалим окуучуларды өз убагында талараптары менен тааныштырбагандыгы болду. Конфликттин пайда болушуна окуучунун теманы англіс тилинде айтып бергендигине болгон мугалимдин «канаттандырлыш» деген баасы түрткү болду.

Үчүнчү тайпага берилген тапшырма:
Эмне кылып жатышат? Эмне деп ойлоп жатышат? Тарараптардың позициялары жана жүрүм-туруму.

Мүмкүн болгон жооптор:

1. Мугалимдин позициясы: болгон критерийлөргө туура келген билимди баалаш керек деген ишеним;
2. Окуучунун позициясы: “Мага дайыма ушундай жоопко «5» коюлчу, бул учурда мугалим мага адилетсиз болду”.

Ар бир тайпа өзүнүн анализдөө алгоритимин презентациялайт.

Мугалим класстан сурайт:

- Силер конфликтти кандай чечет элеңдер? (Конфликттеги жүрүм-турумдар боюнча эске салуу керек: кызматташуу, качуу, компромисс, атаандашуу-конкуренция, ыңгайлашуу)

- Эмне кылса болот? Конфликт мындан ары күчөп кетпеши үчүн реалдуу иш-аракеттер.

Болжолдуу жооптор:

• Мугалим:

1. Окуучуга жаңы талаптарды эске алуу менен кийинки сабакка даярданып келүүнү айтыш керек эле;
2. Ошол сабакта окуучуга баасын төмөндөтпөй теманы айтып бергенге уруксат берүү, кийинки сабакта жаңы талаптарга ылайык даярданууну суралыш керек.

• Окуучу:

- 1 Теманы айтып берип мугалимге сыйлык мамиле менен эмне үчүн теманы жаттабай келгендигинин себебин айтыш керек эле;
2. Сабактан кийин мугалимге барып, өзүнүн позициясын сыйлык түшүндүрүп, кийинки сабакта жаңы талаптарга жараша даярданып келе тургандыгын айтыш керек эле.

Конфликттердин пайда болушун алдын алуу:

Мугалим окуучуларды өзүнүн талаптары менен тааныштыруу жана жолун жолдоо принциптерди сактоо менен мурунку мугалимдин ишке жасаган мамилеси менен таанышуусу зарыл эле.

Мугалим: Эгерде класс жетекчисинен жана 11-класстын окуучуларынан конфликтти чечүүнү суралышкан болгондо, кырдаалдан чыгууда кандай жолдорду сунуштайт элеңер деп суроо берет. Ал сунуштарды мугалим мээ чабуулу аркылуу окуучулардын жоопторун ватманга жазат.

Конфликттен чечүү жолдорун издөө жана ал жолдордун натыйжалуусун тандоо.

Болжолдуу жооптор:

- Биз (класс жетекчи жана окуучулар) окуучу М. жана анын досу менен сүйлөшүп, болгон окуя боюнча ой-пикирин аныктадык, кыздарга ар бир чечимдин мүмкүн болгон кесепттерин алдын ала анализдөө менен кырдаалды чечүүнүн натыйжалуу жолун тандоону сунуштадык.

• Англис тили мугалими менен сүйлөшкөндө конфликттин чыккан себептерин кандай көрөт жана андан чыгуу жолдору кандай экендигин аныктадык. Биз чогуу анализдегенде конфликттен чыгуу тигил же бул стратегиянын оң жана терс жактарын анализдедик.

• Биз тигил же бул тарапка төң конфликттен чыгуу стратегиясы кийинчирээк кызматташууга өтүүнү пландаштыруу менен «компромисс» жүрүм-турумду сунуштайт элек.

Мугалим: Балдар, конфликттен чыгуу ыкмасына баа беребиз.

Мүмкүн болгон жооптор:

• Конфликтти чечүүдө «компромисс» стратегиясын тандоо туура келет деп ойлойбуз, себеби, жыйынтыгында окууда оң тарапка өзгөрүүлөр болушу керек:

1. Мугалим сабакта өзүнүн талаптары менен окуучуларды тааныштырат.

2. Окуучу М. сабактарды калтыrbайт жана тапшырманы аткарат. Башка тайпага өтүү маселеси кайра талкууланбайт.

Мугалим: биздин жумушубуздан кандай жыйынтык чыгарсак болот?

Болжолдуу жооптор:

• Конфликтти талдоо конфликт адамдар тарабынан башкарыла тургандыгын көрсөтөт.

Мугалим: Сабакта алынган билимди колдонуп, өзүңөр менен болгон конфликтти талдагыла.

3. Сабакты жыйынтыктоо (5 мұн.)

Максаты: сабакта үйрөнгөндү жалпылоо.

Мугалим суроо берет:

- Сабакта өзүң үчүн кандай жаңы нерселерди алдыңар?
- Жаңы алган билим силердин жүрүм-турумунарды кандай өзгөртүшү мүмкүн?

4. Коштошуу адеби (2 мұн.)

Максаты: класста болгон атмосфераны жакшыртуу, сабактын аяғы боюнча жакшы ойду бекемдөө.

Катышуучулар тегерек болуп олтуруп, жанында олтурғанга коштошуу сөзүн жана жакшы каалоолорун айтат.
Мисалы: «Кош бол, мен сага ийликтерди каалайм!».

Сабактын темасы:

КӨЙГӨДҮ КАНТИП ЧЕЧСЕ БОЛОТ? (Конфликттин картасы)

Дүйнөдө түнчтүкка жетүү үчүн,
өзүндүн жеке жашоондо болгон
конфликттерди чечууну үйрөнүш керек.

Сабактын максаты:

- Мектепте жана күнүмдүк жашоодо окуучулар конфликтти анализдөөнү натыйжалуу колдонуш үчүн картага түшүрүү ыкмасын киргизүү жана иштеп чыгуу.
Керектелүүчү ресурстар: ватмандар, маркерлер.

Ватмандардагы жазуулар:

- Конфликтте болгон ойлор жана сезимдер;
- Картография этаптары (ватманда);
- Картанын схемасын чоңойтуу (ватманда);
- Конфликтти картага түшүрүү схемасы (окуучунун санына карата);
- Муктаждыктар менен коркунучтун тизмеси (ватманда).

Сабактын планы:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу	5 мүн.
2.	Киришүү. Көнүгүү «Конфликтте болгон сезимдер жана ойлор»	5 мүн.
	Негизги бөлүк - Лекция; - Практикалык иш: конфликтти картага түшүрүү	30 мүн.
3.	- Жыйынтыктоо	
4.	Коштошуу адеби	5 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Уюштуруу (5 мүн.)

Мугалим: Сабактын максатын жана темасын айтат. Мугалим “окуучулардын маанайы кандай, өздөрүн кандай сезип жатышат, эмне үчүн андай сезип жатышат, алар сабакка даярбы?”, -деген суроолорду берет.

2. Киришүү. Көнүгүү «Конфликтте болгон сезимдер жана ойлор» (5 мүн.)

Мугалим: Силер төмөндөгүдөй сезимдерди пайда кыла турган көйгөйлөр менен жолуктуңар беле? (жазылган ватманды ачат).

- Мен эмне кылышымды билбей турам. Болуп жаткан окуяны түшүнбөй жатам;



- Көйгөйлүү кырдаалдан чыгуу жолдорун көрө албай жатам;
- Бул жерде бири-бири менен байланышкан факторлор көп. Эмнеден баштасам экен?
- Мен сезип жаткам бир нерсе болуп жатканын, бирок эмне болуп жатканын билген эмесмин;
- Абалдан чыгуу кыйын. Мени таптакыр түшүнүшпөйт!
- Кандай көңүл коштук! Адам өзүн кантип ушундай алып жүрсө болот?

Талкуулоо:

- Бизде качан ушундай сезимдер болот? (конфликт учурунда).
- Силер билесиңерби мындай ойлорду кандай жеңсө болот? (көп учурда жок).

Мугалим улантат:


Мугалим: Көп учурда биз конфликттүү кырдаалдан чыгууну көрө албайбыз. Ушундай учурларда конфликтти картага түшүрүү ыкмасын колдонсок болот.

3. Негизги бөлүк (30 мүн.)

3.1. Лекция.

Мугалим: Картага түшүрүү ыкмасынын негизги мааниси бул конфликттин катышуучулары, муктаждыктары, коркунчтары жана болгон көйгөй картага түшүрүлөт.

Мугалим схеманы окуучуларга таркатат: Конфликтти картага түшүрүү



Мугалим окуучуларга көйгөйдү картага түшүрүү этаптарын көрсөтөт.

1- этап. Көйгөй эмнеде?

Жалпы жонунан көйгөйдү баяндап айтыш керек. Бул этапта көйгөйдү ётө

терен қароого же ал көйгөйдөн чыгуу жолдорун табууга аракет кылуунун зарылдыгы жок.

Эгерде маселе компьютер колдонууга же үйдү жыйноого тийиштүү болсо, көйгөй «компьютер» же «үй жумуштары»

деген рубрикада чагылдырылып көрсөтүлүшү мүмкүн.

Көйгөйдүн мааниси эмнеде экендиги жакшы көрсөтүлбөшүнө тыңчсызданбай эле коюнуз, конфликттин жаралышын аныктоо маанилүү жана аны сiler картага түшүрөсүңөр.

2- этап. Кимдер катышкан?

Конфликттин негизги тараптары ким экендигин таап алгыла. Тизмеге өзүнчө бир адамдарды же топторду киргизсөнөр болот (окуучулар, ата-энелер, мугалимдер, коңшулар ж.б.). Ушул конфликтке катышкан адамдардын жалпы муктаждыктарына карай топторго бөлүп алсаңар болот. Топтук жана жеке категориялар аралашса деле боло берет. Мисалы, апаңар компьютерге олтурганга уруксат бербегендигинин себебинен сiler менен апаңардын ортоңордо конфликт чыгып жатат жана үй- бүлөдөгү башка адамдар дагы бул конфликтке катышкан.

3-этап. Тараптардын негизги муктаждыктары эмнеде?

Ушул көйгөй менен байланышкан негизги катышуучулардын муктаждыктарын атап чыгышыңар керек. Бул маселеде катышуучулардын артында турган мотивациясын аныкташыңар керек. Адамдардын жасаган иш- аракеттери жана калыптанган аң- сезимдери алардын каалоолорунун жана мотивдеринин айынан чыгат. Биздин муктаждыктарды канаттандырган нерселерге биз умтулабыз жана аларга тоскоолдук кылган нерселерден качууга аракет жасайбыз.

Муктаждыктар. Биз бул терминдерди көп мааниде колдонобуз - ал каалоолорду, баалуулуктарды, кызыкчылыктарды жана адам баласы үчүн эмне маанилүү экенин түшүндүрөт.

Мугалим окуучуларга «Алардын же менин көйгөйлөргө карата муктаждыктар эмне болушу мүмкүн?» деп ойлонууну сунуштайт. Муктаждыктардын арасында төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

- Физиологиялык муктаждык (ачкалык, суусоо,...);
- Коопсуздукка болгон муктаждык (оорудан, коркунучтан, каардуулуктан коргонуу...);
- Социалдык муктаждык (сүйүү, үй-бүлө, достор, сүйлөшүү...);
- Өз ишениминди бекемдөөгө болгон муктаждык (өзүн-өзү сыйлоо, карьера, кадыр-барк, абрай, ийгилик...);
- Өнүгүүгө болгон муктаждык (жөндөмдөрдү, түшүнүгүн өнүктүрүү ж.б.).
- Өзү каалаган муктаждыктар (сыйлоо, түшүнүү, таануу, достор, коопсуздук, көнүл ачуу, ийгилик...).

Коркунучтар - бул жерде сөз тыңчсыздануу, чочулоо, кооптонуу жөнүндө болушу мүмкүн. Сiler алардын канчалык деңгээлде реалдуу экендигин картага түшүрөрдүн алдында, аны талкуулабашыңар керек. Бул картада коркунучту чагылдырууга жана айттууга болгон мүмкүнчүлүк. Коркунучтар: кемситүү, жактырбоо, кабыл албоо, башкаларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн жоготуу, жалгыздык, сын пикирге дуушар болуу, айыптоо, мени башкарып алат деген коркуулар.

Мисалы, апанын эскертуусунө болгон жооп: «Компьютер — убакытты текке өткөрүү. Пайдасы жок» — Муктаждыктарды билүү үчүн сизге эмне керек- деп суроо берсөнөр болот. Муктаждык үй жумуштарына жардам берүү болушу мүмкүн. Коркунучтарды билүү үчүн эмнеге тыңчсызданып жатасыз деп суроо беришиңөр мүмкүн. Тыңчсыздануу жумушка кеч калуу жана убакыттын тардыгы болушу мүмкүн.

3.2. Практикалык иш: конфликтті картага түшүрүү

Мугалим: Биздин сабактын кийинки бөлүгү – бул конкреттүү окуяны талдоо жана картага түшүрүү болот.

Окуя: Мектепте чоң танапис убагында конфликт болгон. Конфликт 9 «А»-класстын окуучусу менен 9 «Б»-класстын окуучусунун ортосунда болду. Окуя мындай болгон. Чоң танаписте Аслан 9 «Б»-класстын окуучусу Каринаны «келесоо» деп айткан. (Карина сулуу, өзүнө ишенген кыз). Аслан дайыма өзүн кармай албаган, бардыгы атайын анын ачуусуна тиет деп ойлогон бала. Аны капа кылган адамдарды жазалаш үчүн бардыгы менен мушташат. Карина менен Асландын ортосунда болгон конфликтти мектептегилердин бардыгы көрдү. Жанында турган 11 «Б»-класстын окуучусу Каринанын тууганы болгон. Ал Асланды опузалап маселени сабактан кийин териширие турганын айтты жана мушташ башталып кетти.

Мугалим: Бул окуяны ойноп көргөнү аракет жасайлы. Ар бир катышуучу өзүнүн атынан болгон окуяга карата мамилесин айтат. Мугалим ролдорго бөлүштүрөт жана негизги сөздөрдү берет:

1-окуучу: «Ал өзүн башкача баалап ойлойт эле. Өзүнө жараша мамилени көрдү!».

2-окуучу: «Мен жакшы кылдым, экинчи ат койбыйт!».

Окуучу кыз: «Мен үчүн балдар дагы мушташып кетишти, эң жакшы болду!».

3-окуучу: «Ошол мушташты көрүш керек эле да!!!»

Мугалим: Конфликт кантип пайда болду? Эмне үчүн болду?

Болжолдуу жооптор:

- Себеби, ага ат койду;
- Себеби, ал аны капа кылды;
- Себеби, ал эч нерсени түшүндүрбөй түрүп сокту.

Мугалим: Аткарған адамдар өздөрүн кандай сезиши?

Ар бир окуучу өзүнүн персонажынын атынан болгон окуяны түшүндүрөт.

Мугалим: Конфликттін картографиясын түзөбүз. Конфликтті картографиялоо 3 этаптан турат:

1-этап. Көйгөйдү аныктоо.

2-этап. Конфликттін негизги катышуучуларын айтуу.

3-этап. Конфликттін ар бир катышуучусунун муктаждыктары жана коркунчтары кандай?

Мугалимге багыт берүү: Карта даяр болмоюнча балдар тараптардын муктаждыктары жана коркунчтарына көнүл бурушу керектигин белгилеп кетүүсү керек. Окуучуларга чечүү жолдорун, кесепеттерин, кошумча суроолорду (Мисалы: Мүмкүн мындай болсоочу?..) талкуулаганга жол бербөө. Эгерде, тайпа убактылуу четке чыгышса, анда кошумча суроолорду бир баракка жазып коюшунуз керек. Окуучуларды төмөнкү суроолорго жооп бергенге мажбур кылышыз: «Муктаждыктар жана коркунчтар кандай?». Муктаждыктары катары каралган даяр чечимдерди алып таштаганга туура келет.

Картанын болжолдуу толтурулушу.

Конфликттін КАРТАсы.

1.Көйгөй: Мушташуу коркунучу.

2. КИМ?

- Аслан 9 «А»-класстын окуучусу.
- Карина 9 «А»-класстын окуучусу.
- Мирлан 11 «Б»-класстын окуучусу.
- Болжолдуу катышуучулар (конфликттешкен тараптардын айланасындағылар).

-Класс жетекчи (директор).

-Класссташтар.

-Ата-энелер.

3. Муктаждыктар жана коркунучтар

Ким	Муктаждыктар	Коркунучтар
Аслан	таануу, сүйүү	кабыл албагандан коркуу, уят болуудан коркуу, кемсингүүдөн коркуу.
Карина	коопсуздук	башкаларды көзөмөл кылууну жоготуу, жазалагандан коркуу.
Мирлан	таануу, сый -урмат	башкаларды көзөмөл кылууну жоготуу, жазалагандан коркуу

Мугалим: Конфликттин кыйыр катышуучулары ким болушу мүмкүн? Эгерде мушташ болду деп ойлосок?

Болжолдуу жооптор:

- Класс жетекчи;
- Классташтар;
- Ата-энелер.

Конфликттин кыйыр катышуучуларынын муктаждыктарын жана позицияларын талкуулоо

-Класс жетекчинин муктаждыгы кесиптештеринин жана ата-энелердин арасында таанууга, жакшы жумуш үчүн сыйлык алуу же класс жетекчи кызмат ордун сактоо. Эгерде мушташ чыкса,

анда анын коркунучу сыйлык албай калуу, сый мамилени, кызмат ордун жоготуу (картага сунушталган жоопторду жазуу).

- Классташтардын муктаждыктары көнүл ачуу (мушташты кароо, жеңишти же жеңилгендикти талкуулоо).

Коркунучтар дагы бар: мушташта болгондугу үчүн ата-энесин чакыруусу мүмкүн, мектеп аны көзөмөлгө алыши мүмкүн.

- Ата-энелер балдарынын коопсуз болушуна муктаж жана коркунучтар бул коопсуздукту жоготуу болот. Алар дагы өздөрү чырдашы мүмкүн: ар бири өзүнүн баласынын таламын талашат.



Мугалим:

- Картадан биз эмени көрдүк?

(конфликттин бардык катышуучулардын сезимдерин биз түшүнө алдыкпы? Ар биригинин өзүнүн муктаждыктары жана коркунчтары бар).

- Биз картаны түзгөндөн кийин, биздин мамилебиз болуп жаткан окуяга өзгөрүлдүбү?

Ооба, өзгөрүлдү, биз ар биригинин конфликтте болгон өзүнүн себептери бар экенин ойлонуп калдык. Кarta башка адамдардын көзү менен окуяны көргөнгө жардам берди. Ар бир катышуучунун муктаждыктарын көрө алдык. Биз адамдардын жасаган ишин тааныдык, мурун алар түшүнүктүү болгон эмес.

- Кандай ойлойсунар картографиянын кийинки кадамы эмне?

Кийинки кадам: Конфликттерди жөнгө салуу үчүн чечимдерди иштеп чыгуу.

Бул чечим кантип иштелип чыгат?
(Конфликттүү кырдаалдан чыгуу жолдорун эске салуу: мисалы: кызматташуу, компромисс).

Кarta чечимдерди иштеп чыгууга кандай жардам берет? (Конфликттин бардык тараптарынын мутаждыктарын көрүүгө жардам берет жана ушул муктаждыктарды канаттандыруу жолдорун табууга мүмкүнчүлүк берет, мисалы сүйлөшүү).

3.3. Жыйынтыктоо

Мугалим: Картографиянын натыйжалуулугу боюнча эмнени айтат элеңер?

Болжолдуу жооптор:

- Конфликт болгонун күтүп олтура бербешибиз керек- конфликттин пайда болушун алдын алганга аракет жасашыбыз керек

- Картаны түзүү - бул келечекти кароо. Реалдуу мүмкүн болгон жолдорду белгилөө үчүн түзөбүз.

Мугалим: Бул ыкманы качан колдонсок болот?

Мүмкүн болгон жооптор: Азыркы учурда болуп жаткан кырдаалга жараша колдонсо болот, кээде конфликттин алдында же конфликтен кийин колдонсо болот.

4. Коштошую адеби (5 мүн.)

Максаты: сабакты позитивдүү аяктоо.
Балдар чогулуп бири бирине хор менен «Ак жол!» деп айтуулары керек.



Сабактын темасы:

МЕДИАЦИЯ/ОРТОМЧУЛУК - КОНФЛИКТТЕРДИ ЧЕЧҮҮНҮН ТЫНЧ ЖОЛУ

Чатактын түйүнүн калыс айткан сөз чечет.
Макал

Сабактын максаты:

- Ортомчулук-медиациянын элементтери менен тааныштыруу;
- Жашоодо медиацияны колдонууга үйрөтүү;
- Өнөктөштөр менен кызматташуу ыкмаларын калыптандыруу.

Керектелүүчү ресурстар:

- Ватманга «медиация» түшүнүгүнүн аныктамасын жазуу;
- Окуялардын тексттин басып чыгаруу;
- Медиациянын этаптары боюнча эскертме.

Даярдоо: Үч окуучуну алдын ала «медиациянын сеансын» сабакта көрсөтүү үчүн даярдоо.

Сабактын планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Киришүү. Тамсил «Апельсиндер»	5 мүн.
2.	Негизги бөлүк: • Медиация деген эмне? • Көрүнүш «Медиациянын сеансы»; • Медиациянын этаптары; • Практикалык жумуш «Медиацияны өткөрүү».	35 мүн.
3.	Жыйынтыктоо Коштоштуу адеби	5 мүн.
		45 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Киришүү. Тамсил «Апельсиндер» (5 мүн.)

Максаты: сабакка болгон кызыгууну ойготуу жана жаңы теманы түшүнүдүрүү.
Мугалим тамсилдерди таркатат.
Апельсиндер.

Бир күнү эки адам апельсин дарагынын түбүндө туруп ошол апельсиндерди кимдин алууга укугу бар экендигин талашышат. Апельсин дарагынын түбүндө туруп апельсиндер кимге тиешелүү деп талашып тартышышат.

- Ким аны биринчи көрсө ошого тиешелүү, – деп бирөөсү айтат.
- Ким аларды күндүн элесиндей көрсө



ошого тиешелүү, – дейт башкасы.

Талаш өтө катуу болду, бирок бирөөсүнө дагы талаш жеңилдик алып келген жок. Муштумдар өзү түйүлүп, көздөрүндө жек көрүү пайда болду. Эч нерсеге карабай ар бири тең апельсиндерди алгысы келди. Жолдон бир жолоочу өтүп бара жаткан болот, ошол жолоочуга талашкандар кайрылышат:

– Калыс болуп биздин чырды чечип бериниз!

– Сilerге апельсиндер эмнеге керек? Жолоочу ошону гана сурады.

– Мага кызымдын тоюнда мол апельсиндердин даамын таттуусу үчүн апельсиндин ичиндеги маңызы,- керек деди бирөөсү.

– Мага баламдын үйлөнүү тоюна цукат (кантка чыланган жемиш) жасаш үчүн алардын ширелүү кабыгы керек,- деди экинчиси.

Жолоочу эч нерсе айткан жок, талаштан чарчаган эки адам эч нерсе дешкен жок. Үчөөнүн тең көздөрү чоң ачылды.... Жүздөрү жаркырай түштү».

Мугалим: Төмөндөгү суроолор аркылуу талкуулоо жүргүзөт:

- Окуя эмне менен бүттү?
- Бул тамсил эмне жөнүндө айтып жатат? Эмнеге үйрөтөт?

Болжолдуу жооптор:

- Бул тамсил тараптардын кызыкчылыктарга укугу бар экендигин далилдейт. Ал кызыкчылыктар бар болуш керек жана бир убакта аларды канааттандырууга боло тургандыгын тастыктайт. Тараптардын кызыкчылыктарын түшүнүү жана кызыкчылыктар кандай канааттандырылышын билүү үчүн сүйлөшүү керек, суроо берүү керек жана алардын муктаждыктарын түшүнүүгө аракет жасоо керек.

Мугалим: Бүгүн биздин сабак конфликттүү кырдаалдан чыгуунун бир жолуна арналган - медиация жолу.

Тартышуунун катышуучулары көп эле учурда өздөрү кырдаалды, өздөрүнүн муктаждыктарын, тараптардын муктаждыктарын түшүнө алышпайт. Ошондо аларга үчүнчү адам жардамга келе алат, медиатор-ортомчу абалды түшүнүүгө жана түзүлгөн жагдайдан тынчтык жолу менен чыгууга жардам берет.

2. Негизги бөлүк (35 мүн.)

Максаты: «медиация» түшүнүгүнө аныктама берүү.

2.1.Медиация деген эмне?

Медиация конфликтти чечүүнүн эң жумшак жолу болуп саналат. Тараптардын бири бирине ыңгайлую болгон чечимдерге өздөрү келүүсүнө медиатор жардам берет. Медиатор өзүнүн билимине, жөндөмүнө таянып, болгон абалдан чыгуу үчүн тараптардын ар түрдүү жолдорун иштеп чыгууга түрткү берет. Кайсы жолдорду пайдаланууну өздөрү гана чечишет. Эки тарапка кайсы жолу пайдалуу экенин өздөрү аныктайт.

Мугалим: Тамсилде медиатордун ролун жолоочу аткарды.

Медиатор – ортодогу адам, абалды талдоого, эки тарапка тең ылайык келген туура чечим табууга жардам берет.

Мугалим: Кыргызстандын мектептеринин биринде болгон жана ушул эле мектептин окуучусу тарабынан чечилген, ал окуучу медиатордун ролун аткаргандыгы боюнча окуяны айтып берет. Андан кийин окуучулар тарабынан даярдалган көрүнүш көрсөтүлөт.

10 «Б»-класста көптөн бери окуган Азиза менен бир жыл мурун башка

мектептен жаңы келген окуучу Нурландын ортосунда начар мамиле болот. Ал окуучу Азизаны ката кылган, «ат» койгон, анын жеке жашоосу боюнча ар түрдүү ушактарды айткан, парталарга, дубалдарга ал жөнүндө ар түрдүү жаман сөздөрдү жазган. Акыры бул окуя төмөндөгүдөй бүтөт. Ал бала кызды түртүп жиберген (тамашаладым деп түшүндүрдү), кыз жыгылып, колу партага тийип катуу ооруп калган. Азиза жана анын ата-энеси милиция органдарына арыз менен кайрылып кылмыш ишин козгойбуз дешкен. Бирок мектепте 11-класста медиатор бар экенин билишип, ага кайрылышкан. Мүмкүн конфликтти чечүүгө ал жардам берет? 10 «Б»-класстын класс жетекчиси Нурланды медиацияга катышууга макулдугун алган.

2.2. Көрүнүш «Медиация сеансы».

Көрүнүш (балдар ролдорду жакшы жатташи жана ролдорду жакшы аткаруулары керек. Көрүнүш реалдуу образдан чыкпай көрсөтүлүүсү зарыл)

Максаты: окуучуларга медиация процесси кандай боло тургандыгын көрсөтүү

Ролдор:

- Медиатор-11-класстын окуучусу.
- Азиза- 10-класстын окуучусу.
- Нурлан- 10-класстын окуучусу.

Медиатор: Достор! Медиация – бул нейтралдуу ортомчу адамдын катышуусу аркылуу өткөн сүйлөшүү. Ал адам-медиатор деп аталат. Бүгүн мен медиатор болом. Чечимди сиздер гана чыгарасыңар. Мен эч кандай кеңеш бербейм, бири-бириңер менен гана сүйлөшкөнгө жардам берем. Мен экөөнөргө төң Азиза сага дагы, Нурлан сага дагы бирдей мамиле жасайм. Ар бириңерге өзүнөрдүн сөзүнөрдү

айтууга, чечим иштеп чыгууга жана кабыл алууга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берем. Чечимди экөөнөр төң келишүү менен кабыл аласыңар. Силер бул жакка өзүнөрдүн каалоонор менен келгениңер жана каалоонор менен кетесиңер. Бүгүнкү күндө болгон маалыматтын жашыруун боло тургандыгына кепилдик берем.

Сүйлөшүү учурунда бири бирибизди бөлбөйбүз, бири -бирибизди кемсингтпейбиз, бири-бирибизге сылык мамиле жасайбыз.

- Нурлан, сен ушул эрежелерди сактай аласыңбы?

- Азиза, сенчи?

- Эң жакшы, биз силер менен сүйлөшүү эрежелерин түзүп алдык. Мындан ары дагы ушундай аракет жасайбыз.

- Биз бири-бирибизди угабыз. Ким биринчи болгон окуя боюнча айтып берет? Азиза айтып бергиси келип жатканын мен сезип жатам.

- Нурлан, сен каршы эмессиңби?

- Азиза, сен баштасаң.

Азиза: Мен бул класста көптөн бери окуйм. Нурлан болсо бир жыл мурун башка мектептен келер замат мага асылып баштады. Нурлан дайыма мен жөнүндө ушактарды айтат жана мага ат коет. Аナン акыры келип түртүп жиберди эле, колумду катуу оорутуп алдым. Мына мен ушуну гана айткым келген, бардыгын айткым келбей жатат.

Медиатор: Нурлан бизге жаңы келиптири. Жаңы келгендердин коллективге кошулушу кыйын болот. Сага жармашканы мүмкүн ага коллективге кошулганга сенин жардамың керек болгондур?

Азиза: Сиз билесизби мен үчүн ал мезгилде кыйын убак болгон: досум менен урушуп калгам, сабакта кыйынчылыктар болгон.

Медиатор: Демек, сен муну менен сүйлөшкүн келген эмес, Нурлан сөздөрдөн иш-аракеттерге өттү. Анда эмесе Нурланга сөз беребиз.

Нурлан: Бул класска мен бир жыл мурун келгем, досторум болгон эмес. Мен башкалар менен бат эле аралашып кетем. Ошондой эле болду. Азиза мага жагат эле ошондуктан ага көнүл буруп калгам. Ал бир нерсеге тынчсыздынып жаткандай сезилди жана класста достору дагы аз. Мен өзүмдүн аракеттерим менен кемситетин, капа кылайын, ачуулантайын деген эмесмин. Мен жөн гана өзүмө көнүлүн бурайын дегенмин.

Медиатор: Демек, сен Ализаны жактырып калыпсың? Сен анын көнүлүн бурууга кадимки жол менен жетишүүгө аракет кылбапсың. Бирок, сен бул жолдор туура эместигин түшүнөсүң да.

Нурлан: Ооба, мен эми түшүнүп жатам.

Медиатор: Азиза, мен сени түшүнүп жатам. Сенде кандай сезимдер болуп жатат?

Азиза: Ачууланып жатам, эмне үчүн адамдар жасаган иштерин туура эмес экенин түшүнүшпөйт. Бир жагынан таң калып жатам, менин эмнем жакты деп.

Медиатор: Сөз Нурланга берилет.

Нурлан: Сен өз алдынчалыгың менен башкалардан айырмалынып турасың, келбетин жакшынакай. Азиза, менин сага болгон мамилем туура эмес болду. Кечире алсан, мени кечир!

Медиатор: Сен өзүндү кандай сезип жатасың, Нурлан?

Нурлан: Өзүмө ачууланып жатам.

Медиатор: Азиза, медиация аркылуу эмнеге жетишкиң келип турат?

Азиза: Нурланды жазалоого.

Медиатор: Эмне үчүн?

Азиза: Мындан ары мындаи иш аракеттерди жасабоосу үчүн, айрыкча кыздарга. Башка бирөөнү кемсингүү

менен анын көнүлүнө ээ болуу туура эмес жол.

Медиатор: А мүмкүн азыр жазалоо маанилүү эместири, Нурлан өзүнүн катачылыктарын түшүнгөнү жана кечирим сураганы маанилүүдүр?

Азиза: Ооба, мүмкүн.

Медиатор: Анда айткыла бүгүн биз эмнени талкуулайлы?

Нурлан: Эң негизгиси, мен аны кемситетин келген эмес, анын жаракат алышын каалаган эмесмин.

Азиза: Бир нерсени жасап жатканда, ойлонуп жасаш керек.

Медиатор: Мен ойлойм күн тартибине 2 суроону коюш керек:

1. Класста экөөнөрдүн ортоңордо эмне болду жана эмне үчүн?

2. Кантеп күнөөлөрдү жойсо болот, капачылыктарды унутса болот, кыжалатчылыкты жок кылый, мамилени жакшыртса болот?

- Ушул суроолор жетиштүүбү же кошумчаңар барбы?

Нурлан жана Азиза: Ооба, жетиштүү.

Медиатор: Демек, биринчи суроо боюнча Нурлан туура эмес мамиле жасаганы менен макул болушубуз керек, бирок ошол эле мезгилде Азизага болгон сезимдер түрткү бергендиги менен дагы макул болушубуз керек.

Ушундай болушу мүмкүнбү? Ооба! Адабий чыгармалардан трагедия көп учурда түшүнбөстүктүн айынан же сезимдер жоопсуз калгандан болгонун биз билебиз.

Эми бул абалдан кантеп чыгышыңар керек, силер өзүнөрдүн ар түрдүү оюндарды сунуштагыла.

Нурлан жана Азиза сунуштайт, ал эми медиатор ватманга жазат.

- Кечирим суроо.
- Нурланды милицияга берүү жана кылмыш ишин козгоо.



- Нурлан чын дилинен мындан ары Азизага, башка кыздарга, дегеле аялзатына мындай мамиле жасабоого сөз бериши мүмкүн.

- Чогуу чай ичүүнү уюштуруу.
- Азизаны ошондой кыйын учурларда колдоо көрсөтүүсү мүмкүн, сабагына жардам бериши мүмкүн.
- Дары алып бериши мүмкүн.

Медиатор: Сунуштар жетиштүүбү же кошумчалар барбы?

Нурлан жана Азиза: Жетиштүү.

Медиатор: Азыр эми чечебиз, кайсы сунуштар реалдуу кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн суроого кайрылабыз: медиациянын жыйынтыгында эмнени каалап жатасыңар?

Нурлан: Азизадан кечирим сурайм, ден соолугун чындоого жардам берем жана достошууну сунуш кылам.

Азиза: Нурланды жазалоо эмес, мурунку өткөндөрдү унуттуу жана достошуу. Мен анын айткандарына ишенем.

Медиатор: Бүгүнкү күндө болгон келишим жакшы болду: биринчиден, экөөнөр төң макул болдуңар. Экинчиден, келишим аткарууга реалдуу болду. Азиза, сенин жабыр тарткандыгың үчүн Нурлан сөзсүз жазаланышы керекпи?

Азиза: Жок.

Медиатор: Нурлан, Азизага жасалган мамиле үчүн кечирим сурай аласыңбы жана мындан ары кайталанбай турганына класстын жана Азизанын ата-энесинин алдында кечирим суроого сөз бересиңбى?

Игорь: Ооба, мен сөз берем.

Медиатор: Анда эртең сен мунун баарысын жасайсың деп макулдашып алалы. Сен макулсунбу?

Нурлан: Ооба.

Медиатор: Азиза сен макулсунбу?

Азиза: Ооба.

Медиатор: Акыркы сунушту талкуулайбыз.

Азиза: Дары-дармек менен мага жардамдын кереги жок, кыйынчылыктар өтүп кетти. Эгерде Нурлан физика сабагынан жардам берсе жакшы болот эле, мен кичине жетише албай жатам, ал эми Нурлан физиканы «5»ке билет.

Нурлан: Албетте, жардам берем. Конфликтти чечүүдө жардамыңыз үчүн рахмат.

Азиза: Чоң ырахмат, бул жагдайды бүгүн чече алабыз деп мен ойлогон эмесмин. Менин ата-энем дагы кубанычта болушат, анткени алар дагы досторумдун аздыгына тынчсызданып жатышкан. Көрүшкөнчө.

2.3. Медиациянын этаптары

Мугалим: Балдар медиацияны практикалык колдонууда кандай боло турагандыгын көрдүнөр. Бул көрүнүштү медиациянын этаптары аркылуу карап чыгабыз. Медиатордун кадамын карагыла. Мугалим медиациянын этаптары боюнча таркатуу материалын окуучуларга берет.

Медиациянын этаптары боюнча эскертме

Биринчи этап. Ортомчунун кириш сөзү.

Медиатор медиация процессинин катышуучулары менен саламдашат, тараптарды бири бирине тааныштырат, дем берүүчү сөздөрдү айтат. Эмне үчүн чогулгандыгы жөнүндө медиатор-ортомчу маалымдайт. Өзүнүн миссиясын түшүндүрөт: медиатор тараптарды төң канааттандырган бир чечимге келүүгө жардам берет. Чечүү жолдорун тараптар өздөрү тандашат.

Экинчи этап. Тараптардын чыгып сүйлөөсү.

Ар бир тарап кезек менен бири-бирин бөлбөй эмне болгондугу тууралуу айтып берет. Медиатор процедура

өтүп жатканда нейтралдуу, калыс жана адилеттүү болот.

Үчүнчү этап. Кызыкчылыктарды билүү.

Тараптардын бирин дагы артыкчылык орунга койбайт, бир тараптын таламын талашпайт, баа бербайт. Тараптарга өз кызыкчылыктарын түшүнүүгө жана аныктоого, оппоненттеринин муктаждыктарын, кызыкчылыктарын аныктоого жардам берет.

Төртүнчү этап. Күн тартибин түзүү.

Медиатор тараптардын кызыкчылыктарын түзүүгө: эмне тыңчсыздандырат, кыжалат кылат, кыжырдантат, конфликттүү кырдаалды жөнгө салуу жана эки тарап тең жениш үчүн эмне кылуу керек.

Бешинчи этап. Көйгөйдү чечүү жолдорун көрсөтүү.

Тараптар конфликттен чыгуу жолдорун көрсөтүшөт жана бири-биринин сунуштарын четке кагышпайт.

Алтынчы этап. Чечимди тандоо жана келишим түзүү.

Чечимдер тараптардын каалоосу аркылуу кабыл алынат. Медиатор аларга басым кылбай, чечимдерди гана иштеп чыкканга жардам берет. Тараптар чечүү жолдорун жана аны кабыл алууну өздөрү тандашат.

Медиатор тараптарды келишимди түзө алыша тургандыгы боюнча маалымдайт (оозеки же жазуу түрүндө).

Жетинчи этап – келишимди аткаруу

Медиатор тараптар келишимди аткарууга жоопкерчилик альштары керектигин айтат. Келишимдин аткарылуусун текшерүү медиатордун мойнуна коюлат.

2.4. Практикалык жумуш «Медиацияны өткөрүү»

Максаты: алынган билимди практикада колдонуу.

Мугалим: Класста окуучуларды З тайпага бөлүнүп медиацияны өткөрүүнү сунуштайт. Ар бир тайпада биринчи адам - «конфликттин биринчи тарабы», экинчи адам «конфликттин экинчи тарабы», үчүнчү адам - «медиатор» жана 4,5,6 - адам «байкоочулар» болушат. Байкоочулар сүйлөшүү туура өтүп жаткандыгын көзөмөлдөйт.

№ 1. Окуя

14 жаштагы Назира мектептин кире берген залында классташынын аркасында туруп, анын чачына жагылган ширеңкени алып барат. Мектептин кароолу аны байкап калып, ал кыздын колунан ширеңкени алганга үлгүрөт. Мугалимдер, мектеп кызматкерлери ал кызга кыйкырып директорго алып барышат. Назира өзүн кыжырга тийгендөй алып жүргөндөй, бардык суроого бат жана копол жооп берет. Абал курчуп, «ээнбаш» кызды мектептен айдоо маселеси каралып жатат.

№ 2. Окуя

Максат, Кенжебек, Замир жана Сабыр, 7-класстын окуучулары, өздөрүнүн классташы Болот менен көп айлардан бери жаңы келген окуучу катары текшергендөй, сынагандай, копол мамиле жасашат. Алар мүнөзүн билүү үчүн анын ачуусуна атайлап тийишкен жана конфликтке алып барышкан. Болот көп убакытка чейин чыдап жүргөн, бир күнү алар баягы «юонду» дагы башташат, ал өзүн коргойт, мушташ чыгат. Мугалим аларды токтотуп калат.



№ 3. Окуя

Асема жана Динара класста дос болуп, бири-бирине ишенип сырларын айтып жүрүшкөн. Бирок бири - биринин артынан сүйлөшкөн. Бул нерсе урушуп кетишкенде билинген. Ал уруштун себеби Динара нааразычылығы болгон, Асема сабакта бир партада олтурбаганы, кеңеш сурабаганы болгон. Динара капа болуп апасына айткан. Конфликт эки достун мамилесинин чегинен чыгып кеткен, ал конфликтке ата-энелер жана классташтар дагы катышкан.

Тайпалардын презентация.

Мугалим: төмөндөгү суроолор аркылуу талкуулоо жүргүзүшөт:

- Тараптар тынчтык келишимине келе алышты? Эгерде ооба десенер, эмне үчүн? Эгерде жок десенер, эмне үчүн?
- Медиация өткөрүүдө кандай кыйынчылыктар болду?
- Медиациянын натыйжалуулугу эмнеде? (мугалим медиация 100 пайыз конфликттүү абалдан чыгуу жолу болуп саналбай тургандыгын айтат, конфликтти жөнгө салуудагы бир мүмкүнчүлүктөрдүн бири болуп саналат)

3. Жыйынтыктоо.

Коштошuu үрп-адаты (5 мүн.)

Жыйынтыктоо

Максаты: сабакта алынган билимди бекемдөө.

- Биз сабакта эмне кылдык?
- Кандай жаңы маалымат алдык?
- «Медиация» деген эмне?
- Алынган билимди кайсы жерде жана качан колдонсоңор болот?

Коштошuu адеби

Максаты: сабакты жакшы жана позитивдүү бүтүрүү.

Мугалим окуучулардын жумуштары үчүн ыраазычылық билдириет жана окуучуларды төгерек болуп туруп коштошуну сунуштайт.

Сол жагында турган адамга буруулуп, жылмаюу керек, кол кармашып «Көрүшкөнчө!» деп айтат.



Сабактын темасы:

НАТЫЙЖАЛУУ СҮЙЛӨШҮҮ

Келишип олтуруп кетишкенинен,
Керишип олтуруп келишкениң жакшы.
Макал

Сабактын максаты:

- Сүйлөшүү (коммуникация) түшүнүгүнө аныктама берүү;
- Вербалдуу (сөз менен) жана вербалдуу эмес (сөзү жок) сүйлөшүү, баарлашуу;
- Туура эмес түшүнүү жана түшүнбөстүк эмне экендигин талкуулоо.

Сабактын милдеттери:

- Окуучуларды натыйжалуу сүйлөшүүгө үйрөтүү;
- Сабакта коопсуз атмосфераны түзүү.

Керектелүүчү ресурстар:

- Ар бир партада барактар, ручкалар болуш керек;
- Вербалдуу жана вербалдуу эмес сүйлөшүүнү көрсөтүү үчүн эмоциялар (ачуулануу, комплимент, каны кызыгандык) жазылган карточкалар;
 - Ватманда төмөнкү түшүнүктөрдү жазып же принтерде чыгарып доскага илүү: «сүйлөшүү - коммуникация», «вербалдуу сүйлөшүү», «вербалдуу эмес сүйлөшүү», «түшүнбөөчүлүк».

Сабакка болгон даярдык

- «Вербалдуу эмес» көнүгүүсүнө катыша турган окуучуларды мугалим алдын ала даярдайт;
- Мугалим «Эмне үчүн суроолорду берүү маанилүү?»- деген көнүгүүгө алып баруучу боло турган окуучуну тандайт.

Сабактын планы:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Уюштуруу. «Бузук телефон» көнүгүүсу.	8 мүн.
2.	Киришүү: <ul style="list-style-type: none">• Сүйлөшүү деген эмне?• Көнүгүүсү «Активдүү угуу»	12 мүн.
3.	Негизги бөлүк: <ul style="list-style-type: none">• Сүйлөшүү түрлөрү;• Көнүгүү «Вербалдуу эмес жүрүм-турум»;• Көнүгүү «Түшүнүү – түшүнбөстүк»;• Көнүгүү «Эмне үчүн суроолорду берүү маанилүү?»	20 мүн.
4.	Сабакты жыйынтыктоо. Коштошку адеби.	5 мүн.
		45 мүн.



Сабактын жүрүшү:

1. Уюштуруу. «Бузук телефон» көнүгүүсү (8 мун.)

Мугалим: окуучулар убактысынын көбүн башка адамдар менен өткөрө тургандыгын айтат. Ошондуктан, адамдар менен тил табышуу жана ар кандай учурларда өзүн алып жүргөндү үйрөнүү маанилүү. Кээ бир ыкмалар адамдар менен жакшы мамиле түзүүгө жардам берет. Мугалим сабактын темасын жана максатын айтат.

Мугалим: окуучуларга стулдарда тегерек болуп олтурууну сунуштайды. Жанында турган адамдын кулагына бир сөздү шыбырайт, андан кийин ал сөздү башка окуучуга айтыш керек экендигин түшүндүрөт.

Мисалы: «Үчүнчү күнү футбол болот, төртүнчү күнү текшерүү иш болот, бешинчи күн - бул жуманын акыркы күнү. Акыркы турган окуучу жанында турган баладан уккан сөздү катуу айтат, ал эми мугалим оюндуң башында айтылган сөз менен акыркы окуучунун айткан сөзүн салыштырат.

- Балдар, биринчи айтылган сөз өзгөрүлдүбү?
- Кандай ойлойсунар, эмне үчүн өзгөрүлдү?
- Бул көнүгүүдөн кандай жыйынтык чыгарса болот?

Болжолдуу жооптор:

- Ооба, өзгөрүлдү себеби шыбырап айтышты, угулган жок, эреже боюнча кайра сураш болбайт эле.

2. Киришүү (12 мун.)

2.1. «Сүйлөшүү» деген эмне?

Максаты: «сүйлөшүү» түшүнүгүнө аныктама берүү.

Мугалим окуучуларга сүйлөшүүнү кандай түшүнө тургандыгы боюнча суроо берет. Андан кийин окуучулардан

доскада илинген ватманда «сүйлөшүү» түшүнүгүнүн аныктамасын окуп коюусун сурнат.

Сүйлөшүү (коммуникация) – адам өзүн оңой жана туура түшүндүрүү жолу.

- «Натыйжалуу сүйлөшүү» деген эмне?

- Сүйлөшүү натыйжалуу болгондугун же болбогондугун кандай билсе болот?

Болжолдуу жооптор:

Маалымат алган адам маалымат жеткирген адамдын ойлогонундай түшүнсө, анда эки адамдын ортосундагы сүйлөшүү натыйжалуу болду десек болот.

2.2. Көнүгүү. «Активдүү угуу»

Мугалим: окуучуларга эки жуптан бөлүнүүнү сунуштайды. Эки жуптун бирөөсүн класстан чыгууну сурнат.

Оюн мезгилинде класста калган окуучулардан ролдордо ойноо көнүгүүсүндө убактылуу ролго киругүнү сурнат.

1-тапшырма (класста калган катышуучуларга) мугалим айтат: «Силердин тапшырмацар – пассивдүү угуучу болуу. Силердин шеригинер айтып жаткан маалыматка көнүл бурбоо, кызыкпоо, керек болсо тескерисинче, айтуучунун көзүнө карабай, башка нерселерге алаксышынار керек».

2- тапшырма (класстан чыккан окуучуларга) бул ролдордо ойноо көнүгүүсүндө ролго киругүү маанилүү экендигин окуучуларга түшүндүрүү. Силердин милдетинер бир мүнөттүн ичинде өзүнөрдүн шеригинерге жашоонордо болгон көйгөйлөрүңөр жөнүндө айтып бергиле жана шеригинерди укканы кызыктырышынار керек анткени алар кайра айтып бере ала тургандай болуш керек.

Мугалим: класстан чыккан окуучуларды класска кайра киругүсүн сурнат жана алар шериктеринин жанына барып олтурушат. Мугалим убакыт башталды деп айтат. Бир мүнөт

өткөндөн кийин, окуучуларды токtotot. Айтып бергендерге суроо берет:

- Силер өзүнөрдү кандай сездинер?
- Сыртта турган окуучулар маалыматты айтып берүүгө жетишиштиби?
- Эмне үчүн айтканга жетишкен жоксунар?
- Эмне тоскоолдуң кылды?

Эскертүү: Талкуулоону тез убакыттын ичинде өткөрүү керек. Негизгиси бардык окуучулар (айтып берүүчүлөр, угуучулар) өздөрүн ыңгайсыз сезиш керек жана сүйлөшүү натыйжалуү болбошу керек.

Андан кийин мугалим окуучуларды ролдор менен алмашууну айтат, ким угуучу болсо класстан чыгат, ким айтуучу болсо, ал угуучу болот. Анан аларга тапшырма берет.

1-тапшырма (аудиториядан чыккан окуучуларга) Силердин милдетинер бир мүнөттүн ичинде шеригиңерге өзүнөрдүн көйгөйлөрүнөр боюнча айтып берүү, айтып жатканда шеригиңерди кызыктышындар керек, кийин силер

айткан маалыматты алар кайра айтып берет.

2-тапшырма (аудиторияда калган окуучуларга). Келгиле кекчил болбойлу, кайра жакшы жагыбызды көрсөтөлү, мындайча айтканда, активдүү угуучу болобуз, шеригиңердин айткан сезүнө көңүл буруп, кызыкттуу болуп жаткандыгын көрсөтөбүз: суроо беребиз, кошо кайгырабыз, ырастайбыз.

Мугалим сыртта турган окуучулардын кириүүсүн айтат: Убакыт башталды дейт. Бир мүнөттөн кийин токtotup, айтып берүүчүлөргө суроолорду берет:

- Силер өзүнөрдү кандай сездинер?
- Маалыматты айтып бере алыштыбы?
- Айтып бергендерге эмне жардам берди?

- Сүйлөшүүгө эмне жардам берет?

Талкуулоо учурунда ватманга окуучулардын жоопторун эффективдүү сүйлөшүүнү түзүү үчүн кеңеш, сунуш болгондогудай жазгыла. Жоопторду экиге бөлүп жазгыла:

Угуучу үчүн кеңеш:
<ul style="list-style-type: none">• Көз контактын колдонуү;• Ачык жесттерди колдонуу;• Айтуучуга бериле карап активдүү угуу;• «Ырас», «ооба» деп колдоп туруу;• Суроолорду берүү;• Ачык көңүл менен жылмаюу.

Айтып берүүчү үчүн кеңеш:
<ul style="list-style-type: none">• Теманын негизинде сүйлөө;• Түшүнүктүү, жеткиликтүү, жөнөкөй тил менен сүйлөө;• Мисалдарды көлтируү;• Бат сүйлөбөө;• Жеке мейкиндикке кирбөө;• Аңгемелешип олтурган адамды тарбиялабоо, үйрөтпөө.

Мугалим: натыйжалуу сүйлөшүү жана конфликттүү абалдан чыгуу үчүн активдүү угуу ықмалары керек. Конфликттерди башкаруунун бир жолу бул эффективдүү сүйлөшүү болуп саналат.

3. Негизги бөлүк (20 мүн.)

3.1. Сүйлөшүүнүн түрлөрү.

Максаты: вербалдуу сүйлөшүү

менен вербалдуу эмес сүйлөшүүнүн айырмачылыгын көрсөтүү.

Мугалим окуучуларга сүйлөшүү бул сөз менен (вербалдуу) жана сезү жок (вербалдуу эмес) боло тургандыгын айтат. Мугалим окуучулардан вербалдуу сүйлөшүү жана вербалдуу эмес сүйлөшүү эмне экендиги боюнча суроолорду берет.

Вербалдуу сүйлөшүү – бул сөз жана үн басымынын жардамы менен сүйлөшүү.



Мисалы: музыка, кат, кеп, кино.

Вербалдуу эмес сүйлөшүү – дene түзүлүштүн тили: өнөкөт, беттин түрү, кол жандоолору.

65%дан 80%га чейинки маалымат вербалдуу эмес сүйлөшүү аркылуу бериле тургандыгын мугалим окуучуларга түшүндүрөт.

Сүйлөшүү натыйжалуу болуш үчүн, вербалдуу жана вербалдуу эмес сүйлөшүү бири-бирине дал келиш керек. Көп учурларда түшүнбөстүк жана түшүнбөй калуу вербалдуу жана вербалдуу эмес компоненттердин айырмачылыктарынан келип чыгат.

3.2. Көнүгүү «Вербалдуу эмес жүрүм-турум»

Максаты: вербалдуу эмес жүрүм-турум ар түрдүү болуп көрүнүшү боюнча иллюстрация кылуу.

Мугалим окуучуларга вербалдуу жана вербалдуу эмес сүйлөшүүнүн мааниси жагынан бири-бирине туура келбей тургандыгына мисал келтирүүсүн айтат.

Болжолдуу жооптор:

• Мугалим дайыма айтат окуучулар менен сүйлөшүүгө убактым бар деп, бирок ошол эле мезгилде тычсыздана сумкасын жыйнап, saatына карайт.

Мугалим окуучуларга үч ар түрдүү эмоционалдык абалды көрсөтүүнү суранат жана ошол эле учурда бир эле сөздү ар түрдүү вербалдуу эмес белги менен «Салам!» деп айтышат.

Мүмкүн болгон көрүнүштөр:

1. Окуучу «Салам!» деп достук мамиле менен жылмаят;
2. Окуучу «Салам!» деп, өзү башка жакты карайт.
3. Окуучу «Салам!» деп тиштенип, колдорун кайчылаштырып, көздөрүндө ачууланууну көрсөтөт.

Жыйынтыктоо: Биз айланадагыларыбызга айта турган сөздөрүбүздөн айырмаланган кабарды беребиз.

Мугалим үч окуучуга бирден карточка алууну айтат, ал карточкаларда төмөндөгүдөй сөздөр жазылган:

- ачуулануу,
- каны кайноо,
- комплимент.

Ар бир окуучу сөзү жок жазылган эмоцияны көрсөтөт. Башка окуучулар кайсы эмоцияны көрсөтүп жаткандарын табыш керек.

Жыйынтыктоо: Көбүнчө биздин сезимдериз вербалдуу эмес жүрүм-турум аркылуу берилет.

- Биз берген маалыматтын мазмунун түшүнүү манилүү.

Мугалим суроо берет: «Туура эмес түшүнүүнү кантип болтурбай койсо болот?»

3.3. Көнүгүү «Түшүнүү - түшүнбөстүк»

Максаты: туура эмес түшүнүү же түшүнбөстүкү аныктоо, түшүнбөстүк эмнеден чыгат жана болтурбай коюу жолдорун талкуулоо.

Мугалим окуучулардан түшүнбөстүкүүнүн кандай түшүнө тургандары жөнүндө суроо берет.

Түшүнбөстүк – бул маалымат алуучу маалымат бергенди жакшы түшүнбөй калуусу.

Мугалим окуучуларга түшүнбөстүккө мисал келтирүүнү жана шериги менен ролдордо ойнолор көрсөтүүнү айтат.

Активдүү шериктерди көрсөтүп берүүсүн суранат.

Төмөндөгү суроолор аркылуу талкуулоо:

- Биз эмнени көрдүк? (маалымат өзгөрүлдү);
- Маалыматтын өзгөрүлүшү эмнеге алып келет?
- Ушундай окуялар силер менен болобу? Мисал келтире аласыңарбы?
- Ушул көнүгүүдөн кандай жыйынтык чыгарса болот?
- Түшүнбөстүктүү кандай болтурбай койсо болот?

Болжолдуу жооптор:

Эки маанилүү же карама-каршы сүйлөшүү болсо төмөндөгүдөй жол менен тактап алса болот:

- Суроо. Маалымат берген адамдын позициясы менен: "Сен түшүнүп жатасыңбы менин эмне жөнүндө айтып жатканымды?" Маалымат алгандын позициясы менен: "Сен ушул нерсени айттың беле?..." .
- Маалыматты өзүндүн сөзүн менен айтып жаткан адамдын атынан жана маалымат алып жаткан адамдын атынан айтып көрүш керек. Мисалы маалымат берген адам айтат: «Үйгө өтө кеч келбе», маалымат алган адам тактаса болот: «Демек, мен кечки saat 11.00гө чейин үйдө болушум керекпи?».

Окуучулардын сунуштарына карай жуптарды ойногондорун кайталап берүүсүн суранат.

3.4. Көнүгүү. «Эмне үчүн суроолорду берүү маанилүү?»

(Окуучулар стулдарын партанын астына киргизип, барак менен ручканы алдыларына коюшат)

Максаты: түшүнбөөчүлүктөн качуунун жолдорун талкуулоо.

Мугалим бир каалоочуну бардык класска геометрикалык фигуранлар тартылган сүрөттүү сүрөттөп берүүсүн айтат. (ал окуучу алдын ала даярданыш керек).

Калган окуучуларга мугалим сүрөттөлгөн боюнча геометрикалык фигуранларды тартууну айтат. Окуучулар өздөрүнүн классташынын сүрөттөп берүүсү аркылуу, өтө кылдаттык менен фигуранларды тартат, тартып жатканда суроо бербөө керек.

Мугалим кээ бир окуучулардан сүрөттөрүн көрсөтүүсүн өтүнөт. Андан кийин сүрөттөгөн баланы кайра башынан сүрөттөп класска айтып берүүсүн суранат. Окуучу ошол эле инструкцияны сактайт. Айырмачылыгы азыр гана классташтары суроолорду бере алат. Мугалим кээ бир окуучуларды сүрөттөрдү көрсөтүүсүн өтүнөт жана үлгү менен салыштырат.

- Бул көнүгүүдөн кандай жыйынтык чыгарса болот?

Жыйынтыктоо: Бул көнүгүү туура түшүнүү үчүн тактоочу суроолордун ролун эң жакшы иллюстрация кылат.

4. Сабакты жыйынтыктоо. Коштошуу адеби (5 мүн.)

Максаты: сабактын негизги учурларын жалпылоо.

- Сүйлөшүү (коммуникация) деген эмне?

Сүйлөшүү - бул жооп алуу же маалыматты жеткирүү максатында бир адам (маалымат берүүчү) башка адамга (маалымат алуучу) бир нерсе жөнүндө кабар берүү процесси.

Вербалдуу сүйлөшүү деген - биз сүйлөгөн сөздөр жана биздин үнүбүздүн басымы.

Вербалдуу эмес сүйлөшүү – дene түзүлүштүн тили: беттин түрү, эмоция, жест, позалар.



Жыйынтыктоо: Натыйжалуу сүйлөшүү бул кабар берүүчү дагы кабар алуучу дагы бирдей түшүнгөндүгү.

Коштошуу үрп-адаты

Максаты: сабакты позитивдүү нотада аяктоо.

- Парталаш олтурган классташыбызга жылмаябыз жана хор менен «Кош бол!» деп айтабыз.

4-БӨЛҮМ

АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШТАРЫ

Чогулуштун темасы:

ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ПСИХИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Өзүнөрдү тарбиялабай туруп, балдарга насаат айтуудан пайда жок.
Макал

Чогулуштун максаты:

- Ата-энелердин балдардын өспүрүм курагындагы өзгөчөлүктөрү тууралуу билимин кеңейтүү жана өспүрүм балдар менен баарлашуудагы кыйынчылыктардан кантитп чыгууга жардам берүү;
- Ата-энелерге колдоо иретинде жаш өспүрүмдөр менен өз ара байланышты туура аныктоого, психологиялык-педагогикалык жардамдарды ишке ашырууга боло турган практикалык сунуштарды берүү.

Откөрүү формасы: семинар-практикум.

Чогулуштун планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Киришүү бөлүгү	5 мүн.
2.	Лекция: Өспүрүмдөрдүн курактык өзгөчөлүктөрү	10 мүн.
3.	Көнүгүү: «Көйгөйлүү абалды чечүү»	10 мүн.
4.	Психологдун кеңештери. Ата-энелер үчүн эскертме.	10 мүн.
5.	Тест: «Сиз кандай ата-энесиз?»	10 мүн.
6.	Жыйынтыктоо	5 мүн.

Чогулуштун жүрүшү:

1. Киришүү бөлүгү (5 мүн.)

Мугалим: Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер! Бүгүн сиздер менен «Өспүрүмдөрдүн психикалык өгөчөлүктөрү» аттуу тематикалык чогулушун баштайбыз.

- Өспүрүм курак деген эмне?
- Бул куракта кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн жана кыйын абалдан кантитп чыгабыз?

Бардык ата-энелер эртедир же кечтир, баласы эрезеге жеткен мезгилде өзүнө суроо берет. Биз бүгүнкү чогулушта төмөнкү суроолорду талкуулайбыз:

- Өспүрүм курактын өзгөчөлүгү;
- Ата-энелер өздөрүнүн чонойуп калган балдарынын ортосундагы чырчатақтуу абалдарда кантитп алып жүрүүсү тууралуу.

Мен биздин чогулушту адегендө аңгемеден баштасам:

Ата-энелер жана балдар тууралуу аңгеме

Бир убакта акылманга бир киши келиптири:

-Сен акылмансың. Мага жардам бер, мен жаман болуп жатам. Менин кызым мени түшүнбөйт. Мени менен сүйлөшпөйт. Эмнеге ага баш, кулак, тил



берилди эле? Ал ырайымсыз. Жүрөгү барбы? -деп айтат.

Ақылман айтат:

- Сен үйгө барганды, кызыңдын сүрөтүн тартып, ага унчуклай берип кой -дейт.

Эртеси, ақылманга, ачууланган адам кирип барып, кыйкырып жиберет:

-Эмне үчүн сиз мага кечээ, келесоолук жорукту кылганга кенеш бердиниз?

Жаман болчу, эми андан да жаман болду. Ал, аябай жини келип, мага сүрөттү кайтарып берди.

- Сага эмне деп жооп берди? – деп сурайт ақылман.

-Сен мага сүрөттү эмнеге алып келдин? Эмне, сага күзгү жетишпейби? – деди кызым.

ЖЫЙЫНТЫКТОО:

Биздин балдар - бул биздин - чондордун күзгүсү.

Эгерде, биздин өспүрүмдөрдө бирдемелер башкача болуп жаткан болсо, анда биз, чондор, эмнени туура эмес кылып жатабыз –деп ойлонушубуз керек.

2. Лекция: «Өспүрүмдөрдүн курактык өзгөчөлүктөрү» (5 мүн.)

Ар бир курак өзүнчө жакшы. Ошол эле убакта, ар бир курактын өзүнчө өзгөчөлүгү, кыйынчылыгы болот. Өспүрүм курак өтө узак убактыны камтыган, физикалык өзгөрүүлөр менен мүнөздөлгөн учур. Бул убакытта инсандын тез-тез өсүшү байкалат, бул анын экинчи төрөлүсү.

Психологиялык сөздүктөн:

Өспүрүм курак — балалык чак менен бойго жеткен чактын ортосу (11-12ден 16-17ге чейин), ал төмөнкүлөр менен мүнөздөлөт: балдарын өзгөрүүсү жыныстык жактан жетилүүсү жана чон турмушка кириүүсү.

Өспүрүм курактын психологиялык өзгөчөлүгү «өспүрүм комплекси» деп аталат, ага төмөнкүлөр таандык:

• өзүнүн келбетине башка адамдардын баалашына сезгичтиги;

• маанайы бат-бат эле өзгөрүшү: бир нерсеге өзгөчө көнүл буруусу же кайдыгер болуу; уялчаактык же ыгы жок ачык-айрым болуу; башкалар тарабынан баалангысы келүү менен көз карансыздыгын көрсөтүүсү; авторитеттер, жалпы кабыл алынган эрежелер жана идеалдар менен күрөшүү.

Эмоционалдык туруксуздуктун чеги балдарда 11-13 жашында, кыздарда 13-15 жашында келет.

Окумуштуулардын айтмында, «туура» курак деп, балдар ата-энелерин уккан мезгилди айтышат, бул 10-11 жашка чейин уланат. 7-10 жашында жаш бала чондорду туурайт, ага теңелет. 13төн 15 жашка чейинки өспүрүм курактагылар таптакыр башкача.

Өспүрүм курак - инсан болуп калыптануусундагы өзгөчө жана эң маанилүү курак. Өспүрүмдүн денесинде жаңыча курулуу башталат.

Өспүрүм куракта жүрөк – кан тамыр системаларынын өсүшү туура келбегендиктен, кээ бир өспүрүмдөрдө баш айлануу, жүрөктүн согуусу, баш ооруу, алсыздык, чарчоо ж.б. оорулар байкалат.

Өспүрүм куракка кыжырдануу, туталанып, көтөрүнкү кызуулануу мүнөздүү, бул энергиянын жана активдүүлүктүн бири-бири менен кошуулуп, өзүн-өзү токтото албай калган учурда, кээ бир керек эмес кылык-жорукка, тартиптин бузулушуна, укук бузуларга жана кылмышканы алып барышы мүмкүн.

Бирок, өспүрүм курак - кандайдыр бир мүмүкүнчүлүгү чектелген курак эмес. Тескерисинче, активдүү жашоодогу энергиянын кайнап турган курагы.

Ошол эле убакытта, өспүрүмдөрдөн импульсивдүүлүк ачык көрүнөт, бул ичиндеги кандайдыр кыжырдануунун бир белгиси бар экендиги байкалып турат.

Импульсивдүүлүк деген эмне?

Импульсивдүүлүк деген – бул адамдын жүрүм-турумунун өзгөчөлүгү: тышкы таасирлерге же эмоцияларга алышып ойлонбой эле биринчи оюна эмне келсе, ошонун негизинде иш-аракеттерди баштап жибериш.

Бойго жеттим деген сезим - бул өспүрүм курактын бир өзгөчөлүгү.

Бала чоңойду деп качан айтат? Бала турмушка даяр болгондо, коомдогу чоң адамдардын катарына кирип, алар менен тең жашап кеткенде.

Өспүрүмдүн сырткы көрүнүшүндө эч нерсе байкалбайт: ошол эле мектепте окуйт, ошол эле үй-бүлөдө жашайт. Бирок, үй-бүлөдө балага «кичинекей баладай» мамиле кылат.

Өспүрүм чоң турмушка толук кандуу кошула албайт, бирок, ага аракет кылат жана чондордой эле укуктарды талап кылат. Азырынча ал эч нерсе өзгөртө албайт, бирок, сырттан чондорду туурайт.

Ушунун айынан «чондорго жетүүдөгү» туура эмес түшүнүк пайда болот: тамеки тартуу, көчөдөгү отуруш, шаарга баруу («мен да өзүмдүн турмушума өзүм ээмин» деген сырткы көрүнүш) жана башкалар.

Өспүрүмдүн тышкы келбети - бул дагы чыр-чатақтын булагы. Жүрүм-туруму, кыялы, тышкы келбети өзгөрө баштайт. Кечээ эле эркин, түз басып жүргөн бала, колун чөнтөгүнө салып жана түкүрүнүп баса баштайт. Жаңы сөздөр пайда боло баштайт.

Кыз өзүнүн кийим-кечесин жана чач жасалгасын көчөдө жана журналдарда көргөн мисалдарга салыштыра баштайт, анын пикири апасынынын пикирине туура келбей тургандыгын айтуу менен башталат. Өспүрүмдүн тышкы келбети, үй-бүлөдөгү пикир келишпестиктердин жана чыр-чатақтын булагы болуп саналат. Балага керектүү модалуу кийим-кечелер, анын баалары ата-энелерди канаттандырбайт. Өспүрүм өзүн уникалдуу инсан катары баалайт, ошол эле убакытта курдаштарынан өзгөчөлөнбөгөнгө аракет кылат.

Өз алдынча болууга умтулуу.

Өспүрүмдө өзүнүн позициясы бар экендиги байкала баштайт. Ал өзүн чоң адамдар катары сезет жана ага кылган мамиле да чоң адамдарга кылган мамиледей болушун каалайт. Ошол эле мезгилде, ал уялбай эле, милдетти өзүнө азыраак алууга, бирок көбүрөөк укукту алууга талап кыла баштайт. Өспүрүм бир нерсеге жооп берүүнү каалабайт, өз сөзүнө да жооп бербейт. Өз алдынча болууга умтулат, ошол эле убакта көзөмөлдөөнү жана жардам берүүнү жактыrbай коюшу ыктымал. Көпчулук учурда өспүрүмдөн «Мен баарын билем» деген сөздү угууга болот. Ушу мезгилде ата-энелер өздөрүнүн балдарын кылган кылык-жоругуна жооп берүүгө үйрөтүшү керек. Өкүнүчтүүсү, мындай «өз алдынчалуулук»- ата-энелер менен бул курактагы балдардын ортосундагы чыр-чатактардын негизги булагы.

Бул мезгилде балдарга өзү курактуулар менен байланыштар өтө маанилүү. Биринчи кезекте өспүрүм өзүнүн курдаштарынан турмуш тууралуу керектүү болгон билимди алат. Өспүрүм кайсы топко тиешелүү болсо, ошол топтун мүчөлөрүнүн ал тууралуу ою маанилүү болот. Белгилүү



бир топко тиешелүүлүгү, ал үчүн өзүнө ишенимдүүлүккө алып келет.

Өспүрүмдүн инсан катары өсүшүнө курдаштары менен байланышуусу өзгөчө таасирлентет.

Кандай гана өспүрүм болбосун дос жөнүндө кыялданат. Өзүнө ишенгендей эле, досуна да эч нерсеге карабай «100» пайызга ишенүүгө, берилгендиң менен анын ишеничтүү болуусун каалайт.

Өспүрүм досто оқшоштук, өз ара түшүнүүчүлүк, кабыл алуу болушун издейт. Достук өз ара түшүнүү керектөөлөрүн канааттандырат. Өспүрүм ошол жыныстагы, социалдык статусу бир, ошондой эле жөндөмдүүлүгү бар болгон достор менен достошот (кәэ бир учурларда достор ар түрдүү көз караштагы достор менен достошууга аракет кылат, өзүнүн жетишпегендигин толтуруу максатында). Достук, тандоо мүнөзүнө ээ, чыккынчылыкты кечирбейт. Достук мамилелер өзгөчө мүнөздөмөлөрдү камтыйт, бир жагынан, жалгыз берилген дос тууралуу керектөөсү, экинчи жагынан - досторду тез-тез алмаштырып турду.

Чыр-чатаакка барбоо үчүн өспүрүмдөр менен баарлашууда чоңдор эмне кылуусу керек?

Балаңыздын оройлугуна чыдоо албетте кыйын. Мындайда сокку берүүгө жана ордуна келтириүүгө аракет кыласың. Бирок, бул пайда алып келеби? Биз чоңдор жакшы билебиз: бул мамилени начарлатат, отко май тамызгандай болот. Акылман болгула, өзүнөрдүн балаңарды оройлук ишке барууга түртпөгүлө. Буга төмөндөгү жүрүм-турумдагы абалды эртелеп алдын алуу эрежеси жардам берет.

3. Көнүгүү: «Көйгөйлүү абалды чечүү» (5 мүн.)

Урматтуу ата-энелер! Биз азыр теориядан практикалык иштерге өтөбүз. Ар бириңиздер биздин өспүрүм балдар менен болуп жаткан көйгөйлөрдү жакшы билесиздер. Азыр биз сиздер менен бул көйгөйлөрдү чечүү боюнча өз тажрыйбаларбыз менен бөлүшүп кетебиз.

Ата-энелер 2-3 топко бөлүнөт.

Тапшырма: Ар бир топ өспүрүм курактын өзгөчөлүгү тууралуу окуя даярдайт. Экинчи топ көйгөйдү чечүү боюнча өздөрүнүн варианттарын сунуштайт. Андан соң бириңчи топ өздөрүрүнүн варианттарын айтат.

Мисалы:

- Талкуу үчүн абал:

Балаңыз же кызыңыз сиз менен базарга барды. Максат: кышкы куртка сатып алуу. Балаңыздын же кызыңыздын тандоосу сиздики менен дал келбеди. Жыйынтыгында сиздин балаңыз “Эмне сатып алсан ошону ал? Муну мен баары бир кийбеймин” деп айтты.

Топтун сунушу:

1. Куртканы сатып алууга шашпоо;
2. Өспүрүмдү тынч жерге алып баруу: мисалы, кафе, олтуруп, анын ачуусун басуу;
3. Өспүрүмдүн айткандарын угуу жана өзүнүздүн аргументицизи сунуштоо жана чогуу тынчтык жолу менен чечим кабыл алуу.

Жыйынтыктоо: жаш өспүрүмдөр менен кандай гана чыр-чатаактуу абал болбосун, чоңдор өздөрүнүн жоопкерчилигин сезе билиши керек, өспүрүм курактагы психологиялык өзгөчөлүктөрдү эсте тутуу.

Өспүрүм менен баарлашуу түуралуу психологдун кеңеши.

- Балага эркиндик бергиле. Акырын ойго келиңиз, сиздин балаңыз чоңойуп калды жана алдыңызда алып кала албайсыз, аны укпоо- өзүнүздүн камкордугунуздан чыгарып жиберүү;
- Баарынан да ата-энелердин өспүрүмгө болгон акыл-насааты аларды нааразы кылат. Баарлашуунун стилин өзгөртүнүз, баа берүүдө алыс болунуз. Түшүнүнүз: бала өзүнүн көз карашын билдириүүгө жана жеке корутунду чыгарууга укуктуу;
- Компромисске барыңыз. Жаңжал менен эч ким, эч нерсени далилдеп берген эмес: бул жерде жеңгендөр болбойт. Ата-эне менен өспүрүм терс эмоцияларга алдырганда, бири-бирин түшүнүү жоголот;
- Ким акылдуу болсо, ошол эпке келет. Жалын тез өчөт, эгерде сиз ага отун таштабасаңыз, жаңжалды токтотууда, кимдир бирөө бириńчи унчукпай калуусу керек. Өспүрүмгө караганда, чоң адамдар мындайды оной кылат, анткени өспүрүмдүн психикасы жетишээлек. Эсиңизге түйүнүз: өз балаңыздын үстүнөн жеңишке жетишүү, сизге аброй алып келбейт;
- Ызалантуу керек эмес. Жаңжалды токтотуп, жаралуу эскертүүлөрдү же эшикти катуу жаап жиберүү менен баланын көңүлүн оорутуп алууга аракет жасабаңыз. Кыйын абалдан татыктуу

чыгып кетүүнү бала сизден үйрөнөт;

- Катуу жана ыраттуу болунуз.

Балдар-кыйын психологдор. Алар чондордун күчсүздүгүн укмуштай билет. Ошондуктан, сиздин элдешүүгө баруунуздан даяр экендигин, кызыңыз же балаңыз, ата-эненин авторитети туруктуу экенин билиши керек. Эгерде чондор өспүрүмгө жеке жеңилдигин, туталанууну, ыраттуу эместигин көрсөтсө, анда алардан жакшы жүрүмтурумду күтпөй эле койсо болот.

4. Психологдун кеңештери. Ата-энелер үчүн эксперимент.

(10 мүн.)

Урматтуу ата-энелер, мен сиздерге «Сиз кандай ата-энесиз?» деген тестти сунуштаймын.

Сиздер тестке өзүнүздөрдүн жеке каалооңуздар боюнча катыша аласыздар. Бирок, мен тестке баарыңыздар катышат деп ойлоймун, анткени сиздерге кызық болушу керек, кандай ата-эне экениңиздер түуралуу. Бул тест сиздер үчүн гана еткөрүлүп жатат, ошондуктан бардык суроолорго ак ниетиңиздер менен жооп бергенге аракет кылыңыздар.

Азыр мен сүйлөмдөрдү окуймун жана баллдардын санын айтамын. Эгерде сиздер бул сүйлөмдөрдү тез-тез колдонсоңуздар, анда өзүнүздөргө балл коесуздар, эгерде колдонбосоңуздар, анда балл койбайсуздар.

5. Тест «Сиз кандай ата-энесиз?». (5 мүн.)

- Сага канча жолу кайталаш керек? (2 балл)
- Мага кеңеш берчи. (1 балл)
- Билбеймин, сенсиз мен эмне кылат элем. (1 балл)
- Сен кимден ушундай болуп төрөлдүн эле! (2 балл)
- Сенин кандай жакшы досторун бар! (1 балл)
- Кана, сен кимге окшошсун? (2 балл)
- Мен сенин жашында... (2 балл)



- Сен менин таянычым жана жардамчымсың! (1 балл)
- Сенин эмне болгон досторун бар? (2 балл)
- Сен эмнелер жөнүндө ойлоносун? (2 балл)
- Сен менин акуулдуумсун! (1 балл)
- Балам (кызым), а сен кантип ойлойсун? (1 балл)
- Бардыгынын балдары балдардай, а сен...(2 балл)
- Сен менин тапкычымсың! (1 балл)

Бардык баллдарды эсептеп чыгыңыз.
Ошентип, сиз 5-7 балл алган болсоңуз,
анда сиз өспүрүмдү сыйлаган болосуз,
сиздин мамилеңиз анын инсан болушуна
түрткү болот.

8 ден 10го чейинки балл, өспүрүм
менен сиздин болгон мамилеңиздин
күйүн абалда экенин мүнөздөйт, анын
көйгөйүн билбегенди, өнүгүүсүндөгү
жетишпегендикке күнөөнү өспүрүмдүн
өзүнө оодаргандык.

11 балл жана андан өйдө, сиз өспүрүм
менен баарлашууда ыраттуу эмессиз.
Анын өсүшүнө кокус жагдайлар таасир
етиши мүмкүн. Бул жөнүндө ойлонуп
көрүш керек!

Сиздердин активдүү болгонунуздар
үчүн рахмат!

6. Жыйынтыктоо (5 мүн.)

Баланын өспүрүм болуп чоңойуп
бараткан мезгилиnde, ал гана учүн
эмес, чондор учүн да күйүн, анткени
алар менен бирге аракеттенебиз. Алар
менен бирге аракеттенген учурда
күйынчылыкка кабылышыбыз таң
калыштуу эмес.

Өспүрүм курактан өтүү убагында
өспүрүмдөр спецификалык
күйынчылыктарга дуушар болушу
мүмкүн.

Эгерде сизде конкреттүү суроо
болсо, анда аны жеке маектешүүдө
талкуулайлы.

Чогулушту аяктап жатып мен аңгеме
айтып берсем.

Оодарылган таш тууралуу аңгеме.

Бир чындыкты издеген саякатчы чоң
ташты көрүп калат, анда мындай деген
жазуу бар экен: «Оодар жана оку».

Ал күйинчылык менен ташты оодарат
жана арт жагын окуйт: «Эгерде сен
билгениңе маани бербесен, эмне үчүн
сен жаңы окууну издейсің»

Бул аңгеме балдар жөнүндө кылган
сөздөрүбүздү далилдейт.

Балдардын жүрүм-турумундагы
көйгөйлөр, күйинчылыктар - биздин
өзүбүздө жатат: биздин калп
айтканыбызда, жана түрүксүздүгүбүзда,
биздин текебердигибизде жана өзүбүздө
жакшы көргөнүбүздө.

Көйгөйдү баланын көз карашы менен
карашыбыз керек ошондо аны менен
согушканыбыздын кереги жок болот.

Бүгүн өспүрүмгө айта турган негизги
сөз: «Мен сени сүйөм, биз жаныңдабыз,
биргебиз, биз баарын чогуу жеңип
чыгарбыз».

Активдүү катышып бергениңиздер
учүн баарыңыздарга чоң рахмат! Биздин
жолугушуубуз сиздерге маанилүү болду
деп ойлоймун. Акырында, сиздерден
суранабыз соңку сүйлөмдү үлантып
жазып берсеңиздер (сыр, жазуу түрүндө)

- 1.Мен..... бирдеме көрдүм.
2. Мен..... таң калдым.
3. Мен.....тынчсызданым.
4.мага жакты.
5. менде суроо пайда болду.



Мугалим жазуу түрүндөгү жоопторду
чогултуп, ата-энелерге ыраазычылык
билдирет. Чогулуштан соң, мугалим
жоопторду окуп чыгып, өзүнө корутунду
чыгарат.



Чогулуштун темасы: **ЗОРДУК-ЗОМБУЛУКСУЗ ТАРБИЯЛОО**

Чогулуштун максаты:

- Зордук-зомбулук көйгөйүнүн болуп жаткандыгын ата-энелерге түшүндүрүү.
- Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулуктун ар түрдүү түрлөрү менен ата-энелерди тааныштыруу.
- Ата-энелердин балдар менен болгон мамилесин жакшыртууда жана алардын керектөөлөрүнүн канааттандырууда ата-энелердин чыныгы кадыр-баркын көтөрүүгө көмөктөшүү.

Өткөрүүнүн формасы: тренингдин элементтерин колдонуу аркылуу лекция окуу

Чогулуштун планы:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Киришүү бөлүгү	2 мун.
2.	«Балалыкка чөмүлүү» медитациясы	5 мун.
3.	Лекция: «Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук: түрү, формасы, натыйжасы»	10 мун.
4.	Коллективдүү талкуулоо үчүн тест	10 мун.
5.	Анкеталарды анализдөө	5 мун.
6.	Көнүгүү: Зордук-зомбулуксуз тарбиялоо	10 мун.
7.	Жыйынтыктоо: «Эстеткич түйүнү»	3 мун.

Чогулуштун жүрүшү:

1. Киришүү бөлүгү (2 мун.)

Мугалим: Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер! Биздин бүгүнкү сабактын аты «Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук». Официалдуу эмес булактардын маалыматы боюнча Кыргызстанда ар бир төртүнчү үй-бүлөдө балдарга карата зордук-зомбулуктун катышы бар. Биз бүгүн бул маалыматты төгүндөй же далилдей албайбыз. Биздин максат: бул көйгөйдү түшүнүү жана балдарыбыздын турмушуна анын залакасы тийип калышын болтурбоо. Ата-энелер чогулушун кээ бир үзүндүүлөрү башка

булушу мүмкүн, сиздер оюндардан качпаңыздар, сиздерге туура эмес көрүнүшү мүмкүн, ар бир оюнда өзүнүн жыйынтыгы жана мазмуну болот. Мисалы, биздин жолугушууну медитация көнүгүүсүнөн баштасак.

2. «Балалыкка чөмүлүү» медитациясы (5 мун.)

Мугалим көнүгүүгө жол-жобо берет:

- Ыңгайлуу болуп отурунуздар, бутунуздарды полго коюнуздар, бутунуздар таянганды жакшы сезсин, белиниздерди отургучка жөлөнүздөр.
- Көзүнүздөрдү жабыңыздар, демиңизге кулак салыңыз, ал түз

жана жайбаракат болушу керек. Колунуздардагы жана бутунуздардагы оордукту сезициздер.

- Убакыттын агымы сиздерди кичинекей болгон мезгилге, бала-чакка алып баратат.

Жаздын жылуу күнү экенин сезиниз, сиз 5, 6 же 7 жаштасыз, өзүнүздү жаңылдырыңыз. Сиз көчөдө баратасыз, кийген кийиминизди, бутунузда кандай бут кийим жана үстүнүздө кандай кийим экенин эске салыңыз. Сиз көнүлдүүсүз, көчөдө баратасыз, жаныңызда сиздин жакын адамыңыз, караңыз, анын колун кармадыңыз жана анын жылуу назик колун сезип жатасыз.

- Андан кийин сиз анын колун кое берип жибересиз жана алдыга кубануу менен чуркап баратасыз, бирок, анча алыска эмес жерге, сиз өзүнүздүн жакын адамыңызды күтөсүз, кайра анын колун кармайсыз. Бир кезде күлкүнү угасыз, башыңызды көтөрсөнүз, таптакыр, сизге тааныш эмес, башка адамдын колун кармап турганыңызды көрсүз. Арт жакка карасаңыз, сиздин артыңызда сизге жакын адам күлүп турат. Сиз ага чуркайсыз, ал сизди кучктайт, жароокер сылайт, өбөт, дагы колун алып, чогуу басып кетесиздер жана болгон окуяга чогуу күлөсүздөр. Сизге жылуу, жайлуу жана тынчсыз...

- Азыр убакыт келди, кайра жанагы бөлмөгө барууга жана сиз даяр болгондо көзүнүздү ачасыз.

Талкуулоо:

- Ойлонунуздар, биз сиздер менен өзүбүздүн балдарыбызга тез-тез жароокер жана назик болобузбу?
- Өзүбүздүн балдарга жетишерлик түрдө камкордук жана жылуулук тартуулайбызбы?
- Биз аларды жаныбыздай коргогонубузду сезишиби?

ЖЫЙЫНТЫКТОО: Биз, ата-энелер балдарга ушулардын баарын берүүгө милдеттүүбүз. А бул сезимдеги ар түрдүүлүк. Ар бир бала, аны сүйгөндүгүн, жетишкендиктерин бааланышын, жолу болбой калганды жардам болорун, керек болгон учурда корголо турганын билиши жана сезиши керек. Баланын келечектеги турмушуна, ал эле эмес өзүнүн үй-бүлөсүндөгү мамиле, бөтөн адамдар менен кантит мамиле түзө ала тургандыгына ата-энелер өтө чоң роль ойнойт. Ошондуктан, биз, балдар менен баарлашууда кандай маалымат алуусун чогуу ойлоонолу...

3. Лекция. (5 мун.)

«Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук: түрү, формасы, натыйжаласы».

Акыркы учурда биз балдарга карата болгон зордук зомбулук жөнүндө көп угуп жатабыз.

Балдарга карата болгон зордук-зомбулук- жаш балдардын өлүмү жана жаракат алуусу, бардык өлкөлөрдө бирден бир негизги көйгөй катары бааланат. Жаш балдар үй-бүлөдө, андан сырткары да зордук-зомбулукка дуушар болушат.

Зордук-зомбулук - биләмәдөгү зордук-зомбулук деп, үй-бүлө мүчөсүнүн башка мүчөсүнө (же башкаларга) болгон жүрүм-турумун, үй-бүлөдөгү бийликті сактап калуу, контролдоо жана коркунуч алып келген жагдайды түшүнөбүз. Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук- бил жакын адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси, кайсы бир убакытта бирин-бири кысымчылыкка алуу же кандайдыр бир зыян келтириүү. Дагы бир аныктамасы бар: үй-

бүлөдөгү зордук-зомбуулук деп, үй-бүлө мүчөлөрүнө болгон системалуу түрдө агрессивдүү жана кастьк менен мамиле кылган түшүнбөөчүлүк, жыйынтыгында зордук-зомбуулук кылынган обүектке зыян, майып, кемсингүү же өлүм алып келиши мүмкүн. Зордук-зомбуулук өспүрүмдөр чөйрөсүндө да болушу ыктымал.

Зордук-зомбуулуктун максаты, аны коркутуу, шантаждоо, үстөмдүк кылуу, кемсингүү жана көзөмөлдөө аркылуу ал же бул укукту жана артыкчылыкты өзүнө ыйгаруу, ошондой эле адамдын үстүнөн көзөмөлдөө жасоо жана багынтуу.

Үй-бүлөдөгү зордук-зомбуулуктун ар түрдүү багыты болушу мүмкүн:

- Күйөөсүнүн аялына болгон мамилеси;
- Аялышын күйөөсүнө болгон мамилеси;
- Бир же эки ата-энелеринин балдарына болгон мамилеси;
- Чоң балдарынын кичине балдарга болгон мамилеси;
- Чоң балдарынын же неберелеринин ата-энесине же кары-картаң туугандарына болгон мамилеси;
- Үй-бүлө мүчөлөрүнүн башка үй-бүлөгө карата болгон мамилеси.

Зордук-зомбуулуктун курмандыгы болуп көпчүлүк учурда үй-бүлө мүчөлөрүнүн корголболгон мүчөлөрү болот (аял, жаш бала, үй-бүлө мүчөсүнүн кары-картаңы, инвалиддер). Үй-бүлөдөгү зордук зомбуулуктагы жабыралангандардын 70 пайыздын аялдар жана жаш балдар түзөт. Көпчүлүк учурда зордук-зомбуулуктун бир канча түрлөрүн жолуктурууга болот.

Балдарга болгон зордук-зомбуулуктун кээ бир түрлөрү:

- Жаш баланын керектөөлөрүн тоотпогондук (моралдык таш боордук, ээн коё бергендиң)- бул ата-энелер

тарабынан баланы өз убагында камкордукка алынбаганы, баланын өсүп өнүгүшүнө, ден-соолугуна зыян алып келиши мүмкүн жана эмоционалдык абалынын начарлашына алып келет;

• Психикалык же эмоционалдык

- бул үй-бүлө мүчөсүнүн бирөөсүнүн же өспүрүмдүн ар - намысына, моралдык коркунуч, кордук, шантаж, шек келтирүү ж. б. атайы жасалган иш-аракеттердин тутуму;

• Экономикалык - үй-бүлө мүчөсү тарабынан үй-бүлө мүчөсүн үй-бүлөлүк бюджетти колдонуудан ажыратып салуу, акчалуу болуу жана аны каалагандай колдонууга укук алуу, жашы жете элек өспүрүмдөргө экономикалык жактан кысым көрсөтүү ж.б.

• Сексуалдык - үй-бүлө мүчөсүн бирөөсүнө шек келтирүү, ошондой эле башка бирөөлөр тарабынан өспүрүмдөрдүн жыныстык жактан жетишпегендигине кол салуу, көпчүлүк учурда үй-бүлө мүчөлөрүнүн жашы жете элек өспүрүмдөргө карата болгон сексуалдык зордук-зомбуулугу. Бул жашы жете элек өспүрүмдү, анын макулдугу менен же макулдуксуз жыныстык катнашка алып барган иш-аракеттер. Кээ бир учурларда сексуалдык зордук-зомбуулук физикалык зордук-зомбуулуктун бир түрүнө кирип кетет. Инцест деген эмне? Инцест-бул эң жакын туугандары менен болгон жыныстык мамиле.

• Физикалык – бул атайы, билип туруп ден-соолукка зыян келтирүү, физикалык оордук келтирүү, эркиндиктен, тамдан, тамак-аштан, кийим кечеден жана башка турмушка керектүү болгон шарттардан ажыратуу,

ошондой эле чондор тарабынан жашы жете элек өспүрүмдөрдү камкордукка алуудан, ден-соолугун кароодон, коопсуздугун камсыз кылуудан баш тарткандыгы.

Зордук-зомбулук кантит билинет?

• Коркутуу-үркүтүү же опузалоо

– кыйкыруу, мимикалар, шилтөө менен коркунуч жасоо; милиция тарабынан физикалык опузалоо, атайын мектептер, жаныбарларга карата болгон зордук-зомбулук; жаш баланы таштап кетүүдө же тартып алууда опузалоо, акчадан ажыратуу ж.б.

• Башкалардан бөлүп коюу

(изоляция) - бул аялдын же жаш баланын эмне кылгандыгы, ким менен дос болгондугун, жолуккандыгын, сүйлөшкөндүгүн дайыма текшерүүгө алып турруу; жакын адамдар менен баарлашуусуна, оюн-тамашаларга барууга тыюу салуу ж.б.

• Физикалык жаза – уруп-согуу, бетке чабуу, катуу кыйноо, чачынан тартуу, чымчуу жана башкалар.

• Эмоционалдык (психикалык)

зордук-зомбулук – бул бир гана коркутуу-үркүтүү, опузалоо, башкалардан бөлүп коюу эмес, анын жеke ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтириүү, сөз менен кемситетүү, ырайымсыздык; жаш бала – эң жаман деген сөздү оюна сицирүү, а аял болсо - жаман эне же жар, башка адамдардын алдында кемситетүү; жаш баланын же аялдын дарегине сын айттуу жана башкалар.

Зордук - зомбулуктун чыгышынын себептери ар түрдүү. Аларды эки топко бөлүп караса болот: бириңчи себеп, бул үй-бүлө мүчөлөрүнүн үйдөгү өз ара

аракеттенүүсү, башкасы үй-бүлөдөн сыртта. Бир топтун, экинчи топко карата болгон иш аракети. Көпчүлүк учурда зордук-зомбулук стресстик абалда жүргүзүлөт. Акыркы убакта зордук-зомбулуктун түрлөрү жакшы үй-бүлөлөрдө да байкалып жатат.

Зордук-зомбулуктун себеби:

• аракеттиктиң, баңгилиткиң коомдо жайылышы;

• моралдык кризис;

• маданияттын кризиси;

• инсанды зордук-зомбулуктоонун көрүнүшүн дайыма ММК аркылуу демонстрациялоо жана ММК таасири, террористтик актыларды сүрөттөө, вандализм, садизм ж.б.

• зордук-зомбулуктун чыгыш себептери үй-бүлөдө да жатат: материалдык кыйналыш, үй-бүлө мүчөсүнүн бирөөсүнүн жумушсуздугу, там салуу көйгөйүнүн чечилбегендиги, үй-бүлө мүчөсүнүн бирөөсүнүн аракеттикке берилгендиgi жана ичимдик ичкендиги; үй-бүлө мүчөсүнүн бангилликке берилгендиgi, толук эмес үй-бүлө; үй-бүлөдөгү өгөй ата жана өгөй эне; инвалид бала же ден-соолугунда кандайдыр бир көйгөйү бар үй-бүлө; көнүлгө туура келбegen бала; тарбиясы начар бала; моралдык жактан тыюу салынган иш-аракеттердин алынып салыныши; үй-бүлөлүк чыр-чатактар; алсыздын эсебинен өзүн бекитүү; ташбоордук маданиятты коомдо пропагандалоо.

Балдарга карата болгон үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктун кесепети.

Бир көз караш менен караганда, жаш баланын колуна уруу, бетине чабуу, соккулоо коомго жана жаш балага коркунуч, опуза туудурат.

• Ал балага зордук-зомбулуктун сабагын берет;

• Ал, жаш баланын ишенимге,

- сүймөнчүлүккө муктаж экенин бузат;
- Ал, балада чочулоону туудурат: кийинки соккуну күтөт;
 - Анда, калптын мерчеми бар: баланын педагогикалық мисалын чечип жатамын деген анткорлуугу, ошол себептен балага өзүнүн ачуулануусун көрсөтөт. Чоң адам баланы эмнеге урат, анткени, аны да балалык чагында урган;
 - Ал, каарданууга жана өч алууга чакырат, бул чакырык кала берет жана кечирээк пайда болот;
 - Ал, ишенимди далилдөөнүн онуна эмес, тескерисине үйрөтөт: Мен сени өзүндүн жыргалың үчүн урдум». Баланын мээси бул маалыматты өзүндө сактайт;
 - Ал, баланын жеке жана башкаларга болгон боорукердигин бүлүнтөт, ошентип, баланын дүйнөгө жана өзүнө болгон жөндөмдүүлүгүнө чек коет.

Бала, уруудан жана жазалоодон кандай сабак алат жана анын натыйжасын көтөрө алабы?

Бала билди:

- Ал кадыр-баркка тең эместигин;
- Жакшылыкка жетүү үчүн жазалоонун жардамы менен окуп үйрөнүү (чыныда бул туура эмес, жазалоо баланы башка бирөөнү жазалоого үйрөтөт);
- Азап чегүүнү жүрөkkө жакын кабыл албоо, аны этибар кылбоо;
- Сезимдин жок экендигин төгүндөө-кадимкидей көрүнүш;
- Чондордон коргонгонууга мүмүкүн эмес.

Жыйынтыктоо:

- Адамдын денеси мындаи “майып” кылып «тарбиялоонун» изин жакшы эсте калтырат жана сактайт.
- Зордук-зомбулуктун ар кандай түрү жаман көрүнүш. Адамдар бири-бирине сый мамиледе болушу керек.

4. Коллективдүү талкуулоо үчүн тест (10 мүн.)

Мугалим: Урматтуу ата-энелер! Азыр мен сиздерге угуу үчүн мындаи текст сунуштайм.

«Бир жолу мен орто жаштагы киши менен маектешип калдым. Ал өз балалыгын айтып өттү. Үй-бүлө үчүн токсонунчы жылдар кыйын болгон. Атасы түрмөгө камалган болчу. Жалгыз апасынын колунда беш жаш бала калып кеткен, ал эртеден кечке сатуучу болуп иштечү.

Үй-бүлөдө эң кичүүсү, менин маектешим З жашта болчу. Буту жылан аяк, ачка балдардын тагдыры өз колдорунда болчу.

Көпчүлүк чоң кишилер өз балалыгын жакшы бактылуу өткөргөндөрүн эстеп өтүшөттүр. Бул кишинин сөздөрүндө өтүп кеткен жана кайтып келбес кайғылуу маанайлар гана болбостон, жашоого үмүтүн жандандырган булактар да болуп турду.

Апасы чарчап келсе деле, кирдеп кеткен өз балдарынын сүйкүмдүү өпчү жана дайыма бактылуу күлүп, “Менин таттуу балдарым ” деген сөзүн кайталап турчу. 10 жыл өткөн соң, балдары эстеп терең урматтап, берилип сүйүшөр, мүмкүн бул эненин тарбиялоодогу өзүнүн сыры бардыр. Бул бир башкача нерсе, майда нерсе эмес.

Психологияда жетиштүү тамактанбоо же ачка жүрүү түшүнүгү бар. Жакшы тамактандырган, бирок жеткиликтүү мээрим жетишпеген балдар да болот. Бул балдар үйлөрүндө тарбияланып жаткан балдар үчүн негизги көйгөй болуп саналат.

Аларды күчактаганга, өпкөнгө, эркелеткенге, көккө ыргытканга же атанын оор колу менен мойнун күчактаганга эч ким жок.

Мындайга ата-эненин сүйүсү керек. Азыркы алгылыктуу кылымда биз көтөрүмдүү жана оор басырыктуу болуп жатабыз.

Бир жолу мен бир кемпирдин экинчи кемпирге: "Эгерде бөбөктүү эч качан башынан сылап мээрим беришпесе, жүлүн мээнин оорусу пайда болот экенин телевизордон айтышты"- деп айтып жатканын угуп калдым.

Элдик-илимдик чечмелөө күлкүлүү болсо деле, бирок биз, баардык ата-энелер үчүн эскертуү: үй-бүлөнүн негизги өзгөчөлүгү - үй-бүлөдө өсүп жаткан биздин балдарды үй-бүлөдөн ажыратпашибыз керек.

Балдарды туура тарбиялоо керек деген ою менен ата эне бала менен сүйлөшүүнү мугалим жана окуучунун сүйлөөшүсүнө тендебеши керек. Биринчи кезекте мугалим жаш баланын оюна, ал эми ата-эне ички дүйнөсүнө мамиле кылуусу керек.

Мугалим окуучудан "Окугандан сен эмнени түшүндүң?"- деп сурашы мүмкүн. А эне баласы менен Чынгыз Айтматовдун "Кыямат" романынын акыркы барактарын окуп жатып ыйлашы мүмкүн, алар бири-бирине эч нерсе деп айтышпай, бири-бирин күчктап олтурушу мүмкүн.

Мындай ачуу көз ирмемдер тууралуу эскерүүлөр балада көп убакытка сакталышы мүмкүн, муун менен чоң жашоого баруу жана жүрөктүү күтүүсүз жылуулук улгайганга чейин эсинен кетпей толкундаткан чыгаар.

Келгиле анда, балдарга түбөлүк жашоосуна калгыдай кылышпай сизим тартуулайлыш.

Талкуулоо:

- Балага мээрим чачуу керекпи?
- Ал аны эркелетип салбайбы?

Жыйынтыктоо: Балага мээрим берүү керек.

5. Анкеталарды анализдөө (5 мүн.)

Мугалим алдын ала анкета жүргүзгөн (чогулуштун алдынан).

БАЛДАР ҮЧҮН АНКЕТА

1. Апам мени менен сылык-сыпаа:

- Тез-тез -100%
- Кээ бирде;
- Сейрек;
- Эч качан.

2. Атам мени менен сылык-сыпаа:

- Тез-тез;
- Кээ бирде - 89%
- Сейрек;
- Эч качан.

3. Апам мага кыйкырат:

- Тез-тез;
- Кээ бирде -83%
- Сейрек - 17%
- Эч качан.

4. Атам мага кыйкырат:

- Тез-тез;
- Кээ бирде -78%
- Сейрек-10%
- Эч качан-2%

5. Апам мени урушу, чапкылоосу мүмкүн:

- Тез-тез;
- Кээ бирде - 12%
- Сейрек - 20%
- Эч качан - 68%

6. Атам мени урушу, чапкылоосу мүмкүн:

- Тез-тез;
- Кээ бирде - 12%
- Сейрек
- Эч качан - 88%

АТА-ЭНЕЛЕР ҮЧҮН АНКЕТА

1. Башка бирөөнүн баласына эскертуү кылса болобу?

- Ооба – 47%
- Жок – 10%
- Жооп берүү кыйын - 43%

2. Өзүнүздүн балаңызга эскертуү кыла аласызыбы?

- Ооба - 93%
- Жок;
- Жооп берүү кыйын.

3. Башка бирөөнүн баласына кыйкырса болобу?

- Ооба;
- Жок - 80%
- Жооп берүү кыйын -20%.

4. Өзүнүздүн балаңызга кыйкыра аласызыбы?

- Ооба;
- Жок- 32%
- Жооп берүү кыйын.

5. Башка бирөөнүн баласын ура аласызыбы?

- Ооба.
- Жок- 92%
- Жооп берүү кыйын – 8%.

6. Өзүнүздүн балаңызды урасызыбы?

- Ооба;
- Жок;
- Жооп берүү кыйын - 58%.

Жыйынтыктоо: бул анкеталардан мындай жыйынтык чыгарса болот, биз зордук-зомбулуксуз тарбиялоого үйрөнүшүбүз керек.

6. Көнүгүү: Зордук-зомбулуксуз тарбиялоо (10 мүн.)

Багыт берүү:

- Бардык ата-энелер үч топко бөлүнүшөт, ар бирине өзүнчө мисал берилет;
- Бириңчи топ – «макул» деген аргументке өздөрүнүн көз карашын айтышат;

- Экинчи топ - «каршы» деген аргументтерин даярдашат;
- Үчүнчү топ - булар медиаторлор (ортомчу), каршы тараптарды жумшартуу үчүн, бир чечимге келүүгө жардам берет.

Мисалы:

- «Зордук-зомбулуксуздук» үчүн. Өспүрүм дискотекадан кеч келди, мас абалда. Ата-энеси, баласын уктоого жаткырып, кийинки күнү баласына, мындай кылык-жорукту көрүү ата-энеге оор жана жагымсыз экендигин айтышат. Андан сырткары, өспүрүм ишеничи жоготуп, мындай абал дагы кайталанса дискотекага баруу жөнүндө кеп да болбошун айтышат.

«Зордук-зомбулук» үчүн

Ата-энелер, эгерде өспүрүм кандайдыр бир туура эмес кылык-жорукту жасаса, анда баланы жазалаш керек деп эсептешет. Ата-энелери укпагандыгы үчүн урган балдар аракты аз ичет, тамекини аз тартат, жакшы окушат.

Ортомчулар топторду угушуп, айтылган ырастоолорго ойлорун айтат.

Жыйынтыктоо: эгерде ата-энелер зордук-зомбулуксуз усуулун тандап алса, анда, өспүрүмдөр ата-энелерине ишенишет, демек бул ишеничи жок кылбоо үчүн аракеттенишет.

7. Жыйынтыктоо: «Эстеткич түйүнү» (3 мүн.)

Мугалим:

Урматтуу ата-энелер! «Эстеткич түйүнү» катары биздин бүгүнкү ата-энелер чогулушунун негизинде, мен сиздерге тизме сунуштаймын - биздин тарбиялоонун баланын турмушуна тийгизген таасири туралуу эскертким келет.

Балдар турмуштан жашоого
үйрөнүшөт:

- Эгерде, баланы дайыма сындасак,
андада ал жек көргөнгө үйрөнөт;
- Эгерде, бала қастыкта жашаса, ал
агрессивдүүлүккө үйрөнөт;
- Эгерде, баланы мазактап күлүшсө,
андада, ал түнт болот;
- Эгерде, бала жемелөөдө чоңойсо,
андада, ал күнөөлүг болуп жашаганга
үйрөнөт;
- Эгерде, бала сабырдуулукта чоңойсо,
андада, ал башкаларды кабыл алууга
үйрөнөт;
- Эгерде, балага дем берсе, анда, ал
өзүнө ишенүүгө үйрөнөт;
- Эгерде, баланы мактасак, анда, ал
ыраазы болууга үйрөнөт;
- Эгерде, бала ак ниетте өссө, анда,
ал адамдарга ишенүүгө үйрөнөт;
- Эгерде, бала коопсуздукта жашаса,
андада, ал адамдарга ишенүүгө үйрөнөт;
- Эгерде, баланы колдосо, анда, ал
өзүн баалоого үйрөнөт;
- Эгерде, бала достукта жана
түшүнүүчүлүктө жашаса, анда, ал бул
дүйнөдөгү сүйүнү табууга үйрөнөт.

Эске туткула! Өз баласына ырайымсыз
мамиле кылган ата-энени эч нерсе актай
албайт. Бала - кул эмес, ата-эне – мырза
эмес. Бала жана ата-эне бирдей укукка
ээ, анын ичинде, коркунучтан эркин
жана зордук-зомбуулуктан сырт болууга
укуктуу.

Чогулушту аяктап жатып, ата-энелер
үчүн өткөрүлгөн чогулуштун эсте
каларлык жагын айтып кетүү жагы сунуш
кылышат.

5-БӨЛҮМ

Форум-театр –
мектептеги класстан
тышкаркы тарбия
иш-чараларын
уюштуруу
методикасы
(үлгү катары).



«ФОРУМ-ТЕАТР» МЕТОДИКАСЫНА КИРИШҮҮ

«Театр - билимдин бир түрү; ал билим коомду өзгөртүүнүн куралы болушу керек жана боло алат. Театр бизге келечекти күтүп отурбай, аны өзүбүз куруп алганга жардам берет».

Августо Боаль (Augusto Boal) - форум-театр методикасынын негиздөөчүсү

Форум-театр - бул интерактивдүү театр, коомду тынчсыздандырган маселелер боюнча талкуулоо, баарлашшу үчүн керектүү оюндардын, көнүгүүлөрдүн жана ыкмалардын топтому болуп эсептелет. Интерактивдүү театрды кээде «көрүүчүлөрдүн түздөн-түз катышуусундагы театр» же «коомчулукка негизделген театр» деп аташат. Театр конфликттерди чечүүдө колдонулган учурларда «конфликтти трансформациялоочу (өзгөртүүчү) драма» деп аталаат.

Форум-театр көрсөтүүлөрүнүн темалары коомчулуктагы көйгөйлөр болуп саналат: үй бүлө мүчөлөрүнүн, чондор менен балдардын, ар түрдүү улуттун өкулдөрүнүн ортосундагы мамилелер; миграцияга байланыштуу маселелер, үй-бүлөдөгү зомбулук, мектептеги рэкет, алкоголизм ж.б. Көрсөтүүлөрдүн темалары окуяларды тандоо сабагында мектеп окуучулары тарабынан аныкталат.

Форум-театр көрсөтүүдөн жана форум/талкуулоодон турат.

Форум-театрдын негизги максаты:

- Көрсөтүү аркылуу көйгөйлөр жөнүндө маалымат берүү
- Көрсөтүлгөн көйгөйлүү жагдайдан чыгуу жолдорун издөө максатында форум/талкуулоону уюштуруу.

Форум /талкуулоо төмөндөгүдөй түзүлгөн: көрүүчүлөр сунушталган көрсөтүүдөгү көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун баарлашшу аркылуу табуу менен жана ошол жагдайга кайсы

чечүү жолу туура келе тургандыгын талкуулашат. Талкуулоо көрүүчүлөрдүн бири - бирине жакын болушуна жана бири-бирин түшүнүүгө жардам берет, анткени, бул ыкма бири-бири менен сүйлөшүүгө жана ар бир көрүүчүгө башка бирөөнүн ой-пикирин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Көрсөтүүлөргө мектеп окуучуларын тарбиялоого катышкан бардык тараптардын тыгыз байланышына алып келген жамааттагы лидерлер, жергилиткүү бийликтин өкүлдөрү, мугалимдер, ата-энелер, мектеп окуучулары чакырылат.

«Форум-театр» технологиясынын этаптары

«Форум-театр» методикасын мектепке киргизүү үчүн ушул ыкма менен иштеген драмалык клубдар түзүлөт. «Форум-театр» технологиясын мектептеги драмалык клубдун катышуучулары сабактарга катышуу аркылуу өздөштүрүшөт. Сабактар ар кандай максаттарды камтыйт:

а) Команда түзүү жана катышуучулар ортосундагы ишенимди пайда кылуу:

- катышуучуларды тааныштыруу үчүн көнүгүүлөр,
- ишенимди жаратуу үчүн көнүгүүлөр,
- команданы түзүү үчүн көнүгүүлөр.

б) Көрсөтүүнү даярдоо үчүн катышуучуларды керектүү ыкмаларга үйрөтүү:



- форум-театрдын тарыхы жана методикасы менен таанышуу,
- актердук чеберчилик,
- дene мүчөлөрү жана ымдоо, жаңсоо менен иштөө,
- дем алуу жана үн басымын орнотуу,

- баарлашуу жана монолог түзүү.

в) Көрсөтүүнү иштеп чыгуу жана ролдорго кириүү:

- конфликттүү - көйгөйлүү окуяларды тандоо,
- конфликтти – көйгөйдү талкуулоо,
- репетициялар,
- джокерди (көрүнүштүн жана талкуулоонун алып баруучусун) тандоо

в) Көрсөтүүнүн премьerasы.

«Форум -театр» технологиясы боюнча толук сабактар катары бул колдонмодо жазылган. Бардыгы болуп 10 сабак. Бул сабактар форум-театрды түзүү боюнча катышуучулар менен таанышкан биринчи сабактан баштап, көрсөтүүнү коюу боюнча онунчы сабакка чейин бардык кадамдарды камтыйт. Бул көнүгүүлөрдө колдонулган инновациялык ыкмаларды бир гана драмалык клубдун сабактарында эмес, ар түрдүү башка сабактарда дагы колдонсо болот.

Көрсөтүүнүн фазалары

Көрсөтүү беш фазадан турат.

I. Активдештируү көнүгүү

– көрсөтүүнүн алдында көрүүчүлөр тарабынан аткарыла турган көнүгүүлөр жана оюндар. Бул көнүгүүлөр актерлор менен көрүүчүлөрдүн ортосундагы байланышты түзүүгө жардам берет. Көнүгүүлөр көрүүчүлөргө театралдык көрүнүштүн атмосферасына тезирэек киргенге жана көрүнүштүн катышуучусу болуудан коркпоого жардам берет. Активдештируү көнүгүү джокер аркылуу ёткөрүлөт.

Активдештируү көнүгүү 3 кадамды камтыйт: 1) саламдашуу, 2) көнүлдү

буруу, 3) форум-театр эмне экендигин жана көрүүчүлөрдүн ролун түшүндүрүү.

Көрүүчүлөргө форум-театр көрүнүшүндө негизги каарман - протагонист боюнча түшүнүк берилет. Протагонист - бул зомбулукка учуралган адам. Көрүнүштө дагы башка каарман бар - антагонист, зомбулук кылган каарман. Көрүүчүлөрдүн милдети көрүнүштү көргөндөн кийин протагонистке кыйын кырдаалдан чыгууга жардам берүү.

Джокер көрүүчүлөргө көрүнүш эки жолу коюла тургандыгын түшүндүрөт, биринчи жолу коюлгандан көрүнүшкө көнүл коюп, алар көргөн көйгөй жөнүндө ойлонууну, аларды тынчсыздандырган жана протагонист башка аракеттерди жасай алса боло турган учурларды эстеп туруу сунушталат.

Экинчи жолу, көрүүчү жагдайды жакшы жакка өзгөртө турган жеринде көрүнүштү токтолуп, протагонисттин ордуна чыгып ойноп көрсөтөт. Бул жерде көрүүчү болуп жаткан окуяда пассивдүү пайдалануучудан, активдүү шериктеш адамга айланат.

Денени кызытуучу көнүгүү 10-15 мүнөт болот.

II. Көрсөтүүнүн биринчи коюлушу:

Көрсөтүү 4-6 көрүнүштөн турат, аягы токтолуу кадр менен бүтөт. Акыркы сцена – көйгөйлүү кырдаал түү чокусуна, чегине жетет. Негизги каарман кризистик абалда болот, ал эмне кылышын билбейт, ага тезинен жардам керек. Биринчи жолу көрсөтүлгөндө көрүнүш 15-20 мүнөт коюлат.

III. Форум - көйгөйдү талкуулоо:

Биринчи жолу коюлгандан кийин джокер көрүүчүлөр менен кандай

көйгөй болгондугун, “кризистик абалга жеткирбесе болмок беле жана өздөрүнүң жамааттарында мындай көйгөйлөр болгонбу?”, - деген суроолорду талкуулайт. Джокер актерлорго көрүнүштүү экинчи жолу ойноосун сунуштайт жана көрүүчүлөргө кандай жолдор менен алар кийлигишүү жасаса боло тургандыгын, абалды өзгөртүү үчүн негизги каармандын ордуна чыга тургандыгын түшүндүрөт. Бул фаза 5-10 мүнөткө улантылат.

IV. Көрсөтүүнүн экинчи жолу

коюлушу: Бүткүл интерактивдүү көрүнүштүн жүрүшүндөгү эң маанилүүсү ушул фаза болуп эсептелет. Бул этапта көрүүчүлөргө protagonisttin ордуна ойной тургандары сунушталынат. Көрүүчүлөр өздөрүнүн көз карашы боюнча абалды жакшы жакка өзгөртүү мезгили келгендигин байкаса, актерлорду токtotуп, protagonisttin ордуна киришет. Кийлигишүүдөн кийин ошол кийлигишүү, абалды өзгөртүүгө жардам бере алдыбы деген талкуулоо болот. Эки же үч кийлигишүү өткөрсө болот. Бул фаза 15-20 мүнөт болот. Бул фазанын узактыгы ар бир мизансценада көйгөйдү чечүү жолдору канчалык кызыктуу болгондугуна байланыштуу болот. Негизги ролду бул жерде джокер - форумдун алып баруучусу ойнот. Ал көрүүчүлөрдүн аракеттерин байкап, өз убагында жооп берүүсү керек, Эгерде, көрүүчүлөрдүн аракеттери натыйжалуу эмес же кайталануу болсо, билгичтик менен кийинки мизансценага өтүү же спектаклди бүтүрүү керек.

V. Жыйынтыктоо форум/

талкуулоо: бул этапта көрсөтүү жана талкуулоо жыйынтыкталат, суроолор берилет: Мындай көйгөйлөрдү үй-бүлөлүк деңгээлде кандай чечсе болот? Жамааттык деңгээлде мындай

көйгөйлөрдү кандай чечсе болот? Мамлекеттик деңгээлде мындай көйгөйлөрдү кандай чечсе болот? Сахнага чыкпаган көрүүчүлөрдүн жоопторуна өзгөчө көңүл буруу керек. Алар бири-бири менен талкуу жүргүзө алышат, чыгуу жолдорун талкуулап, көрүнүшкө тоскоолдук кылышы мүмкүн, бирок бул нерсе аларды канчалык деңгээлде тынчсыздандырып же ызаланта тургандыгын, канчалык деңгээлде маанилүү экендин көрсөтөт. Бул этапта алдын ала маалымат берилет. Бул маалыматты спектаклге катышкан адистер, мисалы, наркологдор, педагогдор, юристтер деле берсе болот. Көрүүчү өспүрүмдөр тарабынан айтылган сөздөр өтө маанилүү.

Форум-театр боюнча мектептеги драмалык клубдун иш-аракетин кандай уюштурса болот:

- «Форум-театр» методикасын мектепке синириүү үчүн ушул методика менен иштеген мектептерде драмалык клубдар түзүлөт. Мектеп жетекчилигинин бул методика боюнча маалыматы жана драмалык клубдун ачылышына макулдугу болушу керек. Клубдун ийгиликтүү иштөөсү үчүн мектеп администрациясынын колдоосу жана түшүнүүсү керек.
- Клубдун жетекчиси ушул методика боюнча семинардан өткөн же өз алдынча окуган мугалимдердин арасынан болушу мүмкүн. Психологдор, соц.педагогдор, мектептеги завучтар, активдүү чыгармачыл мугалимдер бул жумушту алып бара тургандыгын тажрыйба көрсөткөн. Бул иш-чаралар, бир класстын гана деңгээлинде эмес, мектеп деңгээлинде өткөрүлүүсү зарыл.

- Мектеп администрациясынын макулдугу менен драмалык клубдун

жумушу жана сабактарды үчүн жай бөлүнүп берилүүсү керек. Чыгармачыл сабактарды өтүү үчүн ыңгайлуу жай болсо болмок (кээде олтургучтарды, парталарды алып койгонго туура келет, полдо олтурганга шарт түзүү керек). Сабактар өткөрүлө турган жерде катышуучулар бири-бири менен кенири, эркин сүйлөшө алгыдай болушу керек.

- Катышуучулар кайсы жерге жана качан келе тургандыктарын билүү үчүн сабактардын өткөрүлүүчү жери жана убакыты туруктуу болушу керек. Мектеп администрациясынын, клубдун катышуучуларынын класс жетекчилеринин, ата-энелердин сабактардын өткөрүлүү графиги жана жери боюнча маалыматы болушу керек.

- Мектептеги драмалык клубдун катышуучулары 8-11- класстын окуучулары болот. Бир клубда 20-25 окуучу болушу мумкун. Мүмкүн болушунча, балдар ар түрдүү класстардан, балдар жана кыздардардан аралаш, ар түрдүү улуттан болсо жакшы болот. Башка театралдык ийримдерден айырмаланып, «таланттуу» жана «өзгөчө зээндүү» балдарды тандоонун кереги жок. Тажрыйба көрсөткөндөй, «коркунуч тобундагы балдар», «тарбиясы оор балдар» клубдун мүчөлөрү боло алат. Катышуучуларды тандоо сурамжылоо же балдардын каалоосу аркылуу өткөрүлөт.

- Драмалык клубдун жумушу ийгиликтүү болушу үчүн конкреттүү жумуш планы болушу керек жана ал бир жылга түзүлсө жакшы болот. Планга жума сайын өткөрүлө турган сабактар жана жамааттарга чыгып көрсөтө турган спектаклдер кирет.

«Эл аралык толеранттуулук үчүн» фонду жана анын өнөктөштөрү ЮНИСЕФ, Айрекстин кызматташуусунда АКШ Эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги (USAID) жана Кыргызстандагы Улуу Британиянын элчилигинин финанссылык каржылоосунда 2010-2014- жылдары Кыргызстандын 49 мектебинде ушул методиканы колдонгон драмалык клубдар Чуй (7), Баткен (12), Ош (8), Жалал-Абад (7), Нарын (7), Талас (8) областтарында ачылган.

Тажрыйба көрсөткөндөй, бул методика жамааттарда болгон нерселерге кайдыгер болбоого үйрөтүү менен жаштардын ички дүйнөсүнө таасир берет, ал эми эң негизгиси коомчуулукту жакшы жакка өзгөртүү үчүн каалоолорун пайда кылат.

Биринчи сабак: **ТААНЫШУУ. МЕТОДИКАГА КИРИШҮҮ**

Максаты:

- Форум-театр ийриминин окуучуларын бири-бири менен тааныштыруу;
- Ийримде сабактын эрежелерин иштеп чыгуу;
- Форум-театр методикасы менен тааныштыруу.

Көркөтөлүүчү ресурстар: ватмандар жана маркерлер.

План:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Көнүгүү «Саламдашуу»	10 мүн.
2.	Көнүгүү «Катуу шамал согот»	20 мүн.
3.	Көнүгүү «Ат коюу оюну»	15 мүн.
4.	Көнүгүү «Менин күтүүлөрүм» жана «Алтын эрежелер»	10 мүн.
5.	Көнүгүү «Спектограмма»	20 мүн.
6.	Көнүгүү «Методикага киришүү»	10 мүн.
7.	Көнүгүү «Казан»	5 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Көнүгүү «Саламдашуу» (10 мүн.)

Максаты: сабактын башталышында достук мамилелеге шарт түзүү.

Мугалим: (окуучулар төгерек болуп олтургучтарда олтурушат) окуучуларды ордуларынан туруп, сол жагында турган окуучуга ар түрдүү жолдор менен саламдашууну сунуштайт:

- тартынчаак, уялчаак адамдардай;
- бир жакка шашылган адамдардай;
- бир канча жылдан бери көрүшпөгөн адамдардай.

Оюндуун ар бир кыймыл - аракетин көрсөтүү.

Талкуулоо:

- Силер уялчаак, шашылган адамдын ролун ойногондо өзүнөрдү кандай сездинер?

Болжолдуу жооптор: кызыгуу, уялуу, өзүмдү актер катары сездим ж.б.

Мугалим: окуучуларга форум-театр ийриминин сабактары, көнүгүүлөр бир максатка багытталганын айтат.

- Биринчи көнүгүүнүн максаты эмнеде?

Болжолдуу жооптор: Бири-бирибиз менен саламдашуу, конструктивдүү сүйлөшүүгө, баарлашууга, адамдар менен тил табышууга, уялчаак болбогонго үйрөндүк.



Андан кийин мугалим окуучуларды биринчи сабактын планы, максаты менен тааныштырат.

2. Көнүгүү «Катуу шамал согот» (20 мун.)

Максаты:

- Топтогу катышуучулардын окшоштуктарын жана айырмачылыктарын аныктоо
- Топту эркин сезүү жана доступ мамиледеги жагдайды түзүү

Мугалим: окуучулар тегерек болуп коюлган отургучтарга олтурууну суранат. Бир адам отургучсуз калат. Отургучсуз калган адам (башында мугалим болушу мүмкүн) ортодо туруп турат. Ал төмөндөгүдөй сөздөрдү айтат:

“Катуу шамал мындай адамды учурат” жана өзү жөнүндө чындыкка дал келген нерсени айтат.

Мисалы:

- Катуу шамал сүрөт тартканды жакшы көргөн балдарды учурат.
- Катуу шамал шоколадды жакшы көргөн адамды учурат.

Ортодо турган катышуучу өзүнүн сөзүн айтканда, айтылган сөз тиешелүү болгондор өз орундарынан тез туруп, башка отургучка олтуруп калышы керек.

Мугалим: оюндуун эрежелери жөнүндө айтып берет:

- Катышуучу мурдагы ордуна кайра отура албайт
- Алып баруучу дагы өзүнө олтургуч тапканга аракет кылыш керек
- Отургуч жетпей калган катышуучу ортого туруп, «Катуу шамал ... учурат» деп жаңы башка сөздү айтат
- Кайрадан ал сөз кимге тиешелүү болсо, ошол адамдар өз орундарынан тез туруп, башка отургучка отуруп калышы керек.

- Ушинтип оюн кайрадан кайталана берет

Мугалим башка көрсөтмөлөрдү дагы берсе болот. Мисалы көрүнгөн мүнөздөмөлөрдөн баштаса болот («Катуу шамал теннис ойногондогу кроссовкилерди кийген, чачы кыска, кара көйнөк кийгендерди, учурат»). Андан кийин көзгө көрүнбөгөн мүнөздөмөлөргө өтсө болот («Катуу шамал ким саякаттагысы келген, кышында туулган адамдарды ... учурат»).

Талкуулоо:

- Бул көнүгүүнү аткарып жатканда эмне болду? Өзүнөрдү кандай сезип жатасыңар?
- Топтогулар жөнүндө эмнени байкадыңар жана билдинөр?
- Башкалар тууралуу билгиңер келген, кызыккан башка суроолор барбы?

Жыйынтыктоо: Бири-бирибиздин жашообуздагы кээ бир фактыларды билип алдык: эмнени жактырабыз, ким менен жашайт, мындайча айтканда, бири-бирибиз менен жакындан тааныштык.

- Бири-бириңер жөнүндө билүү эмне үчүн маанилүү? Эмнени берет?

3. Көнүгүү «Ат коюу оюну» (15 мун.)

Максаты:

- Ар бир катышуучунун атын, иш-аракетин, мүнөзүн билүү.
- Катышуучуларга денени бош коюуга мүмкүндүк берүү: беттин булчундарын жана денени бош коюу.

Мугалим: катышуучуларды тегерете турушун суранат. Катышуучу кезек менен өзүнүн атын жана атынын баш тамгасына кеткен сезимди айтыш керек экенин сунуштайт (Мисалы: Бактыгүл бактылуу). Андан кийин бардык катышуучу айтылган

атты жана ал атты айтып жатканда жасалган кыймыл-аракетти кайталайт. Бардыгы аттарын айтып бүтмөйүнчө оюн улантыла берет.

Мугалим аттын биринчи тамгасына дал келген спорттун түрү же адамдын мүнөзү болушу керек деп көрсөтмө берсе дагы болот.

Катышуучулардын үндөрүн жана кыймыл-аракеттеринин бир убакта башталышын камсыз кылуу үчүн Зөө чейин санап, анан хор менен айтса дагы болот же болбосо мугалим катышуучуну тегеректен үч кадам алдыга чыгып тапшырманы жасап, ордуна кайра келүүсүн жана кийинки катышуучу өзүнүн атын айтып, кыймыл аракетин көрсөтүүсүн айтат.

Талкуулоо:

- Бул көнүгүү учурунда өзүнөрдө кандай эмоцияларды байкадыңар?
- Башкалардын сезимдеринен жана кыймылдарынан эмнелерди байкадыңар?
- Кайсы сезимдер жана кыймыл-аракеттер топто окшош болду? Кайсы сезимдер жана кыймыл-аракеттер айырмаланды?

Жыйынтыктоо: Катышуучулар бири-биринин аттарын билип алысты. Топтун катышуучуларында көп окшоштуктар бар, бирок өзгөчөлүктөрү дагы бар. Катышуучулар дene мүчөсүн иштетишп, кыймыл-аракеттер аркылуу өзүн эркин седи.

4. Көнүгүү «Менин күтүүлөрүм» жана «Алтын эрежелер» (10 мүн.)

Максаты: окуучулардын ийримдин ишмердүүлүгүнөн негизги күтүүлөрүн жана иштөө эрежелерин аныктоо.

Мугалим окуучулар ийримге жазылып жатканда эмне үчүн сабакка барып жаткандыгын, албетте, ойлогондорун жана ошондой эле натыйжалуу иш алып барыш үчүн сабак учурунда жүрүм-турум эрежелерин иштеп чыгуу зарылдыгын айтат.

Окуучулар үч топко бөлүп, ватман, маркерлерди алышат. Ар топ ватманды эки бөлүккө бөлөт. Биринчи бөлүгүндө күтүүлөрдү жазат, ал эми экинчи бөлүгүндө эрежелерди жазат.

Андан кийин ар бир топ күтүүлөрдү жана эрежелерди презентация кылат.

Мугалимге багыт берүү: Эрежелердин арасында төмөндөгүлөр болушу зарыл: активдүү болуу, сабакты калтырбоо, кол көтөрүп сүйлөө, талашып – тартышпоо, сүйлөп жаткан адамдын сөзүн бөлбөө, мугалимди угуу, телефондорду өчүрүү. Мугалим бул эрежелер бардык сабактарды өтүп жатканда сакталышы керек экенин айтат. Андан кийин мугалим сабактар дайыма кайсы жерде өтөт, катышуучуларды иштөө графиги менен тааныштырат: окуу күндөрүн, сабак канча убакытка созула тургандыгы, сабак канчада башталат жана канчада бүтө тургандыгы так көрсөтүлүшү керек. Милдеттүү турдөгү талапты айтат: күндөлүктө ата-энелер балдарынын кружокко катышып жаткандыгы жана өтулүү күндөрү, убактысы жөнүндө биле тургандыгы боюнча колу болуш керек.

Мугалим класс жетекчи менен ийримдин жумуш графикин окуучулардын окуу предметтерин дагы эске алуу менен алдын ала макулдашып алат жана мугалим класс жетекчиден окуучулардын ата-энелерин балдары ийримге катышып жатканын маалымдоо боюнча суралышы мүмкүн. Бул учурда ата-эненин колу күндөлүктө коюлушунун зарылчылыгы жок.



Эрежелер көрүнүктүү жерге илинет жана мугалим ошол эрежелер бузулса, кандай чара көрүлө тургандыгын чечүүнү айтат.

Эрежелердин болжолдуу үлгүсү.
«Биздин ийримдин алтын эрежелери».

1. Ата-энелерге, класс жетекчиге сабактардын графики боюнча маалымат берүү жана сабактарды калтырбоо;

2. Кечикпей келүү;
3. Телефонду колдонбоо;
4. Кол көтөрүп сүйлөө;
5. Активдүү болуу, сөздү бөлбөө;
- 6.....

5. Көнүгүү. Спектограмма. (20 мүн.)

Максаты: форум-театр усулу менен окуучулардын канчалык деңгээлде маалыматы бар экенинин аныктоо.

Атايын материалдар: бирден онго чейин сандар жазылган карточкалар класста бир сыйыкта илинет.

Мугалим: катышуучулар бөлмөнүн бир жак капиталында дубалды бойлоп туруушун өтүнөт. Катышуучуларга бөлмөнүн борборунан өткөн сыйыкты элестетүүсүн суралат. Ал сыйыктын бир башында эң чоң (10), экинчи башында эң кичине сан (1) бар. Мугалим суроолорду берет, окуучулар жоопту ойлонуп, жооп даяр болгондо кол көтөрөт. Мугалимдин командасына карай катышуучулар алар өздөрүнүн оюн чагылдырган сандын астына барып турушат.

Катышуучулар кандай гана сандын астына турбасын, ал позиция туура эмес болбайт экендигин билүүсү маанилүү. Катышуучулардын тигил же бул жерге тургандыгынын себептерин талкуулаганга убакыт бөлгүлө.

Болжолдуу суроолор:

- Форум-театр методикасы тууралуу

жакшы билесиңерби? (10-абдан жакшы билем, 1-жакшы билбейм)

• Сиз жамаатыңыздагы көйгөйлөр же конфликттер менен кандай деңгээлде таанышсыз? (10 жакшы таанышмын, 1-тааныш эмесмин)

• Жергиликтүү элдер болгон көйгөйлөрдү көтөрүп, анан ошол көйгөйлөр менен биргеликте иштегени менин жамаатыма керек. (10-аябай керек, 1-кереги жок)

• Форум-театрдын сабактарында сиздер жамаатта болгон көйгөйлөрдү талкуулоого даярсыздарбы? (10-толук даярбыз, 1-даяр эмеспиз)

• Форум-театрынын сабагында мен баардык темаларды жакшы түшүнөм. Мен сабактарда өзүмдү эркин сезем. (10-жакшы түшүнөм жана эркин сезем, 1-түшүнбөйм жана эркин сезе албайм.)

ЖЫЙЫНТЫКТОО:

• Биздин форум-театрдын сабактары сilerge жагып жатканын ушул талкуулоордордон билинди;

• Биздин коомдо ар кандай көйгөйлөр бар, аларды жер-жерлерде талкуулап анан алар менен иштеш керек;

• Силер жамааттагы көйгөйлөрдү талкуулаганга даярсыңарбы?

• Силер форум-театрдын методикасын жакшы биле элегинерди айттыңар.

Кийинки көнүгүүлөр форум-театрдын методикасына арналат.

6. Көнүгүү «Методикага киришүү» (10 мүн.)

Максаты: катышуучуларды интерактивдүү театр усулу менен тааныштыруу.

Мугалим: Сабакка №1 тиркемени колдонуу менен окуучуларга түшүндүрөт (сабактын аягында тиркелген).

Негизги учурлар

- Форум- театрдын негиздөөчүсү ким?
- Көрүнүштү эки жолу ойношот. Экинчи жолу көрсөткөндө кийлигишүү аркылуу кырдаалды жакшы жакка өзгөртүшөт;
- Эки негизги каарман-протагонист (жабырлануучу), антагонист (жабыроочу). Эки каармандын атын ватманга жазып, доскага илип коюу.

Жыйынтыктоо: интерактивдүү театрдын **максаты:**

- Актерлор менен көрүүчүлөрдүн ортосунда баарлашуу түзүүгө жардам берүү.
- Көрүүчүлөргө кейгөйдүн чечүү жолдорун чогуу табууга мүмкүнчүлүк берүү.

7. Көнүгүү «Казан» (5 мун.)

Максаты: сабактын негизги практикалык окутуу учурларын көрсөтүү

Мугалим катышуучулардын төгеректешип отурушун суранат. Ортолукта казан бар экендигин жана ал катышуучулардан чыккан идеялар менен толтурула тургандыгын айтат. Ар бир катышуучу сөз же фраза аркылуу тренингде эмнелерди сезгени, кандай идеялар жаралганы, кандай ачылыштарды жасаганы тууралуу ойлорун казанга салат.

Ар бир катышуучу ойлорун казанга салгандан кийин катышуучулар колдоруна кашык алганын элестетип, ал кашык менен казандагы ойлордон, сезимдерден жана ачылыштардан алып «жешет».

Мисалы: «Мен казанга өзүмдүн ойлорумду айтуу жөндөмдүүлүгүмдү салам, айтууну «Спектограмма»

көнүгүүсүн аткарууда үйрөндүм, же «Мен сабактан алган жакшы сезимдеримди казанга салам» же «Ийримдеги сабактардын улантылышинын казанга салам», мен «Катуу шамал согот» деген көнүгүүдөн досторум жөнүндө көп нерсени билип алдым».

Мугалим жыйынтыктайт:

Бүгүн маанилүү күн болду. Силер бири-бириңер менен таанышсынар. Мектепте силер бири-бириңерди көптөн бери билесиңер, бүгүн силер мурун билбegen кээ бир фактылар жөнүндө көбүрөөк билип алдыңар, сүйлөшүүдө силер бири-бириңерге жакыныраак болуп калдыңар.

Силер билесиңер, мындан ары сабактар кандай өтөт, биздин алтын эрежелерибиз бар жана биз аларды сактайбыз.

Азыр эми силер форум-театр эмне экенин жана кандай колдонула турганы боюнча маалыматыңар бар. Биздин топто бардык кийинки сабактарыбыз форум-театр түзүүгө арналат.

Окуучуларга көнүгүүлөрдү жакшы аткаргандары жана активдүү катышкандары үчүн ырахмат айтуу менен сабак аяктайт.

Тиркеме.

Методикага киришүү.

«Театр - билимдин бир түрү; ал билим коомду өзгөртүүнүн куралы болушу керек жана боло алат. Театр бизге келечекти күтүп отурбай, аны өзүбүз куруп алганга жардам берет». **Августо Боаль - форум-театрдын негиздөөчүсү.**

Форум-театр - бул интерактивдүү театр. Интерактивдүү театрды кээде «катышуучулардын түздөн-түз катышуусунун театры» деп аташат.

Интерактивдик театр Түндүк, Борбордук жана Түштүк Американын, Азиянын, Европанын жана Африканын 70тен артык өлкөсүндө колдонулган.

Ал шаарларда жана айылдарда, мектептерде, университеттерде, реабилитация борборлорунда, балдар үйлөрүндө, түрмөлөрдө жана жамааттарды өнүктүрүү программаларында колдонулган.

Бул театр Кыргызстанда дагы Чуй, Баткен, Нарын, Талас, Ош, Жалал-Абад областарындағы мектептерде колдонулуп жатат.

Форум-театрының оюндарын иштеп чыгуу үчүн катышуучулар, жеке жашоосундагы басынтуу учурлары тууралуу маселelerди талкуулоодон баштайт. Ийримдин алкагында катышуучулар өз мектептебинде, үйүндө же өз шаарындағы, айылындағы көйгөйлөр жөнүндө алардан чыга албай калган учурлар тууралуу мисалдар менен ой бөлүшүшөт. Мындай окуяларды бири-биринен уккандан кийин көйгөйлөрдү чагылдырган жана анын чыгуу жолдорун табууну көрсөтүү боюнча окуяны тандашат. Андан кийин ал окуяга сценарий жазылат, репетиция болот, кийин көрүнүш коюлат. Форум-театрда негизги каармандар:

Протагонист - басмырлануучу

Антагонист - басмырлоочу

Джокер - көрсөтүүнүн алып баруучусу

Форум-театр усулу – бул берилген көрүнүштүн алкагында көрүүчүлөр менен көйгөйлөрдү чечүү же татаал кырдаалдан чыгуу жолдорун издөө.

Форум-театрдын джокери көрүнүштүн астында көрүүчүлөрдү спектакль аркылуу чагылдырылган көйгөй менен тааныштырат. Спектакль бүткөндөн кийин джокер катышуучулардын көйгөйдү жана анын кесепттеринин бир конкреттүү адамга, бүтүндөй коомчуулукка болгон таасириң түшүнүү деңгээлин интерактивдүү суроолорду берүү менен

аныктайт. Керек болгон учурда бир нече көйгөйдү айтып чыгарат. Көрсөтүлгөн көрүнүштө басмырлоодон ким жабыр тартып жаткандыгы жана ким атайын же билбей туруп жабырлоочу болуп жаткандыгы аныкталат. Көрүүчүлөргө спектаклди дагы бир жолу көрүү сунушталат жана аларда кандайдыр бир пайдалуу сунуш болсо, көрүнүштү токтолушса болот.

Көрүүчүлөр кырдаалдын мүмкүн болгон жакшыртуу жолдорун өздөрү сунушташат. Кайра дагы бир жолу көрүнүш кайталанып жатканда катышуучулардын жагдайды жакшыртуу үчүн идеялары болсо, алар «Стоп!» деп айтып сахнага чыгып, протагонисттин (басмырлоодон жабыр тарткан персонаж) гана ордуна туруп, анын оюу боюнча жагдайды жакшы жакка өзгөртүү үчүн эмне деп айтыш керек жана өзүн кандай алып жүрүш керек экендигин көрсөтөт.

Форум-театрдын көрүнүштөрүнүн темалары коомчуулукта болуп жаткан ар түрдүү көйгөйлөр болушу мүмкүн: үй-бүлө мүчөлөрүнүн, ар түрдүү улуттун, маданияттын, дин өкулдөрүнүн ортосунда болгон мамилелер, ВИЧ оорусуна чалдыккан адамдардын көйгөйү, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, дени сак жашоого байланышкан маселелер, наркомания, алкоголизм, адам сатуу ж.б.

Ушуну менен, театралдык көрүнүш социалдык көйгөйлөрдү дагы кароону сунуштайт. Негизги каарман – жагдайда жабыр тарткан адам, калган персонаждар – анын айланасындағылар: үй-бүлө, мектеп, коомчуулуктун мүчөлөрү.

Ар бир форум- театр спектакли уникалдуу, анткени, анда бир гана актерлор гана ойнобостон, көрүүчүлөр дагы катыша алышат. Көрүүчүлөргө жакшы белгилүү болгон реалдуу жашоодон алынган көйгөйлүү окуяны ойноп көрсөтүшөт, ал эми көрүүчүлөр

муну өзү аркылуу өткөрүп, негизги каармандын ордуна өзүн элестетип, жагдайды жакшы жака өзгөртүүгө аракет кылуу менен окуяны «өзүнүн башынан өткөрөт».

Спектакль эреже боюнча 10-20 мүнөт созулат жана 3-6 так структуралык кичи көрүнүштөн турат.

Джокер – бул форум-театрда негизги ролду ойнойт. Ал иш-чараны башынан баштап акырына чейин алып барат, форум-театрдын ийгилиги андан көз каранды.

Аудитория кызматташуу процессинде тандалган көйгөй боюнча негизги жумушту джокер өткөрөт.

Ал көрүүчүлөр менен актерлордун ортосунда кызматташууну уюштурат, аудиторияны позитивдүү кызматташууга багыттайт, бардыгын бир максатка бириктirет.

Көрүнүш кайрадан коюлганда джокер көрүүчүлөргө protagonissttin ордуна чыгуу менен актер болуп ойноого мүмкүнчүлүк берет, ошол эле учурда бир ролдо бир нече көрүүчүлөр окуянын өнүгүшүндө өздөрүнүн көз карашы аркылуу күчүн сынап көрүшөт.

Джокер катышуучуларга идеяны издегенге, аны өнүктүргөнгө ачык суроолорду берүү аркылуу, талкуулоону бүтүрбөй, кенейтүүгө өбөлгө берет. Ошону менен джокер катышуучуларды негизги каармандын ролун ойноп берүүгө мажбур кылат. Эгерде аудитория өзүн эркин сезбесе, джокер өзү көрүүчүлөргө басым жасабай, абалдан мүмкүн болгон чыгуу жолдорун сунушттайт.

Экинчи сабак: КАЙТАЛАП ОЙНОО ТЕАТРЫ

Максаты:

- Командада иштөөнү өнүктүрүү;
- Стоп-кадрларда же катып калган көрүнүш аркылуу образдарды жаратуу;
- Активдүү угууну калыптаңдыруу.

План:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Активдештириүү көнүгүү - саламдашуу «Кутмандуу күн!»	5 мүн.
2.	Көнүгүү «Пил, дарақ, кеме»	15 мүн.
3.	Көнүгүү «Музыкалык баарлашуу»	15 мүн.
4.	Көнүгүү «Үч көрүнүштүү окуя»	10 мүн.
5.	Көнүгүү «Суюк скульптура»	40 мүн.
6.	Көнүгүү «Казан»	5 мүн.

1. Активдештириүү көнүгүү - саламдашуу. «Кутмандуу күн!» (5 мүн.)

Максаты: бири-бири менен саламдашуу, топтун ишенимин жана биримдигин түзүү.

Мугалим бардык катышуучуларды тегерек болуп турушун суранат жана көрсөтмө берет: катышуучулар бири-бири менен саламдашышат. Катышуучулар кол кармашып, «Кутмандуу күн!» деп айтуулары керек жана башка катышуучу анын колун кармамайынча жана «Кутмандуу күн» деп айтмайынча, биринчи колун кармаган катышуучунун колун кое бербей турат.

Катышуучунун бир колу башка катышуучунун колун кармагап, дайыма бosh эмес болот. Ал башка бирөөнүн колун кармамайынча жана эки колу тең бosh эмес болгондо гана биринчи кармаган катышуучунун колун кое берет.

«Кутмандуу күн» деп айтканда «Кутмандуу күн, Нурбек» деп атын айтып, көзгө караш керек.

Көнүгүү ар бир катышуучу башка бардык катышуучулар менен саламдашканда бүтөт.

Талкуулоо:

- Өзүнөрдүн атынарды укканда сiler эмнени сездиндер?
- Көнүгүүнү аткарғандан кийин сilerдин маанайыңар кандай?

Жыйынтыктоо: Биздин атыбызды айтканда бизге жагымдуу. Эгерде сага жылмайып, атыңды айтып саламдашып жатса ар бир адамга эле жагымдуу. Жагымдуу сездөр жана жылмаю маанайды көтөрдү. Адамдар менен чогуу болууга каалоо жана ишеним пайда болду. Саламдашканда адамдын атын айтып, жылмаю дайыма эсинарде болушу керек.

2. Көнүгүү «Пил, дарақ, кеме» (15 мүн.)

Максаты: катышуучуларды образдар театры менен тааныштыруу.

Мугалим катышуучуларды тегерек болуп туруусун суранат жана бир адам

ортодо турат, ал алып баруучу болуп саналат. Топтогу катышуучулар үч образды жаратат: пил, дарак жана кеме.

Ортодо турган алып баруучу тегеректеп тургандардын ичинен кимди «Пил» деп көрсөтсө, анда тандалган катышуучу ал колдору менен пилдин тумшугун сүрөттөп көрсөтөт. Анын эки жагындағылар колдору менен пилдин тумшугунун капиталына пилдин кулактарын жасашат.

Эгерде алып баруучу тегеректеп тургандардын ичинен кимди «Кеме» деп көрсөтсө, тандалган катышуучу дүрбү менен деңизге карап турган деңизчинин элесин берет. Анын эки жагындағылар колдору менен калак шилтегенсип, кайыкта бараткан үч деңизчинин образын беришет, туурашат.

Эгерде алып баруучу тегеректеп тургандардын ичинен кимди «Дарак» деп көрсөтсө, анда тандалган катышуучу колдорун жогору көтөрүп, пальма дарагына окшотуп эки жакка шамал менен термелгендей көрсөтөт.

Анын эки жагындағы катышуучулар маймылдарга окшоп колдору менен кокоско жетүүгө тырмышып жаткандай түрдү сүрөттөйт.

Бул образдарды бир нече жолу жасаңыздар. Натыйжада бардық катышуучулар пил, дарак, кемени көрсөтүү жолдорун үйрөнүшөт. Андан кийин оюн башталат.

Алып баруучу бул үч сөздүн бириң айтып, катышуучуларды көрсөтөт негизги жана капиталдардагы катышуучулар заматта образды жасашы керек. Образды жасай албай калган жана катар көрсөткөн адам тегеректин ортосунда туруп, алып баруучунун ролун аткаралат.

Талкуулоо:

• Сиз өзүнүздү кандай сезип жатасыз? Эмне үчүн?

• Бул көнүгүү эмнеге үйрөтөт?

Жыйынтыктоо: көнүгүү кыялданууну, элестетүүнү өнүктүрөт, биз образдарды жаратууну үйрөндүк, көнүгүү эркин сезгенге, кысылууну алып таштоого, ынтызарлыкка, көңүл бурууга өнүктүрөт.

3. Көнүгүү «Музыкалык баарлашуу» (15 мун.)

Максаты: катышуучуларды активдүү угууга үйрөтүү.

Керектелүүчү ресурстар: магнитофон же музыкасы бар телефон

Мугалим: Көнүгүү музыкалык коштоо менен башталат, ал музыка фон катары угуулуп турат.

Катышуучулар бөлмөдө басып жүрүшөт. Мугалим катышуучуларга “ыкчам, жай баскыла”, “бөлмөдөгү ар бир адам менен кол алышып саламдашкыла”, “ар бир катышуучу менен көз байланышын түзгүлө” деген сыйктуу көрсөтмөлөрдү улам берип турат.

Бир нече көрсөтмөдөн соң, мугалим музыканы өчүргөндө, катышуучулар эң жакын турган адамы менен чыканактарын бириктирип калышы керек.

Музыка токтоп, катышуучулар чыканактарын тийгизишп жуп болуп турганда мугалим талкуулоо үчүн суроо берет.

• Сабактын кайсы бөлүгү сага пайдалуураак болду? Эмне үчүн?

Жуп болуп тургандар бири-бирине карап, сабактан алган ойлору менен бөлүшөт. Бир нече убакыттан кийин музыка кайрадан башталат. Музыка токтоору менен катышуучулар жакын турган адам менен буттарынын учун бири-бирине тийгизип калышы керек (башка катышуучу менен).

Мугалим талкуулоо үчүн суроо берет:

- Өткөн жылы сиз үчүн эң жакшы көз ирмем эмне болду? Эмне үчүн?

Жуптагылар бири-бирине бул тууралуу өздөрүнүн ойлорун айтып беришет.

Ушинтип бир ар түрдүү суроолорду берүү менен улантса болот.

Бир нече мүнөттөн кийин баардык катышуучулар тегерете отурушуп, көнүгүүнү талкуулашат.

Талкуулоо үчүн суроолор:

- Эмне болду?
- Башка адамга сезимдерди айтыш оңой болдубу же кыйын болдубу?

Жыйынтыктоо: Биз айтып берүүчүнү көңүл коюп укканга үйрөндүк. Активдүү угуучу деп айтып, жооп берүүчүнүн көзүнө тик караган адамды айтабыз, биз бири-бирибизге көбүрөөк ишенип калдык.

4. Көнүгүү «Үч көрүнүштүү окуя» (10 мүн.)

Максаты:

- форум -театрда жеке окуяларды колдонууну көрсөтүү;
- жеке окуяны театрлдаштыруу жана сүйлөшүүнү жакшыртуу үчүн, айтып берүү же угуу элементтерин баяндоо.

Мугалим: Катышуучуларды жуптарга бөлүнүшүн сунуштайт. Жуптардын мүчөлөрү бири-биринин окуясын бүт көңүлүн бөлүп, денесин ага буруп угуп, андагы эң маанилүү З ойду аныкташи керек. Жуптар жерге бири-бирин караган абалда отурушат. Мугалим катышуучуларга активдүү угуп жатканын көрсөтүүнү айтат: көзгө кароо, баш ийкөө, алагды болбоо.

Мугалим өткөн жуманын ичиндеги маанилүү учурларды бири-бирине айтып берүүлөрүн суранат.

Жуптагылардын бири баяндагыч катары өзүнүн окуясын айтып баштайт, экинчиси ага бүт көңүлүн бөлүп угуучу болуп унчукпай отурат.

Баяндагыч окуяны айтып бүткөндө угуучу анын тушуна туруп, кандай кабылдаганына байланыштуу баяндан үч маанилүү образды жаратат. Жаратылган образдары чындык да, абстракттуу да болушу мүмкүн. Угуучу үч маанилүү образды жараткан сон, баяндоочунун жанына келип, ага баяны үчүн көзү менен ырахмат айтат.

Угуучу менен баяндагыч ролдорун алмашып көнүгүүнү кайталашат. Көнүгүү кайталанат.

Талкуулоо үчүн суроолор:

- Эмне болду?
- Окуяны кандай отуруп уктуңар?
- Баяндоочунун сезимдери образга киргизилдиби?

Жыйынтыктоо: Биз активдүү угуу ықмаларын колдондук. Биз баяндоочуну бир гана уккан жокпуз, анын сезимдерин түшүнүүгө дагы аракет кылдык. Баяндоочунун айтып бергенин көрсөтүп берүүгө үйрөндүк, адамдын эмоциясын, жаңсоолорду, дененин турган абалын көрсөтүүнү үйрөндүк.

5. Көнүгүү «Куюлма скульптура» (40 мүн.)

Максаты: Активдүү угуучу болууну жана баяндаманын негизги учурларын көрсөтүүнү үйрөтүү.

Мугалим: окуучуларды мурунку көнүгүүдө кандай иштеген болсо ошол эле топто калуусун суранат. Мугалим түшүндүрөт:

- Куюмса скульптура- кайрадан чагылдыруу театрынын түрлөрүнүн бири. Бул ыкманын негизги өзөчелүгү - баяндагычтын окуясын угуп, анын тулку боюнун тилин, тонун, маанисин жана сезимдерин байкоо.

- Үлгү катары мугалим баяндоочунун жана анын баянын ойнот көрсөтүүчү катышуучулардын ортосунда ортомчунун ролун аткарат (кайра кайталап ойноодо бул режиссёрдун ролу).

Баяндоочу бир жуманын ичинде болгон окуя менен бөлүшөт, өзгөчө учурлар жана сезимдерди айтып берет. Окуя болуп жаткан саясый кырдаалга, сабакка даярданууга ж.б. негизделген болушу мүмкүн.

Катышуучулар – аткаруучулар бир катарга туруп, түз, колдорду түшүрүп, жүрөгү, акылы, жаны менен угуу аркылуу, нейтралдуу абалда болушат.

Баяндоочу өзүнүн окуясын бүткөндөн соң, мугалим «Келгиле көрөлү» дейт, жана аткаруучулар сезимдерди жана ойлорду берүү менен образдардын жана үндөрдүн калейдоскопбун жаратышын сурнат.

Мисалы: Мугалим баяндоочунун жанына олтургучка олтурат. Актерлор бир катарга аудиторияны карай турушат. Мугалим жана баяндоочу актерлордун он жагына олтуруп сүйлөшүшөт. Мугалим «Өткөн жумадагы күчтүү эмоцияны жараткан окуяңар жөнүндө мага айтып бергиле». Баяндоочу окуя менен бөлүшөт. Айтып берүүчү окуяны айтып бүткөндөн соң «Келгиле көрөлү», - деп мугалим айтат. Актерлор өздөрүнүн суюк скульптурасын көрсөтүшөт.

Ар бир топто ушундай аракеттер жасалат. Топтордо иштөө бүткөндөн кийин, бардык топтор кезеги менен бири-бирине өздөрүнүн суюк скульптурасын көрсөтүшөт.

Талкуулоо:

- Эмне болду?
- Бул көнүгүүдө эмнеге көнүл бурдуңар?

Жыйынтыктоо: Бул көнүгүү баяндоочунун сезимдерин берүү жөндөмдүүлүгүн калыптандырат, актерлук сапаттарды машыктырат.

6. Көнүгүү «Казан» (5 мүн.)

Максаты: сабакты кайталап чыгуу.

Катышуучулар тегеректешип отурушат. Мугалим казандын ысыгандыгын жана казанга бардык катышуучулар экинчи сабак учурунда өздөрүнө бир баалуу болгон нерсени салуулары керек экендигин айтышат. Мисалы: «Мен үчүн баалуу болгон нерсе аңгемелешип жаткан адамды угуу жөндөмү болду» же «Баяндоочунун образын жаратуу жана анын сезимдерин, ойлорун «Суюк скульптура» көнүгүүсү аркылуу жаратуу мен үчүн баалуу болду». Ар бир катышуучу өзүнүн сөзүн айтат.

Мугалим катышуучулардын чыгармачылыгына жана аракеттерине ыраазычылыгын билдириет, ар бир катышуучуда активдүү угуучу, командада иштөө болгонун, стоп- кадрларда образдарды жараты алган жана баяндоочунун эмоциясын бере ала турган таланттуу актерлор бар экендигин белгилейт.



Үчүнчү сабак: ИМИДЖ – ТЕАТР (көрүнүш театры)

Максаты:

- Топтогу катышуучулардын ишенимин пайда кылуу;
- Башка адамдардын жүрүм-турмунун мотивдерин анализдөөсүн калыптандыруу;
- Образдарды жаратуу (персонаждардын), алардын монологдорун даярдоо.

План:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Активдештируү көнүгүү «Тегеректе чуркоо».	10 мүн.
2.	Көнүгүү «Сокур машиналар».	15 мүн.
3.	Көнүгүү «Токайдогу үндөр».	15 мүн.
4.	Көнүгүү «Бөлмөнү бойлой».	15 мүн.
5.	Көнүгүү «Монолог түзүү».	25 мүн.
6.	Көнүгүү «Сүйлөөчүнүн таягы».	5 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Активдештируү көнүгүүлөр «Тегеректе чуркоо» (10 мүн.)

Максаты: көңүл бурууну
калыптандыруу жана топтогу
байланышты түзүү.

Көркөмдөйлөр:
Олтургучтар (катышуучулардын санына
карай коюлат жана бир олтургучка аз
булушу керек)

Мугалим көнүгүү үчүн көрсөтмө
берет:

- Катышуучулар тегерете
олтургучтарга олтурушат
- Бир киши тегеректин ортосунда
турат.
- Катышуучулар унчукпастан көздөрү
менен макулдашып, сүйлөшпөстөн бири-
бири менен орун алмашыши керек.
- Ортодогу адам алар алмашып
жатканда бош орунга олтура калганга
аракет кылат.
- Башында бирден гана жуп бир учурда
алмаша алат.

- Андан соң бир учурда ар бир
катышуучу башка катышуучуга белги
берип, максат койгон олтургучка
олтурганы аракет жасашат, каалаганча
жуп алмашууга уруксат берилет.
- Канчалык көп адам орун алмашса,
ортодогу адамга бирөөнүн ордун ээлөөсү
ошончолук кыйын болот.
- Ордуңан туруп жаңы орунду көздөй
чуркагандан кийин, катышуучу багытты
кайрадан өзгөртө албайт, артка кайта
албайт, макулдашылган отургучка гана
отурушу керек.
- Олтургучсуз калган адам тегеректин
ортосунда турат жана оюн кайрадан
башталат.

Мугалим: көнүгүү үн чыгарбай
аткарылыши зарыл, бул топко көңүлдү
топтоого жардам берет. Бул көнүгүүнүн
максаты катышуучулар оюнга катышууга
жана бири-бирин көзөмөлдөөгө
мүмкүнчүлүк берет: оюнда алар активдүү
катышып жатышабы же жөн эле
олтурушабы?

Талкуулоо:

- Көнүгүү учурунда өзүнөрдү кандай сездинер?
- Кандай ойлойсунар бул көнүгүүнүн максаты эмне?

Жыйынтыктоо: Көнүгүү көңүл коюуга жардам берди. Көнүгүү учурунда көз байланыш түзүү керек болчу жана ал байланыш катышуучуларды жакындаштырды. Окуучулардын бардыгынын активдүү катышышы топтун биримдигин түшүндүрөт. Окуучулар көз байланышын түзүүсү бири-бирине болгон ишенимдин көрсөткүчүн билдирет.

2. Көнүгүү «Сокур машиналар» (15 мүн.)

Максаты: катышуучулар арасында ишенимди жаратуу.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмөлөрдү берет:

- Топ жуптарга бөлүнөт. Жубуңар менен ким айдоочу жана ким машина боло тургандыгын чечкиле;
- Айдоочу машинанын артында турат;
- Айдоочу машинаны айдоо үчүн төмөндөгүдөй беш буйрук бере алат;
 - Башынын төбөсүнө таптоо, бул машинанын алдыга түз кетүүсү;
 - Сол желкесине таптоо, бул солго бурулуу;
 - Оң желкесине таптоо - онго бурулуу;
 - Артына таптоо - артка жүргүү;
 - Таптабаса-токтоо дегенди түшүндүрөт;
- Айдоочуга машинаны токтотууну, алдыга түз жүргүүнүн буйруктарын берип, бир ирет машыкканга мугалим көрсөтмө берет;
- Бир нече жолу кайталангандан кийин машина болгондор көздөрүн жумуп, айдоочунун көрсөтмөсү менен бөлмөдө жүрүшөт;

- Бул оюнду ролдорду алмаштырып кайра кайталоо керек.

Мугалим алдын-ала бул көнүгүү сөзү жок өткөрүлө тургандыгын эскертет.

Талкуулоо:

• Эмне болду? Көнүгүү мезгилиnde эмнени көрдүнүз, сездиниз жана байкадыңыз?

• Силер өзүнөрдү кандай сездинер (машина болгондорго суроо берилет) Силерде кандайдыр бир коркунуч болдуу? Болсо, эмне үчүн? Болбосо, эмне үчүн?

- Бул көнүгүүнүн максаты эмне?
- Бул көнүгүү жашоодо болгон кайсы окуяларга окшош?

Жыйынтыктоо: Бул көнүгүү адамга болгон ишенимди калыптандырат. Көзүндү жумуп, жолду көрбөгөн учурда, силер тоскоолдуктарга урунуп калбаш үчүн көрсөтмө берген айдоочуга ишене баштайсына.

Жашоодо көбүнчө адамдар сокур машинанын дагы ролун аткарат, аларга кимдир бирөөлөр багыт көрсөтөт (кеңеш берет, колдоо көрсөтөт). «Айдоочу» болгон адамдар дагы бар, жашоодо алдыга жүргөнгө жардам беришет. Ар бир адам баласы бир убакта машина дагы, айдоочу дагы боло алыши мүмкүн: кимдир бирөөнүн колдоосуна муктаж болот жана кимдир бирөөгө өзү колдоо көрсөтөт.

3. Көнүгүү «Токойдогу үндөр» (15 мүн.)

Максаты: катышуучулардын ортосундагы ишенимди орнотуу.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмөлөрдү берет:



- Бардык катышуучу жаңы жуптарга бөлүнүшөт;
- Жуптагылардын бири жетелөөчү (көздөрү ачык), экинчиси «сокур» (көздөрү жабык) болот;
- Жуптагылар өздөрү бир үндү ойлоп табышат жана бирге ал үндү чыгарып көрүшөт. Үндү бир нече жолу кайталашат;
- Сокур болгондор көздөрүн жумушат. Алып баруучулар тандалган үндү бир нече жолу кайталайт, ал эми шериктери (сокур болгон) жетелөөчүнүн чыгарган добушун ээрчип бөлмөнүн ичинде басышат;
- Жуптар аткарышат. Эгерде жетелөөчү үн чыгарбаса, «сокур» токтойт;
- Бардык жуптар бирдей мезгилде ойноосу керек. Сокур болгондор башка үндөрдүн арасынан өздөрү тандаган үндү таап, ошол жакка басышы керек;
- Ролдорду алмашып, оюн кайрадан кайталанат.

Мугалим үндөрдүн жардамы менен бир окуя жаратуу үчүн катышуучулар бирде жоон, бирде ичке үндөр менен кыймылдаса болот деп сунуштаса болот.

Талкуулоо:

- Бул көнүгүүдө эмне болду? Көнүгүү мезгилинде эмнени көрдүнүз, сездиниз жана уктуңуз?
- Силер өзүнөрдү кандай сездинер? (суроо «сокур» болгондорго берилет) Силерде коркунуч сезимдери болдубу? Болсо эмне үчүн? Коркунуч болбосо эмне үчүн?
- Көнүгүүнүн максаты эмне?
- Бул көнүгүү жашоодо болгон кайсы окуяларга окшош?

Жыйынтыктоо: көнүгүү аткарылып жатканда бөлмө ар түрдүү үндөр менен жаңырды, бирок ар бир катышуучу

өзүнүн шеригин укканга аракет кылды, көптөгөн үндүн арасынан өзүнүкүн ажыратып ошол үндүн аркасынан барды.

4. Көнүгүү «Бөлмөнү бойлой» (15 мүн.)

Максаты: топтун катышуучуларынын айырмачылыктарын жана окшоштуктарын билүү.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмөлөрдү берет:

- Катышуучулар бөлмөнүн бир дубалын бойлой турушат;
- Фасилитатор бир дубал менен экинчи дубал ортосундагы аралык барометр сыйктуу деп түшүндүрөт;
- Бөлмөнүн ар кайсы бөлүгү ООБА, ЖОК же МҮМКҮН деп бөлүнөт (бөлмөнүн ар бир бөлүгүнө «ооба», «жок», «мүмкүн» деп жазып илип койсо болот);
- Катышуучулар мугалим айткан ойго карата алардын жообу тура келген бөлмөнүн бөлүгүнө барып турлуу менен жооп беришет.

Үлгү:

- Менин жамаатым ар түрдүү критерийге карай топторго бөлүнүшөт (улутуна карай, тилине карай, уруусуна карай, диний ишенимине карай ж.б.);
- Мен адамдар эмне үчүн коомдук баш аламандыкка катышканын түшүнөм;
- Мен жамааттагы кээ бир өкүлдөргө болгон терс мамилени, дискриминацияны байкайм;
- Мен жашаган жамаатта эркектер менен аялдарга бирдей мамиле жасалбай тургандыгын сезем;
- Менин жамаатымда балдардын укуктары бузулуда.
- Ушул айтылган ойлордун ар бирине карата катышуучулар өздөрүнүн ой пикирине жараша ЖОК, ООБА, МҮМКҮН деген жерден орун алышат.
- Мугалим ар бир ой пикирден кийин,



катышуучулардан эмне үчүн алар ал жерге туррууну чечиши жана «ООБА», «ЖОК», «МУМКҮН» деген жооптун себеби эмнеде экенин сурайт.

Талкуулоо:

- Эмне болду?
- Көнүгүү учурунда өзүңөр үчүн эмнени белгилеп койдуңар?
- Суроого жараша «ООБА», «ЖОК», «МУМКҮН» деген жоопторго турганда өзүңөрдү кандай сездинөр?
- Кайсы жакка тұра турғаныңарды билбей калған учурлар болдубу?
- Берилген суроолорго карай бардығыңарда оқшош ойлор болдубу?
- Бул көнүгүүдөн ар бир адам өзүнүн ою болғонго укуктуу деп жыйынтыктасак болобу?

Жыйынтыктоо: бир эле суроо боюнча адамдардын арасында ар түрдүү ой пикирлер жаралышы мүмкүн. Адамдар башкалардан айырмаланған ой пикирде болуусу- бул нормалдуу көрүнүш экенин түшүнүүсү зарыл жана ошондой эле силирдин ой пикириңер кандайдыр бир учурларда өзгөрүлүшү коркунучтуу эмес. Адамдар кимдир бирөө айырмаланған ой пикирге ээ болсо, андан кооптонбошу керек. Башкаларды укканга, алардын оюн түшүнүүгө үйрөнүү керек жана ошол эле учурда алардын позициясын кабыл алуу шарт эмес.

5. Көнүгүү «Монолог түзүү» (25 мұн.)

Максаты: катышуучуларды ролдордо ойноо көнүгүүсүнүн жардамы менен конфликттин себептерин талкуулоого үйрөтүү жана толеранттуу болууга калыптандыруу.

Керектелүүчү ресурстар: ватмандар, маркерлер, барактар, ручкалар.

Даярдануу

Бир ватманга суроону жазгыла:
Эмне үчүн жаштар мыйзамга каршы келген аракеттерди жасашат (Ооба) же мыйзамга каршы аракеттерди жасашпайт? (Жок)

- Бөлмөнүн бир жагына «Ооба», экинчи жагына «Жок» деп баракчаларга жазып илип койгула.

• Катышуучулар суроолорду окуп, өздөрүнүн реалдуу ой пикиринен айырмаланған баракчалардын жаңына турусу зарыл. Мисалы, егерде өспүрүмдөр мыйзамга каршы келген иш аракеттерди жасашат деп ойлосо, анда «Жок» деген карточканын жаңына турушат, ал эми өспүрүмдөр мыйзамды бузбайт деп ойлошсо, анда «Ооба» деген карточканын жаңында турушат.

- Ар бир окуучуга ручка жана барак берилет, алар «Ооба», «Жок» карточкаларынын жаңына тургандығынын себептерин жазыши керек

- «Жок» дегендер, эмне үчүн бул суроого жок деп жооп берсе болот.

- «Ооба» дегендер, эмне үчүн ооба деп жооп берсе болот.

Болжолдуу жооптор:

- Жаштар мыйзамга каршы келген аракеттерди жасашат (Ооба).

- Жаштар мыйзамга каршы аракеттерди жасашпайт, себеби алар өздөрүнүн келечегин ойлошот (Жок).

Мугалим айтат: алар өздөрүнүн жообун ролдордо ойноо катары кабыл алуусу керек.

• Катышуучулар өздөрүнүн оюн жазган соң, алар кандайдыр бир персонаждын атынан ушул ой пикир боюнча монолог түзүүсү керек. Мисалы: Персонаж – милиция кызматкери ата-әнелер чогулушуна келет жана докладын окуйт: Өспүрүмдөр мыйзамга каршы



келген иш-аракеттерди жасашат, себеби жоопкерчилик эмне экенин билишпейт. Аナン ал ата-энелерге эмне деп айтыши мүмкүн?

- Ар бири өзүнүн монологун баракка жазат. 10 мүнөт убакыт берилет.
- Катышуучулар монолог түзгөндөн кийин, өздөрүнүн персонаждары боюнча башка катышуучуларга дагы окуп берет.
- Катышуучулар монологорду окуурдун астында ошол көрсөтө турган персонаждын образына кирип, персонаж кандай айта тургандыгын элестетип айтып берет. Ролго кириү үчүн төмөндөгү суроолор боюнча ойлонууга аракет жасаш керек:
 - Персонаж кандай эмоцияда болушу мүмкүн? Эмне үчүн?
 - Алар жашоодо эмнени каалайт?
 - Аларды көбүнчө эмне кооптондурат?
 - Алардын үнү кандай?
 - Алар өздөрүн кандай алып жүрүшөт?
- Катышуучулар монологорун айткандан кийин, персонаждарга суроо берүүсүн көрүүчүлөрдөн суралының. Персонаждын ролун аткарған катышуучу суроолорго ошол персонаж жооп бергендей кылыш жооп берүүсү зарыл.

Талкуулоо.

Монолог айткандар үчүн суроолор:

- «Ооба» же «Жок» жоопторун тандаганда өзүнөрдү кандай сездинер ?
 - Оюнчарга карама-каршы келген монологорду түзгөнгө туура келгенине кандай карайсыңар?
 - Монологду айтып жатканда жана суроолорго жооп берип жатканда өзүнөрдү кандай сездинер?

Көрүүчүлөр үчүн суроолор:

- Ролдордо ойнот жатканда кандай суроолорду берген маанилүү?

Бардык катышуучулар үчүн суроолор:

- Бул көнүгүүдөн кандай жаңы нерселерди алдыңар?
- Бул көнүгүүнүн максаты кандай?

ЖЫЙЫНТЫКТОО: бул көнүгүү башка адамдын ордуна туруп, ал ойлогондой ойлогонго мүмкүнчүлүк берди. Анын оюна аргументтерди бергенде, ал эмне үчүн ошондой ойлоп жатканын түшүнө баштайсың. Биз эмне үчүн адамдар биз ойлогондой ойлобосу жөнүндө аз ойлонобуз. Бул көнүгүү толеранттуу болууга, конфликттүү абалда адамдардын жүрүм-турумунун мотивдерин түшүнүүгө жардам берет.

6. Көнүгүү «Сүйлөөчүнүн таягы» (5 мүн.)

Максаты: катышуучулар бири биринин «Имидж театр» (көрүнүш театры) боюнча жеке ой пикирлери, сезимдери, таасирленүүлөрү менен алмашууга мүмкүнчүлүк берүү.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмөлөрдү берет:

- Саат жебесине каршы таяк же микрофон берилет. Ар бир катышуучу бир минутанын ичинде өзүнүн сабак боюнча ой пикири менен бөлүшө алат;
- Микрофон берилген адам сүйлөп жатканда анын сөзүн эч ким бөлө албайт (же «сүйлөөчү таякчаны»).

ЖЫЙЫНТЫКТОО:

Имидж-театр - бул образдардын театры. Бүгүн окуучулар карама-каршы ой пикирдеги адамдардын образын жаратканы аракет кылышты. Толеранттуу болуу- бул башка адамдардын ой пикирин түшүнүү дегенди билдириет.

Бул сабакта «Токайдогу үндөр» жана «Сокур машина» көнүгүүлөрү аркылуу ар бир катышуучунун бири-бирине болгон ишеними артты.

Мугалим ушул убакка чейин бири-бири менен сүйлөшпөй жүргөн балдар сүйлөшүп калышты, бул форум - театрдын катышуучуларына керек болгон бири-бирине болгон ишенимди

пайда болушун түшүндүрөт деп айтат.
Мугалим катышуучулардын актердүк
чеберчиликтерине, өз оюн активдүү
билдиргендерге башкалардын оюн
сыйлоо менен көз көз караштарын
айткандары үчүн аларга алкыш айтат.



Төртүнчү сабак: ИМПРОВИЗАЦИЯ ЖАНА ФОРУМ-ТЕАТР

Максаты:

- Адамдардын типтүү образдары жана алардын коомчулуктагы жүрүм-туруму жөнүндө айтып берүү;
- Актердүк чебердикти жана импровизация ықмаларын калыптаңдыруу.

План:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Активдештириүү көнүгүү	10 мүн.
2.	Көнүгүү «Дель Арте комедиясынын каармандары»	15 мүн.
3.	Көнүгүү «Ысык-Көл»	60 мүн.
4.	Көнүгүү «Сүйлөөчүнүн таякчасы»	5 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Активдештириүү көнүгүү (10 мүн.)

Максаты: денени бош коюу, образдарды жаратууга даярдоо.

Мугалим көнүгүү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Катышуучулардын бардыгы тегеректешип турушат.
- Бардыгы saat жебесине карай тегерек болуп басышат. Ар кайсы учурда мугалим ар түрдүү дene мүчөлөрүнүн аттарын айтат, ал дene мүчөлөрү кыймыл аракетти «башкарышат». Мисалы, кыймыл аракетиңерди бешенөргө багыттагыла, андан кийин көкүрөгүнөргө, жамбашыңарга, тизенер менен «башкарып» алып келгиле кайрадан кыймыл аракетиңерди жамбашыңар, тизенер, көкүрөгүнөр, бешенөңер менен «башкарып» кайталагыла.

- Катышуучулар өздөрүнүн дene мүчөлөрүнө көнүл буруусуна жана көнүгүүгө багыт алуусуна бир нече убакыт бөлүнүз.

- Катышуучулар дene мүчөлөрүнө көнүл буруу үчүн физикалык дene кызытуучу көнүгүүнү аткарғандан кийин мугалим суроолорду берет.

Талкуулоо:

- Сиздин дeneңиз сизди угабы?
- Көнүгүүнү аткаруу үчүн кандай тоскоолдуктар болду?
- Денени кызытуучу көнүгүүнүн максаты эмне?

Мугалим: көнүгүүдө катышуучулар активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылыгын билдириет жана катышуучуларга көнүгүүдө жасаган кыймыл аракеттери жана үйрөнгөн ықмалары керек боло турган кийинки көнүгүүгө ётөт.

2. Көнүгүү «Дель Арте комедиясынын каармандары» (15 мун.)

Максаты: Комедия Дель Артенин каармандарын көрсөтүү жана ал каармандар менен жамааттагы адамдардын мүнөзүндөгү окшоштуктар боюнча ой жүгүртүү.

Мугалим эки катышуучуну алдын ала даярдаш керек. Төмөндө көрсөтүлгөн каармандардын баскан турганын, ымдоо, жандоолорун ачык жаратыла ала турган актердүк чебердиги жакшы окуучуларды тандоо керек. Көнүгүү учурунда каармандардын мүнөзүн түшүндүрүп жатканда бул катышуучулар каармандарды көрсөтүүсү зарыл.

Көнүгүү үчүн көрсөтмөлөр:

- Мугалим катышуучуларды чоң тегерек болушун суранат;
- Форум-театр образдарын жаратууда бул көнүгүү эң чоң мааниге ээ экендигин мугалим түшүндүрөт;
- Ар бир форум-театрдын образдарында тулку бой менен үйрөнө турган инсандын өзүнчө мүнөзү болот: баскан турганы, жандоо, ымдоо аркылуу.

Мугалим Дель Арте комедиясынын каармандары менен тааныштырат:

1) **Капитано** – бул солдат же аскер капитаны. Капитанонун кийингени элден башкача, өзүнүн кедейлигин жана кооптонгонун жашырууга аракет кылат. Бирөөлөрдү женгени же өлтүргөнү тууралуу оозу толо мактанган ангемелери бар. Ал өзүнүн сырткы келбети сулуу деп ишенет, каалаган кызды өзүнө тартып алам деп ойлойт. Бирок чындыгында абдан коркок. Капитано төшүн алга, башын өйдө көтөрүп, узун буттары жана келбеттүү фигурасы менен мактанып басат.

Мүнөздүү басуусу: Басканы солдат же аскер капитаны сыйктуу, ар бир кадамы тоону томкоргондой басат. Көкүрөгү бийик, колдорун эки жакка кылычтай шилтейт. Оң колу менен оң буту, сол колу менен сол буту тен кыймылдайт.

- Даяр болгон окуучулардын бирөөсү ортодо басып Капитанонун образын көрсөтөт.
- Мугалим «Катып тур!» деген сөз менен актерду токтотот. Окуучу жаратылган образда катып калат.
- Мугалим бардык катышуучуларга Капитанонун образын көрсөтүү менен тегеренип басууну сунуштайт.
- Капитано образында бардыгы тегеренип баскандан кийин, мугалим окуучуларды актердүк чебердиги үчүн мактап, кийинки образ жөнүндө айтат.

2) **Арлекино** - бул маскарапоз, малай. Ал таптакыр эле келесоо же анын ақылы жана куулугу жети жашар баланыкындай. Ал аябай кубулма, ийкемдүү акробат. Ал көргөн нерсесинен ырахат алат, бардык нерсе ага оюндай сезилет. Ал биринчи жасайт анан ойлонот. Эгерде ойлонсо да келечек жөнүндө ойлонбайт. Өзүнө тиешеси жок нерселерди бат эле унупткоет. Чочуп кетүү - бул Арлекинонун мүнөзү, дайыма чочуп бир нерсе болуп кетчүдөй болуп турат. Ал бийлеген сыйктанып, зигзаг түрүндө кыймылдайт.

Мүнөздүү басуусу: Бирде оң бутунда, бирде сол бутунда туруп калат, бирөө уруп жиберчүдөй өйдө-ылдый болуп жүрөт.

- Даяр болгон окуучулардын бирөөсү ортодо басып Арлекинонун образын көрсөтөт.
- Андан соң калган бардык катышуучулар дагы Арлекинонун образын тегеренип басып көрсөтүшөт.



- Мугалим катышуучуларга ыраазычылык билдирип, кийинкилерди көрсөтүү. улантылат.

3) **Бригелла** - комедиядагы көбүрөөк тынчсызданууну жарткан каарман. Киши өлтүрүү жана уурулук анын экинчи натурасы, ал көңүл ачууну канжар менен алмаштырат. Көрүүчүлөр анын шайтан жана комик образын кабыл алат, анткени ал эң негизги душманы болгон аристократтарга каршы. Интрига кайда болсо, ал да ошол жерде. Бригелла- уятсыз бирок, эмне жасаса да тапкычтык жана акыл менен жасайт. Ишке чыкканда жолборстой шамдагай, курчоодо калса түлкүдөй куу, маймылдай ыкчам кыймылдайт.

Мүнөздүү басуусу: ууруланып, колу-бутун бычактай курч элестетип басат. Бетин тосуп алгандай оң колу алдыда. Басканда бир буту бүгүлсө, экинчиси түз диагоналдай. Ал жанындагы адамдын колунан каалаган убакта бир нерсени жулуп, койнуна катып, эч нерсе болбогондой тана берет.

4) **Дотторе** - өзүн токтоо алып жүрөт, дайыма бирөөлөрдүн жумушуна киришип кенеш берет жана түшүндүрөт.

Мүнөздүү басуусу: башын бийик көтөрүп, денесин карандаштай түз алып майда-майда шилтеп басат. Дайыма колуна ак кагаз алып теорема же формула жазып жүрөт. Ал көбүнчө латын тилинде сүйлейт, же болбосо кандайдыр бир акылдуу, бирок мааниси жок сөздөрдү булдурап коет.

5) **Сүйүшкөндөр** - жалаң сүйүү үчүн жаралгандар. Булар жаштық, сезимталдуу, бири-бирине куюшкан, төп келген жуптар, абдан сылык сүйүү ырларынын чебер жаратылуучулары. Алар сүйүшөт жана азап чегишет.

Мүнөздүү басуусу: вальс бийлеген сыяктуу басышат, колу менен абадагы булуттарды кооздогондой. Колдору көкүрөктөн баштап жайылып, кайра көкүрөккө келет.

6) **Панталоне** – Ал жаш кыздарга тийишип, кайра өзү уят болгон бойдок. Панталоне ығы жок, күлкүлүү жана алдамчы, акчанын кулу болгон адам. Капчыгына канчалык этият болсада, алданып кала берет, көбүнчө кызматчыларынан алданат. Ошол эле мезгилде ал байкуш, тынчтыкты сүйгөн адам, бирөөнү өлтүрүү оюна да келбейт. Жыл сайын ал бүкүрөйүп барат. Анын жаман жаңылыктарга болгон реакциясы- отуруп калмай. Отуруп калаарда жаштай кыймылдайт да, анан кайра эле карыган, оорукчан кебетесине кайтат, деми кысылат.

Мүнөздүү басуусу: Тулку бою бүгүлгөн, тизеси ийилген, ээги алдыда. Сол колу акчасын сактагандай курунда жүрөт. Оң колунда аса таяк. Абдан кичинекей кадам шилтеп, ээкти алдыга чыгарып, таягы менен бирөө анын акчасын алууга аракет жасап жаткансып булгалайт.

Талкуулоо:

- Каармандар кандай кыймыл аракеттерди жасашат? Алардын мотивдери кандай? Алар эмнени каалашат?

- Дель Арте комедиясынын кайсы каармандарын форум-театр үчүн колдоно аласыңар?
- Каармандардын арасынан силердин жамаатыңарда жашаган адамдарга окошош адамдар барбы?
- Катышуучуларга өздөрүнүн жамаатындағы негизги типаждарды

көрсөтүүлөрүн айтыңыз. Алардын жүрүмтуруму кандай? Ошол типаждын кайсы дene мүчөлөрү башка мүчөлөрүнүн алып баруучусу болуп саналат? Алар эмнени каалашат? Алардын мотивациясы эмне? Катышуучулардын ичинен бирөөсүн мультфильмдеги бир персонажды ойлоп таап көрсөтүүсүн суралыңыз.

Жыйынтыктоо: мугалим форум-театрдын катышуучулары персонаждарды көрсөтүүнүн, образдарды жаратуунун үстүнөн иштей тургандарын айтат. Бул көнүгүү адамдардын жүрүмтурумунун түрлөрү бар экендигин түшүндүрөт. Бул жүрүм-турумду биздин жамааттарда байкалас болот. Ушул жүрүм-турумдун түрлөрүнүн негизинде кийинки образдарды жаратабыз.

3. Көнүгүү «Ысык-Көл» (60 мүн.)

Максаты: сюжеттин, кыймыл-аракеттин, образдарды түзүү искусствоонун негизинде көрүнүштү импровизациялоо, protagonист жана антагонист ким экендигин түшүнүү.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Катышуучулар ысык-Көл жөнүндө уламышты угушат;
- Топтордо алар ар бир каармандын образын кандай жарата тургандарын чечүүсү керек. Алар баяндагы ар бир каармандын кыймылдарын жана мүнөзүн иштеп чыгышы зарыл. Бул үчүн алар Комедия Дель Артенин каармандарынын образдарын же өз түшүнүктөрүн колдонот. Пьесанын мааниси диалогдор аркылуу эмес кыймылдар жана мүнөздөр аркылуу көрсөтүлүшү зарыл.

Ысык-Көл жөнүндө уламыш.

Илгери-илгери бир Хан күч, кыйноо менен элин башкарып, бейкүнөө адамдарды зынданга салчу экен. Ал бир куну жакыр бир көчмөндүн укмуштуудай сулуу кызы (Аяна) жөнүндө угат да, ал мага гана таандык болуш керек деп чечим чыгарат. Аяна айылда жашайт, тоонун жана дарыялардын кооздугун жакшы көрөт. Көбүнесе суунун жээгинде отуруп ыр ырдайт. Ага уйлөнүүнү каалаган көп жигит чыгат, бирок ал баарына терс жооп берет. Атасы жана табият менен ынак мамиледе жашагандыгына бактылуу. Хан белектери менен жуучуларын жөнөтөт, бирок Аяна кабыл албайт. Анда хан атчан адамдарын аны алып качуу үчүн жиберет. Аянаны көзүн таңып, хандын сарайна алып качып барышат. Хан кайра эле белектерин жиберет, кабыл албайт. Хан жапайы айбандай болуп Аянага атырылат, бирок Аяна бийик терезеден боюн таштайт. Ал кулаганда хан сарайдын дубалдары бузулат, дарыялар өзөнгө ташыйт, кыз буркураган суунун түбүнө чөгүп кетет. Суу толуп, ошол жерде көл пайда болот. Ал ысык-Көл деп аталат. Ай чырайлуу Аянанын ыры бүгүнкү күнгө чейин угулат дешет.

- Ар бир топ баяндаманын көрүнүшүнө, планына жана мүнөзүнө жараша кыскача пьеса жазышат. Көрүнүш окуянын негизги каармандарынын айланасындағы окуялардан турат. Баяндаманын негизги ойноло турган жерлери кайсылар?
- Баяндаманын төрт каарманы бар: Хан, Аяна, жуучулар, атчандар. Калган топ мүчөлөрү бешинчи каарманды ойлоп таап оюнга кошсо болот же үндөрдү жаратып режиссерлук кылса болот.



- Топторго кыска пьеса жазуулары үчүн 15 минута убакыт берилет.
- Ар бир топко өздөрүнүн оюнун көрсөтүшү үчүн беш минутадан убакыт берилет.

Талкуулоо үчүн суроолордун мисалдары:

• Драмалык көрүнүштү даярдоо үчүн кандай ар түрдүү ыктарды колдондуңар? (тулку бой менен иштөө: мүнөздүү басуу, ымдоо, беттин мимикасы жана жаңсоо). Көрүнүштөгү сюжеттик линия, аракеттердин ырааттуулугу маанилүү.

- Протагонист ким?
- Антагонист ким?

Жыйынтыктоо: Биз протагонист (Аяна)- негизги каармандын оор абалга түшүп калуусуна антагонист (Хан) түрткү берген көрүнүштү көрсөттүк. Образдарды жана көрүнүштү жаратууда дene мүчөлөрүн жана ымдоо, жесттерин колдондук. Көрүнүштө Дель Арте комедиясынын персонаждарынын жүрүм-турумуна окшош башка дагы персонаждар катышысты.

Форум-театр көрүнүштөрүндө костюм жана декорациялар экинчи мааниге ээ экендигин билгилеп кетүү керек. Көрүнүштө негизгиси – көрүнүктүү образдарды жаратуу, ымдоо, жаңсоолорду колдонуу менен алардын сезимдерин жана тынчсызданууларын берүү.

4. Көнүгүү «Сүйлөөчүнүн таякчасы» (5 мүн.)

Максаты: сабакка жыйынтык чыгаруу, сабактын башында коюлган максатка жетүүгө көнүлдү буруу.

Мугалим көрсөтмө берет:

- Окуучулар тегерек болуп олтурушат.
- Катышуучулар сабак боюнча ой пикирлери менен бөлүшүшөт, сабакта эмнеге үйрөнгөндүгүн айтып беришет.

Мүмкүн болгон жооптор:

- Дель Арт комедиясынын каармандары жөнүндө билдик. Ар бир жамаатта бул каармандарга окшош адамдарды байкай турганыбыз боюнча жыйынтыкка келдик.
- Бүгүн биз протагонист жана антагонисттин жүрүм-турумун көрө ала турган көрүнүштү койдук. Бул каармандар башкалардан айырмаланып туршу керек. Ар бир каармандын айырмаланган мүнөзү бар: жүрүм-турум, ымдоо, жандоо.

Мугалим сабакты жыйынтыктайт: көнүүгүлөрдүн учурунда балдар активдүү катышысты, актердүк чебердикти көрсөтүштү, образдарды жаратууну үйрөндүк, Дель Арт комедиясынан алынган билимди «Ысык-Көл» көрүнүшүндө колдондук. Сабак натыйжалуу жана жемиштүү болду.



Бешинчи сабак: КӨЙГӨЙЛӨРДҮ АНАЛИЗДӨӨ

Максаты:

- Конфликттин себеп-натыйжаларын анализдөө инструменти менен окуучуларды тааныштыруу;
- Окуучуларга конфликттүү абалды практикада анализдөөгө мүмкүнчүлүк берүү.

План:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Активдештириүү көнүгүү	5 мун.
2.	Көнүгүү «Көйгөйлөрдүн дарагы»	35 мун.
3.	Көнүгүү «Скульптор жана чоло»	15 мун.
4.	Көнүгүү «Режиссер-скульптор»	20 мун.
5.	Көнүгүү «Казан»	5 мун.

1. Активдештириүү көнүгүү (5 мун.)

Максаты: кыялдануу, элестөөнү өнүктүрүү, лидерлик сапаттарды, актердүк жөндөмдү калыптандыруу.

Мугалим катышуучуларга каттуу «Ооба, келиңиз!» -деген сөздү хор аркылуу айтууну сунуштайды. Мисалы: мугалим «Келгиле бийлейбиз!» дегенде бардыгы «Ооба, келиңиз!» деп, мугалимдин артынан бийлегенин тууралайт жана ошондой эле башка окуучу өзүнүн тапшырмасын бермейинче токтобой бийлей беришет. Мисалы «Келгиле коенго окшоп секиребиз!» десе бардыгы бийлегенди токтотуп, «Ооба, келиңиз!», -деп коенго окшоп секиришет. Бир нече жолу окуучулар тапшырма беришкендөн кийин мугалим өзүнүн тапшырмасын берет «Келгиле тегерек болуп олтурабыз!», - дейт. Окуучулар «Ооба, келиңиз!», - деп тегерек болуп олтурушат жана көнүгүүнү талкуулашат.

Талкуулоо:

- Көнүгүүнү аткаруу сизге оңой болдуу?
- Бул көнүгүүнү аткарғандан кийин өзүнөрдү кандай сездиңер?

Жыйынтыктоо: көнүгүү өзүнө болгон ишенимди калыптандырат (бардык катышуучу сен «Келгиле...» десең айтканыңды жасашат, актердүк чебердикти өнүктүрөт, денени бош кармаганга үйрөтөт, кыялдануу, элестетүүнү машыктырат.

2. Көнүгүү «Көйгөйлөр дарагы» (35 мун.)

Максаты: катышуучуларды көйгөйлөрдүн себептерин жана кесептөрөрдөн өз алдынча аныктоого үйрөтүү.

Мугалим: Форум-театрда көрүнүш кандайдыр бир көйгөйлөрдү чагылдырып көрсөтөт. Жакшы көрүнүштү коюу үчүн



көйгөйдү жакшы билүү керек, анын себептери эмнеде жана кесепеттери эмнеде экенин талдап алуу зарыл.

Көйгөйдүн себеп – натыйжаларын анализдөө үчүн конфликтологияда атايын «көйгөйлөр дарагы» деген инструмент бар.

Мугалим доскага дарак тартылган ватманды иlet. “Анализдөө үчүн биз даракты тартышыбыз керек. Дарактын сөңгөгүнө көйгөй жазылат, тамырларына себептери, жалбырактарына кесепеттери жазылат”, -деп түшүндүрөт.

Мисалы, көйгөй: мектепте окуучулардын сабактарда катышпоосу

Мугалим окуучулар менен бирге көйгөйдүн кесепеттерин талкуулап, окуучулардын айткан сөздөрүн жабыштырыла турган стикерлерде жазат жана тартылган дарактын тамырларына жабыштырат.

Көйгөйдүн тамырлары-себептери:

- Окуучулардын окугусу келбейт;
- Айыл жумуштары менен алек;
- Ўй жумуштары менен алектенишет;
- Ата-энелер балдарын көзөмөлгө албайт;
- Мектептеги сабактар кызыксыз;
- Компьютер оюндарын ойноо менен интернетте олтуруу менен алектенишет;
- ж.б.

Мугалим жана окуучулар көйгөйдүн кесепеттерин талкуулашат, көйгөйдүн кесепеттери эмнеде жана окуучулардын бул суроого болгон жоопторун жабыштырыла турган стикерге жазып, дарактын бутактарына жармаштырат.

Көйгөйдүн кесепеттери:

- билимсиз балдардын саны өсөт;
- мектептен жана үйдөн сырткары жүргөндө жаман компаниялардын арасына түшүп калат;
- окуучулар арасында бекерчиликten мушташуулар болот;
- балдар ата-энелерин алдашат;

• Кыргызстанда жарандардын билим деңгээли төмөндөйт;

- ж.б.

Мугалим окуучуларды алардын аймагындагы көйгөйлөрдү айтуусун сунуштайт. Бардык окуучулардын айткан жооптору ватманга жазылат.

Мисалы:

- кыздардын арасында болгон урушулар жана мушташуулар;
- балдардын өз өмүрүн күюлары;
- өспүрүмдөр арасындагы алкоголизм;
- жаштардын арасында болгон кылмыштуулуктун өсүшү;

- мектептеги рәкет;
- ж.б.

Мугалим классты 2ге бөлөт. Мугалим ар бир топтун конкреттүү көйгөйдү аныкташын жана аны анализдөө инструментинин жардамы менен талдоосун айтат.

Мугалим ар бир топту өзүнүн «көйгөйлөр дарагын» айтып берүүсүн сунуштайт.

Талкуулоо:

- Иштеп жатканда кандай кыйынчылыктар болду?
- Көйгөйлөрдүн себептерин жана кесепеттерин аныктап жатканда тайпаңарда пикир келишпестиктер болдуу?
- Көйгөйлөрдү чечүүдө бул анализдөө инструменти кандай жардам бере алат?

Жыйынтыктоо: көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз алардын себептерин жоготуу боюнча иш алып баруудан башташыбыз керек, мындайча айтканда дарактардын тамырларында иштешибиз керек.

Ошондуктан, көйгөйдү чечүү иш-аракеттерин баштоонун алдында биз бул көйгөйдү ушул инструменттин жардамы менен анализдеп алышыбыз керек.

Биз форум-театр көрүнүшүн коюп жатканда көйгөйдүн себептерин

жана кесепеттерин көрсөтүүбүз шарт. Көйгөйдүн себептери жана кесепеттери канчалык ачык, так чагылдырылса, ошончолук көрүүчүлөр чечүүнүн конкреттүү жолдорун таба алышат.

3. Көнүгүү «Скульптор жана чопо» (15 мүн.)

Максаты: «катып калган» образдарды жаратуу.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмөлөрдү берет:

- Катышуучулар жуптарга бөлүнөт;
- Жуптардын бирөөсү - скульптор, бирөөсү – чопо;
- Чопо болгон катышуучу бош, ийкемдүү болуп турат жана андан скульптура жасаганга даяр;
- Скульптор колу менен образды жасашы мүмкүн же болбосо чопо кандай турush керектигин, бетинин түрү кандай боло турганын «чопого» скульптор көрсөтүп берет;
- Мугалим скульпторлор чоподон эмне жасоо керектигин айтып турат (мисалы: атлет, үй жаныбарлары ж. б.);
- Мугалимдин көрсөтмөсүнө карай скульпторлор жумушту бүтүргөндөн кийин чополор катып калышат. Скульпторлор бөлмөдө коюлган, жасалган башка скульптураларды дагы көрүүсү зарыл;
- Скульптура менен иштөөгө 3-5 мүнөт берилет;
- Жасап бүткөндөн кийин жуптар орундары менен алмашышат.

Талкуулоо:

• Биз катып калган образдарды көрдүк. Алар эч нерсе деп айтышкан жок, бирок бизге скульптордун ою түшүнүктүү болду. Эмне үчүн?

Жыйынтыктоо: Форум-театрда образ бул ымдоо, жаңсоо, жандоо, тулку бой,

келбет. Актердун элестөөлөрү жана фантазиясы образды ачып берүү үчүн жакшы иштеш керек.

4. Көнүгүү «Режиссер-скульптор» (20 мүн.)

Максаты: көйгөйдүн негизинде стоп-кадрларды жаратуу, мындача айтканда катып калган образдар аркылуу көйгөйлөрдү көрсөтүү.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- «Көйгөйлөр дарагы» анализдөө инструментинин жардамы менен анализдеген көйгөйлөрдү эске салгыла.
- Сунушталган көйгөйлөргө катып калган көрүнүш аркылуу көрсөткүлө.
- Төрт окуучунун жардамы менен бул көнүгүү кандай аткарыла тургандыгын мугалим көрсөтөт. Ал төрт окуучу «чопонун» ролун аткарат, ал эми мугалим «режиссердун» ролун аткарат.
- Мугалим бардык катышуучуларды көздөрүн жумушун суралат жана өзү төрт окуучу менен скульптор-режиссер катары «балдардын эмгеги» темасында көрүнүштү көрсөтөт.
 - Биринчи бала араба түрткөнүн баланын чагылдырат. Анын бетинде кыйынчылык: араба оор, анын тулку бою арабаны тартуу үчүн болгон күч аракетте.
 - Экинчи бала жумуш берүүчүнү чагылдырат. Ага бала тезирээк жүкту жеткириши керек. Баланын тез кыймылдабаганына анын бетинен нааразылык көрүнүп турат.
 - Үчүнчү бала жөө жүрүүчүнү чагылдырат, балага жол бошотуп берип жатат, анын бетинде араба бутуму тепселеп алат же уруп кетет деген коркунуч бар.
 - Төртүнчү бала сатуучуну чагылдырат, ал өзүнүн товарын сатып жатат жана боору ооругандай балага карап жатат.

- Мугалим каармандарына «катып кал!» деп айтат жана каармандар катып калышат.
- Катышуучуларды көздөрүн ачусун сурнат.
- Мугалим катышуучуларга суроолорду берет:
 - Эмнени көрүп жатасыңар?
 - Кандай ойлойсұңар көрүнүштө кандай көйгөй чагылдырылған?
 - Кандай ойлойсұңар: ким протагонист? Ким антагонист? Эмне үчүн?
 - Мугалим «мурдагы абалга келгиле» деген команда берет жана кол чабуулар менен каармандарды катышуучулардың арасынан орун алуусун сурнат.

Жыйынтыктоо: Каармандардың тулку боюнун абалына жана ымдоо, жаңсоолоруна карай мүнөзүн аныктадык. Протагонист - бактысыз, анын тулку бою кыйынчылыктардан бүгүлгөн, өңү чарчаган, муңайған, каштары жана ооздору салыңкы. Антагонист – наразы, агрессивдүү. Төшү алдыда, колдору эки бөйрөгүндө. Көз карашы каарду: каштары биригип, ээги көтөрүлгөн:

- Мугалим катышуучуларды жашоосунда дегеле мектепте, жамаатта чыр-чатақтар менен байланышкан көйгөйлөр жөнүндө ой жүгүртүүсүн айтат.
- Мугалим катышуучуларды топторго бөлүнүүсүн сунуштайт.
- Ар бир топ өзүнүн көрүнүшүн даярдайт.
- Мугалим көйгөйдүн катып калган образын көрсөтүүнү айтат, антагонист жана протагонисттин образын ачык чагылдырылышы шарт экенин эскеертет. («көйгөйлөрдүн дарагы» инструменти аркылуу анализделген көйгөйлөрдү алса болот).
- Мугалим топторго көрүнүштү презентация кылууну айтат.

Талкуулоо:

- Көрүнүштө эмнени көрдүнөр?
- Көрүнүштө кандай көйгөйлөр чагылдырылған?
- Протагонист ким?
- Антагонист ким?

Жыйынтыктоо: Катып калган көрүнүштү кооп жатканда протагонист жана антагонисттин ролун кошуу, аткаруу эн маанилүү жана ошондой эле протагонисттин союздаштарын, башка персонаждарды көрсөтүү керек. Көрүүчүлөргө көйгөй жана конфликт түшүнүктүү болуу үчүн актерлор өздөрүнүн персонаждарын ачык чагылдыруулары зарыл.

5. Көнүгүү «Казан» (5 мүн.)

Мугалим окуучуларды сабакты жыйынтыктоо үчүн тегеректешип олтуруусун сурнат. Мугалим катышуучуларды ортодо казанды элестөөтүүлөрүн айтат. Казанга сабак учурунда окуучулар эмнени сезишкендерин, эмнеге үйрөнүшкөндөрүн салышат.

Мисалы:

- Бүгүн мен бир караганда көйгөйдүн көзгө көрүнбөгөн тамырлары мындайча айтканда себептери бар экенин билдим;
- Мен «көйгөйлөрдүн дарагы» инструменти аркылуу көйгөйлөрдүн себептерин жана кесепттерин анализдөөгө үйрөндүм;

• Биз көйгөйлөрдү гана анализдеген жокпуз, образдарды жаратуу үчүн биз тулку бойду, ымдоо, жаңсоолордун жардамы менен көйгөйлөрдү чагылдырган стоп-кадрларды дагы койдук.

Мугалим форум-театр актерлору көйгөйдүн чечүүнүн жолдорун сөзсүз билиши керек, себеби жамаат менен бул көйгөйдү чогуу чечүү жолдорун издеөнү сунуш кылат.



Алтынчы сабак:

ОКУЯЛАРДЫ БИРИ-БИРИНЕ АЙТЫП БЕРҮҮ

Максаты: форум-театрдын 2 көрүнүшүн жаратуу үчүн 2 окуяны тандоо.

Керектелүүчү ресурстар: окуялар менен бөлүшүүдө катышуучуларга эч ким тоскоолдук кылбоосун камсыз кылуу зарыл. Башка үндөр, телефондук чалуулар, катышуучулардын бөлмөдөн чыгуусу сабакка тоскоолдук кылбоосу керек.

Катышуучулардын көнүлү бөлүнбөөсү жана окуялар ачык айтылышы үчүн мындай шарттардын аткарылуусу зарыл.

Окуучулар 2 топко бөлүнгөндөн кийин ар түрдүү бөлмөлөрдө иштөөлөрү керек. Мугалим эки топ менен тең иштешине ыңгайлуу болуш үчүн эки бөлмө тең бири бирине жакын жайланышыши керек.

Бул сабакта полдо аткарыла турган көнүгүүлөр бар. Ошондуктан көнүгүүнү балдар олтуруп, жатып алып аткарыш үчүн полдо палас салынат.

Доскада «Активдүү угуунун эрежелери» ватманда жазылып илинип турат.

План:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Киришүү бөлүгү.	10 мүн.
2.	Көнүгүү «Мен каалайм».	10 мүн.
3.	Көнүгүү «Активдүү угуу».	15 мүн.
4.	Тегеректешип олтуруп алып окуялар менен алмашуу.	45 мүн.
5.	Көнүгүү «Зун».	5 мүн.
6.	Көнүгүү «Казан».	5 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Киришүү бөлүгү (10 мүн.)

Максаты: окуялар менен бөлүшүүгө топту даярдоо.

Мугалим ангеме айтат. Акылман менен жаш бала жолугушат.

Бир жолу акылман менен жаш бала жолугушат.

Жаш бала: Мен өзүмү аябай жаман сезип жатам. Мен кызыым менен сүйлөшпөй калдым, ал мени таштап кетти.

Акылман: Мурунку өткөн капачылыктар келечекке таасир этпөөсү керек.

Жаш бала: Айтыш оңой. Аны кандай жасаш керек?

Акылман: Жаңы досторго, мурунку досторго мамиле жасагандай жасабаш керек. Адамдарга ишенүү керек.

Жаш бала: Сени кимдир бирөө капа кылганга жол бериш керекпи анда?

Акылман: Биз тобокел кылгандан коркпошубуз керек. Болбосо кабыктын ичинде жашагандай болосун, үлүлдөй болуп өзүндүн берметинди коргогонсуп,



дүйнөдөн алыстап, өзүң жалгыз калганга туура келет. Андан эмне пайда, эгерде ал бермет караңғыда катылса? Ага эч качан жарыктын нуру тийбейт жана эч ким анын жаркыраганын көрбөйт.

Жаш бала: Мындайча айтканда, биз өзүбүздү урундууга, соккуга коюшубуз керек экен да?

Ақылман: Сокку болбошу деле мүмкүн.

Жаш бала: Сокку болушу мүмкүн. Мурункуларга караганда коркунучтуураак болушу мүмкүн.

Ақылман: Бир нерсени жоготуусуз, дагы бир нерсени алууга мүмкүн эмес. Эгерде биз сүйүнү же достукту кааласак анда биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү бул сезимдер үчүн ачышыбыз керек.

Жаш бала: Бул жөнөкөй эмес. Айрыкча мындай капачылыктарга бир нече жолу жолуксан. Сиз ишеним жок болсо, сүйүү жок деп айткыңыз келип турабы? Бул ишеним дагы сени каттуу капачылыкка алып келиши мүмкүн.

Ақылман: Ошондуктан сүйүү эрдикти талап кылат. Сүйүү үчүн эгерде силерди капа кылган болсо деле дайыма ачык болуш керек.

Жаш бала: Айтыш оңой. Мындай учурда эрдикти кайдан алса болот?

Ақылман: Күтүү керек. Ишени турган адамды жолуктурмайынча күтүш керек. Капачылыктарга чыдоо үчүн, өзүндү кармашың керек. Бир күнү адамдар туура эмес кылганын түшүнөт жана ишенүүгө үйрөнүшөт.

Жаш бала: Бир дагы адамдын мындайга сабырдуулугу жетпесе керек. Башкалар ишенүүгө үйрөнүү үчүн аларга бизди капа кылганына сабырдуу болушубуз керек экен да.

Ақылман: Бир шарты бар. Алар дагы деле жакшы көргөнгө жөндөмдүү болсо гана. Муну билүү кыйын анткени жакшы көрө ала турган адам, капачылыктарга

дуушар болуп, жүрөгүн көңүл коштуктун аркасында бекитиши мүмкүн. Бул үлүлдүн кабыгындагы берметтей. Эгерде үлүл кабыгын ачпаса, анда биз кайдан билебиз анын ичинде бермет бар экенин. Эгерде жарык үлүлдүн үстүнө тийбесе, биз кайдан билебиз анда бермет бар экенин.

Жаш бала: Сиз мага ишеним болуш керек деп айткыңыз келип жатабы?

Ақылман: Бириңчи берметтин жаркыраганын көрүшүң керек. Сен билишиң керек, ал жакта бермет бар экенин. Андан кийин ал берметке сен ишенишиң керек.

Жаш бала: Бул ишеним адамдарга болгон ишенимби?

Ақылман: Ооба, так ошондой. Башка адамга болгон ишеним бул ишенимди түшүндүрөт.

Талкуулоо:

- Бул аңгеме эмне жөнүндө?
- Эмне үчүн адамдарга ишениүү керек?
- Жаныңарда турган адамдарга ишениүүгө даярсыңарбы?

Жыйынтыктоо: Ишеним - сүйлөшүүнүн ажырагыс бөлүгү. Сен канчалык адамдарга көбүрөөк ишенсен, сага ишенген адамдар дагы ошончолук көп болот. Сенин берметинди адамдар көрүүсү үчүн, сен өзүндүн ички дүйнөндө ачып беришиң керек. Эгерде сен өзүндүн ички дүйнөнү башкаларга ачсан, башкалар да сага чын көңүлдөн мамиле жасайт.

2. Көнүгүү «Мен каалайм» (10 мүн.)

Максаты: кийинки окуялар менен алмашуу үчүн окуучулардын арасында ишенимди пайда кылуу.

Мугалим көнүгүү аткаруу үчүн көрсөтмөлөрдү берет:

- Катышуучулар баштарын тегеректин ортосуна каратып жерге жатышат;
- Мугалим (тегеректин сыртында туруп) сүйлөмдүн башын айтат: мисалы «Мен каалайм...» - деп, ал эми катышуучулар кезек менен сүйлөмдү аягына чыгарышат.
- Биринчи катышуучу мисалы «шоколад» десе, кийинкиси «дүйнөдөгү тынчтык» дейт, ж.б.;
- Сүйлөмдү тегеректе жаткандардын баары толуктап айтып бүткүчө оюн saat жебеси боюнча улана берет;
- Акыркы киши сүйлөмдү бүтүргөндөн кийин, мугалим кайра жаңы аягына чыкпаган сүйлөмдү айтат, мисалы: «Менин коркконум...» дейт да катышуучулар ал сүйлөмдү аягына чыгарышат;
- Катышуучулар сүйлөмдөрдү ойлонбой, токтобостон, оюна биринчи эмне келсе, ошону айтып тез бүтүрүүлөрү керек.

Талкуулоо:

- Сиз азыр эмнени сезип жатасыз?
- Өзүнөрдүн сезимдеринерди жана тынчтанууларыңарды топторго ишенип айтып бере аласыңарбы?

Жыйынтыктоо: Жашоодо сени дагы бирөөлөр угушун каалайсың. Сени тынчсыздандырган жана тынчсыздандырып жаткан маселени айтып бергенди каалайсың. Бизде азыр ишенимдүү мамиле түзүлдү жана мүмкүн окуяны айтып берүү үчүн азыр убакыт түзүлгөндүр.

Балдар, келгиле, бул окуяны топтун катышуучуларынан башка эч кимге айтпайбыз деп сүйлөшүп алалы. Биз бири-бирибизге ишенебиз жана бул өзүндүн досундун сырын сактай алышыбыз керек дегенди түшүндүрөт.

3. Көнүгүү «Активдүү угуу» (15 мун.)

Максаты: активдүү угуунун өзүнчө техникасын иштеп чыгуу.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Катышуучулар тегеректешип олтурушат.
- Мугалим окуучулардын бирөөсүн активдүү угуунун эрежелерин окуп коюусун айтат.

АКТИВДҮҮ УГУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ.

- Аңгемелешип олтурган адамга толук көңүл буруу;

- Көңүлүндү тулку бойдун абалына, ымдоо, жаңсоолорго дагы буруу;

- Кеңештерди бербөө;

- Баа бербөө;

- Ачык көңүл менен угуп жатканыңды көрсөтүү (адамдын маңдайына олтуруп, бир аз алдыга карай ийилип, башыңды ийкеп, көңүл коюп угуп жатканыңды көрсөтүү);

- Ак ниет көз карашты көрсөтүү (көзгө кароо);

- Аңгемелешип жаткан адамдын окуясын айтып бергенге демилгэ берип туруу (ооба, ошондойбу ж.б.).

• Жуптарга бөлүнгүлө. Топтун ичинен ким жөнүндө азыраак билген болсоңор, аны жакындан билгиңер келсе, ошол адамды тандагыла.

• Ролдорду өзүнөрчө бөлүшүп алгыла: ким «сүйлөөчү», ким «угуучу» боло тургандыгын макулдашып алгыла.

• Тапшырма бир нече кадамдардан турат. Ар бир кадам атайын бир убакытка багытталган, бирок катышуучулар убакытка карабай эле койсо болот. Эмнени аткаруу керек жана тапшырманы

качан бүтүрүү керек экендигин мугалим айтып турат. Биринчи «Угуучу» ошол алтын эрежелерди сакташи мүмкүн, ал эми «сүйлөөчү» окубай деле турса болот.

- «Сүйлөөчү» 3 мүнөттүн ичинде «угуучуга» өзүнүн кыйынчылыктары, көйгөйлөрү боюнча айтып берет. Ал көбүнчө ошол кыйынчылыктарды жаратып турган сапаттарына көбүрөөк көңүл бурат. Ал эми «угуучу» активдүү угуунун эрежелерин сактайт.

3 мүнөттөн кийин мугалим сүйлөшүүнү токtotot.

- Азыр «сүйлөөчү» 2 мүнөттүн ичинде «угуучуга» угуучунун кайсы жүрүм-туруму ага өзү жөнүндө ачык айтып бергенге жардам берди жана кайсы жүрүм-туруму айтып бергенге тоскоолдук кылгандыгы жөнүндө айтып берет.

Бул көнүгүү олуттуу мамиле менен аткарылыши керек, себеби, угуучу кайсы жүрүм-туруму башка адамдардын ачык сүйлөсүнө жардам бере тургандагын, кайсы жүрүм-туруму тоскоолдук кыла тургандыгын билүүсү зарыл жана ар бир адам үчүн бул маанилүү.

2 мүнөт өткөндөн кийин мугалим экинчи бөлүккө өтөт.

- Жуптар ролдору менен алмашышат, ким «угуучу» болсо, ал «сүйлөөчү» болот, ким «сүйлөөчү» болсо, ал «угуучу» болот. 3 мүнөттүн ичинде «сүйлөөчү» активдүү баарлашууга жардам бере турган өзүнүн күчтүү сапаттарын айтып берет. «Угуучу» активдүү угуу ыкмаларын колдонуп угат. 3 мүнөттөн кийин мугалим сүйлөшүүнү токtotot жана сүйлөп жаткан адам угуучуга айтып берүү үчүн эмне жардам бергендигин айтат.

Эки мүнөттөн кийин жалпы талкуулоо жүргүзүү.

Талкуулоо:

- Берилген эрежелерди кантип аткара алдынار, кайсы эрежерлерди

аткарыш силир үчүн оңой болду, ал эми кайсынысы кыйын болду?

- Эмне жөнүндө сүйлөө же угуу оңой болду?

- Силир «сүйлөөчү» болгондо көнүгүүнүн кайсы бөлүгү силирге таасир калтырды, ал эми «угуучунун» ар түрдүү кыймыл- аракеттери силирге кандай таасир берди жана кандай кабыл алынды? ж. б.

ЖЫЙЫНТЫКТОО: Активдүү угуунун эрежелерин сактоо менен башка бирөөнү угуу жөндөмдүүлүгүн калыптандырдык. Форум-театрда аңгемелешкен адам өзүнүн көңүлүндө терең сакталган окуясын ишенип айтуу үчүн активдүү угуучу болуу эң маанилүү.

4. Көнүгүү «Тегеректешип жеке окуялар менен бөлүшүү» (45 мүн.)

Максаты: айтып берүүчү адам максатына жетүүгө тоскоолдук кылган жеке конфликттүү окуялар боюнча бөлүшүү.

Мугалим көнүгүү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Топтогу катышуучулар 2 көрүнүштү коюу үчүн негиз боло турган окуяларды тандоосу керек;

- Окуя өз максатына жетүү үчүн тоскоолдуктарды жана protagonissti камтуусу керек.

- Мурунку өтүлгөн көнүгүүдөн үйрөнгөн активдүү угууну колдонуп катышуучулар тегеректешип олтурат;

- Окуялардын айланып айтылыши өз максатына жетүү үчүн ар түрдүү тоскоолдуктарга душар болгон окуялар, кырдаалдар менен ар бир катышуунун бөлүшүүсүнөн башталат;

- Ар бир катышуучу өзүнүн окуясы менен бөлүшүшү керек. Угуучулар сөзүн бөлүшпөйт жана суроолорду беришпейт;

- Катышуучулар көйгөйдү ачык көрсөтө турган окуяны жана анын үстүнөн иштеп чечүү жолдорун табуу үчүн каалаган окуясын тандашат.

Талкуулоо:

- Силердин жамаатында болгон көйгөйлөрдү кайсы окуя жакшыраак чагылдырат?
- Келгиле кийинчөрөөк иштей турган эки окуяны тандайлыш.
- Көрсөтүлгөн көйгөйдө катышуучулар сунуштоого мүмкүн болгон кийлигишүүлөр кандай болушу мүмкүн?

Жыйынтыктоо: Окуяларды ачык айтып бергендериниздер үчүн ырахмат. Биз өзүбүздүн тынчсызданууларыбызды бири-бирибизге ишендик, бул бири-бирибизге абайлоо менен мамиле жасаганга милдеттендирет.

Биз эки окуя тандадык, бул окуялардын негизинде кийинки сабактарда көрүнүштү иштеп чыгабыз.

Тандалган окуя – бул келечектеги көрүнүштүн негизи болот, анда каармандар жана алардын аттары өзгөртүлүп айтылат ж.б.

5. Көнүгүү «Зүн» (5 мүн.)

Максаты: карым-катнаш жана координациялоо ыкмаларын жакшыртуу, элестетүүнү өнүктүрүү, эмоционалдык оор абал жана чарchoону алып салуу.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Бардыгы тегеректешип олтурушат;
- Мугалим энергетикалык шарды элестетип жанындагы адамга берип жаткандай «Зүн» деп катуу айтат;
- Жанында турган адам ошол үндү кайталап, алган нерсени ал дагы жанында турган адамга берет;
- Ошентип, ал «нерсе» тегеректи айланып чыгып мугалимге кайрадан келет;

- Мугалим ал нерсени алыш, бул «Зүнду» дагы тезирээк берсе боло тургандыгын айтат жана кайра кайталоону сурайт.

- Көнүгүү кайрадан кайталанат.

Көнүгүү З жолу өткөрүлөт. Көнүгүүнү активдүү аткарғандыгы үчүн мугалим топтогуларга ыраазычылык билдириет.

6. Көнүгүү «Казан» (5 мүн.)

Максаты: катышуучулардын сабакта аткарған жумушун жалпылоо.

Мугалим бүгүн эң маанилүү сабак болгондукун катышуучуларга айтат. Бул сабакта окуучулар ийримде чогуу өткөргөн убакытта болгон ишеним мамилени көрсөтүштү. Муну айтылган окуялар көрсөттү.

Биз өзүбүздүн казаныбызга ар бирибиз азыр сезип жаткан сезимдерибизди салабыз.

Мисалы:

- Адамга жардам берүүнү каалоомду саламын;
- Ишенимдүү досторду арттырдым деген ишенимди салам;
- Катышуучулардын жана башка сөздөрү.

Жетинчи сабак:

КАТЫП КАЛГАН БЕШ ФИГУРА (форум-театр модели)

Максаты: эки көрүнүштүн моделин жаратуу.

План:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Денени кызытуучу көнүгүү «Дене үндөрү»	5 мун.
2.	Форум-театр көрүнүшүн жаратуу • Көнүгүү «Беш катып калган фигура»	80 мун.
3.	Көнүгүү «Казан»	5 мун.

Сабактын жүрүшү:

1. Көнүгүү «Дене үндөрү» (5 мун.)

Максаты: үн байламталарын машыктыруу.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Бардык катышуучулар тегеректешип турушат;
- Мугалим үндөрдү чыгаруу менен ошол үндөрдү тулку бой аркылуу көрсөтүп, бөлмөдө басат;
- Мугалим көрсөткөндөн кийин бардык катышуучулар кайталайт;
- Мугалим «Катып кал!» деп айтмайынча бардыгы бөлмөдө ары-бери басышат;
- Катышуучулар катып калышат;
- Мугалим башка үндү сунуштайды жана ошого карай кыймыл-аракеттерди дагы өзгөртөт. Ал үндөр К, Н, С, В тамгаларын камтыйт

Мисалы:

- Мугалим «KKKKK» тыбыштарын айтып, каратэни туурайт: абага сокку уруу. Катышуучулар аркасынан

кайталайт. Бир нече айлангандан кийин мугалим «Катып кал!» деп айтат;

- Мугалим көп жолу «ннннн» деген тыбышты тулку бойду өйдө карай көтөрүү менен бутунун учунда бөлмөдө басат. Катышуучулар аркасынан кайталашат. Бир нече айлангандан кийин мугалим «катып кал!» деп айтат;

- Мугалим көп жолу «cccccc» деген тыбышты бөлмөдө сөзиз санын тулку бой менен чагылдырып басат. Катышуучулар аркасынан кайталайт. Бир нече айлангандан кийин мугалим «Катып кал!» деп айтат;

- Мугалим көп жолу «vvvvv» деген тыбышты мойнун жана башын өйдө карай созуп айтат. Катышуучулар аркасынан кайталайт жана тамагынын кандайдыр бир термелүүсүн сезүүлөрү керек.

Талкуулоо:

- Силерде тыбыштар кандай жаңырып айтылды?
- Ушул көнүгүүнүн максаты эмнеде?

Жыйынтыктоо: Бул көнүгүү тамактын үн байламталарын машыктырганга багытталган, ал эми жакшы актер үчүн үн маанилүү. Көрүүчү

актерлордун айткан сөзүн жакшы угуш керек. Үндүн тембри менен каармандын эмоцияларын берсе болот жана бериш керек.

2. Форум-театр көрүнүшүн жаратуу. Көнүгүү «Катып калган беш фигура» (80 мүн.)

Максаты: келечекте боло турган көрүнүштүн моделин жаратуу

Мугалим форум-театр боюнча жана анын ар түрдүү компоненттерин камтуу менен жалпы маалымат берет:

- Басмырлоо окуялары менен бөлүшүү (форум-театрда негизги каарман protagonistтин кыйын абалга түшүүсү, мисалы конфликт, түшүнбөөчүлүк, басмырлоо боюнча);
- Форум-театр модели катары колдонула турган окуяны тандоо (жамааттагы көйгөйдү чагылдырган окуя болуш керек: мисалы – жумушсуздук, балдардын укугунун бузулушу ж.б.);
- Сюжеттин негизги учурларына карай катып калган беш көрүнүштү жаратуу (сюжеттин баяндоо ырааттуулугу боюнча);
- Диалогдорду импровизациялоо (окуучулардын өздөрү тарабынан окуя коюлат жана түзүлөт, каармандардын сөздөрү импровизация мезгилиnde ойлонуп табылат);
- Театралдык моделди репетициялоо.

Бул моделде protagonisтtin белгилүү максаттарга жетүүгө аракет кылган окуя чагылдырылат, бирок, ар түрдүү тоскоолдуктар ага жетүүгө мүмкүнчүлүк бербейт жана окуя кызыктуу жеринде токтойт.

Форум театр моделин иштеп чыгуу үчүн сюжеттин негизги учурлары чагылдырылган окуяны тандоо керектигин түшүндүрүү керек. Азыр эми катып калган беш көрүнүштү (стоп-кадрды) жаратуу керек.

Мугалим көнүгүүнү откаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Форум-театрдын инсценировкасы үчүн сюжеттик сыйыкты түзгүлө;
 - Сюжеттин негизги беш учурларын аныктағыла;
 - Сюжеттин учурларынын негизинде беш стоп кадрды (катып турган көрүнүштөрдү) жаратыла;
 - Катып турган көрүнүштөр окуянын негизги учурларын көрсөтүүсү зарыл. Ар бир көрүнүштүн атын койгула;
 - Сюжеттен протагонист ким жана кандай тоскоолдуктар бар экендиги түшүнүктүү болгонун тактап алышыз;
 - Бешинчи көрүнүш протагонист максатына жетпей калган учур, кризис менен бүтүшү керек;
 - Ар бир стоп-кадрды жаратуудан кийин диалогду импровизацияны камтуу аркылуу бир нече усулдардын жардамы менен түзсө болот;
 - Катып турган көрүнүштө же стоп кадрда мугалим катып калган каармандын ийинине анын оюн билүү үчүн тактап көрө алат. Катып турган каарман ошол учурда эмнени ойлоп же сезип жаткандыгы жөнүндө сөз же фраза менен жооп берүүсү зарыл. Ошондой жол менен катып турган образдын ички мотивациясын жана диалогун билет;
 - Ойду байкоо методикасын жана диалогду түзүү импровизациясын колдонуу менен беш кыска көрүнүштү жарата алышат;
 - Топтор өздөрүнүн көрүнүштөрүн башка топторго көрсөтүшөт.
- Форум-театр моделин жаратуу үчүн суроолор:
- Негизги идеясы әмнө?
 - Окуянын негизги сценарийи жана сюжети әмнеде?
 - Негизги басмырланган каарман ким?
- Ал әмнеге умтулуп жатат.

- Басмырлоочу каарман ким?
Ал бармырлануучу адамдын мукаждыктарына каршы болуп, эмнеге жеткенге аракет кылып жатат?
- Кайсы иш-аракеттер негизги каармандын максатына жетүү үчүн тоскоолдук кылып жатат, ал эмнени каалап жатат?
- Чыныгы окуяда болгонго караганда көрсөтүлгөн окуяда негизги каарман башка аракеттерди жасай ала турганына ынанып билип алыңыз. Анын башка тандосу же мүмкүнчүлүгү барбы?
- Көрүүчүлөр кийлигише ала турган учурларын кайталап репетиция кылуу керек.
- Форум-театр моделинде протагонист жардам бере ала турган, окуяны башка жакка өзгөртө ала турган союздаштар (каармандар) болуш керек.
- Инсценировкада ролдорду бөлүштүрүнүз. Негизги басмырлануучу адам (протагонист), басмырлоочу (антагонист), союздаштар, «джокер» ким боло тургандыгын аныктап алуу зарыл.
- Бардык сценарийди театралдаштырыш жана импровизациялоо керек.
- Кийлигишүү жасай турган көрүүчү актерлорго жана басмырлоочуларга стратегияларды аныктап алгыла.
- Көрүнүштүү репетициялагыла.

Репетиция

- Максаты:** катышуучулар актердүк чебердикти, актерлордун турушу, образдарды жаратуу, сюжеттин өсүшүн камтуу менен өнүктүрүү керек.
- Актерлор жана джокер сценарийди гана эмес, көрүүчүлөр тарабынан мүмкүн болгон кийлигишүүлөрдү дагы репетиция кылуулары зарыл (актер катары кийлигишүү жасай турган көрүүчү).
 - Бардык каармандар мүмкүн болушунча табигый болуулары керек.

Алар эмнени каалашат, эмнеден коркушат? Алардын күчтүү жана алсыз жактары кандай? Ички карама-каршылыктары кандай?

- Форум-театр моделинде негизги каармандын союздаштары болгон кээ бир потенциалдуу каармандар болушу керек. Ошол союздаштардын жардамы менен көрүүчүлөр кийлигишүүн жасай алышат.
- Топтун алдыга жылышына карай мугалим образдарды терен түшүнүү боюнча тапшырмаларды бериши мүмкүн.

Мисалы: актерлордон интервью алуу:

- Образдарда калуу менен ойногон адамдын ролундагы жашоодогу образдарында болгондорго жооп берет, мисалы «Сенин атың ким?», «Жашоодо максатың кандай?», «Жашоодо максатыңа жетүү үчүн эмне сага тоскоолдук кылат же жардам берет?» ж.б.

Бул көнүгүү актерлордун өздөрүнүн түшүнүктөрүүн терендете алат.

- Үнсүз оюн: Көрүнүш сөзү жок ойнолот. Көрүнүштүү көрүшкөндөн кийин топтун жарымы окуяны кандай түшүнгөндүгү тууралуу айтып беришет. Окуянын кайсы бөлүгү түшүнүксүз болгондугун актерлор түшүнө билип алуусу керек.

- Көрүнүштүүн ар кайсы учурунда актер сахнада туруп, өзүнүн образы эмнени ойлонуп жаткандыгы жөнүндө билүүсү керек. Катышуучулар көрүнүштүү репетициялайт. Белгилүү бир учурда, мугалим көрүнүштүү токтолуп, каармандан өзүнүн оюн же сезимдерин айтуусун суранат.

Жыйынтыктоо: Бул көнүгүү образга кириүгө жана актерлорго каармандардын эмоцияларын табигый жана ар таралтуу кылып түшүнүүгө жардам берет.



3. Көнүгүү «Казан» (5 мун.)

Максаты: сабактын максатына жетишкендигин карап чыгуу.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Бардык катышуучулар тегеректешип турат.
- Мугалим форум-театр көрүнүшүндө жасагандарын казанга салууларын айтат.

Болжолдуу жооптор:

- Биздин спектаклде жамааттарды тынчсыздандырган чыныгы көйгөй чагылдырылган.
- Протагонист жашоосунда максат коет, антагонист ал максатка жетишүүсүнө тоскоолдук кылат.
- Боло турган кийлигишүүлөр үчүн protagonissttin союздаштары көрүнүштө катышышат.
- Актерлор репетиция мезгилинде образдардан чыкпай, каармандардын так мүнөзүн бергенге аракет жасашты.

Сабак максатына жеткендиги үчүн мугалим катышуучуларга ыраазычылык билдирет.



Сегизинчи сабак: ДЖОКЕРДИН РОЛУ

Максаты:

- Команда түзүү;
- Джокердин милдеттери жана анын форум-театрда болгон чечүүчү ролу жөнүндө айтып берүү;
- Джокердик жөндөмдүүлүктүү калыптандыруу;
- Көрүнүштү джокер менен репетициялоо (2 көрүнүш).

План:

№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Активдештируү көнүгүү «Баштадык».	10 мүн.
2.	Көнүгүү «Джокер».	35 мүн.
3.	Көнүгүү «Кийилигишүү».	30 мүн.
4.	Көнүгүү «Сүйлөөчүнүн таякчасы».	5 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Көнүгүү «Баштадык» (10 мүн.)

Максаты: командада иштөө аркылуу, ар түрдүү денгээлдерди жана театралдык ықмаларды колдонуу менен образдарды жаратууну үйрөтүү.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Топтор бири-бирине бетме-бет эки катарга тизилишет, эки тарапта төң бирдей сандагы адам болушу керек;
- Мугалим катышуучуларды негизги үч каарман менен тааныштырат: Дөө, сыйкырчы жана эргежел. Дөө – бул чоң каарман, колун башынан жогору көтөрүп жүрөт. Сыйкырчы – бул орто бойлуу каарман. Колдору алдыга созулган, бирөөнү колдору менен сыйкырлап жаткан сымал. Эргежел бул кичине бойлуу башкалардын белинен келген, башына колун кулак сымал кармап алган неме;
- Катышуучулар бул үч каармандарды көрсөтүп машыгып көрүшөт;

• Мугалим бул көнүгүү командалык иш экенин түшүндүрөт. Ар бир топ бир команда. Ар бир топ чогулат жана өздөрүнчө кайсы каарманды көрсөтө турганын өздөрүнчө макулдашып алышат;

• Андан кийин мугалим мындайча түшүндүрөт: Дөө сыйкырчыны жеңе алат, сыйкырчы эргежелди жеңе алат, ал эми эргежел дөөнү жеңе алат;

• Бардык катышуучулар сол колун алдыга сунуп, оң муштуму менен сол алаканын чабышат. Муну жасап жатканда алдыга үч кадам жасашат. Ар бир кадамда «Баштадык» деп айтышат;

• Качан «Баштадык» – деп үчүнчү жолу айтылганда ар бир топ өздөрү тандаган каарманды көрсөтүшөт;

• Кимдин каарманы күчтүү болсо, алар жеңилген тарапты өздөрүнүн сыйыгы жагын көздөй кууп жеңөйт;

• Оюн бир нече жолу кайталанат.

Талкуулоо:

- Эмне болду? Көнүгүү мезгилинде эмнени көрдүнүз, сездиниз жана байкадыңыз?



- Каарманды тандоодо сиздин тобунуз кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүздү?
- Силер өзүнөрдүн каарманыңарды кеңешип тандадыңарбы же кезектешип тандадыңарбы?

Жыйынтыктоо: Көнүгүү команданы бириктирет, команданын катышуучулары сөзү жок бири-бирин түшүнүүсүнө жардам берет жана ийлигилукке чогуу кубанышат жана женилгенге чогуу кайгырышат.

2. Көнүгүү «Джокер» (35 мүн.)

Максаты: джокердин милдеттери жана форум-театрда джокер чечүүчү ролду аткаралыгы боюнча айтып берүү

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Джокер алдын ала тандалышы керек. Джокердин ролун топтоту катышуучулардын бирөөсү аткарыши мүмкүн, көрүнүштө ролу жок катышуучу аткарат же бардык көрүнүштөр үчүн бир джокер тандалат;
- Джокер – көрүүчүлөр менен актерлордун ортосундагы ортомчу болот;
- Көрүнүштүн алдында джокер форум-театр жөнүндө түшүнүк берип, көрүнүштүн аталышын айтат, көрүнүштө көрсөтүлгөн көйгөйдүн чечүү жолдорун ойлонуу керектигин эскеертет;
- Көрүнүштөн кийин джокер көрүүчүлөргө суроо берет: «Эмнени көрдүнөр?», «Эмне болду?», «Көрүнүштө болгон конфликттин себептери эмнеде?», «Бул көрүнүштө негизги каарман же protagonisist ким болду?», «Негизги терс каарман- антагонист же болбосо окуяда тынчтыкка жетүү үчүн тоскоолдуктарды жараткан каарман ким болду?», «Башка натыйжаларга алып келе турган аракеттер боюнча ойлор барбы же көрүнүштөгү көйгөйгө кийлигишүү жасай турган учурларды байкадыңарбы?»

- Джокер көрүүчүлөргө мамлекеттик, жамааттык, үй-бүлөлүк деңгээлде кандай чечсе болот деген суроолорду берүү аркылуу көрүүчүлөр менен байланыш түзөт.

Мугалим жогоруда айтылгандарга карай джокердин негизги сапаттарын айтуусун катышуучулардан сурнат жана ватманга жоопторду жазат.

Джокердин негизги сапаттары:

- Толеранттуулук;
- Активдүүлүк;
- Тамашакөйлүк.

Джокердин негизги

жөндөмдүүлүгү:

- Активдүү угуу;
- Актердүк чебердик;
- Аудиторияны башкаруу.

Мугалим: көрүнүштү даярдап жаткан эки топко өздөрүнүн көрүнүшү үчүн джокерди тандоосун айтат. Ар бир топ джокер менен репетиция өткөрөт. Андан кийин көрүнүштү коюну уюштурса болот. Бир топ көрүнүштү көрөт, экинчиси көрүнүштү көрүп, кийлигишүү жасайт. Андан кийин топтор алмашып көрүнүштү коюшат.

3. Көнүгүү «Кийлигишүү» (30 мүн.)

Максаты: көрүнүшкө кандай жолдор менен кийлигишүү жасай тургандасты боюнча түшүндүрүү.

- Ар бир топ өздөрүнүн форум-театр моделин көрсөтөт;
 - Бириңчи бардык көрүнүш башынан баштап, акырына чейин көрсөтүлөт;
 - Бардык көрүнүш көрсөтүлгөндөн кийин көрүүчүлөр кийлигишип, абалды өзгөртүү үчүн мүмкүн болгон жолдорду сунушташат. Кийлигишүү – бул көрүүчү protagonisttin гана ордуна чыгып,



окуяны башка жакка өзгөртө алат. Эгерде, кимдир бирөө кийлигишүү жасагысы келсе, анда «Стоп!» деп айтат;

- Көрүүчү өз кийлигишүүсүн жасаш үчүн protagonissttin ийнин таптап, анын ордуна туруп өзү сунуштаган кийлигишүүнүн негизинде көрүнүшту улантып ойноп берет;

- Көрүнүштүн калган каармандары мурдагы эле максаттарына жетүүгө аракет кылышат, кийлигишүү жасаган адам protagonissttin ролуна кирип, өзүнүн ою менен кийлигишүүнү улантат;

- Джокер көрүүчүлөргө окуяны өзгөртүү үчүн мүмкүнчүлүк берет жана бир нече убакыт өткөндөн кийин «ТОКТОТ!» деп аткарылып жаткан көрүнүштү токтотот;

- Джокер көрүүчүлөрдөн окуянын жакшы жакка өзгөрүлгөндүгүн жана себебин сурайт;

- Эгерде кийлигишүү болбой калса, актерлор көрүнүштү улантышат. Ал эми көрүүчүлөрдүн кайсы жерде кийлигишүү жасап, окуяны жакшы жакка өзгөрткөнгө мүмкүчүлүктөрү бар деп джокер эскертет.

Анализ:

- Бир нече кийлигишүүдөн кийин джокер кийлигишүү боюнча талкуулоону жүргүзөт. Кийлигишүүлөр кандай болду? Аларды аткаруу реалдуу элеби? Каалаган натыйжалага жетүү үчүн үй-бүлөлүк, жамааттык, мамлекеттик деңгээлде эмне кылуу керек?

4. Көнүгүү «Сүйлөөчүнүн таякчасы» (5 мүн.)

Максаты: сабактын жыйынтыгын чыгаруу, жыйынтыктоочу, жалпы репетицияга багыттоо (кийинки сабак)

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Бардык катышуучулар тегеректешип олтурушат;

- Сабактын максаты сунушталган кийлигишүү жана джокер менен кошо көрүнүшту репетициялоо болгондугун мугалим окуучуларды эскертет;

- Мугалим ар бир окуучу «сүйлөөчүнүн таякчасын (микрофондоо элестетип)» бүгүнкү сабактан кандай жаңы нерселерди алгандарын жана көргөндөрүн айтуусун суранат.

Үйгө тапшырма:

- Джокер өзү үчүн сахнага кандай образ менен чыга тургандыгын ойлоп табуу, «Тиркемеге» таянып, өзүнүн образын репетициялоо жана өзүнүн ролун жаттоо.

- Балдарга керектүү костюмдардын бөлүктөрүн жана сахнада оюн коюу үчүн колдонуулучу буюмдарды даярдоо.

Тиркеме: Форум-театр көрүнүшү учурунда джокердин кадамдары.

Биринчи кадам: Көрүүчүлөр менен саламдашуу.

Джокердин максаты: көрүүчүлөрдүн көнүлүн буруу. Саламдашууну көрүүчүлөр сахнада эмне болуп жаткандыгын кызыгуу менен көрүш үчүн оригиналдуу жол менен баштоо. Джокер сахнага кандай образ менен чыга тургандыгын ойлоп табат. Ушул образдын аты менен көрүүчүлөргө кайрылат.

Мисалы: көрүнүш саламаттыкты сактоо чөйрөсүн чагылдырса, джокер көрүүчүлөрдүн астына враачтын образын жаратуу менен чыкса болот. Эгерде, көрүнүш кичинекей кыздын көйгөйлөрүн чагылдырса, анда джокер сыйкырдуу перинин образында чыкса болот.

Экинчи кадам: Активдештируү көнүгүү.

Джокердин максаты: көрүүчүлөр менен эмоционалдык байланыш түзүү.

Көрүүчүлөр чогуу баарлашууга даяр болушу керек, ошондуктан, джокердин милдети бул этапта- көрүүчүлөр менен өзүнүн ортосундагы чекти жоготуу, көрүүчүлөрдүн ишенимин ойготуу, баарлашууга мотивациялоо.

Мисалы: джокер санаганды, маселелерди чечкенді абдан жакшы көрөм деп айтат жана көрүүчүлөр менен оюн ойном дейт. Джокер көрүүчүлөргө жуп санды айтса, көрүүчүлөр ордунан турдулары керек (же бир кол чабыш керек). Эгерде так санды айтса, анда көрүүчүлөр ордуларында калуулары керек.

Активдештируү көнүгүү мезгилинде джокер көрүүчүлөрдүн бирөөсүн жакшы ойногондугу жана көңүл бургандыгы үчүн ыраазычылык билдириет.

Үчүнчү кадам: Форум-театр методикасы үчүн киришүү.

Джокердин максаты: форум-театр жана көрүүчүлөрдүн ролу жөнүндө айтып берүү. Көрүнүш учурунда көрүүчүлөр эмне кылуусу керектиги жөнүндө түшүндүрүүсү зарыл.

Джокер бир бөлүктөн экинчи бөлүккө өтүүсүн ойлоп чыгуусу керек.

Мисалы: Эгерде джокер «Сандар» деген активдештируү көнүгүүнү аткарғандан кийин ал мынданай деп улантса болот: «Силер жуп жана так сандарды жакшы билесиңер жана аларды оңой чече аласыңар! Бирок, жашоодо чечилиши оңой болбогон маселерге дуушар болушубуз мүмкүн. Бүгүн сиздер форум-театр көрүнүшүнө келдициздер. Бул көрүнүштүн максаты: актерлор менен чогуу оңой эмес жашоодогу окуяларды жана алардан чыгуу жолдорун талкуулоо».

Джокер андан ары улантат:
«Азыр сиздер көрүнүштү көрөсүздөр.

Аны профессионалдуу эмес актерлор, жөнөкөй гана бизге окшогон адамдар ойношот. Алар окуучулар. Көрүнүштү эки жолу көрөсүздөр. Биринчи жолу койгондо көңүл буруп көрүнүздөр. Бул көрүнүштө жабыр тарткан каарман бар. Аны протагонист деп айтабыз жана protagonissti жабырланткан дагы каарман бар ал антагонист деп айтылат. Андан кийин көрүнүштө көрсөтүлгөн окуяны талкуурайбыз. Бул кырдаалдан мүмкүн болгон чыгуу жолдорун сунуштайсыздар, protagonissttin ордуна туруп, көрүнүштүн бөлүгүн аткарасыздар»

Төртүнчү кадам: Көңүлдү буруу.

Джокердин максаты: сахнада көрүүчүлөрдүн көңүлүн буруу.
Бул кадам джокер тарафынан эгерде көрүүчүлөр көңүлдөрүн бурбагандыгын көргөн болсо колдонот (көрүүчүлөр өздөрүнчө сүйлөп баштаса, сахнага карашпаса).

Мисалы: Джокер көрүүчүлөрдү оң колун көтөрүп, абада тегеректи тартуусун айтат. Бул тегеректи токтобой тартыш керек. Андан соң сол колду көтөрүп, крест тартуу керек, бирок ошол эле мезгилде тегеректи тартууну дагы улантыш керек.

Бешинчи кадам: Көрүнүш.

Джокердин максаты: көрүнүштүн атальышы, каармандар менен тааныштырып, көрүнүштү баштоо.

Джокер көрүнүштүн атальышын айтат, каармандар, алардын көрүнүштөгү абалы жана жашы менен тааныштырат.

Мисалы: Мына, биздин көрүнүшүбүз «Уурдалган балалык» деп аталат.

Ролдордо:

- Азат, 5-класстын окуучусу, 10 жашта;
- Азаттын атасы, жумушсуз, 34 жашта;

- Роза таежеси киоскто иштейт, 46 жашта ж.б.

Бардык актерлор бир катарга турушат. Андан кийин джокер сурайт: «Актерлор даярсыңарбы? Ойнойбуз!» Көрүнүш башталат.

Алтынчы кадам: Талкуулоо (форум. театрдын эң негизги бөлүгү).

Джокердин максаты: көрүүчүлөрдүн кийлигишүүсүн камсыз кылуу, сахнада көрсөтүлгөн көйгөйдүн чыгуу чечимдери боюнча баарлашууну түзүү.

Джокер чечилбеген конфликт кризистик абалга жеткенде актерлорго джокер «ТОКТО!» деп айтып, ойногондору үчүн ыраазычылык билдириет. Аларга сахнанын четине чыгууну сунуштайт. Көрүүчүлөргө кайрылат:

- Эмнени көрдүңөр? Эмне болду?
- Кандай көйгөйлөрдү көрдүңүздөр?
- Мындай көйгөйлөр сиздердин жамаатыңыздарда барбы?
- Кандай ойлойсуздар protagonist ким?
- Кандай ойлойсуздар антагонист ким?
- Протагонист башкача аракет кылганда мындай окуя болбайт беле?
- Кандай ойлойсуз кырдаал начарлап кетпеш үчүн protagonisttin жүрүмтурумун кайсы учурда өзгөртсө болот эле?
- Көрүүчүлөр кырдаалдан чыгуу жолдорун айтып башташканда джокер көрүүчүлөргө protagonisttin ордуна чыгып ойноого мүмкүнчүлүктөрү боло тургандыгын айтат.

Мисалы: Азыр сиздер көрүнүштү экинчи жолу көрөсүздөр. Окуяны башка жакка бурууну чечсенер анда «ТОКТО!» деп кыйкырасыңар жана protagonisttin гана ордуна чыгасыңар. Келгиле, анда «ТОКТО!» деп айтабыз (көрүүчүлөр менен «ТОКТО!» деп кыйкырганды үч

жолу репетиция кылат). Анда эмесе актерлор. Баштайбыз!».

Актерлор көрүүчүлөрдүн арасынан бирөөсү «ТОКТО!» деп айтканга чейин ойношот, джокер актерлорду «ТОКТО!» деп токтотот. Көрүүчүлөрдүн атынан катышуучуга ыраазычылык билдирип, ойноп берүүсүн суранат. Андан кийин аны сахнага алып чыгат, ал protagonisttin жанына барып, ийнин таптайт. Протагонист чыгат, ал эми көрүүчү анын ордуна туруп оюнду улантат.

Бир нече реплика жана диалогдон кийин, джокер көрүнүштү «Стоп/токто!» деп токтотот жана кийлигишүү жасаган көрүүчүгө суроо берет: «Сиз абдан жакшы ойнодунуз, кандай ойлойсуз, сиздин кийлигишүүңүз кырдаалды кандай өзгөртө алат? Анын оюн угуп кайра ордуна баруусун суранат. Андан кийин жалпы көрүүчүлөргө суроо берет: «Окуяны бул кийлигишүү өзгөртө алдыбы?»

Катышуучулардын арасында талаштартышка джокер жол бербеши керек жана өзү алар менен талашып тартышпоосу керек. Джокер эң негизгиси бардык ойлорду угуулары керектигин айтат.

Көрүүчүлөр үч же төрт кийлигишүү жасагандан кийин джокер бардыгына активдүү катышкандары жана талкуулагандары үчүн ыраазычылык билдириет.

Жетинчи кадам: Үч суроо.

Джокердин максаты: көйгөйдү талкуулоону улантуу жана андан чыгуу жолдорун издөө.

Джокер көрүүчүлөргө үч суроосу бар экендигин айтат:

- үй-бүлөлүк деңгээлде мындай көйгөйлөрдү кандай чечсе болот?
- жамааттык деңгээлде мындай көйгөйлөрдү кандай чечсе болот?



- мамлекеттик деңгээлде сахнада көрсөтүлгөн мындай көйгөйлөрдү кандай чечсе болот?

Сегизинчи кадам:

Жыйынтыктоо.

Джокердин максаты: көрүнүштү позитивдүү бүтүрүү.

Мисалы: “актерлор менен көрүүчүлөрдүн унтуулгус жолугушуусу болду”, - дейт джокер. Актерлор менен көрүүчүлөр бири-бирине кол чабуулар менен ыраазычылык билдируүсүн суранат. Чогуу бий же ыр аткарууну сунуштайт.



Тогузунчы сабак: ФОРУМ-ТЕАТРДЫН АҚЫРКЫ РЕПЕТИЦИЯСЫ

Максаты:

- Эки группанын бири-бирине театралдык көрүнүштүү көрсөтүүсү;
- Көрүүчүлөргө көрсөтүлө турган кийинки көрүнүштөрдү жакшыртуу үчүн критикалык сыйн-пикирлерди өткөрүү.

План:		
№	Көнүгүү	Убакыт
1.	Активдештируү көнүгүү	10 мүн.
2.	Көрсөтүүлөр менен бөлүшүү: -эки көрсөтүүнү көрсөтүү; -kritикалык пикирлер	80 мүн.
3.	«Сүйлөөчүнүн таякчасы» көнүгүүсү	5 мүн.

Сабактын жүрүшү:

1. Активдештируү көнүгүү (5 мүн.)

Максаты: үн байламталарын жана бет мимикаларынын иштешин жакшыртуу.

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Мугалим катышуучулардан Ла-Лор-Ии деген тыбыштарды жаагын төмөн түшүрүп, бетин созуп хор менен катуу айтышын суранат. Катышуучулар бул тыбыштарды бир нече жолу тегеренип кайталап айтышат.

- Мугалим катышуучуларды Нимити-Пимити-Нимити-Пимити-Ним деп мурунга басым жасап айтууларын суранат.

Катышуучулар бир мүнөттүн ичинде бир нече жолу тегерек болуп басып бул тыбыштарды кайталашат.

- Мугалим катышуучуларга үндөрүн болушунча катуу кылып айтуусун, үнду кыймыл- аракеттер аркылуу берүү үчүн дene кыймылын колдонсо дагы боло

тургандыгын айтат. Артикуляцияга, үндүн дикциясына басым жасоо зарыл.

Жыйынтыктоо: Дикциянын жана үндүн тактыгы – бул сахнада ийлигиктүү ойноонун негизги шарты.

2. Форум-театр көрсөтүүлөрү менен бөлүшүү (80 мүн: ар бир топко кырк мүнөттөн, 30 мүнөт - көрсөтүү үчүн, 10 мүнөт сыйн-пикирлер үчүн).

Мугалим көнүгүүнү аткаруу үчүн көрсөтмө берет:

- Ар бир топ форум-театр моделин көрсөтөт. Мугалим көрүнүштүү сыйн-пикирдин негизинде анализ кылат. Тексттин сабактын ақыркы жагын карагыла.

- Алдын ала класс экиге бөлүнөт: сахна (көрүнүш көрсөтүлгөн жер) жана көрүүчүлөр (көрүүчүлөрдүн ролун аткарған топ үчүн стулдар коюлган жер).

- Ар бир топ форум-театр моделин көрсөтөт. Биринчи топ өзүнүн көрүнүшүн көрсөтөт, экинчи топ көрүүчүлөр катары кийлигишүү жасайт, андан кийин экинчи

топ өзүнүн көрүнүшүн көрсөтөт, ал эми биринчи топ көрүүчү болот.

• Ар бир көрүнүштөн кийин мугалим көрүнүштү критикалык сын-пикирдин жана кайра байланыштын негизинде көрүнүштөргө анализ жүргүзүштөт.

Сын-пикир боюнча кайтарым.

Мугалим көнүгүү үчүн көрсөтмө берет:

- Эки топ иштейт: 1-топ – актерлор, 2-топ – көрүүчүлөр;
- Топ (актерлор) 2 жолу өздөрүнүн көрүнүшүн көрсөткөндөн кийин, ал көрүнүш мезгилинде 2-топ (көрүүчүлөр) өздөрүнүн кийлигишүүсүн жасайт жана талкуулоо жүргүзүштөт. Биринчи топ жана экинчи топ бири бирине бет маңдай олтурушат.

Мугалим: Балдар, биздин кружоктун иш-чарасынын жыйынтыгы жана биздин биринчи көрүнүшүбүздүн коюулушу менен күттүктаймын! Бул биздин клубдун биринчи кадамы, форум-театрдын биринчи жолу коюулушу!

Бул жөн гана репетиция жана биз билүү көюлгөн көрүнүштүн күчтүү жана алсыз тараптарын талкуулашыбыз керек. Мен өзүнөрдүн оюнарды айтып, сынданбай жана жакшыртуу үчүн сунуштарды берүүнөрдү каалайт элем. Биздин көнүгүү «Сын баа берүү» деп аталат.

Мугалим 2 топко (көрүүчүлөр) төң суроо берет:

- Сиздер азыр биринчи топтун көрүнүшүн көрдүнүздөр. Көрүнүштүн эмнеси сизге жакты?

Экинчи топтун (көрүүчүлөрдүн) мүмкүн болгон жооптору:

- Актерлор жакшы ойношту;
- Джокер талкуулоону жакшы алып барды;
- Актерлор актуалдуу көйгөйдү көрсөтүштү.

Мугалим:

- Айткылачы көрүнүштө эмне жакшы болбой калды, чыныгы көрүүчүлөр үчүн

жакшыраак көрсөтүш үчүн эмненин үстүнөн иштеш керек эле?

Мүмкүн болгон жооптор:

- Көрүнүштүн ортосундагы узун тыныгууну алып коюш керек;
- Джокер көрүүчүлөрдү шаштырбаш керек ж.б.

Мугалим: сын-пикир айтып жатканда топтордун ортосунда атаандашуу болбош керек. Силер билишиңер зарыл, мындай сын-пикирлер көрүнүштүн алсыз жактарын көрсөтүү эмес, алар келечекте коюла турган көрүнүштү жакшыртуу жана анын деталдарын (актерлордун чыгышы, сахнада турган ордулары, дикция, кийлигишүүнүн реалдуулугу, джокердин көрүүчүлөр менен диалог түзүү жөндөмдүүлүгү ж.б) тактап алуу үчүн керек.

Мугалим биринчи топ үчүн суроо берет (актерлорго):

- Актерлордун ролунда силер өзүнөрдү кандай сездинер?

Болжолдуу жооптор:

- Көрүүчүлөр кийлигишип жатканда толкундандык

Мугалим талкуулоону улантат:

- Силердин толкунданууңарды жоготуу үчүн эмне кылуу керек?

Болжолдуу жооптор:

- Дагы бир жолу репетиция кылуу керек.

- Ролду жакшыраак жаттоо керек. Мугалим сын-пикирден кийин эки топту төң абдан сонун жумушу үчүн ыраазычылык билдириет жана экинчи топко өздөрүнүн көрүнүшүн баштоосун сунуштайт.

Эки жолу толук талкуулоо менен ойнолгондон кийин, экинчи топтун көрүнүшүнө критикалык сын-пикирин айтышат.



3. Көнүгүү «Сүйлөөчүнүн таякчасы» (5 мүн.)

Максаты: көрүүчүлөр үчүн көрүнүштү даярдоосуна көңүлүн буруу.

Мугалим биз сабакта эки көрүнүштү көрдүк, жалпы репетиция болду. Көрүнүштөр абдан жакшы болду, натыйжалуу кийлигишүү өткөрө алдыңар жана көрүүчүлөр менен диалог түзө алдыңар. Бирок көрүнүштү акырына чейин иштеп чыгуу үчүн кичине деталдар бар.

Көрүүчүлөргө үчүн көрүнүштү жакшыртуу үчүн ар бир топ иш планын иштеп чыгат:

- Кемчиликтерди жок кылуу,
 - Жакшыртуу үчүн өзгөртүүлөрдү киргизүү.
- Ал кемчиликтерди атап айтып чыккыла жана аларды жоготуу үчүн сунуштарды айткыла жана аларды ким аткарышы керек.

Мисалы: «Джокер өзүнө өзү ишенген болуш керек деп ойлойм. Сунуш: джокердин ролун дагы бир жолу репетиция кылыш керек. Жоопкерчиликтуу адам: джокер».

Жыйынтыктоо: Мугалим форум-театрдын ийгилиги ар бир катышуучунун салымынан жана аракеттеринен көз каранды экендигин белгилейт жана жакшы көрүнүштү коюуну каалайт.

Онуңчы сабак: **СПЕКТАКЛДИ КӨРСӨТҮҮ** (премьера)

Максаты: жамааттардын көрүүчүлөрүнө форум-театр көрсөтүүсүн коюу.

Алдын ала даярдык:

Мугалим мектептин администрациясы менен көрсөтүүнүн алдын ала өткөрүлүү күнүн, убактысын, өткөрүлүү жайы боюнча келишип алат жана катышуучулардын категориясы, саны, көрүнүштүн көрсөтүү мөөнөтү аныкталат.

Мисалы, көрүнүш мектептин чоң залында өтө турган болсо, анда үч классты төң чакырса болот, ал эми класста боло турган болсо биринчи бир класска көрсөтүп, андан кийин экинчи класска көрсөтүү зарыл (бул үчүн көрсөтүү графиги түзүлүшү керек). Театрдын актерлору эки ар башка спектакль көрсөтүшсө, анда бирөөсүн биринчи күнү, экинчисин экинчи күнү көрсөтсө болот же эки башка спектаклди ар түрдүү көрүүчүлөр үчүн эки ар түрдүү залда көрсөтсө болот.

Форум-театр актерлору кайсы категориядагы көрүүчүлөр катыша тургандыгын, өткөрүлүү ордун, убактысын, күнүн чечип алгандан кийин афиша даярдан мектептин кире берген залында илип койсо жакшы болот. Театралдык көрүнүшкө жамааттын өкулдөрүн, мисалы, мектеп курактагы балдардын укугунун бузулушу боюнча көрүнүш болсо, анда жашы жете электер менен иштөө инспекторун чакырса болот. Эгерде ден соолукту чыңдоо жашоо образына байланыштуу көрүнүш болсо, анда социалдык кызматкерлерди чакырса болот. Алар алдын көйгөйдү ала турган маалыматты беришет. Аларга атайын

чакыруу каты жөнөтүлөт, ал катта өткөрүлүү күнү, убакты, өткөрүлүү жери, иш-чаранын максаты жазылат. Милдеттүү түрдө мектептин директору дагы чакырылат.

Чакыруу баракчалары 3-4 күн мурун алдын ала көрүнүш коюлганга чейин даярдалат жана чакырылгандардын дарегине берилет.

Көрүнүш коюла турган күн:

Актерлор команда менен иштөөлөрү керек, группанын ар бир катышуучусуна милдеттерин бөлүштүрүп берет: олтургучтарды коюу, сахнадагы жасалгаларды коюштуруу, музыкалык аппаратураларды коюу (эгерде көрүнүш мектептин чоң залында 40тан ашуун көрүүчүлөргө коюлса, сахнанын музыкалык жабдууларын коюштуруу.)

Көрүнүштүн жүрүшү:

Залда бардык көрүүчүлөр чогулгандан кийин, сахнага джокер чыгат. Джокердин образы спектаклдин темасына жараша болуш керек.

(Эскертуү. Мисалы, спортсмен балдардын ортосундагы конфликт боюнча темада коюлса, анда джокер спорттук комментатордун же тренердин образында чыгат).

Джокер көрүүчүлөр менен өзүнүн образынын атынан саламдашат. Джокер тарабынан болжолдуу айтыла турган текст: «Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр! Физкульт салам! Мен



сиздерге салам айтам, мен спорттук команданын тренери болом! Мен сиздерге кызықтуу оюнду каалайм. Бирок бүгүн спорттук оюн эмес, театралдык оюн болот».

Андан кийин джокер форум-театр методикасын түшүндүрүүгө өтөт: «Бүгүн сиздер спектакль көрөсүздөр. Бул спектаклди профессионалдуу актерлор эмес, жөнөкөй гана биздин мектептин окуучулары даярдашкан. Бул көрүнүштү сиздер эки жолу көрөсүздөр. Бириңчи жолу көргөндө болуп жаткан окуяны көрүп, маанисине жүргөгүнөр менен көңүл буруп көрүнүздөр. Спектаклде оор, жөнөкөй эмес окуя чагылдырылат, ал окуяда жабыр тарткан негизги каарманды көрө аласыздар. Ал каарман ПРОТАГОНИСТ деп аталат, жана ошондой эле protagonistsти жабырланткан каарман дагы бар, ал каарман АНТАГОНИСТ деп аталат. Андан кийин сиз окуяны жакшы жакка өзгөртө ала турган мүмкүнчүлүгүнүз болот, сиз «ТОКТО!» деп кыйкырышыныз керек, сахнага protagonistsтин ордуна чыгып, актерлор менен кошо ойнойсуз- окуяны он жакка өзгөртөсүздөр.

Көрүүчүлөрдүн көңүлү биротоло бурулганын байкагандан кийин, ал көрүнүштүн аталышын айтат жана каармандарды тааныштырат.

Актерлорду тааныштыргандан кийин, джокер «Келиңиздер, актерлорго көрүнүштү коюу үчүн даярданууга уруксат берели» деп айткандан соң ал мезгилде көрүүчүлөр менен джокер оюн ойноп турат. Оюн спорттук тематикага туура келиш керек жана джокер спорттук тренердин же kommentatorдун образында кала берет.

Оюндан кийин джокер актерлорго «Актерлор ойнойбуз!» деген команда берет. Көрүнүш бир жолу ойнолот, джокер көрүнүштүн кризис мезгилинде «ТОКТО!» деп токтотот.

Джокер көрүүчүлөрдөн актерлорго ырахмат айтууларын суранат жана актерлорду сахнага чыгуусун сунуштайт.

Форум-театрдын НЕГИЗГИ БӨЛҮГҮ башталат: талкуулоо жана көрүүчүлөрдүн кийлигишүүсү.

Джокер көрүүчүлөргө суроолорду берет (актерлор талкуулоого катышышпайт).

- Айтыңыздарчы, эмне болду? Эмнени көрдүнүздөр?
- Сахнада кандай көйгөй көрсөтүлдү?
- Сиздердин жамаатыңыздарда мындай көйгөйлөр барбы?
- Каармандардын кайсынысы башкаларга караганда көбүрөөк жабыркайт, же болбосо кимиси ПРОТАГОНИСТ?
- Каармандардын кайсынысы негизги каарманды жабыркатат, кимиси АНТАГОНИСТ?

• Окуяны кантип жакшы жакка өзгөртсө болот? Протагонисттин гана ордуна туруп кийлигишүү жасаса болот.

Мындай талкуудан кийин джокер көрүүчүлөргө окуяны өзгөртүү боюнча мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин айтат. «Азыр актерлор спектаклди экинчи жолу коюшат. Кайсы фрагментинде окуяны өзгөртүш керек деп сиздер чечсөниздер, анда «Токто!» деп айтасыздар жана protagonistsтин ордуна кирип, анын ролун ойноп баштайсыздар. Келгиле чогуу биз «ТОКТО!» деп хор менен айтабыз.

Джокер актерлорго команда берет «Актерлор, ойнойбуз!». Джокер көрүүчүлөргө көңүл буруп байкап турат, көрүүчүлөрдүн ичинен бирөөсү «ТОКТО!» деп айтса анда джокер «ТОКТО!» деп актерлордун ойноп жаткан жеринен токтотот. Актерлор сахнада «катып калат». Джокер көрүүчүнү активдүү болгонуна ыраазычылык билдирет жана суроолорду берет:

- Өзүнүздү тааныштырып койсонуз (көрүүчү өзүнүн атын, кайсы класста окугандыгын же кызмат ордун айтат);
- Каерде жана кайсы жерде окуяны өзгөрткүнөр келди эле (көрүүчү протагонисттин жүрүм-турумун өзгөртө тургандыгын айтат);
- Эми сиздер протагонисттин ролун – идеяңарды көрсөтө аласыңар;

Джокер көрүүчүнү актердүн жанына алып барат, көрүүчүдөн анын ийинин таптаганын суранат, актер ролдон чыгат. Джокер окуянын өзгөрүшүн көңүл буруп карап турат, диалогун угат жана керектүү мезгилде көрүнүштү «ТОКТО!» деп токтотот. Джокер көрүүчүгө катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирет жана суроо берет:

- Кандай ойлойсуз: бул жүрүм-турум абалды өзгөртө алабы? Джокер 3-4 адамдын оюн угат, жана көрүнүштү улантууну, кийлигишүү жасоону сунуштайт.

- Үч кийлигишүүдөн кийин (көбүнчө бул жетиштүү) джокер ырахмат айтып, талкуулоону улантат, З негизги суроо берет:

-Кандай ойлойсуздар: бул көйгөйдү үй-бүлөлүк деңгээлде кандай чечсе болот?

- Бул көйгөйдү жамааттык деңгээлде кандай чечсе болот?

- Бул көйгөйдү мамлекеттик деңгээлде кандай чечсе болот?

Бул талкуулоогө көрүүчүлөрдүн активдүү катышуусу зарыл, джокер көрүүчүлөр оюн айтып жатканда мактап демилге берип турат. Ушул бөлүгүндө гана алдын алуу маалыматын берүү жөндүү болот (жашы жете элек өспүрүмдөр инспектору кылмыш кодекси боюнча жана врач оорунун белгилери жөнүндө айтып берсе болот).

Мындай этаптан кийин джокер актерлордун сахнага чыгышын суранат. Көрүүчүлөрдөн актерлордун

ойноосу үчүн кол чабууларын жана көрүүчүлөрдүн активдүү болгондугу үчүн ырахмат айтат. Көрүнүш жалпы бийлөө же ыр менен бүтөт (актерлор позитивдүү бүтүрүү үчүн музыкалык номерин тандашат).

«Уурдалган балалык»

«Уурдалган балалык» көрүнүшү үчүн джокердин болжолдуу кириш сөзү (саламдашуудан жана денени активдештириүү көнүгүүдөн кийин).

- Балалыкты уурдаса болобу? Ар бир адамдын жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп саналбайбы? Биздин арабыздан көбүбүз жашообуздун улам кийинки жылдарында бул убакытты эң бактылуу жана санаасыз убакыт катары эстейбиз.

Көбүнчө балалык чак жакшы көргөн жана камкор чоң ата, чоң энебиз, ата-энебиздин үйүндө жылуулук жана жайлуулук, коргонууда турган сезимдерибиз менен элестетебиз.

Бул кандай жөнөкөй угулбасын, ар бир адамда эле балачагы жөнүндө мындай бактылуу элестетүүлөрү жок. Биздин көрүнүш так ушулар жөнүндө.

(«Спектаклдин фазалары», «Джокердин кадамдары» тиркемени караңыз).

Мугалимге багыт берүү: Мисал катары кою үчүн «Окуялар менен бөлүшүү» форматындағы сюжет сунушталат.

Азат 10 жашта, Азаттын арзуулары – мектепте окуу.

Азат үй жумуштарын дагы жасайт-малды карагандыктан мектептен көп калат. Азаттын атасы спирт ичимдиктерине берилип кеткен. Ал өзүнүн спирт ичимдиктерине берилгендинин себеби Азаттын апасы Москвага иштегени кеткенин жана жогорку билим менен айылда жумушу жок, максатсыз жашоо кечирип жаткандыгын айтат.

Бир жолу атасы кошо ичкен адамдарын
үйгө алып келет жана ичүүчү спирт
ичимдиги түгөнгөндөн кийин Азатты
атасы аракка жөнөтөт.

Киоскton алыс эмес жерде бир кыз
олтурат- инвалид. Ал өтүп кетип жаткан
адамдардан кайыр сурал олтурат. Ал
Азаттын киоскага келип нан жана
атасына арак алгандыгын көп көрөт.
Азатка апасына чалып, атасынын спирт
ичимдигине берилип кеткендигин айтуу
жөнүндө кеңеш берет. Азат макул
болбайт, ансыз деле бирөөнүн жеринде
кыйынчылык менен акча таап жургөн
апасын кыжалат кылгысы келбейт.

Киосктун сатуучусу да Азатка –
мугалимдерге, милицияга, айыл өкмөттүн
кызматкерлерине үйдө атасынын ичиp
жана чыр салып жаткандыгы жөнүндө
айтуусун сунуштайт. Азат ага дагы макул
болбайт, себеби, үй-бүлөлүк абалынан
уялат.

Үйгө келе жатканда Азат өспүрүм
балдарга жолугат, алар бөтөлкөнү
талашып жатканда, бурула берерде,
бөтөлкө сынып калат.

Үйгө арагы жок келет. Атасы тилдеп,
ура баштайт. Акча берип, кайрадан
аракка жөнөтөт. Азат жолдо кетип бара
жатканда чоң балдар акчасын тартып
алышат. Азат инвалид кыздын жанына
турат жана атасынан коркконунан эч
качан үйгө барбай тургандыгын айтат.
Алар чогуу кайыр сурашат.

Жыйынтыктоо: Эки спектакль
коюлгандан кийин ошол күнү же башка
күнү мугалим сын-пикир айтууну өткөрсө
болот.



Пайдаланылган адабияттар:

1. Бекбоев И. Педагогикалық процесс. Эски көнүмштөр жана жаңы көз караштар. – Б., 2006.
2. Байгазиев С.О. Концепция воспитания подрастающего поколения Кыргызстана. – Б., 2013.
3. Воронова Е.А. Здоровый образ жизни в современной школе. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2011.
4. Галичкина О. Система работы администрации школы по профилактике наркомании. Планирование, комплекс административных и внеклассных мероприятий, координация действий различных структур. – Волгоград: Учитель, 2006.
5. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг актерского мастерства. – Санкт-Петербург: Веды, 2010.
6. Глаголев О.Б. Настольная книга классного руководителя 9-класса. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2009.
7. Гладких Л.П., Корзинкин А.А., Меньшиков В.М. Этика. – М., 2010.
8. Даутова У., Айтахунова Н. и др. Чырчатақсыз келечекке карай. 9-11 класстар окуу куралы. – Б., 2011.
9. Дереклеева Н.И., Савченко М.Ю. Справочник классного руководителя. 5-9 классы. – М.: Вако, 2009.
10. Дереклеева Н.И.. Справочник завуча. Учебно-методическая работа. Воспитательная работа. 5-11 классы. – М.: Вако, 2008.
11. Дереклеева Н.И., Савченко М.Ю., Справочник классного руководителя. 10-11 классы. – М.: Вако, 2007.
12. Диалог во имя будущего: сборник методических разработок уроков и внеклассных мероприятий в контексте поликультурного воспитания учащихся / Под ред. Шульгиной Л.А. – Б.: Ректайм, 2010.
13. Дик Т., Дик Н. Увлекательная внеклассная работа в 6-11 классах. – М.: Феникс, 2007.
14. Доуэст Д., Еделева Е. и др. Форум-театр: формула выхода из кризиса: учебно-методическое пособие для желающих создать форум-театр. – Киев, 2007.
15. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге. – Санкт-Петербург: Речь, 2009.
16. Жумабаева Г.А. Тарбиялык иштерди ўюштуруу. – Б.: Гулчынар, 2011.
17. Зелигман М. Как научиться оптимизму. – М.: Вече, 1997.
18. Интерактивные методы обучения и управление классом: методическое пособие для учителей / Под ред. С. Дженинса. – Б., 2004.
19. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1976.
20. Лепешова Е.М. Развитие личности школьника. – М.: Генезис, 2007.
21. Лихачев Б.Г. Воспитание и этика. – Ярославль, 2009.
22. Мамайчук И.И., Смирнова М.И. Психологическая помощь детям и подросткам с расстройствами поведения. – Санкт-Петербург: Речь, 2010.
23. Мамытов А.М. Дене тарбия сабагын педагогикалық жактан талдоо. – Б., 2012.
24. Мамбетакунов Э.Орто мектептерде тарбия-таалимдин мазмунун аныктоо // Билим берүүнүн философиясы жана технологиясы. – Б., 2009.
25. Набор инструментов медиации среди сверстников. Издано при поддержке АИРЕКС. – Бишкек, 2013.
26. Олькова Г.В. Правовое воспитание школьников. – М., 2002.

Интернет-булактары:

27. Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1983
28. Психология. Педагогика. Этика: Учебник для вузов / О.В. Афанасьева, В.Ю. Кузнецова и др. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999.
29. Рысбаев С.К., Карапанова Т. Кыргыздын элдик таалим-тарбия принцилерин жана методдору. – Б.: Гүлчынар, 2007.
30. Рожков М.И. Байбородов Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – М., 2001.
31. Руководство для учителей по воспитанию толерантности / Под. ред. С.Дженкинс. – Издано Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Кыргызской Республике. – Б., 1996.
32. Система открытых мероприятий в школе. Классные часы, внеклассные мероприятия, открытые уроки / Под ред. А. Перепелкина. – Волгоград: Учитель, 2007.
33. Школа классных руководителей. Картотека воспитательных форм работы. Авторы составители: Т.Н.Феодосова, Ю.С.Скворцова, Н.А.Селезнева, Е.А.Бережнова, Т.В.Плахова, В.В.Воробьева, Н.Ю.Калашникова. – Волгоград: Учитель, 2010.
34. Школьная служба примирения и коммуникативные компетенции. Практическое руководство. – Б., 2013.
35. Фишер С., Смит Р. и др. Работа с конфликтом: навыки и стратегии работы с конфликтом. – Алматы, 2001
36. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. – М.: Генезис, 2002.
37. Чернышева А.С., Елизарова С.Г. Всероссийская научно-практическая конференция "Психологическая помощь учащейся молодежи в современном изменяющемся мире"// Психологический журнал: Том 28, №3, 2007. – М.: Наука, 2007 – С. 131-133.
38. Совместный план действий правительства Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ в рамках страновой программы сотрудничества // http://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/media_10685.html
39. Конвенция по правам ребенка // http://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/media_13074.html
40. Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 г. // http://edu.gov.kg/wp-content/uploads/2014/12/str_ru.pdf
41. Методическое пособие по проведению внеклассных мероприятий по программе "Школа без насилия". ЮНИСЕФ // http://edu.gov.kg/wp-content/uploads/2014/12/MP_rus_web1.pdf

"Эл аралык толеранттуулук үчүн" коомдук фонду
Бишкек шаары, Уметалиева көчөсү, 27-36,
Кыргыз Республикасы, 720010
Тел.: +996 (312) 91-07-57, 91-08-58
Факс: +996 (312) 91-08-57
fti@fti.kg, www.fti.org.kg